



# Жаңы АлА-Тоо

2010, №10 (18)

ЭЛ АРАЛЫК АДАБИЙ-КӨРКӨМ ЖУРНАЛ

Директор, башкы редактор Тилек МУРАТАЛИЕВ

**РЕДАКЦИЯЛЫК КЕҢЕШ:**

**СУЛТАНОВ Омор** – редакциялык кеңештин төрагасы,  
**АБДУЛЛАЕВ Чингиз** (Азербайжан), **ДЕЛИӨМЕРОГЛУ Якуп** (Түркия),  
**ОРОЗАЛИН Нурлан** (Казакстан), **МАРКИШ Давид** (Израиль),  
**МЕХМОН Бахти** (Тажикстан), **КОВСКИЙ Вадим** (Россия)  
Кыргызстан: **АБЫЛКАСЫМОВА Майрамкан**, **БОНДАРЕНКО Олег**,  
**ДАУТОВ Кадыркул**, **ЖЕТИМИШЕВ Сейит**, **КУЛТЕГИН Кожогелди**,  
**ТОКТОМУШЕВ Алым**, **ҮКҮБАЕВА Лайли**

---

## Бул санда:

---

<b>Омор СУЛТАНОВ</b> Ак жол, көк асман .....	3	<b>Биримкул АЛЫБАЕВ</b> Көзү өткөн таланттарга таазим .....	77
<b>Бейбарс ШАХ</b> Сагынып жашаймын .....	25	<b>Дөдү</b> Чычырканактын ашы .....	88
<b>Талип ИБРАИМОВ</b> Гнездо кукушки .....	32	<b>Айшакан</b> Ырлар .....	110
<b>Намазбай КУРМАНОВ</b> Ырлар .....	58	<b>Чынарбек Султан</b> Ибилистин кызы .....	115
<b>Өзүбек АБДЫКАЛЫКОВ</b> Ырлар .....	62	<b>Акутогава РЮНЕСКЕ</b> Чытырманда .....	119
<b>Ишенбек ЖУНУШЕВ</b> Ошол айлуу түн .....	65	<b>Бактыбек МАКСУТОВ</b> Кызыл кыргын, кандуу кармаш .....	127

<b>Айдарбек САРМАНБЕТОВ</b>	<b>Чалагыз ИМАНКУЛОВ</b>
Алматыдагы салтанаттар ...	Мұнүшкөрчүлүгүм .....183
сабактар .....141	
<b>Азат АКИМ</b>	<b>Догдурбек ЮСУПОВ</b>
Ак саратан .....145	Жарық дүйнөдө жүргөнүң кызық .....198
<b>Жылкычы ЖАПИЕВ</b>	<b>Мамыр ИМИНЖАНОВ</b>
Колдоочусу бар фольклорчу .....164	Кочкорбай куудул .....213
<b>Шибеге</b>	Адабият жаңылыктары .....219
Сөздүктегү сүзүшкөн сөздөр .....177	

Редакциялық жамаат:

**Айдарбек САРМАНБЕТОВ** –  
башкы редактордун орун басары  
**Жылкычы ЖАПИЕВ** –  
редактор  
**Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ** –  
жооптуу катчы  
**Жакин ТЕҢИРБЕРГЕНОВА** –  
корректор  
**Рахим ТӨЛӨБЕКОВ** – дизайнер  
**Нурлан КЫДЫКОВ** – дизайнер

Кол жазмаларга пикир айтылбайт  
жана кайтарылып берилбейт. Редакция  
бардык авторлор жана заказчылар (ки-  
теп, жарнама, плакат, буклет ж.б.) менен  
кызметташууга дайыма кызықдар.

Журнал редакциянын басма-компью-  
тердик борборунда даярдалды.

Редакциянын дареги:

720054, Бишкек шаары,  
Жибек жолу пр. – 466  
Тел: 34-55-86  
Электрондук дареги:  
Jany.alatoo@gmail.com

Терүүгө 10.09.2010. берилди  
Басууга 20.10.2010. кол коюлду.  
Форматы 70x100<sup>16</sup>/  
Көлөмү 14 б.т.  
Заказ № 583  
Нускасы 2000

«Турап» басмасынын  
басмаканасында басылды.  
Бишкек ш. 720054,  
Жибек жолу пр. 466  
Телефону: 34-49-90;  
Факс: 34-45-04  
Күбөлүк № 1510

## УРМАТТУУ ОКУРМАНДАР!

«Жаңы Ала-Тоо» журналына жазылуу жүрүп жатат.

Ар айдын он бешине чейин жазылып алсаңыз

келерки айдан баштап колуңузга аласыз.

Жазылуу индекси – 77324

6 айга – 480 сом

3 айга – 240 сом (редакциялык баа)

«Жаңы Ала-Тоо» журналын 1-санынан баштап окуйм деген  
окурмандар редакциядан алышса болот.



**Омор Султанов**

**75 жашта**



**Омор  
СУЛТАНОВ**



Акын, жазуучу, киносценарист жана коомдук ишмер **Омор СУЛТАНОВ** Жети-Өгүз районунун Тосор айылында 1935-жылы 6-ноябрда туулган.

1959-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, «Ала-Тоо» журналында эмгек жолун баштаган.

Омор Султановдун чыгармалары 1953-жылдан баштап жарык көрө баштаган. Биринчи ырлар жыйнагы «Тоо күндорүү» деген ат менен 1961-жылы жарык көрөн. «Кыргызфильм» киностудиясы тарабынан экрандаштырылган «Төкмө», «Жазуучу», «Ак куулар конгон айдың көл» ж.б. даректүү жана көркөм фильмдердин сценарийлерин жазған.

Күрч окуялуу жаңардагы «Пираты поневоле» («Амалсыз каракчылар»), «Остров дракона» («Ажысадар аралы»), «Таинственный всадник» («Сырдуу чабандес»), «Вести с того света» («Аркы дүйнөдөн кабар») деген романдардын сериясын орус тилинде жазып, (немец жазуучусу Лео Герман менен бирдикте) жарыкка чыгарган.

О. Султановдун чыгармалары орус, англий, немец, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех ж. б. тилдерге көторулган. Ал А. Пушкин, М. Лермонтов, Бартольд Брейхт, Пабло Неруда, Габриела Мистраль, В. Маяковский, Н. Хикмет, К. Кулиев, Р. Гамзатов, И. Драч, Э. Межелайтис ж.б. акындардын чыгармаларын кыргыз тилине көторгон. 30дай китептин автору. Көптөгөн республикалык жасана эл аралык сыйлыктардын ээси. Түркиядагы Авразия Жазуучулар бирлигинин төңтөрөгөсө. Кыргызстандагы эл аралык Поэзия Академиясынын президенти болуп шайланган жасана учурда аталган кызматтарды аркалоодо.

1986-жылы Эл аралык Ысык-Көлдү коргоо фондун түзгөн жасана анын президенти. Кыргызстандын Чет өлкөлөр менен байланыш союздарынын вице-президенти, Кыргызстан-Тажик достук коомунун президенти, 2007-жылы Москва-дагы Эл аралык Жазуучулар союзунун төңтөрөгөн орун басары. 2007–2009-жылдары Кыргыз улуттук Жазуучулар союзунун төрагасы болгон.

1978-жылы Норильск, 1979-жылы Южно-Сахалинск, 1977-жылы Киров шаарлынын, 1989-жылы АКШнын Түндүк Каролина штатынын борбору Шарлотта шаарлынын жасана Астана шаарлынын «Ардактуу жараны».



# АК ЖОЛ, КӨК АСМАН

(Повесть)

## I

Жыл сайын кашкайган ак жол менен Ак-Чийге келип жүрөм.

Ак-Чий бир кездерде тұтұнұ жүзгө жетпеген, райондун эң четинде жоголгон ачқычтай әэндикте жаткан кыштак болучу.

Андан бери жаштар өсүп чоңоюп, Ак-Чийдин тұтұнұ да арбыптыр. Мурунку ескирген жепей тамдардын жанына учурмалуу үйлөр салынып, азыр ар бир короодон бир жаңы, бир эски үйдүн турганын көрөсүз.

Ак-Чийдин жогор жагын Калқактын Шаңшагы деп коёт. Ал Ала-Тоонун асманга кол сунған ыыйык чокуларынын бири. Тұнұндө асты жак айылдан караса Шаңшак арбайып-тарбайып көк менен туташып көрүнөт.

Бул аскалуу too Ак-Чийге көз кырын салып, күн-тұнұ кароолдо турған сакчыбы дейсин.

Айылдын күн баткан тарабында тоонун төшүн жара тээп чон суу адырандап агат.

Төмөн жакта айтылуу Үсык-Көл коломтого кирип келе тургансып толкуп жатат. Айрыкча аны күндүн ырайы кетип турганда көр: күркүрөпшарқырап, капитап келчүдөй демитип, көнбөгөндүн кыйгылыгын чыгарат. Ак өркөттөнгөн толкундар килейип келип жәэкке төгүлүп, андан колуна тийгенин шилей кетет.

Бирок бул жоголгон ачқычтай әэндиктеги кичинекей кыштак өзүнүн ушул турмушуна жедеп көнүп бүткөн эмеспи. Көлдүн эчен бир буура-кандал турганында камаарап койбой, табийгаттын кыр көрсөткөнүн укмаксанга салып жата берет. Бир оокумда көлдүн ачуусу да тарап, эси оогандай анда-санда оонап толкуп, момурап калат.

Ушул Ак-Чиди көздөп келеримде мени жол карап бирөө күтүп турғансып, өрөпкүп дегдейм. Келип түшкөнүмдө бар айылдын кемпирлери эңкейип бетимден өбөт.

– А-а, айланайын, кайда барып чоңоюп келдин?

Булардын сөзүндө кеп бар. Таяктарын таянып кетип баратып, кызыл бүйлөлүү эриндерин шалп дедире шыпшынып, сырдуу күбүр-шыбырга киришет.

Ак-Чийде кан жолдун боюнdagы дүкөнүнүн жанынан Алтыга кези-гем. Алты да эр ортонуна карап, анын үстүнө оорукчал болуп маалынан

эрте карып бараткан экен. Ал дүкөндүн сакчысы. Барган сайын мага дүкөндүн жанынан жолугуп: «Зарплат-марплатың менен аман-эсен турасыңбы?!» – деп эки колдоп учурашат. Анан: «Кечээ баш сынып... ошону кандал берчү колу чебер бирөө-жарымы табылар бекен, дебеле турган кез» – дейт. Анысы түшүнүктүү. Чоң стакан менен толтура арак күйдүруп бересиң. Аны тынбай согуп жиберет да, артынан көрпесү сары күйка болуп эскирген тебетейин демеп-демеп жыттап: – Охх! Жик-жиги менен баратат, – деп, «кечээ сынган башын» кармалап коёт. Алты айылдан тышка чыгып иштеп жүргөн Ак-Чийдин балдарынын баары менен ушинтип учурашат.

Сатыбалды болсо тоодо, бурак кой багат экен. Анда-санда гана туз, жем алганы жакага каттабаса, келбейт имиш. Киши менен да көп сүйлөшпөйт, унчукпас болуп кеткен дешет. Мусабай болсо өлүп тыныптыр. Ал баягы сынган бутунан жөнүгө албады дешет. Алтыны ээрчитип, өкүрүп бардым.

Болжур чоң атам али тирүү. Эми эки жылда жүзгө чыгам дейт. Бирок карылык деген карылык да. Жаш баладай болуп калган экен. Былтыркы келгенимде жолуксам башын калтылдатып: «Биз төмөндөп баратабыз, сiler жогорулап баратасыңар. Заман сilerдики!» – деп, тириүчүлүктүү сүйгөн, акылман киши эмеспи, жашып колуман өөп койду.

Шайлообек – кудум баягысындай. Эч өзгөрбөгөн. Шофер экен. Көчөдөн тоок тебелетип, кемпирлерден көп тил уват. Бирок чөбүрө балдар: «Шайлообек байкем келатат» – деп анын машинасын алыстан таанышат. Анткени ит куугансып катуу жүрөт тура. Шайлообек балдардын идеалы. Чоңойгондо ким болосун деп сурасаң, бардыгы: «Шайлообек байкем болом, машина айдайм!» – деп ооз толтуруп айтышат.

Ак-Чийге жыл сайын келем. Келген сайын түз эле Эшимбектин тамы деп аталган айылдын чет жагынданагы короону көздөй барам.

Эшимбектин тамы азыр ээн. Өзгөлөрдөй муунун кашында салынган учурмалуу жаны үй жок. Анын жыгач-ташын, терезе-кашектерин тоноп кетишкендиктен, бул эски үйдүн ичи сокур көздөй каарып, ың-жыңсыз турат. Мында далайдан бери киши кирип чыкпайт. Муздак, сыз. Устү түтөп эскирип, ар жылы жазында жаңырып алабата чыгып, көң болуп катмарланып турат.

Төрт бурчун келтирип согулган бопбоз короо там да убакыт өткөн сайын түшкөн тиштей кемирилип, урап, айласы кетип бараткан.

Жылыга күзүндө кыркынга келген чабандардын озунганы түнкүсүн бул короого кой камашат. Бир кездерде котолоп адамдар кирип-чыгып, жоро бозодо ырдашып оттурчу үй малкана болуп, кочкордон качкан токтулар чебелене чуркап төр тебелейт. Ошондо, дайым муздак сыз жыттын турган Эшимбектин ээн тамы буркураган кыктын жытын тириүү тур-



муштун жытындай сезет болуш керек. Эшимбектин аты бул айылда эбак эле өчүш керек эле. Бирок анын коругундагы беш-алты түп жемиштери ар жылы жаңырып мөмө байлайт.

Сары бөйрөктөйнөн эле анын күнүн Ак-Чийдин майда балдары көрөт. Те-е, күндүн көзү чачырагандан чулдурап сүйлөшүп бири кетсе, бири келет. Ыйлап-сооронуп, таттуу данек чагып жешип кызыл бүрүлгө чейин өксү болбайт.

Жөн да жеп кетишпейт. Колдоруна эмне тийсе ошо менен согуп, кол жетпеген шагын сый чаап, «кой» деген жок, оюна келгендей кылышат. Жемиштер болсо балдардын энесиндей солк этпей желге жалбырак ыргап тура берет.

Кээде ал ойноо балдар, ошол бейиттей калган короо-жайда мааниси-не өздөрү түшүнбөй туруп бок ооз сүйлөшүп, түшпөгөн жемиштерди: «Эшимбекти жуткур» – деп тилдеп, биринен бири кыйынсынышып, ургулашат.

Балдардын тигинткен бейбашын кулагы чалгандар:

– Ок!.. Антпегиле! Силерсиз эле... – ар жагын күнк-мыңк унчугушуп:  
– Жемиш жесенер жөн жегиле, түгөнгүрлөр, – деп, балдар эси жоктук кылып, ыйык булакка түкүрүп жаткандай сүйлөнүп өтүшөт.

Алар өтүп кетишет. Тунжурап турган ээн короодо балдар кайрадан жемиштерди көздөй чомолок жаадырышат.

Ушинте берип жай капортолотпой тоноп бүтүрүшөт.

Анткени менен «Эшимбектин багы» ишке жарайт. Жараганы ошол – кожолук жемиштер текши бышкыча Ак-Чийдин ойноо чөбүрөлөрүнө эрмек болот.

Анан айылдын жемиштери эзилип текши бышып турганда Эшимбектин жемиштеринен бирөө да калбайт. Маалына жетпей саргайган сейрек жалбырактардын арасында зериккен карга, сагызгандар көпкө конуп олтурганын көрөсүн. Кеч күз менен келерки жайга чейин бул короодо кайрадан бейит тынчтыгы өкүм сүрүп, жемиштер күнү-түнү желге ыргалып тура беришет.

Эшимбектин жемиштеринин тагдыры жыл сайын ушундай.

Келип түшкөнүмдө ушул ээн короону айлана басып, жүрт сагынган иттей телмире карайм. Ичим сыйзап кетет. Көзүмө ээ боло албай калам. Белгисиз бир сезимдерге дуушар болом. Ушул короонун тегерегине эң кымбат нерсеми колуман түшүрүп жоготуп жибергендей, аны эртедиркечтир кайра өзүм таап алчудай үмүттөнөм. Жоголгон нерсе табылбайт. Билип туруп үмүт кыласың. Мына ошо кыйын.

Бактардын жашыл болуп өсүп, Эшимбек деген атты унуктарбай туршуна да шүгүр деш керек. Бак адам баласына окшогон неме тура.

Жеке эле азыр томсоруп ээн турган Эшимбектин тамы эмес Ак-Чийдегинин баары мага тааныш.

Мен Ак-Чийдин бир жак жакасын басып, калың чийдин арасында апакай жыландаи сойлогон жалгыз аяк жол менен кабакта толкуп жаткан көлгө да барам. Көл жарыктық бир мүнөздөн жазбай тосуп алат.

Акыл токтоткону эчендин өзгөргөнүн көрүп келатам. Бу, жарыктық көл эч өзгөрбөгөн. Баягысындай сымбаттуу, жаш, мээрман.

Бирок гана аздал соолуп, тартылып баратат. Ушунусун көргөндө жүрөгүмө аяныч уюй түшөт. Адам өзү жаш өткөн сайын жашык боло баштайбы?! – Мында да бир жолу каңырык түтөйт. Токтоналбай калам. Көптөн жыйналган бугумду айткым келет. Адам өзү тартынчаак, кур намысчылыраак болот да?! Мен эмнени жашырам? Жашыргандарым көп. Бирок көлдүн жээгине келип, ээгимди тиземе жөлөп коюп, көл менен үнсүз сүйлөшө берем. Ошондо эч нерсе жашырылбайт:

– Мен сенин көз кырында жарык дүйнөгө келдим эле. Убакыт өтүп атыр. Убакыттын мынча тездигин адам токтолгондо сезет тура.

Эми мына, аялдын эри, балдардын атасы болдум. Токтолдум. А бирок сенин алдында – көл, бала элемин. Барган сайын: «А, каралдым, келдин-би? Эсен жүрөсүңбү? Бар бол, балам! Бар бол! – деген жалыныч сөзүндү угам. – Наристе элен, эр жетипсиң. Ооба, тириүдөн түнүлбөш керек».

Жер карайм.

Адам өзүнүн балалыгын сагынып жүрүп карыйт тура. Эсимде алар. Апам оорулуу эмес беле. Ага көл жагат, экөөбүз келип жүрбөдүкпү?! Апам күмга көмүнүп жатчу. Мен жээгинде жылаач санымды чапкылап, сууну мончоктой чачырата кечип чуркачумун. Кыланда мыйтый-ган издерим калды.

Көлдүн чачына заматта ак кирет. Ак чачтар шамалга ыргалат. Уюлгыйт. Кайсы экени билинбей калат кээде. Ошону айт дейсиңерби? О, анын тарыхы өтө көп... Анан ал кайгылуу да болсо керек. Кайгыны жактырбайм.

Толкундар көл экөөбүздүн маегибизди тыңшап калышат. Үнсүз толкуп киришет.

– Кайда жүрдүн, Календерим? Кордук көргөн эмессиң го! Ким чоңойтсо да жакшы баккан өндөнөт. Ракмат ошого. Жакшылык көрсүн. О, балам, ар ким жакшылык көрсүн. Жамандык көрүү бир паста.

– Ким багып, ким чоңойтконун өзүм да билбейм. Жамандык деле, жакшылык деле көрүп марый элекмин.

– Апаң бечара, оорусунан жөнүгалбай калды, э?! Ошондон кийин си-лерди көрө албадым. Дайыныңар чыкпады. Кайда, эмне кылыш турмуш өткөргөнүнөр да белгисиз. Аздан бери сен көрүнүп жүрөсүң. Баса, атаң кайда?

– Аскерде, жоголбодубу?!

– Мукашчы?

– Ал да жоголбодубу?!



- Андан тукум калдыбы?
- Жок, ай баткандай өчтү. Тукум калган жок.
- Ба, Ажаркүл жеңең кайда?
- Ыя? – мен жооп бералбай құймөлөм.
- Календер дейм, ба – жеңең кайда? Барбы?

Мен Ак-Чийдин бир жак жакасын басып, калың чийдин арасында апакай жыландаі сойлогон жалғыз аяқ жол менен көлгө келген сайын ушул суроого такалып, жүрөгүм ысып жер караим. Үнчугалбай дүпүйүп отуруп берем. Канчага дейре минтип чыдоого болот? Көп жолу келип, көп жолу ушул суроого дудук болуп кайра кетип жүрдүм.

## II

Биздин үй-бүлөнүн тагдыры башталбай жатып бүткөнсүдү. Ак-Чийликтөр «Эшимбектин тамы» деп, азыр томсоруп ээн турган там – башы биздики эле. Биз дагы кезинде, чогулган бир үй-бүлө болчубуз.

Атам аскерге кеткендөн көп узабай эски көкүрөк оорусу кармап апам каза тапты.

Байкуш апам! Байкуш атам! Алардын тилегени мындай болбош керек: жыйырма жылча биргө өмүр сүрүп, бир биригин тагдырын билбegen бойдон экөө эки жерде туюк калышты.

Апамдын өлүмү биздин канатыбызды тоноғондой кылды. Бир үйдө байкем, Ажаркүл жеңем үчөөбүз калдык.

Мен боор көтөрөлек кичинекеймин. Ығы жок эрке өскөндүктөн айрыкча мага кыйын болду. Апамды жоктоп көнбөй, саргарып куса болуп оорудум.

Кээ бир түндөрү уйку-соо менен жети түндө ордуман туруп, түшүмдө көргөн апамы издел жөнөчүмүн. Туруп кеткенимди үйдөгүлөр туйбай калып, артыман издел, кээде жолдон, кээде апамдын мүрзөсүн жазда-нып уктап калган жерден кармап келип жүрүштү.

Менин антип жүргөнүм элдин баарына дайын болуп кетти. Айыл апа-да мени көрүп, өздөрүнчө эле ыйлай бергендер да бар эле. Анын үстүнө байкем менен жеңем ичте-тышта колхоздун жумушунда жүрүп, кээ бирде үйдө жападан-жалғыз калып, жалкотой болдум. Ошол күндөрү ар кечте түн жылып кирип келатканда коркуп турчумун.

Мукаш байкем кайык менен пристанга эгин төгүшүп жүрчү. Ошо күнү үйгө жылдыз толо кайтты. Керебетте жаткам. Төркү үйдө уктап калган экем. Түшүмдө чолок жаш болуп ыйлапырымын.

«Ай-ай» – деп, байкем мени ойготуп алды. Ойготту да атайын чоң кишиисинтип, мандайына олтургузуп алып айтты:

– Минтпей жүр. Чоң эле болдун. Ким эле энесин түбөлүккө кармап жүрүптүр... Өлгөндүн аз шору, тиричилик эптеп өтө берет... Сен сагын-

саң мен эмне, сагынбай жүрөт дейсиңби?! – көкүлүмдөн жыттагылап, бооруна бекем кысып көпкө турду эле, көрсө көзүнөн жаш тегеренип кеткен экен. А деле жаш да. Чоң тамчы жаш мойнум ылдый куланып кирди. Андан соң тыйылып, бир кезде жеңем сайып берген чачылуу ак жибек жүз аарчысын шым чөнтөгүнөн сууруп чыгып, көзүн сүрттү. Ат-часынан кошкуруп мурдун аркы-терки арчып алды да, айтылган сөз эч бир таасир этпей бурууп турган мени өзүнө каратты:

– Айла жок. Эртеңки күнү мен да кетем. Анда канттин байкүшүм?! Тагдырың эмне болот?! – байкем дагы тунжурай түшүп, астынкы эрдин кырча тиштегендей болду:

– Элдин сөндөй балдарын карачы, кол арага жарап жүрөт. Антпей кайрат кылыш керек.

Ал күнү жеңем экөө да кобур-кобур үн чыгарып, сырткы үйдө кан-дайдыр бир коогалуу окуяны көпкө дейре сүйлөшүштү.

Ажаркүл жеңем шолоктоп ыйлап, кайра сооронуп калып жатты. Же мага гана ошондой көрүнөбү?! Ажаркүл жеңемдин кабак бүркөп ката болгондогу түрү кээ бир адамдын кубанганындай көзгө жагым-дуу эле.

Мен аны үлбүрөгөн сулуу деп айта албаймын. Ал анча сулуу деле эмес, өнүндө май чачырагандай нокот кара сепкилдери бар. Эки өрүп коё берген узун чачы мүчөсүнө жарапкан, орто бойлуу келин эле. Бирок анын өнүндө мен сөзүм менен айтып бералгыс жагымдуулук жаркырап күйүп тургандай көрүнчү. Ошондой касиет көрүнгөндүн баарында эле болбо-со керек.

Ажаркүл жеңемди айылдагылардын эч кими сулуу дечү эмес. Бирок чогулган жерлерде кептен кеп чыга калып: «Келин болсо ушундай бол-сун» – деп, үлгү кылыш айтышкандарды нечен ирет уктум.

Ошол ақыркы түнү жеңем экөө асмандан жылдыз энчилешкен. Му-каш байкемдер күндөгүдөй пристанга эгин төгүп кечигип, түнгө калышты. Өзү да уктабай, мени да уктатпай, демейде антпеген эле неме: «Жүрү байкеңин жолун тозобуз» – деп, Мукаш байкемдердин кеткен жагын утурлап, жылдыз толгонго дейре көлдүн жээгинде турдук. Ай балбылдан саргыч нур төктү. Көл – эритилүү алтындай көлкүлдөп турду. Жылдыз-дар бадырайып төбөгө кончудай келишиштири.

Жээкте бизден башка эч ким жок эле. Бул жерде өнөктүк күчөп турган маалында, күндүз деле эч ким болбайт. Болгондон пристанга эгин төккөн колхоздун алты калактуу чоң кайыгы бар. Ал жайдыр-кыштыр суу болуп чыйрыккан билектей жоон арканга байланып, түбү көрүнбөй көгөрүп жаткан суунун үстүндө термелип турат.

Кайык азыр жолдо... Пристандан берки жолдо болуш керек. Көлдүн шырп алдырган дабышы чыгат. Калем учтай майда чабактар авага се-кирип, асмандан тике көлгө сайылып түшкөн ай нурларынан илип ал-



гандан кайра сууга чулп этип түшүп жок болот. Айлана укмуштай бир бейпилдикте тунуп, жыргап турду.

Жеңем да бутун чечип, көлдүн күм жээгин шилеп басып жүрдү. Ал мага суу чачып, күйүгүп чуркап, өзүнчө эле сүйүнүп, түнкү ээндикте көпкө ойнодук. Көл түбүндө чөгүп жаткан жылдыздар да биз суу кечип арыбери чуркаган сайын чачырап үркүп, кайра чогулуп калып, кошо ойноп жатышты. Ажаркүл жеңем менден да оюнкараак неме да, экөөбүз тен чарчап, бир оокумда асман тиктей күмга чалкалап жатып калдык. Күйүксөк керек.

Жөндөн-жөн туруп эле:

– Тетиги жылдызы берейин, аласынбы? – деди жеңем.

– Кайсы?

– Тетигичи?! Тетиги жарык-көк жылдызычы.

– Албайм, – дедим, анын эмне кереги бар?

– Кой, антпей жүр! Ошентип да айтат бекен?! Жылдыздар менин сөзүмдү угуп койгондон бетер, жеңем атайды эле чочуп кетти. Бир пас ойлонуп туруп:

– Са, тамактан башканын кереги жок! – деди. Анан эки өрүлгөн капкара чачын төшүнө таштап, алакандарына жаздана бутун сунуп жиберип тыптынч, өзүнөн өзү эле күлүмсүрөп, эмнегедир эле кубанып жатты. Ал сүйүнгөндөн бүткөн бою – чыңалып, жанында жүргөн мени унутуп, өзүнчө бир башка дүйнөдө жүрдү. Бир карасам кирпиктерин ирмегилеп, оюн алыска жиберип, кимдир бирөө менен эзилишип сырдашып жаткандай, жыланач балтыры солкулдал апакай болуп туруптур. Женемин буттары да эң эле жакшы экен. Женемин апакай бутун тиктеп, күчүк сыйяктуу чоюоп отурдум.

Жеңем тыңшап билгендей ордунан турду. Бир аздан кийин калактардын суу шапшыган үндөрү чыкты. Кайыктагылар көлдүн аркы өйүзүнөн келатышкансып, калактарды чаалыга тартышат. Кожураган үндөрү суу үстү менен калкып бизге келип жатты. Мен сүйүнүп зериккен кулундай ары-бери күм тебелеп жүгүрдүм. Тигилер бут серпе албай чарчашкан экен. Кайыктын мурду жээктин кумун сүзө токтогон соң орундарынан арандан зорго өйдө болушуп, кайыкты арканга бекитип байлашты да, бирден калактарын көтөрүшүп айылды көздөй каалгып басып кетишти. Мукаш байкем бизди көрдү. Шалдайып чарчаганын унутуп:

– Күттүнөрбү?! – деди. Жеңем жашынып артта калган, чуркап келип байкеми жаш балдарча коркутту. Анан мойнунда асылып:

– Эмне кечиктинер? – деп таарынып, бирок таарынычка жооп албастан, эркелеп мойнунда кайрадан эки колдоп асылып, дүнүйөсү түгөл болуп, мындан башка ага эч нерсенин кереги жоктой жыргай берди. Жеңем кайра-кайра асылып, оюнкараак баладай болот. Байкем: «Кантет» – деп коюп, олбурлуу неме жеңемдин асылганын чымын конгончо көрбөйт.

Кайра, андайга көнүп бүткөнсүп, эгер жеңем антпесе өзүнүн да кумар-сагынычы таркабай калчудай жайына коёт. Экөөбүзгө тепетең бөлүп момпосуй берип, мапмайды жумшак күмгө чалкалай жата кетти:

– Бир аз эс алалы.

Женем болсо атасына арыздангансып: «Кичине балага жылдыз энчи-лесем албайт» – деп буруң этти.

Женем асмандағынын баары анын кожолугунан бетер:

– Сага да жылдыз берейинби?! – деди.

– Бер, Ажа... бере гой... Мен алам! – деди Мукаш байкем.

– Анда тетигини ал!

– Кайсыны?

– Тетиги жарық-көк жылдызычы?!

– Алдым, Ажа!

– Эми менин жылдызымы сен ал, Ажа! – Мукаш байкем ошол «жарық-көк жылдызын» катарында турган бирөөн көрсөттү окшойт.

– Макул... макул... алдым... алдым! – Жылдыз алаканына түшүп кал-гансып күдүндап кетти, – ошону алдым.

Биз Ажам экөөбүз дал ушул жерге мындан мурда да байкемин жолун тосуп, эчен жолу келгенбиз.

Кайык менен эгин ташылганы, кудай билет, күн куру калган жокпуз го! Ар бир келген сайын Ажам күйпөлөктөп: «Аман болгой эле... эмне кечигет» – деп чыдамы кете берчү. Бирок бул түнү андан бирөө жок, көптөн күткөн майрамы сыйктаңып, өзүнчө эле жыргай берди, Ажам.

Же тигилер бир-бирине жылдыздарын энчилешкенине ошенттиби, айттор, бул түн мага да башкача сезилди.

Чоң кайыктын жалғыз калагын сүйрөп, жылдыз толгон кезде үйүбүзгө келдик.

### III

Ошондон көп узабай эле Мукаш байкемдей бир күр балдар, өздөрүнөн өздөрү эле дүбүрөп, жашын жогорулатып жаздырып, (Эмне үчүн? Түк түшүнбөйм) военкомго арыз жазып, районго барышып, аяк-тан он күндүк тамагың менен кел деди деп, быштак, нан кургаттырышып; андан барып аскер ойнун ойношуп көпкө дүрбөп жүрүштү. Акыры колдоруна бирден повестка тийип, урушту көздөй жөнөмөк болжушту.

Эртең жөнөйбүз деген күнү Байзак кетибаткан баласы Айтбайга түлөө эткөрүп, баары ошондо чогулушту.

Кечинде Айтбайдын келинчеги Каныйпа биздикине келиптири:

– Ай бала, ойноп кетпей бозо сунуп бер.



Бардым... Короо толтура эл. Жүйүртө басып олтурушуптур. Байзак ак эркечин сол колу менен моюндан алыш күндүн уясына киришин күтүп, кыбыланы карап тур. Жыланбаш, ак көйнекчөн, жеңин каруусуна че-йин түрүнгөн, сары жаргак шымынын илмек байланган ычкыры saatтын маятнигиндэй кыймылдан турат.

Күн алоо кызыл болуп, Ак-Чийдин ары жагына батып кетери менен он колун жайды.

– Кана эмесе, журт! Жер-суу, тоо-ташыңан. Ак жолунар ачылсын, балдар! О-мийин!

Чогулгандар орундарынан жапырт тура чурр-р этти:

– О-мийин! Ак жолунар ачылсын!

Байзак балбалактап эркечти мууздал жиберип, өпкөсүн булоолонтуп сууруп алды да эртен сапар жөнөөчүү уулунун башынан үч тегеретип садага чапты.

Ошондон кийин короодогу эл ак тилектен ооз тийип, конок болууга үйгө кириши.

Сыртта самоор кайнап, очокко казан асылып, баш куйкаланып ава заматта күйкүм жыттанды.

Төркү үйгө сакалдуулар жайланышып, сырткы үйгө жаштар олтурушту.

Биз, боз баш балдар эчтеме менен ишибиз жок, бир бозо оозубузга тийсе тийип, тийбесе жок чуру-чуу сала, сыртта ак чөлмөк ойноп, үйгө кирип-чыгып жүрдүк.

Амазбай, Болжур, Мусабай баштатан сакалдуулар кобур-кобур үн чыгарышып, төркү үйде узак кепке киришкен. Мени жаштарга аяк сунгуч кылыш коюшту. Алар чыны черткен торгой көз бозо үч-төрт кайталаңган соң ыр да, сүрөөн да кебөйүп, эки-бир курдай ичкилик ичилгенден кийин «өлбөй кал» деген сыйкуу тамаша сөздөр ого бетер дембедем учуп чыгып, Байзактын чакан үйүн үч көтөрдү. Жапжаш күйөөлөрүнүн колтугуна ыктай олтурушуп, алар азыр кашында турганина дүнүйөлөрү түгөлдөй өздөрүн бактылуу сезип, бирок эртенки күнү алардын жол тартышарын эстешеби, эмнегедир анда-санда көздөрүнөн уурданып жаш агызып, келиндер сыйылган жагымдуу ичке обон созуп, үйдү эритип жибере тургансып ырдан жатышты:

Алтыным элең эриген  
Абайлап сүйлөп кебинден,  
Айчылык алыш сен кетсөң  
Жол карап,  
Азабың тартчу келин мен.

Күмүшүм элең эриген  
Күйүшүп сүйлөп кебинден.  
Күнчүлүк алыш сен кетсөң



Жол күтүп,  
Күйүтүң тартчу келин мен.

Отурушта Ак-Чийликтөрден эң бириңчи болуп уруш башталғанда электе эле аскерге барып, уруш башталғандан кийин сол колун каруусунаң алдырып, он колунун бармак менен сөөмөйүнөн башкасы жумулуп чолок болуп келген Сатыбалды да бар. Сатыбалды бул олтурғандардан улуураақ, эки жаагынын урункайы томуктай сыртка чыгып турган, чымыр, кара тору, арыкчырай жигит эле. Аны: «Колу аманында комузда тилин бөзечү» – деп көп айтышат. «Сатыбалдынын күүсү» деген күүнү айылда-гылар чертип да жүрүшөт.

Ал күүнү мен көп уктум. «Сатыбалдынын күүсү» башталғанда кан-дай гана алка-жакадан алган кажы-кужу болбосун тып басылып, арга-сиз баш ийип бергендей шылкыйышып, күүгө кулак төшөп, ойлуу оту-руп беришет.

Сатыбалды адеп уруштан келген күндөрдүн бириңде бирөөнүкүнөн ичкилил ичип, кызымтал болуп үйүнө келет. Көңүлү көтөрүңкү. Караса аскерге кетер жылы чаптырган өрүк комузу кылкызыл болуп өнүнө чы-гып, кыл тагылуу, «мени черт» деп маңырайып, дубалда илинип турат. Эргип кеткен имиш. Алып чертип жиберейин десе колу жок жени сал-бан, этип жөн болуптур. Ошондон көңүлү оор сынган дейт. Комузун ташка чаап, андан кийин комуздуң дидарын да көрбөйм, үнүн да ук-пайм деп, чоң эле киши шолоктоп ыйлаган имиш.

Азыр ыр ырдалып, түлөө өтүп жаткан Байзактын сырткы үйүндө боз жоргодой маңкайып, капкагы аппак өрүк комуз илинип турду.

Жогорудай окуяны угуп алгандыктан: «Байзактын комузун качан таш-ка чаап салар экен» – деп Сатыбалдынын ар кыймылын кайтарып карап олтурдум. Бирок Сатыбалды эч кандај комузду ташка чапкан жок, ча-бам деп жулунган да жок. Анда-санда гана комуз турган жакка көзү илине калышп, чолоктугуна арданабы, эмнегедир салмак басып олтурду. Элдин ыркын бузбай кези менен ооз уучтан ызалуу күлүмсүрөп, пилоткасын көзүнө түшүрө кыйшайтып, тунжурайт да тунжурайт.

Ошентип олтурғанда ага да сармердендин кезмети жетти. Кызымтал, күүлөнүп алгандардын оозун ким тыят:

– Сатыбалды, сен эмне шылкыясың. Кайра жанындын аман келгени-не сүйүнбөй! – деп тентушураактары бир сыйра киптап өтүштү.

Дуу-дуунун аягы басаңдап, текши Сатыбалдынын оозун тиктеп калышты. Баарыдан улуу өндөнүп, бирок улуулук каада күтүп, абышкасы Амазбай менен төркү үйдө олтурбай «ырдашат элем» деп бул үйгө ке-лип, уят-сыйытты тамаша менен урдура сүйлөп, дүйнө өрттөнүп кетсе да капарына алгысы келбей олтурған Айдай шаңк этти:

– Ай кайним, ырда, ырдап жибер өпкөмдү чабайын. Ушул жерде ыр-дабаганда анан!.. – Айдай кыйк дедире өнгөчүн тартып койду. – Көп эле



болсо алты сандын бирөөнөн ажыраган экенсин, калган сандарың аманбы ыя!.. А-ах-ах-ха, – деп, обу жоктонуп күлдү. Анан өзү Сатыбалдыдан бир топ улуу болсо да аны төнтүш кыла сүйлөп:

– Ушул олтургандардын сакалдуусу эле экөөбүз окшойбуз, – деп, ансыз да шыптырылып токтобой турган жоолугунан кулагын чыгарып койду.

Сатыбалды саал эңкейген калыбында, туш-туштан учкан сөздөргө кулак төшөп, солк этпей күтүп олтура берди, ызылдактын аягы тартылган кезде, башын аста жерден алды:

– Агаиндер, – деди ал. Ооздор тыйыла түштү. – Агаиндер, силердин жүзүнөрдү бир көрүп өлсөк арман жок дечү элек. Мени жаңың аман келгенине сүйүн дединер, аныңар туура. Пенде эмеспизби, алты саны аман кишилерди көргөндө майыптыгыңа арданат экенсин. Анымды жашырбайм. Туз-даам буюрган экен, минтип араңарда олтурам. Ушуну ойлой калсам: өзүм-өзүмө соогатка берилгендө сезилет. Бирок кеп анда деле эмес, – Сатыбалдынын үнү каргылданып, ыйлачу баладай кемшиңдеп, азууларын кычырата тиштенгенде эки жаагынын булчундары уркуюп чыга түштү. Ал бир паска түнөрө тиштенип, фронттон көргөн кандайдыр бир укмуштуу окуяларды зааркана көз алдынан чубатып жаткандай болду. Анан оор күрсүндү да:

– Ой, уруш болбой куруп кет-а!.. – деди. – Мен го мен дечи. Биз бир базардан ётүп калдык эле... ишенсөнөр, мен азыр өзүмдү унутуп турам. Атаңдын көр-а! Фронттон эмнени гана көрбөдү бул баш... Бирок ошентсе да, өзүмө кайгырган жерим жок эле... – Ал сөзүнүн ары жагын айтпай туюк таштап, кимдир бирөөгө кылкыры кайнап, капшыт жакта келинчектери шынаарлап алмадай чыңалып ичкиликке ала күү, ойлорунда эч нерсе жок, эртендерден урушка жөнөөчү Мукаш байкемдерди кыдыра бир тиктеп алды. Олтургандар Сатыбалдынын айтпай таштаганын билип коюшкандай, жылдыздары жерге түшүп тунжурашты.

Сатыбалды сөзүн шарт башкага бурду:

– Ушунда ырдабаганда анан... Айдай жеңем туура айтты... – Сатыбалдынын баятан берки кебинин учун кубалап укпай ою башкада болуп, эркек кишини өмүрүндө бириńчи жолу көргөндөй жалдырап карап олтурган Айдай:

– Жеңец алдыңа... – деп койду.

Сатыбалды ызалуу күлүмсүрөп ыр баштады:

Шарпылдап үнүн баспаган  
Сагындым Ысык-Көлүмдү.  
Шаңында аркар оттогон  
Сагындым бийик төрүмдү.

Жылкыдай үрккөн балыгы  
Ала-Тоо дайра-сууларын.



Жарымдай жакын көрүнгөн  
Көлүмдө аппак кууларым.

Ал ушинтип, укмуштуу конур үн менен алдындағы көбүрүп турган бир чыны бозону мелтирип тиктеп алып ырдан жатты:

Оюмдан кетпей эрте-кеч  
Ойноп бир күлгөн асылкеч.

Эки жактан сүрөөлөр күчөп, Айдай болсо: «Өпкөмдү чабайын узарт эле, узарт» – деп, кызымтал неме эзилип кыйкыра берди. Сатыбалды көптөн бери ырдабай буулукканда ичте демин бошотуп, теги далайга кумарланып ырдады: алыста жоо беттеп жүргөндөгү көкүрөк сагынычтарын муңкана айтып, моюнча өскөн курбулар, ата-конуш деп кан төгүп жүргөндүрсүңөр... Ок жуушаткан коркунучтуу согушту эне сүтү оозунан кетелек, кызыл алчадай ушул жаштар көрбөсө болбойт беле?! Түш жарымга чыдабай сагынышкан ууздай келинчектери менен армансыз, жаштыктын дооранын өткөрүшсө болбойт беле?!

Бирок эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген.

Жоо женип кайра келерсин.  
Сүйгөн жар тосор жолундан

деген сыйктуу тилек дегдеген сөздөрдү кошуп, сыйзата ырдады.

Ал ырдан бүтүп, ыр чыныны ары узатты да, алдындағы бозосун колу менен кылтылдата кармап чоң-чоң жутуп алды.

Ал күнү Байзактын түлөөсүнө келгендер эси-көөндөн калгыс боло ойноп-ырдан, Ак-Чийдин жамыраган жылдыздары суюла баштаган кезде тараشتты.

#### IV

Ошондон эки жыл айланып өткөндөн кийинки сүрөт таптакыр башкача болду.

Жаз какырап, жут чыкты. Ак-Чий жоо чаап кеткендей боз ала, жымжырт. Күндүзү элдин баары талаада жумушта. Көчөдө жан калбайт. Калгандан карылыгы жеткен кемпир-абышка жана мапмайда балдар.

Жол көчөлөрдө аркандалып, уйгак баскан бирин-серин музоолор күнгө талыкшып, адамды зериктире мөөрөштөт. Тырмактарын кыркып койгонуна карабай айдалган коруктарды жанталаша тытмалап тооктор жүрөт. Боз жалпак тамдар же жамандық, же жакшылык күткөнү билинбей биротоло керен тартып турушат. Дүпүйө чүмкөгөн дарактардын арасынан адамды ээнсирете күкүк чакырат.

Кыштак болсо мелтейип күкүктүн үнүн медер кылгандай бүркөө тыңшайт. Фронттон кара кагаз алган ар кайсы үйлөрдөн жоктоп унчуккан аялдардын муңдуу созгон үндөрү эртели-кеч Ак-Чийди чукурантып ой-



готкондой болот. Баары бир тен, Жаманкаранын баласынын үнү бир тен. Анын жашы 6–7лерде. Жаманкарадан калган жалгыз бала. Бир үйдө энеси экөө эле. Энеси оорулуу, туралбайт. Төшөктө жатканына көп болду. Күйөесүнүн кара кагазын алганы оорусу күчөп кетиптири.

Бала эртен менен эрте тоокторго удаа ойгонот да, короосунун дал ортосуна табылгы таякка өбөктөй алыссы бир жактардан тилек кылып дегдеп келатып, бирок ошол жаш тилегине жетпей өксүп калган сыйктуу шумдукттай зарлаган үн чыгарат:

– Ай-ла-най-ы-ын атакем-ай, ко-ку-уй!

А-такем, сен-де-ен айрылдым ай, ко-ку-уй.

Ошондон баштан эл ойгонуп, малдарын саап, короодон чыгарып, чоң көчөгө бадага айдал келишет. Уй, эчки болуп бада көчөгө толуп, тобунаң адашкан эчкiler маарап, жаш тууган уйлар удаама-удаа мөөрөп үйүн көздөй качып, көпкөн букачарлар көчө чандата уй талашып сүзүшүп, аңгыча күн чачырап, айтор, кымгуут болуп турганда да Жаманкаранын баласынын муңканган үнү баарын көзөп өтүп, кулакка даана угулуп турат.

...атакем-ай, ко-ку-уй!

...айрылдым ай ко-ку-уй!

Бала кечкисин да өкүрөт. Эл жумуштан кайтат. Мал бададан келип, жуп короого кирген кезде баланын укмуштуу үнү дагы чыгат.

– А-такем, сен-де-ен айрылдым ай, кок-ку-уй!

Эчкiler сакалдарын экчей кепшеп күүгүмгө аралаш келип жеткен баланый үнүн тыңшап, талтайып саадырып тура беришет.

Бул – көнүмүш болуп баратты. Башы бүтүн, боору эсен ким калды дейсин?! Ар ким тымызын санаа чегип, «өзүбүздүн кара көзүбүз каша-йып калганын ким билет» дешип кара кагаз келип, угузгандар жөнүндө бир бирине кеп кылууга батына алышпайт. Кара кагаз бүгүн келбесе эртең келип, кичине-чоң дебей баарыбызды көзгө чапкандай жалтантып койду.

\* \* \*

Биз өспүрүмдөр, ала жаздан эле Ак-Чийдин бери четиндеги КараЯдо, түштөн кийин окуудан тараган соң коштун, тырмооктун атына минип жүрдүк.

Кара-Йдо таңдан көзүн жырткандан баштап, соконун артында, асынган узун шапалактарын сүрөп, жылаң аяк сокочу аялдар: «О, бороздой» – деп, ичке үндөрү менен анда-санда чарчаңкы кыйкырышат. Бороздун башына барганды: «Кайкалата чыкпайсың» – деп, шылтоолоп жаны кашайган немелер сокого минген бизден күч чыгарышып, сөөккө

жеткире тилдешет. Атты чабымыш болуп, кәэде күйрүк талаштыра шапалак менен жаза чабышат. Ошондо көзүнөн жашың буурчактай ыргып жерге түшөт.

Чөкө таандар болсо керелди-кечке ооздору тынбай курт терип жешет. Аябай тойгон немeler кечинде, күн баткан соң тоону көздөй зымпылдан учуп жөнөшөт.

Баштыктары моюндарына асылуу, жайбаракат талтая кадам ташташкан үрөнчү абышкалар ар кай жерде колдорун салмак менен шилтеп үрөн себишет.

Өйдө, тоо жактан жалаңтык айдарым согуп, құндұн кечки сары алтын нурлары Кара-Ойдун бетине қылкандаі сайылып турду. Кайчыдай канаттарын сабалашып, соң жолду бойлой сыйзган чабалакейлер безелеңип аркы-терки учуп жүрүшөт. Жан-жаныбарлардын алын кетирип, шалдыраткан жаздын коргошун салмагы Кара-Ойдун үстүндө уюп калгандай.

Жыгач ээрде, бир жактан Көк-Сандал докурунчудай ыргалып боюм талмоорсуп, куудураган жаргак шымымды көчүгүм көргүсү келбейт. Тырмооктун эки жанжиби балтырларымды өгөп, кез-кез көздөн жаш ыргыта қыпчып алат. Аттын үстүнөн түшө качкым келет, айла жок. Бирок мен өзүмө өзүм қылып алдым. Мурда Батмакандын сокосуна минип жүрчүмүн. Анын аттары жалангтан тың аттар эле. Балдардын баары Батмакандықына «минебиз» деп талашып турушчу. Бирок ал: «Атка тың бастырат» – деп, өзү мени жактырып алган. Ошо бойдон оозума ээлик болуп жүрө бергенде мындей болмок эмес. Мурдунаң сүйлөгөн неме эмеспи, бир деме, бир деме деп ырдал калганын: «Мурдуң эле диңгиздійт, эмне дегени билинбейт» – деп койсом, Батмакан ошого ичи күйүп: «Бооруңа келген тапан» – деп, соп камчысы менен айдоодон айдоо арапал кубалап, сокочулар араң ажыратышты.

Ошондон кийин мени тырмоокко мингизип коюшкан.

Сокочуларды қыдырып жүргөн экен, башкарма жаныма бастырып келди:

- Ала калтырган жоксунбу, Календер?
- Жок, байке!

Сатыбалды эскирәэк шырмалын жазы кур менен қындыйта курчанған. Өнү кара күйүк, эрди кеберсип, құлапара жүдөңкү эле. Ал атына таш өбөк сала үнүн жасап, какырынды да:

– Ушинтип ала калтыrbай тартқыла. Деген менен колхоздун колун силер узартып жатасыңа... Артыкча быйылчы... Өспүрүмдөр соң күч бердиңер...

Сатыбалды атайды кеңеш курганы келгенсип, ал-жай сурап, Кара-Ойдун талаасында мени менен кошо эки бороздой айланып аркы-беркини сүйлөштү.



- Мукаштан кат барбы? – дейт.
- Жок, байке, бир жылдан ашпадыбы кат жок.
- Билем, Календер, билем, – деди, – азыр жер-жерлерде ушинтибатпайбы. Ажеп эмес келип калышы.

Сатыбалды бир аз бастыра түшүп:

- Өзүңүн окуун жакшыбы? – деди.
- Жакшы эле байке.
- Женец тилдебейби?
- Жок, байке,
- Ажаркүл жакшы келин...

Сатыбалды бизге тууган деле эмес. Бирок дайым бизге уба карап, алжай сурайт. Мен ага аябай ыраазы болом.

Сатыбалды байкем мени каадалуу кишисинтип ар кандай сөздөрдү айтат:

- Колхоздун бир короо эчкисин саангага тараталы дедик. Ошондо эл текши ак таталап, жаздан чыгып кетет эле. Антпесек болор эмес. – дейт.
- Бизге да берилеби, байке?

– И, берилбей анан, берилет. Болсо көптөн эле берер элек, канан?! Бүлөлүүлөп, үзүргө карап бөлсөк, алдына үч-төрттөн саан эчки тийчүдөй. Үрөндү караган менен үрөнүн ичкен үнөмүн ичет болуп, құзүндө эмне кылабыз. Аңсыз да кампа кургалп калды. Кичине чыдасак, картөшкөгө илинип кетет элек, арпа дүмбүл болот. Көк талканга жетсек... Құркүрөп күз кирип келет, – Сатыбалды зеригет окшойт, жүрөгүндө толуп чыккан буғун айтып чыгаргысы келгендей, эмнегедир чечилип кирди.

– Эг-ге-ей, Календерим, – ал ийни солк эте улутунуп алды, – баары болот, ачкан курсак да тоёт, жыртылган кийимдер да бүтөлөт... Тиякта кан төгүлүп жатат. Эл қырылып жатат. Бирок... Эгер сен ушундагы же-ништин маанисин билген болсон?! – деп айтылса көпкө созулчу узун сөздүн ар жагын үзүп ичине калтырып койду да айтты:

– Садагалар, силер анын баарын кайдан түшүнмөк эленер, окуундарды жакшылап окуй бергиле, үшүнтүп колхозго кол кабышыла, кийин барып түшүнөсүнөр, баарын түшүнөсүнөр, – ал кайдадыр чубалып жөнөгөн ой-санаасын жыйиды да ээрge ондоно отурду. Ошо бойдон ал жок дегенде адатынча үнүн жасап какырынып койбостон, оор ой-санаа жүктөнүп алгандай башын жерге салып бастырып кетти. Жалдуу Чабдар да ээсин түшүнгөндөй, анын ою менен болуп, айдоодон буттарын ыкшоо шилтеп, дарак жамынган айыл тарапты бет алды.

Башкарма кетери менен аттары да, өздөрү да жүрбөй калган со-кочу аялдар көлүктөрүн коштон чыгарып кәэси чыгарбай эле бо-роздойго токтолтуу, антарылган жумшак кара топурак-айдоого чал-каларынан жата кетишти. Жандарында бирден өспүрүм бала. Ке-линдер же созолонтуп ырдап, же бири-бирине чарылдап тамаша ай-

тып, же кечке чарчаган немелер аяқ серпней эс алышат. Балдар болсо чарчоону билбей бир аз бошой калгандарына сүйүнүшүп, рагат-каларын ондоп байланып, айдоодон таан кубалап атып, чалкадан түшүп эс алыш жаткан келиндер менен эч иши жок, алардан көрө айдоодо курт терип жеп жүргөн таандар кызыгыраак сыйктуу ошолордун артында жүрүштөт.

Күн да батып кетти. Сокочу аялдар коштон аттарын текши чыгарып, шалтактап тердеген немелерди жайдак бойдон бириң минип, бириң же телеп айдоодон ыргала бастырып айылды көздөй жөнөштү.

Түмшуктарын бороздорго матырышып, эртеңки күндүн түйшүгүн күтүп, ар кай жерде соколор жатат. Айдоо тер жыттанат. Мында үрөн себилген жерди тырмап бүтүп кетейин деп тырмоокчулардан мен калгам. Менден обочорооок чулдур Амазбай үрөн сээп жүргөн. Эмнегедир буйдалып элдин артында калыптыр. Оюма бир нерсе түшүп, мен да аны аңдып кетпей койдум.

Астыда, кабакта көлдүн күр-шар эткен добушу Кара-Ойду каптап, тоо жактан соккон жел менен кара күүгүм кошо келип, көз байланып баратты. Акыры түшүндү окшойт:

– О, Эшимбектин уулу!?

– Ео-ов!

– Бе, кел эми, тилегин каткыл, бе кел.

Кым дедим. Эчтеме билбеген киши болуп бастырып бардым.

Амазбай эчки сакал, алтымыштардагы жулуундаган, уяты жок киши эле. Кандай гана баш кийим болбосун, сырдайта түрүп алыш, чокусуна кондуруп кийип, майда-баратка, мисалы, анын ую корукка кирип бирөөнүн эгинин талкалап салганын айтса, каратып туруп танып: «Акка мойнумду сундум» – деп, белинен курун чече коюп, мойнуна арта сала карганып жибермей адаты бар. Өлүк өлгөн, же той берген жер болсо сакалдуу өндөнүп төргө өтүп карыялардын катарына барбастан казан сапырып, кемегени минип отуруп алат. Анан, эт чыгара келгенде баласын арка жагына караңгылатып отургузуп коюп: «Ме Шайлообек» – деп, эт жасалган табактардан үзүп-жулкуп бере берет. Андайга маш болуп бүткөн Шайлообек да атасы бергенди кыргыйдай илип кетип, шымынын өнүрү менен бир болгон чөнтөгүнө уруп жиберет да, жем жуткан күштай тамшанып туруп калат. Чулдур Амазбай өзүнүн Шайлообеги-нен башка балдарды каарып тилдеп, кээде колу да тиет. Ал балдардан айрыкча мени жаман көрөт: «Кудай куулаткан» – деп, кезиккен жерден тилдебей өтпөйт.

Амазбай адатынча «р»ге тили келбей чулдурап, бирок демейдегидей жер-сууну жаңыртып чарылдабай күпүндөп сүйлөдү:

– Се эмне, удааник болот белен?! Азыл байге белбейт, каалкоз. Ке, калпагын, бадылактык биннеме белейин, – деди, мени бул жерден те-



зирээк жоголуп, оозун бассын дебей эле, боору ачып кеткенсип. – Эшимбекти көлдүм эле. Агел оозуңан чыгат экен, тололсугунду кылкып коём!

Шалпайып көзүмө түшкөн Мукаш байкемин чоң калпагын башыман алып ага сундум.

– Ке, бол катынча кыймылдабай... Бо атаңкөнөчай, азылкы балдал тукум эмессиңел, илгели биз текенин өтү элек, – Амазбай сүйлөнүп калпакты колуна алды. Толтура сала тургансып кырбуусун көтөрдү. Жерге коюп үстүнө чепкенин таштап койгон карала дорбону экчеп-экчеп, түбүндө калган буудайды араң сурап алып, бирок үрөнчүлөрден бадырактык деп, эки ууч буудайды араң сурап алып, бирок үрөнчүлөр берсе да экинчи келгис кылып, кайра-кайра бардырып: «Кокуй экенсизнер, үрөн кылбай жеп аласынарбы» – деп атып, араң беришчү. Баарысынан Амазбай тыкыр. Ак жүрөксүп, Кара-Ойго бүт жар сала кыйкырат. Анан: «Баланча бадырак сурайт, бербей койдум» – деп кечинде көчөгө да айта келип ит кылат.

– Ме, калма, – деди Амазбай чулдур. Бир калпак балээ берип аткансып, – ит болбосоң ылаазы бол! Шумдуксуңал, биннемени көлмөксөн болуп калбайсыңал, түк.

\* \* \*

Ошонун эртеси заар менен кошко кетчү эл күндөгүдөй башкарманын короосуна убай-чубай бирден аяк берилүүчү ачкыл жармага келип жа-тышты. Үйүнөн жүзүн жууга үлгүрбөй көздөрүн ушалаган боюнча мында келгендер дүпүйгөн картаң бактын түбүндө арыктагы ағын сууга жуунуп жүрүштөт. Башка бирөө да кор кармал коёбу, дандын тартыштыгы бу болсо деп, өз үйүнө аялы Салкынга ачкыл ачыттырып, ошончо элге эртең менен бир сыйра жеткирип, кечкисин бир маал ысык тамак бердиртчү башкарма.

Жаңыдан бүчүр жарган дүпүйгөн картаң бактын бутактары бийик тамдан арта салына ийилип турган короо ордо атыша тургансып таскыл эле. Эл отурууш үчүн былтыркы буудай маясы короонун кырка там жээгине төшөлгөн. Самандын төшөлгөнүнө бир топ болгондуктан туурал койгонсуп майдаланып бырыксып турат.

Эл тамагын ичип болуп күбүнүп-кагынып ар кимиси чегилген жумушта-рына жөнөөгө камынды. Аңгыча, талаа кыдырганы түндөн кеткен экен, Са-тыбалды байкем жалдуу чабдары менен келип түштү. Үндөбөйт. Сумсайып кабагы бүркөө. Кажы-кужу жап болуп, көпчүлүктү колтукка түртүшкөн күбүр-шыбыр аралады. Башкарма үндөбөгөн боюнча бооруна аттын эски тақалары кагылган мамыга жалгыз колу менен чылбырын казыкбош чалды.

Анан үйүнө кирип бармагы менен сөөмөйүнөн башкасы жумулган жалгыз колуна чымчып кармап кечеги мен көргөн Амазбайдын карала дорbosун бурчунда кичине буудайы менен элдин ортосуна таштады. Менин жаным чыгып кетти. Сатыбалды алдында жаткан киптик тиктеп, бүткөн боюн саландата жаагын шимип туруп калды. Бирден аяк жармаларын ичиш бүтө электе сөөк жуткансып, тамактарына түйүлүп «кимди ширлөтор экен» деген кызда ар кими өздөрүн күнөөлүү сезип жер тиктешет.

Сатыбалды болсо заматтын ортосунда, ушул отургандардын көзүнчө шапайып арыктап бараткандай болду. Анан башын көтөрүп Амазбайды карады:

– Амазбай, мобу элди карабы?!

Амазбай лам дебей жер тиктеп отурат. Чулдур Амазбай бир жактан келгенсип, отургандар аны жапырт карады.

– Ушулардан эмнең артык?!

Эч ким унчуккан жок. Баштарын салкыйтып жерге салышты.

– Сан сакалыңар менен сiler ушинтесиң! – ал көптөн бери төшөктө жаткансып алсыз үн чыгарып, таарыныч кыла сүйлөдү. Бер жакта бешикке таңып талаага ала бараткан бирөөнүн жаш баласы «на-аа» деп ыйлап басылды.

Сатыбалды байкем ашырып сөз деле айткан жок. Айткысы келсе уу сөздөрү толуп эле жатпайбы?! «Ос-сакалың менен кара жерге кир. Сакалдуу деп ишенип үрөн септирип койсо... Үрөн касалтан уурдал алган эт эмес, ага. Дайыма ушундайыңды койбайсун. Өлсөңчү. Элди, мамлекетти алдайсын. Сотко берем. Айдатам. Жоготом. Тыякта фронт күчөбатса... Дезертирисин...» Бирок бул сөздөр айтылган жок. Анын ордуна: – Мен бул кашайтырдын оокатын эчак өлгөн атам Сыдыкбайга аш бермек белем – деди, – түшүнсөңөр боло акыры.

Сатыбалдыны ичте-тышта көп көрбөдүмбү. Дайыма эле ачышып, кабаарсып жүрчү. Калкозчуулукта: «А жетпейт, бу жок, жумушка эрте чыгып, кеч кайтпайсыңар» – деп сакал-көкүлгө карабай гежилдеп: «Келе дегендөн башканы билбейсин, ме деп аитар күнүң болобу?» – деп чырылдаган аялдар менен өзүнчө сүйлөшүп, же сабап жибере турган. Бирок ушул жолкудай айласы кетип турганын эч көргөн эмесмин.

Бирок муну мен атайылап кылганым жок. Өйүздөн Сатыбалдынын карааны көрүнгөндө жакшы эле буйтап качтым. Качам деп кечүүсү жок жерге кириптиримин. Ак-Чийдин Чон суусуна агып кала жаздадым. Суу киргин эле да. Ок тийген Көк-Сандал кырбуудан секирип чыгалбай суунун агымына түшүп алып кыбыраса болобу?! Төмөнүрөөк барып өйүзгө чыксам маңдайымда бакыйып Сатыбалды турат... Айла жок. Болгон ишти айтып бердим.

– Сал – деп, калпактагы буудайды чөнтөктөрүнө шыкап алып чаап кеткен. Ошондон барып Амазбайды кармаган экен. Көрсө, аңдыйт тура.



Сатыбалды Амазбайга жаман айткан жок. Ал кимгедир башка бирөөнө тили өтө тургансып, азыр ошондон барып ачуусун чыгарып келбесе болбочудай:

– Сыйпалгыр, – деп бут алдында өлөрчө тепки жегендей кыймылсыз жаткан капты камчысынын учу менен бир салып, атын көздөй басты. Камчынын добушу ар кимдин жонуна «тарс» деп тийип өткөндөй болду.

Амазбай болсо көзү менен жер казып ошого кирип кете тургансып, алдын теше тиктеп кыймылсыз олтура берди.

Көпчүлүк да ага үн каткан жок. Алардын үн катпаганы Амазбайды бетке түкүргөндөй болду. Эл жуушаган малдай бирден туруп, талаага жумушка кетип жатышты. Ажаркул жеңем экөөбүз да ошолордун ичинде элек.

## V

Кара-Ойдун кошу бүтө жаздал калган кез болчу. Шалаа-шалаа тилинип Кара-Ой жатат. Эртеден бери айдоонун үстүндө жанталашып жүгүрүп жүрүшкөн чөкө таандардын бирде-бирөө калбаган. Дүйнө ээн калгандай жымжырт. Асманды карадым. Ала-тарп булуттар кайдадыр бир жакка ооп баратышат.

Шайлообек айткан бир күнү: – Булуттар суу ичкени көлгө келишет, аны аңдып турган адамдар атып алышат, атам айтты.

Ойлодум: «Аны атып эмне кылат?» Сурасам, Шайлообек айтты: «Эмне кылат?! Жөн эле атышат. Атып өлтүрүшөт. Согушта деле адамдар адамдарды атып өлтүрүбаттайбы».

– О, согуш башка да! – дедим, анан эртеси эжейден сурасак айтты:

– Ким айтып жүрөт ошону, өзүңөр окубатып билбейсиңерби?! Амазбаевдин атасы калп айтат.

Арткы партадан Урак кыйкырды:

– Амазбаевдин атасы ууру эле эмес, калп да турбайбы?! – Класс дуу дей түштү. Шайлообек ылдый карап, мурдунун ак көбүгү партанын үстүнө түшчүдөй саландап, ыза болду. Эжей аны байкап калып: «Чашуучу» – деп классты тыйып койду...

Маңдайда Калкактын бийик тоосу турат. Анын бети калың чер. Бир күнү Шайлообек балдарга айтыптыр: «Ушул чердин арасында жез кемпир бар, атам айтты». Эртеси сабакта отуруп: «Эжей менде суроо бар» – деп, Урак колун көтөрдү. Анан «жез кемпир» жөнүндөгү Шайлообектин айтканын айтты «Ушу чынбы?»

– Ишенбегиле, Амазбаевдин атасы айта берет. – деп койду эжей.

– Айта берсе... айта берсе... агород өрттөнөт, – деди Урак. Класс дагы күлүп калды.

Эжей Уракты тыйып койду: «Кудайбергенов, тынч». Шайлообек Уракка ызырынып муштум көрсөттү. Анан айткандай эле Урактын ти-лине күчү чыккан алы жок неме да, сабактан тарал баратканда Шайлообек акең оозу-мурдун кандалап, аябай сабаптыр. Ошо боюнча алардын энелери чачташып урушуп... чоң чыр болгон. Азыр мен бардык чырды баштаган Калкактын черин аңкайып карайм. Ошол учурда тырмоогун чыгарып, Шайлообек чаптырган боюнча жаныма келди:

– Жарышасынбы? – ал адатындай ак көбүк башбактаган мурдун шорк дедире тартты.

– Жок.

– Кара-Ойго түнөйсүнбү, жүр кетели?!

– Карабайсынбы, бүтөлекмин. Сен бүттүңбү?

– Жо, атаснозурайын бүтпөсө, – Шайлообек чоң кишилерди туурап «чыйт» түкүрүп, атасынан уккан сөздү айтты, – калкоздун жумушу да бүтмөк беле?

Шайлообек экөөбүз классташыз. Ал сабак билбеген, тестиер болсо деле мурдунан ак көбүк өксү болбогон, боз жалпак, өтө бейбаш неме. Амазбай менен Айдайдын жалгыз баласы. Энеси Айдай Шайлообекке бир деме деген кишинин колуна өлүп берет. Ал үчүн айыл-апа менен от альшпай калчу. Мурда Шайлообек биринчи бригадатта, мен экинчи бригадатта элек. Кара-Ойго соко салынгандан бери тырмоокту бирге тартып жүргөнбүз.

– Башкарма урушпайбы, – дедим.

– Башкарманын... – деп, Шайлообек тилин тактап туруп, «зын» дедире уят сөз айтты. – Ошол чолоктон коркосуңбу?

– Окай!

– Тилдебегенде эмне, – Сатыбалдынын көзүнчө деле тилдеп жүргөнсүп кенеген жок.

– Ушунунду башкарма укчу болсо бала!..

– Жұғур, айтып байге ал. Кесип берет, – Шайлообек дагы тилин тарткан жок. Анан ар бир сөзүн айтып, артынан мени ызаланта жалжактап құлұп турду.

Шайлообек экөөбүз тие келген жерде урушабыз.

Экөөбүз азыр да адатыбыздай «өлөсүн» дешип, далайга демитишип турдук. Жумуш калды. Акырында ал мени «жетим, жетим» деп ооз ачырбай ырдап туруп алды. Анын бардык тили бир тең, «жетим» дегени бир тең болуп турат.

Ал уурунун баласы дегенге өлгөндөй арданчу.

– Биле-ем, – дедим мен да, – башкарманы эмне үчүн тилдебатканыңды.

Шайлообек: «Эмнени билесин» – деп такыган да жок. Баятан жалжактап турған неме суу сепкендей болду:



– Мен да билем!

Анын бузук түрүнөн сестене, жүрөгүм шуу дей түштү:

– Эмнени?!. – Оюм Мукаш байкеме кетти. «Билгенин» айтып ийбесе э肯 деп, кысылып кеттим. Экөөбүз бир саамга үн катышпай маташып туруп калдык. Мен урушту токтоттум.

Бирок тиги улам кыр көрсөтүп күчөп кирди. Анын жетим дегенине да мурдагыдай арданбай: «Билгенин айтып ийбесе э肯» – деп, ошондон коркуп бүткөн боюм чымырап турду.

– Жетим эмесмин, – дедим сөздү башкага буруп, – энемдей болгон жеңем бар, – көмөкөйүм өрттөнүп тургансып үнүм ыпсык чыкты. Шайлообек мени күлкүсү менен марап:

– Ха, – деп мупмұздак каткырып алды, – анда жеңенди кайтарып алсанчы. Билсең Сатыбалды менен тамыр...

Кандай шилтегенимди билбейм, учунаның оролгон өрмө шапалак абаны тилген ачуу ышкырык менен барып Шайлообектин мойнунда ороло түштү.

– Аа-аа-а!

Ал мойнун эки колдоп басып, талааны жара бакырып жиберди. Үнүнөн бой дүркүрөп кайра өзүм коркуп кеттим. Ал жылан оролгондой мойнун тытмалап жышып, жеп ийчүдөй аттан ыргып түштү. Карайлап жерден таш издең кирди.

Бир карасам томпойдой таш. Кулачын керип урганы калган э肯. Эңкеңе бердим. Шуу деп кулагымдан өттү. Ал кайра ақылына келе калгандай токтоло калды. Аナン бир сөз айтып ошону менен мени көмө чаба тургансып, зекип тиктеди:

– Ийи, байкең өлгөн. Кара көзүңөр кашайган! – Ушул сөздү айтып, бардык кегин алыш бүткөндөй, бирок эмнедендирип коопсунгандай, шапалактын тагы түшкөн мойнун да унутуп сооронуп атына минди. Ал алактап коркуп, үн чыгарбай ат үстүндө тоңуп калган мени кылчак карап, дүйнөнү түмчуктура чулгаган кылангыр кечти аты менен жиретип ит үндөрү угулган айылды карай өкүрөндөтүп жөнөдү. Кара-Ойдун эңшерилген күрөң айдоолору дүлөй немедей дулдууюп жатат. Мен бир маалда: «Баа-ба-а» – деп кыйкырып, аттын жалына жыгылыптырмын.

**(Уландысы бар)**

## Конкурса



Бейбарс  
ШАХ

# САГЫНЫП ЖАШАЙМЫН

(Ырлар топтому)

*Чул-келип жана биз*

Бөлүп салгам үйлондуруп баламы,  
башка, демек, бизден казан-табагы.  
Биздикине жетип келип калышат  
узубөстөн үч-төрт күндүн аягы.

– Сагынат го апасын же тени? – деп,  
сөздирбестен байкоо салдыым көп ифем.  
Жок, антишпейт экен,  
эт, май, ун, туз, чай,  
эмне болсо тенчин салып кетишет.

Этерегин, шытыргысын калтыргбай,  
үйдү да биз алпергенбиз ал тургай.  
Бергиси эле келип турагат апасы.  
– Алсак эле! – дешет алаф калтыргбай.

Жаңы тирилик...  
...Жүрөк, боордон жафалган  
жаныңды да аябассың балаңдан.



Экинчи үйдү ойлоп, эми эмне алсак  
эки эсе көп алчу болдук базардан.

Өздөрү иштеп түрүп уулун, кызың да,  
ата-энесин бел тутуши кызык да...  
...Бар болгула алып-кетип турғанга,  
бар бололу биз да берип түрушка.

## *Таяк*

– Жыл бою не келбедим? – дөп кадалып,  
карайм көздөн жаш, жүрөктөн кан ағып.  
Былтыр эле өзү басчы шартылдан,  
калган экен апам таяк таянып.

Көзү нүрсуз, карай беричу жолупа,  
бели ийилип чөгө түшкөн бою да.  
Басса, тұрса таяк өбөк, жөлөгү  
минтерлиги келбептири әч оюма.

...Мени төрөп, жууп, чоңойткон адамга  
жарым кулач келген ушул таякча  
өбөк, жөлөк болалбайлы?! – дөп сыйдал  
өзүндү өзүт тұрам сөгүт, аяп да.

## *Жарапканға жалбарал*

Апам жүрсүн оору билбей ар дайып,  
аман болсун үкөм, карындаштарым.  
Жарапканыл! Берсөң салам, дөн соолук  
жасап алам өзүт эле калганын.

Жалғыздыкты – жана, түнгә батырған  
жолотпогун, алыс туткун башылдан.  
Бөлө көрбө, ажыратпа әртелеп  
баражтайдан өзүң кошкон жарымдан.

Эсен болуп, ырқ кантасын журт ичин,  
әлдикіндей болсун менин турмушум.

Уул, кызылды алба менден озунуп,  
балдарымдан Куран, турнак буйругун.

Көп жаш бергін,  
жүрүп эле жүгүфтүп,  
капысынан алып кеткін тұдұфтүп.  
Өлсөм дагы дос, тууганды сыйдатып,  
өлгүп келет кастарымды сүйүнтүп.

## Тағдыр кайыбы

Алды карман булбулду салып кылтак.  
Айтты булбул дыйканга: – Алчы тыңшаш.  
Мен сайрачу тал түбү – толгон алтын,  
бағып казсан, табасың, байыйсың бат!..

...Келди дагы албырып жүзү алтындан,  
– Тал түбүндө сен сайрап, уяң турған  
казынаны билипсің,  
а шактагы  
кылтакты не көрбөдүң? – сұрайт дыйкан.

– Тағдыр деген сөз уккан жан чыгарсың –  
деди булбул. – Көрөт ким алдын, артын?  
Тағдыр кайып деп көёт, капасыңды  
пешенемде бар болсо жай кылағмын.

Оозуң балга тиерде уу жуткурат,  
кутулганы бағ андан кайсы жандын!?  
Көркүүлөргө көз арткан жандар арбын,  
күнүлошу көп туулат жакиылағдын.

Этин жебейт,  
жарабайт сайраганга,  
кылтак, тузак тартылбайт карға, таанга.  
Капкан койбайт бакага, күрт, жыланга,  
ор казылбайт арстандан башкалағра.  
Оқтон,  
оттон,  
жер-суудан,  
көктөн,  
колдон  
ажал айтат ағ кимге Алла Таала.



Ыйлагандар жокпу хан болуп туруп?  
Иттик кылган жокпу өзү томунсуңуп?  
Өткөрөт го өмүрдү зафдан, шордо  
бир жаманга жакишины кошуп туруп.

Башчы кылат чобурду күгүктөрғө,  
бечафаны палванга жолуктуруп.  
Өлөсүңбү?  
Айтчы, ыя?  
Көнөсүң да..!  
Жашайт баафы тагдырга тоюн сунуп.

## Элчүү жашка толгонумда

26 жыл болуптур – жубайымсын,  
баафын бир көрдүк түйишүк, кубанычтын.  
Үшүткөн чилде,  
каафлуу аптап болгон  
үйдөгү оомал аба ырайымсын.

Жок болөк үйүп,  
жарыл,  
баараф жерим,  
жок болөк таянычым, саянкерим.  
Адаисам, жазсам жеме-жука кылган  
апам да, эжел өзүң анан тенин.

Толсо да үйүп каухар, жакуттарға,  
айланам сенсиз кедей, карып жанга.  
Ылайым, дагы элүү жыл тилде, башкар,  
мен дагы бар болоюн аны укканга.

## Жүгөрчүлөр

Ойкуштанат астындагы чыбык ат.  
От боюнда кафман турған чөлөгин,  
апам айтты: – Дүпбүл кайрып келчи бат,  
чокко кактап, бир бышырып берейин!..



...Жүгөрүлөр.

Барсам үчтөн, экиден  
бек кучактап түрүшүптур «балдарын».  
Чоңун тандап кайрымында эти мен,  
очутуп бир сезим,  
кайрый албадым.

Жүгөрүлөр... «Балдарын» боор, боюнан  
жулуп, сууруп алыши кыйнап кончылду,  
Жети уул-кызын жулуп кеткен колунан  
апама окишоп калышчудай көрүндү.

Кызыл чачтуу дүмбүлдөр кыз өңдөндү,  
эркек сымал сезилди ак чач дүмбүлдөр.  
Эстей калып ичил дагын орттөндү,  
жети бир боорум,  
алафды не жуттунч, жер?!

...Апам билчү – жакши көрүп, көнгөм жеп,  
бышырылган дүмбүлдү отко какталып.

– Жебейм! – дөдим күр келип.

Ал көргөн жок  
жаткандыгын журөгүпдөн кан тамын...

## Бешилик

Уултуду үйгө жалгыз таштап,  
малды айдал  
кеттим эле дарбазаны бекитип.  
Келсем кончут турат жолдо жайданңап,  
колундагы болсо биздин бешилик.

Айтты: – Сен мал айдал кеткен экенсин.  
Алдын сурап уулундан бул айрыңы.  
Чапкан чөптү жыйын койсом дегенмин,  
– Не бердин? – деп уруушпа аны, жакшибы?..

...Барад балам быйыл алгач тектепке.  
Кебин угуп түрүп азыр кончуумун:  
– Ким бирөөгө уулут карыз бергенге  
жарап калган турбайбы! – деп толкудум.



## *Апам*

*Бөлөк журтка түшкөн карындашиымды  
– Көрүп келем! – деп кетти эле, кабарсыз.  
Бир башкача сүздүк каптап айылды,  
беш кылымдай болду  
беш күн апамсыз.*

*Көйнөк, шытым эскирсе да ыргыттай,  
курак кылып, төшөк жасап отуручу.  
Күндө келип ичишиү эле ыстык чай,  
кемтифлер да үйгө кирбей коюшту.*

*Жыты турат жаздықтарда, төшөктө,  
жүрөт очок,  
тандырында ал тургай.  
Күйөө бала кантсе дагы бөтөн го,  
– Качан кетем! – деп жүрөбү жактырбай..?*

*Балдарымды жомок айтып уктатчу,  
жабып турчу калса кокус ачынып.  
Кетирибестен,*  
*улам-улам сыйлайбы,  
карындашим да калса керек сагынып.*

*– Энем кайды? – дешин сурап жүдөттү,  
эсимди эки кылып неберелери.  
Аларга аитчу жомогум да түгөндү,  
али апамдын күтөн качан келефи.*

## *Кишиңа*

*Короо-жайда,  
жолдо,  
тамдын артында,  
аткананын үстүндө да калтырбай,  
тизе бою кафды күрөп бүткөн соң  
турду жигит боюн жөлөп тандырга.*



Кончу киши калды арыдан занқылдан:  
– Эй! Жөлөнүп турға бербей тандырға,  
күн жылыса ээрип,  
тамчы тамбайбы,  
куфөп салсан болмок үстүн тандын да!..

Күлүмсүрөп жооп кайтарды улан жай:  
– Күрөмөктүн,  
бирок даабай турал да.  
Үй ичинде атам намаз окууда.  
Мен атамдын төбөсүнө чыгалбайм!..

## *Карияныңына көпкөк келгенде*

...Кырктарадагы жан – мейман  
Жаш токолу,  
кыйытса да аксакал канча жолу,  
чыгып кетпей чай сунуп кылыштанып  
карай берди уурданып кайта ошону.


Мурда жары жүрчү көп жадырабай,  
мынча бүгүн.?!

Назданат аны карай.  
Чал көзү откөн кемпирин эстей берди,  
чынысында ичилбей калды да чай.

Мейман – улук!  
– Кем! – деш жок, бул дагын чын.  
Баба салтын сыйлабай турғаның ким?  
Кантет эти аксакал?!

Тек ичинде  
кызыл ити кыңышылаит кызганычтын.

Чай куярда жаси жубай чалына эми,  
чылчый сүйлөп карыя,  
жанып бети:  
– Мага күйба!  
Күрсакка баткан менен  
баттай турат жүрөккө чайың! – деди.



*Проза*



**Талип  
ИБРАИМОВ**

## **ГНЕЗДО КУКУШКИ**

(Повесть)

И в этот день я по-привычке поднялась намного раньше солнца. Бесшумно прошмыгнула из комнаты, проскользила по прихожей и, осторожно распахнув дверь, застыла на крыльце, оглушенная звуками жизни. То быстро-быстро, взахлеб, то замирая, лишь изредка неожиданно и целомудренно касаясь друг друга, то опять, торопя прикосновения, суматошно, изо всех сил жаждая оторваться от стебельков, ветвей, трепетали листья на деревьях, чуть слышно, затаивая дыханье, шелестела трава, и, ликуя, во все горло, сладко и самозабвенно чиркали воробы.

Господи, может быть, я для этого и живу, чтобы просыпаться по утрам и вырываться из тесноты комнат под необъятность неба, и

**ИБРАИМОВ Талип** – родился 27 декабря 1940 года в селе Сары-Булак Калининского района в семье сельского учителя.

1963–1968 годы закончил филологический факультет КГУ. Работал учителем в вечерней школе г. Кара-Балта, младшим научным сотрудником в НАН в институте философии и права, 1973–1975 годы учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров, г. Москва. 1975–2007 годы работал редактором, главным редактором на киностудии «Кыргызфильм».

С 2006 года работает старшим преподавателем в КТУ «Манас».

Кинодраматург, писатель, критик, кинорежиссер.

Сценарии становились лауреатами сценарных конкурсов в Казахстане, России. Статьи печатались как в Кыргызстане, так и в Москве, в Париже. В 2007 году стал победителем «Русской премии» г. Москва для русскоязычных писателей всего мира, исключая Россию. Книги издавались в Москве, Киеве, Алма-Ате.

застывать на крыльце с мгновенной радостью, яркой, как солнечный свет. Только мгновенье. А потом – разнообразие звуков, чаща звуков, заколдованное движение солнца и спокойное угасание дня. А потом – моя серая, безрадостная жизнь до следующего утра. Я, подражая воробьям, зачирикала, поводя напряженно вытянутой шеей. Конечно, мое безголосое сердце и горло, созданное только для пропуска пищи, не исторгли ни звука, но так сладостно было вообразить, что и я вплетаю свой голос в многозвучье рассвета. Впрочем, я не стала доводить себя до экстаза, чтобы не выглядеть смешной, если вдруг кто заметит мои бессильные потуги. Я просто рассмеялась – так мне было хорошо.

Я открыла загон, и истомившиеся за ночь овцы высыпали во двор. Я погнала их к подножию гор, где обычно пастух прогонял стадо на пастбище.

\* \* \*

На небольшом холмике сидели два старика, рядом паслись овцы. Тоже поджидали стадо. Как всегда они уставились на меня. Я кивнула, здороваясь, отошла в сторону, опустив взгляд, обреченно ожидая весь их последующий разговор.

– Здравствуй, родная! – ответил один старик.  
– Здравствуй, касатка! – ответил другой.  
– Какой ты игривый!  
– Кому, как не ей, нужно ласковое слово...  
– Нам всем нужно ласковое слово.  
– Ей особенно, – вздохнул второй старик.  
– Почему? – прищурился первый старик.  
– Она же обижена богом – немая... Правда, она слышит, но все равно горе большое...  
– А какой прок, что мы умеем болтать?  
– Странный ты...  
– Все беды людей от длинных языков, – усмехнулся первый старик. – Так что, если подумать хорошенько, она – счастливый человек.  
– Тебе бы такое счастье.

Первый старик закашлялся, поперхнувшись словом. Потом они посидели молча, уйдя в горестные раздумья о бедствиях, приносимых длинными языками.

– Я знаю почему ты с ней ласковый, – хитро прищурился первый старик. Видимо, жажда реванша не давала покоя его нестареющему самолюбию.



– Брось!

– Знаю. Знам, почему ты вздыхаешь, – многозначительно протянул первый старик.

– Почему? – простодушно спросил второй старик.

– Ты ее соблазнить хочешь! – победоносно воскликнул первый старик.

– Ок!.. Пес бесстыжий! .. Как ты можешь?.. – всердцах второй старик вскочил и отошел в сторону, презрительно сплевывая.

Уже подкатывалось стадо и раздавался крик пастуха, щелканье кнута. Я загнала своих овец в стадо и поспешила домой. За мной поодаль друг от друга поплелись старики.

\* \* \*

Когда я подошла к дому, Касым, мой старший брат, косил клевер. Он мельком улыбнулся мне, а я ему. Пройдя под навес, наломала сухостоя и, подложив растопки, чиркнула спичкой. Вспыхнул огонь.

Мне нравится смотреть на разгорающееся пламя. Поначалу забуйствовавшая растопка, растратив силы, вроде бы гаснет, но вот занимаются одна-две тоненькие веточки, а вокруг них чадит густой дым, заполняет печной проем, и - раз! - весело, неудержимо, потрескивая, играя оттенками желто-красных цветов, побежало пламя, живое всепобеждающее пламя. Мне весь этот процесс всегда что-то напоминает, а что – не пойму.

Вдруг закуковала кукушка. Раз, два, три... Бесконечно.

Нежно и печально-отрешенно, будто с высот недосягаемой мудрости напоминая радостно наступающему утру о какой-то грустной истине, которую оно не может взять во внимание в расчете на лучезарный день. Я закуковала, сперва робко, стыдливо, не отъединяя себя от своей нелепой человеческой фактуры, постепенно, загораясь, самозабвенно, всей душой стремясь взлететь, превратиться в ловкую, красиво и ладно скроенную птицу средь зеленых ветвей, для которой счастье выразить себя так же естественно, как и дыханье.

Наверное, со стороны я выглядела сумасшедшей: сидит себе баба лет под сорок и, подрагивая на согнутых ногах, далеко назад вскидывая голову, открывает, закрывает рот, да еще машет руками, как крыльями птицы. И при всем этом не издает ни звука!...

Но что поделаешь, надо же и мне иметь свой заскок. Кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулась. На меня, улыбаясь, смотрела Ракия, жена брата. В руках у нее были ведра.

– Воды натаскай в казан! – сказала она.

Я вопросительно кивнула: зачем, мол?

– Голову вымой. Потом переоденься. Будут гости...

Я пожала плечами: а я, мол, при чем?

– Гости придут к тебе, – многозначительно сказала Ракия.

Я засмеялась, воспринимая ее розыгрыш. Но Ракия смотрела на меня грустно, грустно и вроде бы не собиралась шутить.

– Какие гости? – спросила я глазами.

– Увидишь, – вздохнула она.

\* \* \*

Я сидела в своей комнате, принаряженная, и смотрела во двор. Под яблоней нетерпеливо перебирала ногами кобыла, которую привели гости. У печки возле дымящегося казана сутились соседки, смеялись, перебрасывались шутками, и это праздничное оживление тяготило меня. Мне было бы легче самой крутиться у казана или бы пойти полоть картошку в огороде, чем сидеть одной и мучиться догадками относительно цели приезда гостей. Но Ракия запретила мне выходить во двор. Сиди, – сказала, она, – там сегодня обойдется без тебя.

В проеме дверей появилась Ракия.

– Идем! – сказала она.

Мы прошли в гостиную, где сидели гости.

– Садись! – сказала Ракия и села рядом со мной.

На почетном месте перед достарханом с бутылками водки и закуской сидели старик, старуха и мужик лет пятидесяти.

Они внимательно смотрели на меня. Все молчали. Касым сидел, отворачивая от меня лицо, и похоже было, что так он делал намеренно. Молчание затягивалось, пространство комнаты обволакивала неловкость.

– Значит, дело вот в чем, – откашлявшись, начал Касым. – Это моя сестренка. Бог ей дал все: и голову, и руки, но, – он горько вздохнул, – отнял язык. Напугала ее в детстве собака, вот такусенькая она была... И с тех пор моя любимая сестренка... Эх! .. К каким только врачам и знахарям не обращались, да... – брат безнадежно махнул рукой.

– Ты уже сотый раз об этом рассказываешь! – сказала Ракия. – Говори о деле!..

Старик и старуха закивали, а мужик впился в меня испытующим взглядом.

– Бермет! – сказал Касым.

Я глянула на него, и он трусливо отвел взгляд.

– Не могу! – сказал он и кивнул Ракии. – Скажи ты!.. Ты ведь для нее как родная мать...

– Бермет! – сказала Ракия, и я глянула на нее. Она замолчала, трудно подбирая слова, потом вдруг разозлилась. – Да скажи же ты! Ведь люди



скажут, что сплавить хотела Ракия золовку, а видит Бог – я ей хочу только хорошего!..

– И то верно, – тихо сказала старуха. – Сам скажи!

– Она все слышит, – повернулся к гостям Касым. – Она, как птица.

– Касым! – перебила его Ракия.

– Бермет! Тебя сватают, – наконец, решился мой бедный брат.

Я в упор глянула на старика, этого старого сладострастника. Всю жизнь за меня сватаются обезумевшие старики! Господи, как они мне надоели! .. Неужели я не заслуживаю лучшей доли?

Вероятно, мой взгляд не обещал ничего хорошего, потому что стариk заерзal и даже сделал движение, будто хотел заслониться от меня рукой.

– Не он жених, а я! – сказал мужик.

Я перевела взгляд на него. Мгновенье мы глядели друг на друга, потом мужик вдруг мигнул и, хлопнув себя по груди, выпятил большой палец. От неожиданности я прыснула.

Вслед за мной засмеялись остальные.

– Вот дурной! – старуха легонько шлепнула мужика по спине. – Как маленький!..

Качая головой, она опять засмеялась.

– Ты что, думаешь, она ничего не понимает?! – оскорбился Касым. – Она все понимает! ..

– А я разве что говорю?.. – сказал виновато мужик.

– Тогда почему ты с ней сразу вот так, а? – Касым, растопырив пальцы, пошевелил ими.

– Да я растерялся... Не знал, как по-ихнему сказать, – оправдывался мужик.

– Может, ты решил посмеяться над ней? – не отступал Касым.

– Простите меня, дурака, – потупился мужик.

– А раз дурак, то почему...

– Касым! – шлепнула по руке брата Ракия.

– Давайте выпьем за невесту! – заторопилась старуха, поднимая бокал.

Все подняли бокалы и торопливо выпили. Мужик, не отпив ни глотка, поставил бокал на достархан.

– А ты почему не пьешь? – спросил Касым. – Или невеста не нравится?

– Очень нравится, – с достоинством ответил мужик.

Я с благодарностью глянула на него и, встретившись с его взглядом, смущилась.

– Тогда выпей до конца! – приказал Касым.

– Уважаемый кайнага<sup>1</sup>, Вы телевизор смотрите? – спросил мужик.

– Ну и что?

---

<sup>1</sup> Кайнага – брат жены.

– А то, что если пьешь, будут дети – идиоты. Или вы хотите, чтобы ваши племянники были идиотами?

– Не хочу!..

– Правильно!.. Я тоже так думаю. Я, уважаемый кайнага, раньше баловался, можно сказать, здорово баловался этой водочкой... Но как надумал жениться, так ни капельки!.. Уже полгода. Я хочу, – мужик глянул на меня. – Чтобы у нас были здоровые и умные дети...

Я сидела, как оглушенная. Дети... Моя несбыточная мечта. Я вся трепетала.

– Я тебе пока еще не кайнага, – артачился Касым. – Ты что, думаешь, купил меня этой кобылой, сраной кобылой?!

Касым показал во двор, где стояла кобыла.

– Касым! – вскрикнул Ракия, повернулась к гостям. – Вы уж извините, дорогие сваты!.. Человек человеком, а как выпьет – никакой управы!.. Болтает, что на язык взбредет...

– Ничего, – сказал старик. – Мы все такие.

– Мне не нужно адвоката! – Касым повернулся к жениху: – Скажи, как тебя там...

– Асан, – кротко подсказал мужик.

– Скажи, Асан, с чего это ты надумал жениться на немой?

– Всю жизнь мечтал о бессловесной жене.

– Но она совсем не говорит!

– Тем лучше.

– Врешь! – Касым стукнул кулаком по достархану. – Сказал бы прямо, что тебе нужна бесплатная рабочая сила! ..

– О господи, что мне делать с тобой?! – воскликнула Ракия.

Я сидела ни жива, ни мертва,

– Замолчи! – прикрикнул на жену Касым, потом повернулся к Асану, который изменился в лице. – Или я сказал неправду?

– Да, – твердо сказал Асан.

– Почему?

– Мне не привыкать пахать за пятерых. С самого детства. Мне нужна жена, а не рабыня.

Касым думал, опустив голову и недоверчиво хмыкая.

– Он – заслуженный шахтер. Орденов куча, – подал голос старик. – Вышел на пенсию, у них это рано оформляют, так такой дом в аиле отгрождал, что... Хозяйство всем на зависть...

– Я это уже слышал, – сказал Касым. – Ты извини, но мне мать, умирая, завещала заботиться о моей несчастной сестренке... Пока она под рукой, никто ее пальцем не тронет!.. Но она выходит замуж, и я хочу знать, что за человек ее берет, почему он решил жениться на ней?.. Могу я это знать?

– Да, – сказал после долгого молчания Асан. – Я расскажу...



– Еще раз извини, – сказал Касым. – Сам понимаешь, я этих вопросов не задавал бы, если бы она...

– Понимаю, – перебил Асан.

Касым виновато покосился на меня.

– Это было лет десять-пятнадцать тому назад, – начал Асан, – я был в отпуске и как-то проезжал через ваш айл, родственники в Таш-Мойноке живут. И увидел молодуху необыкновенной красоты. Она несла ведра с водой и остановилась, пропуская меня. Я попридержал лошадь, ну, чтобы наглядеться, она смущлась и страшно покраснела и опустила взгляд, а у меня сердце сжалось, – он откашлялся, помолчал, словно решаясь, продолжать дальше или не стоит, потом резко вскинул голову. – Да, да у меня сердце сжалось, и я подумал – боже мой, какой счастливец живет с этой женщиной, какой счастливец!.. Ужасно я позавидовал этому мужику, ужасно... Потом я узнал, что она – немая и никогда не была замужем. Я чуть не заплакал от жалости, и в мое сердце вонзилась заноза. Почему, я подумал, почему тысячи женщин, нет, не женщин, а собак, злых и ничтожных, имеют верноподданных мужей, а она – нет?.. И вот с тех пор нет-нет да и засвербит в сердце, вспомнится эта молодуха, ясная как утро, да и заелозит эта заноза в груди.

Он еще что-то говорил, а я, прижав руки к груди, чтобы сердце не выскочило, выбежала из комнаты. Устремилась было во двор, но оттуда раздавались разухабистые женские голоса, и я повернула в свою комнату. Бросилась на диван. Я была сама не своя. Сердце билось как мотор, оно было везде. На коленях, на кончиках пальцев, намертво вцепившихся в спинку дивана, и даже диван, казалось, подрагивал в такт напористым ударам. Я прикладывала руки к лицу, чтобы остудить его, но и пальцы были горячи и только обжигали.

Потом я подошла к зеркалу и долго, долго изучала свое стареющее лицо. Морщины, печаль загнанного животного в глазах. Ах! У этого мужика, наверное, доброе сердце, и он большой чудак. На дурака вроде не похож, скорее – чудак. Да кто и когда без тени сомнения скажет, что я – женщина необыкновенной красоты? .. Ха-ха-ха! Меня тронули за плечо.

– Идем! – сказала Ракия. – Убежала как девочка...

Я яростно, смущаясь до слез, замотала головой.

– Идем!.. Они ждут твоего слова. Пойдешь за него или не пойдешь. В любом случае я люблю тебя!

Ракия поцеловала меня.

\* \* \*

Мы ехали на двухколесной арбе по дороге невдалеке от берега озера. Я лежала на пахучем сене рядом с узлами, чемоданами, которые мне собрала моя бесконечно добрая, любимая Ракия, и как зачарованная смот-

рела на нежно голубое пространство озера. Я никогда не представляла, что в мире может быть такая красота, и не думала, что так много воды может собраться вместе, и что ее, словно в чашу, можно налить в бесконечный горный окоем.

Асан, опустив поводья, глядел вперед и пел вполголоса:

– Айлап-жылдап, жалғыз сен деп түгөндүм,  
Жүрөгүндүн бардыгына күмөнмүн.  
Колду шилтеп кетип калбас себебим –  
Боосу сенде мен катынган жүгөндүн...  
(Душа моя, истомившись, умирает без тебя,  
Неустанно, днем и ночью, ищу тебя везде.  
Ты, как солнца луч, как на небе звезда,  
Но не могу уйти, махнув рукой – поводья в твоей руке...)

Последние слова Асан пропел, повернувшись ко мне. Я улыбнулась. Господи, за что мне такое счастье? Даже в самых безумных мечтах я не могла представить себе, что буду ехать берегом дивного озера под светом вечернего солнца рядом с мужем, моим мужем, который будет петь песню любви вот так, как сейчас, ласково заглядывая мне в глаза.

– Красиво? – спросил Асан.

Я кивнула, потом, недовольная скupостью своего восторга, широко раскинула руки, будто обнимая бесконечное пространство.

– А мой дом... наш дом у самого озера.

Я радостно вскинула брови.

– Ага, у самого озера! – воскликнул он, радуясь моей радости. – Сразу за огородом – волны – бу-ух! Бултых – поплыл как рыба!.. Представляешь?! ..

Я кивнула, расплываясь в мечтательной улыбке. Асан повернулся на узкую проселочную дорогу.

– В мой айл заедем ночью, – сказал он. – Не люблю зевак... А сейчас поехали – посмотришь на озеро, пощупаешь. Ладно?

Я кивнула, сияя.

\* \* \*

Мы сидели на песке, у наших ног плескались волны. Они были как живые. У меня было такое ощущение, будто кто-то большой и сильный взял меня на руки, поднял высоко-высоко и бережно опустил в сказку.

– Жена у меня образованная была. Инженер, – рассказывал Асан, – Правда, поначалу не очень кичилась, все-таки я разов в пять-шесть больше ее зарабатывал, а потом выдвинули ее на руководящую работу и пошло-поехало!.. Откуда только все взялось? Да и выдвинули ее, я думаю,



больше за смазливенькую морду, чем за дело... Изменяла мне напропалую!.. Конечно, я ее не ловил, да и как поймаешь?.. Но ведь видно. Врагу не пожелаю такой жизни!.. Начальство друг к другу ее как собственную жену ревновало!.. Не дай Бог привалит какое-нибудь начальство из столицы, так ее в первую очередь среди сопровождающих высоких лиц, твою мать!.. А я все притворялся дурачком, куда денешься – трое сыновков, один к одному, не брошу же я их?.. Ее – то я смогу бросить, а их как?! Не скажу же я им, что их мать – блядь! Пробовал я, как тебе сказать, усовестить, что ли, так она такой хай подымала, что я не рад был – оказывается, я кругом виноват... Вот так и прожил я всю жизнь, чувствуя себя распоследним человеком, хотя, конечно, при людях почет, уважение, а как же – заслуженный шахтер!.. Но ведь важно, как сам себя воспринимаешь, а не как тебя другие воспринимают. Верно ведь, а?.. Одно утешение было – подрастают сыновья, красивые, умные...

Асан замолчал. Было видно, как трудно ходил кадык на худой шее. Я, сострадая, глядела на него. Милый ты мой, думала я, какие ты муки вынес, ты, самый добрый, самый хороший. Я готова умереть за тебя, за твое большое сердце – ведь до сей поры никто, никто не только не женился на мне, но и не удостоил вот такого человеческого разговора... Милый ты мой!.. Асан вздохнул.

– Выросли сыновья. Презирая меня, как и мать. Она для них – свет в окошке, а я – говно! Вышел я на пенсию и задумался. Господи, думаю, вот и прожил я всю жизнь и прожил ее как дворняжка, как бездомная дворняжка в собственном доме! .. За что, за что я такой лютой казнью сам себя казню?!

Асан тяжело вздохнул и закончил. – Вот уже три года как от них ни слуху, ни духу, они от меня отказались, а я – от них...

Он глянул на меня и вздрогнул.

– Бермет, что с тобой?!

Я замычала-заплакала и закрыла лицо руками. Не знаю, что на меня нашло, обыкновенно, я слежу за собой и стараюсь не мычать, зная, как это неприятно для уха.

– Ах ты, Воробышек! – он погладил меня по голове, усмехнулся. – Первый раз в жизни пожалели!.. А то все требовали... Ну, прости меня, я больше не буду... Я это нарочно, чтобы ты, значит, пожалела меня... Видишь, какой я хитрый?!

Я улыбнулась сквозь слезы.

– Я очень хитрый! – обрадовался он и вскочил. Гримасничая, заплясал какой-то немыслимый танец, видимо, воображая, что развлекает меня.

– Ох какой я хитрый, такой хитрый, что сам себя когда-нибудь перехитрю!..

Я смотрела на нелепого мужика, на огненно-красный в полнеба закат, на волны с белыми рассыпчатыми гребешками и мне было так спокойно и радостно, как никогда в жизни. Запыхавшись, Асан сел.

– Поехали? – спросил он.

Я кивнула.

– Какая ты хорошая! – сказал он.

Я потупила глаза.

– Ты как трава, – сказал он. – Такая же без претензий и такая же бескорыстная... Я не буду тебя обижать, вот увидишь...

Я слушала его, прикрыв глаза и вдруг поняла, на что похоже разгорающееся пламя в печке. Поначалу занимаются робким огнем одна-две веточки, потом третья, и вот – уже неудержанно полыхает огонь! Это неудержанное пламя похоже на Мое сердце.

Я вся полыхала.

Я осторожно погладила его руку.

\* \* \*

Я лежала на широкой двухспальной кровати и напряженно прислушивалась к ночным звукам. Стояла плотная тишина, лишь изредка где-то залает собака, да рядом, во дворе, истерично проблеет ягненок.

Хлопнула дверь и послышались приближающиеся шаги. Я выключила ночник и, накрывшись с головой, притаилась под одеялом.

– Бермет! –шепотом позвал Асан.

Я молчала и не шевелилась. Замерла, затаив дыхание. Осторожно ступая, Асан бесшумно подошел к кровати. Сел.

– Бермет! – еще раз прошептал он.

Я боялась дышать. Он, откинув одеяло, лег, и я почувствовала прикосновение остро холодных ног к своим ногам. Я вздрогнула, но не шевелилась, даже не шелохнулась. Он полежал рядом, почти не прикасаясь ко мне, потом откинул одеяло с моей головы:

– Задохнешься!

Я отвернулась от него. Он погладил мое плечо, грудь.

Электрический разряд пронзил мое тело, но я выдержала, чтобы не застонать от головокружительной жажды чего-то неимоверно сладкого. Дрожа, я подняла на него умоляющий взгляд.

– Не бойся! – сказал он ласково. – Я ведь твой муж, понимаешь – законный муж?

Я закрыла глаза. Он поцеловал меня. Я почувствовала, что теряю сознание. А он – сладкий изверг – все продолжал гладить и целовать.



– Не бойся!.. Это – не страшно... Понимаешь, это нужно, ну, скажем, как съесть яблоко, сочное яблоко, через это проходят все, абсолютно все, от вождей до последнего бродяги... Это даже хорошо. Это – сладко, самое сладкое в мире!.. Понимаешь? – жарко шептал он. Я замотала головой, стесняясь до смертной истомы.

– Без этого не будет ребенка. Понимаешь?.. А я хочу дочь! Красивую и умную дочь, не то что эти ублюдки. Понимаешь? Расслабься!.. Вот так!... Молодец! .. Умница! ..

Я почувствовала боль, мгновенную, как укус осенней мухи, и что-то большое и горячее – так, наверное, входит солнечный столб, вернее, пробивается, через дырку на крыше в затхлую темень сарая – вошло в меня, заполнив, как показалось в первое мгновенье, всю меня до горла. Даже дышать стало трудно. Задыхаясь, я открыла широко глаза и увидела искаженное мукой лицо Асана, которое двигалось туда-сюда, глаза его блестели как две черные звезды, а дышал он как при беге в гору.

– Закрой глаза! – прошипел он. – Не могу я смотреть в эти ангельские глаза!.. Закрой!.. Все так делают, когда занимаются этим...

Я закрыла глаза и увидела, как побежали, перегоняя друг друга, мальчики, то смеющиеся, то плачущие, то топающие на неверных ножках под ослепительным солнечным светом на зеленой траве.

Я уже притерпелась к тому, что что-то твердое и горячее входит, заполняя меня до упора, то едва ли не выходит, и вдруг поймала себя на том, что, когда оно выходит, то я очень не хочу, чтобы оно выскочило из меня совсем, и поэтому стремительно поддаюсь вперед, чтобы поскорее встретить его, заполниться им, и с каждым разом жаднее тороплюсь на эту встречу, потому что она приносила неиспытанные прежде блаженные ощущения.

– Молодец! – жарко прошептал он.

Вдохновленная похвалой, я забилась на пределе сил, но вот как взрывы бомбы – я едва не потеряла сознание – обжигающие искры брызнули во все стороны, пронзили каждую клеточку тела, заставили содрогнуться мою бедную плоть. Я замычала, разбрзгивая слону. Ладони, лицо, все мое легчайшее тело стали горячими, как в жаркий полдень под прямыми лучами солнца.

– Умница! – прошептал Асан, целуя меня в лицо.

Я лежала, закрыв глаза. Проходила оторопь после этого сладчайшего взрыва, и мне было стыдно.

– Я уверен: у нас будет дочка, – шептал Асан.

Я закрыла лицо руками. Засыпая, я видела весенний луг, залитый солнцем, видела маленькую девочку, которая, радостно хохоча, бежала ко мне:

– Мам-ма!..

\* \* \*

Когда я проснулась, вся комната дымилась, насквозь пронизанная солнечными лучами, которые теснясь и напирая, жадно врывались в окна. Удивилась, что проспала солнце. Никогда в жизни я не спала так крепко. Я вскочила, легкая, стремительная, как в далекой юности, и даже сама этому не удивилась, будто и не было долгих лет безрадостного вставания по утрам. Подошла к зеркалу и стала внимательно изучать женщину, которая так же внимательно рассматривала меня. Это была не я, а какая-то другая, счастливая, красивая женщина! Пускай года оставили отметины на ее лице, но все равно это была красивая женщина... Я показала язык этой женщине, а она – мне. Я засмеялась, и она засмеялась...

\* \* \*

Я стояла у зеркала, а за окном Асан, вооружившись метлой, подметал двор. Я быстро оделась, чтобы выйти ему на помощь, но меня остановил вымученно игривый женский голос:

– Поздравляю с женой ненаглядной!

– Спасибо, – отозвался Асан.

Я выглянула в окно и увидела молодую полную женщину, которая, подбоченившись, с издевательской улыбкой смотрела на Асана, а тот, не обращая внимания на нее, продолжал подметать. Я притаилась.

– Жалеешь молодую жену?!

– Как же ее не жалеть. Она – единственная...

Молодуха хмыкнула, постояла, озадаченная, потом все таки нашлась:

– Говорят, она у тебя – немая?

– Верно говорят, – невозмутимо ответил Асан. И эта невозмутимость, видимо, вывела из себя молодуху.

– Дурак! – закричала она. – Сколько в аиле молодых, нормальных вдов, которые с руками-ногами, вприпрыжку побежали бы за тебя, а он поехал за тридевять земель и припер немую!.. Или тебе было плохо со мной?..

– Тише! – зашипел Асан. – У тебя муж, дети...

– Ну и что?

– Ну и живи.

– Эх ты!

– Я же тоже хочу пожить по-человечески. Не всю же жизнь шастать по чужим бабам... Года-то мои клонятся к закату...



– Я знаю, почему ты женился на немой! – победоносно воскликнула молодуха. – Знаю!

– Это мое дело.

– Ты! – со сладострастным злорадством выпалила молодуха. – Ты назло своей культурной жене женился! Ты отомстить ей хотел!

– Заткнись! – вскрикнул Асан, темнея лицом. – Слушай, дорогая, катались подобру-поздорову!..

– Ох-ох! Как мы напугались!

Молодуха, однако, пошла со двора, вполголоса приговаривая:

– Пес неблагодарный, пес, пес!..

– Постой! – окликнул ее Асан.

– Чего тебе?

– Ты уж прости меня, – Асан смотрел на нее исподлобья, и что-то униженное было в его позе.

– Бог простит.

– Знаешь, ты при моей жене не очень...

– Загадками говоришь?

– Она слышит, так что не распускай язык!

– Как это прекрасно, что она слышит!.. Значит, она будет иметь счастье слышать твой пушечный пук?.. Ха-ха-ха!

– Дура!

Асан принялся остервенело водить метлой.

Мы сидели под яблоней и завтракали. Асан то и дело поглядывал на меня, видимо, не мог пока приспособиться к моему вечному молчанию.

– Нравится тебе здесь? – наконец, спросил он.

Я кивнула. Сперва просто так, потом радостно – должна же я показать ему свой восторг, мой просто кивок он может принять за холодность. Мы, немые, не имеем права на оттенки, полутона, у нас, по разумению людей с языками, только крайности.

– Вон там озеро!

Я показала, что вижу. Он улыбнулся. Вот и весь наш разговор. Я страшно боялась разочаровать его. Но что мне делать?! Петь и плясать как дома. Но там были мои любимые Касым и Ракия, которые любили меня и жалели, относились как к ребенку. Они баловали меня, и я могла позволить себе всякие там детские ужимки. А он, он как воспримет? Я робко и виновато глядела на него – что делать раз я такая скучная...

– Приятного вам аппетита!

Во двор входила старуха, вчерашняя сватъя. Она несла кувшин.

– Садитесь джене<sup>1</sup>! – страшно обрадовался Асан.

---

<sup>1</sup> Джене – жена старшего родственника.

— Я вам молочка принесла, — пропела старушка и поставила кувшин на стол. Поцеловала меня в щеку. — Как жизнь, родная!?

Я решительно выпятила большой палец. Она расхохоталась. Асан расхохотался. Глядя на них, радостно, но сдержанно смеялась я. Не дай Бог увлечься — тогда мой хохот перейдет в гыгыканье.

— Дай Бог, чтобы всегда у вас было хорошо! — старуха помолчала, раздумывая, потом вздохнула и, сделав очень озабоченное лицо, продолжила. — Асан — мужик крепкий, чистый, все у него в руках поет и пляшет, да не послал ему Бог счастья. Сгубила его эта культурная змея... Роза.

— Джене! — предупреждая, сказал Асан.

— Я тебе уже сто лет как джене! .. Или я лгу? .. Или ты собираешься Бермет два дня прожить?.. Пусть знает все.

— Да рассказал я ей все.

— А-а, тогда другое дело... — старуха пожевала губами, видимо, припоминая что-то, потом, словно наскакивая — такая уж у нее была манера говорить — добавила. — А-а, вот что я хотела тебе сказать! ... Берегись вот этой соседки! ..

— Что ты плетешь, джене?!

— Я знаю, что я говорю.

— Что ты можешь знать?

— Да весь аил знает!.. Кроме ее мужа. А ты, бесстыдник старый, ее мужа спаиваешь, а сам... Тыфу! .. Глаза мои б тебя не видели! .. А еще говорит, что ты знаешь! .. Я все знаю! Не дура!

— Джене, перестань!

Асан, страдая, смотрел на старуху.

Мне стало жалко его. Я показала им жестами и мимикой, что видела соседку, что она не стоит Асана, и — была не была! — решив пошутить, закончила тем, что я, мол, в сто раз лучше этой соседки и что теперь Асан даже не глянет в сторону соседки. И улыбнулась, чтобы они не восприняли мою шутку всерьез. Они с напряженным интересом смотрели на мои старания.

— Что она сказала? — спросила старуха Асана. — Ты хоть понимаешь ее язык?

— А как же. Прекрасно понимаю.

— Что она сказала?

Я не отрывала взгляда от Асана, который, приняв важный вид, стал объяснять:

— Она сказала, что она лучше соседки и что ты зря ругаешь меня, потому что я — самый лучший человек во всей нашей области...

Я засмеялась, захлопала в ладони — почувствовала себя свободным и раскованным человеком, почувствовала себя балованным ребенком, как и рядом с моими любимыми Касымом и Ракией.



– Это верно, что ты самый лучший, – вздохнула старуха. – Совсем человек, хоть и не говорит. И откуда только она знает про область...

Она растроганно смотрела на меня, а Асан смеялся.

– Ассалам аллейкум! Поздравляю вас от всего сердца, Асан байке!

– Да полнится изобилием ваш дом с приходом джене!

С громкими приветствиями во двор вошли мужчины неопределенного возраста: один – худой и красивый, другой – толстый и некрасивый.

– Принесла вас нелегкая! – проворчала старуха. – Чего приперлись с утра пораньше?! .. Или вас бы поубавилось, если пришли бы вместе со всеми? ..

Мужчины уселись за стол, поставили бутылку водки.

– А потому и приперлись, Сайкал апа, что больше всех любим Асана байке! – сказал худой, подмигивая Асану.

– Мы с водкой пришли, а вы, наверное, с моралью? – добавил толстый и шустро разлил водку в пиалы.

– Я не пью, – хмуро сказал Асан.

– Мы сами выпьем. За вас и за вашу жену, женщину непревзойденной красоты! – сказал худой, сверля меня ястребиным взглядом.

– Выпивайте и убирайтесь!.. Не путайтесь под ногами, у нас – тьма забот, – сказала Сайкал апа, повернувшись ко мне. – Пошли со мной, принесем посуды. Народу будет много, вашей может не хватить...

– Джене, может, не надо тоя? – сказал Асан. – Все-таки, мы немолоды...

Я тоже показала знаками Сайкал апе: не нужно тоя.

– Надо, – непреклонно сказала Сайкал апа. – Без благословения людей, не будет вам добра в жизни. Ты не корову, а жену привел, – повернулась к ранним гостям. – А вы давайте закругляться!.. Когда мы вернемся, чтоб вашего духа не было!

\* \* \*

Через полчаса я с Сайкал-апой, нагруженные пиалами и тарелками, свернули к нашему двору, и услышали громкие, пьяные голоса:

– Ай да Асан байке! Ай да молодец! ... Ты не джигит, а суперджигит!..

– Нет, он – суперохотник на девственниц! ...

– Хряпнули за суперохотника на девственниц!..

Я свернула за угол дома и обомлела. На бельевой веревке между блонями висела окровавленная простыня, и, повернувшись лицами к простыне, худой и толстый пили из пиалок. Я, как неживая, опустила на землю посуду, не зная, что делать, готовая провалиться сквозь землю.

— Давайте-ка, я вас обниму! — простирая руки, ко мне кинулся худой. — Первый раз в жизни вижу живую девственницу! Можно потрогать?!

— Я те потрогаю!.. Убирайтесь, собаки!

Сайкал апа, подхватив метлу, бросилась на толстого и худого, осыпая их ударами. Подбежала к Асану, который оставался сидеть за круглым столом:

— Ты что, с ума сошел?!

— Почему это я с ума сошел?

— Выпил?

— А почему я не должен выпить?

— Ах, дурак, старый дурак, ну что мне с тобой делать?!.. Кокуй!<sup>1</sup>

Асан, не обращая внимания на нее, опрокинул пиалу, поморщился.

Я опрометью бросилась к яблоням и, сорвав простыню, побежала куда глаза глядят.

\* \* \*

Опомнилась я только на берегу озера. Плача и, не видя ничего, глядела перед собой. Не знаю почему, но мне было смертельно обидно. Я знала, что в аиле молодухи страшно гордятся, что пришли в дом мужа невинными и всегда в удобных случаях торопятся напомнить об этой добродетели. Она у них как пожизненная привилегия при всех других равных достоинствах. А мне было больно. Мне ли гордиться своей невостребованной невинностью?.. Она для меня как свидетельство моей убогой жизни до сих пор. Перед моими глазами стояли, колыхались окровавленная простыня и гнусные улыбки, оскалы худого и толстого...

До самого горизонта была вода, спокойная и вечная. И такая всепрощающая доброта, покой и надежность были разлиты в этой бескрайней водной шире, что я постепенно успокаивалась. Я опустилась на корточки и опустила руки в воду.

— Бермет! Ау-у Бермет! — раздался где-то невдалеке голос Сайкал апы.

Я, не оглядываясь, продолжала пригоршнями черпать воду и остужать пылающее лицо.

\* \* \*

Солнце скатилось за вершины гор, но небо оставалось ясным и было еще светло. Во всю ширь зеленой лужайки средь яблонь на ширдаках

---

<sup>1</sup> Кокуй — возглас удивления, возмущения.



лежали дасторхоны с остатками недавнего пиршества, Я торопко убирала посуду под навес, чтобы потом вымыть. Шатаясь, вдоль дасторхонов бродил пьяный Асан.

– И это называется той?.. Твари! Напились, нажрались – и ходу... Нет бы помочь моей бедной жене... Моей ненаглядной жене...

Он нашел недопитую бутылку водки и налил в стакан... Я остановилась и смотрела на него. Мы встретились взглядами.

– За тебя! – сказал он. – Больше не буду.

Я отвернулась и понесла тарелки под навес. Открыв крышку казана, пальцем попробовала воду. Потом подкинула дров в печку. Проследила, чтобы не погасло пламя.

Когда я вернулась в сад за очередной порцией грязной посуды, Асан был уже совсем пьян. Он плакал.

– Роза! – кричал он. – Зачем ты сгубила жизнь мою?! Ведь я любил тебя, любил как последний глоток воздуха перед смертью! ..

Он захлебнулся в рыданиях. Я застыла на месте и смотрела на него. Сердце мое сильно сжалось. Он, наконец, увидел меня.

– Иди сюда! – позвал он.

Я подошла ни жива, ни мертвa, отягощенная болью, недоумением. Он взял меня за руку и, заглядывая в глаза, обезображивая лицо гримасами муки, отчаяния, заговорил горячо и страстно:

– Когда она приезжала домой, я же чувствовал, понимал, что она была с кем-то. Понимаешь, была. У них в этой шарашке всегда шоблой ездили. То посевная – засевная, то уборка-суборка, то агитация-сагитация, то еще какая-нибудь дурь, будто люди без них не обойдутся... И она понимала, что я понимаю. А попробуй я заикнуться, так кричала, сука, как зарезанная, оскорблялась, значит, и била, била меня в лицо.

И я, тварь ничтожная, нет бы убить ее, полюбил даже эти пощечины! Раз! Раз! – в морду, жгет, ах как жгет... ах как сладко!.. Слад-дко. Потом я целовал эти руки и просил прощения, и она как будто прощала. А за что меня, спрашивается, прощать?!.. За то, что я закрывал глаза и позволял этой ебаной номенклатуре трахать мою любимую жену?! .. Ах, как больно...

Он опустил мою руку и сник, будто разом выпотрошившись. Запла-кал:

– Ах, Роза, Роза, за что ты меня так наказывала?! .. За что ты отняла моих сыновей?!.. Я один остался на этом свете! Один!..

Я обеими руками зажала себе рот, чтобы не закричать от невыносимой боли.

Я долго смотрела на бормочущего и всхлипывающего Асана. Я поняла, что он до сих пор любит Розу, бывшую жену.

Но я уже любила его, и ничто не могло поколебать мою любовь. Он, единственный из всех людей взял меня в жены, увидел во мне человека и, что бы ни случилось, я буду рядом с ним.

Я хотела помочь ему. Но не знала как. Сердце мое разрывалось.

\* \* \*

Я полола картошку и думы мои были безрадостны.

– Бермет! – окликнули меня.

Я подняла голову. Невдалеке, сразу за огородом, сидел на лошади Керим ата, тот самый стариик, который приезжал сватать.

– Где Асан?

Я пожала плечами.

– Все еще пьет?

Я опустила взгляд, вздохнула.

– Не обижает?

Я мотнула головой, тихо, медленно так, словно боялась, что голова отвалится от более резкого движения.

– Не переживай!.. Бросит он пить, а потом надолго в рот не возьмет ни капли... Другие вон каждый день нажираются... Я с ним поговорю... Эх, господи, что я могу? – ужетише вздохнул стариик, как бы про себя. Я молчала.

Керим ата еще раз вздохнул, потом со злостью стеганул лошадь камчой.

\* \* \*

Ночью я лежала на кровати и беззвучно плакала. Боялась даже шмыгнуть носом. Оно – это шмыгание – пугало, резало слух своей неприятной чужеродностью мягкой тишине ночи.

Послышились пьяные голоса. Я вздрогнула и, вытянувшись, стала прислушиваться.

В прихожей зажегся свет, потом топот, казалось, бесчисленного множества ног и кто-то сказал:

– Давай на диван!

Трудное дыхание запыхавшихся людей, глухой звук упавшего тела.

– Тяжелый!

– Бугай!

– Пошли!.. Чего ты?

– Давай его девственницу шпокнем, а?

– Да ты что?!



– А что?.. Нормально. Трахал же он мою жену, а сейчас я его. И будем в расчете.

Замолчали. Потом первый голос произнес изумленно:

– Вот даешь! .. Выходит, ты знал?

– Ты когда-нибудь трахал немую? - второй голос ушел от ответа.

– Не!

– Пошли! Представляешь, раз! — и м-м-у-у-м-мм! Ха-ха-ха!

– А если проснется?

– Да его пушкой не разбудишь.

\* \* \*

Дверь в спальню бесшумно приоткрылась, пропуская полоску света. Я сорвала со стены декоративную камчу. Плотную, тяжелую, любовно перекрученную.

– Цып-цып-цыпочка!

Две темные тени заскользили в мою сторону.

– Ты что-нибудь видишь?

– Ara. Я – первый!..

Я включила ночник и вскочила, занесла над головой камчу. Худой и толстый, ослепленные, застыли рядом с моей кроватью. У худого были приспущены брюки. Я наотмашь стеганула его по голову заду. Он закричал, как зарезанный, и бросился назад, к дверям. Сбил с ног толстого, и они упали. – ...твою мать! – ругнулся кто-то из них.

Я принялась исступленно стегать их камчой.

– Не надо!.. Мы пошутили!..

– Говорил я тебе, что не надо!..

С дикими криками они выскочили в другую комнату. Я за ними. Всю свою злость, обиду за первые дни после замужества я вымешала на этих несчастных.

– Что случилось? – вскочил Асан, протирая бессмысленные глаза, раскачиваясь на неверных ногах. Худой и толстый шмыгнули мимо него и выскочили на улицу.

\* \* \*

Я выбежала за ними – в ночь под свет огромной луны и остановилась, опомниаясь. Худой и толстый исчезли, рядом, надрываясь, лаяли собаки.

Луна смотрела на меня мудро и печально. А, может быть, укоризненно. И со мной вдруг что-то случилось. Силы покинули меня, и я бросилась на колени и горячо заговорила – зажестикулировала:

– О мудрая и добрая луна! Только у тебя хватит терпения выслушать меня и понять. Потому что люди, горды своим умением говорить, обрекли меня на жалкую участь – быть всегда непонятой... Я полюбила. Он – самый лучший в мире! А он до сих пор любит свою жену. О мудрая и добрая луна, сделай так, чтобы он не прогнал меня!

Луна смотрела на меня спокойно и бесстрастно, я поплелась домой.

\* \* \*

– Бей! Ударь меня! – Асан склонил взлохмаченную голову, когда я вошла в комнату. Я смотрела на него. Что я могла сказать ему на жалком языке жестов и мимики. Я могла только смотреть на него и говорить глазами. Они говорили – я люблю тебя, мне больно, мне невыносимо больно, что ты, самый лучший человек, не ценишь сам себя, что если я причиной твоего пьянства, то я уйду. Я все сделаю – лишь бы тебе было хорошо.

Асан опустил взгляд.

Мимо него я прошла в свою комнату.

\* \* \*

Я ступила на крыльце и остановилась. Асан, стоя спиной ко мне, размашисто косил клевер. Шел мощно, размеренно, оставляя за собой широкую, как дорога, полосу. Я залюбовалась тем, как он работает. Впервые за много дней улыбнулась. Облегченно и радостно. Впервые за много дней я вдруг услышала веселое, беззаботное щебетание моих воробышков и впервые увидела, как вольно распростерши огненные крылья вставало солнце над горизонтом. Подражая воробьям, я зачирикала и весело побежала к печке.

\* \* \*

Солнце уже давно нависло над головой, а Асан, не зная устали, все так же мощно и размеренно шел по полю. Я поставила на низкий круглый столик чайник, пиалки, тарелки, ложки, потом побежала звать Асана.



Я шла по полю, вдыхала дурманящий запах свежескошенной травы и улыбалась, приближаясь к Асану. Он косил, не обращая на меня внимания. Я остановилась впереди него прямо в густой траве. Он, не доходя нескольких метров до меня, поднял взгляд. Коси! – показала я, улыбаясь. Он, не улыбаясь, покачал головой. Идем кушать! – показала я. Он оставил косу и, не глядя на меня, пошел ко мне, ступая по стерне.

Мне стало неловко, что, как дура, топчу клевер, и я выскочила на стерню. Он стоял и угрюмо смотрел в землю. Я взяла его за руку. Он глянул на меня. Взгляд у него был подавленный, виноватый. Я показала, что он – хороший, что он – молодец, столько накосил за такое короткое время. Он усмехнулся.

– Это ты – хорошая, – сказал он. – Прости меня, измучил я тебя, старый дурак.

Я замотала головой, глупо и счастливо улыбаясь.

– Я не буду больше пить, – сказал он и твердо, отмечая возражения, глянул на меня. Я подняла его тяжелую руку и поцеловала в ладонь. Он не отдернул руку, только как-то странно и долго посмотрел на меня. Вроде бы жалея. Нет, в его глазах я с биением сердца прочла и нечто большее.

\* \* \*

Вечером я сидела одна в комнате и смотрела телевизор, а Асан возился во дворе, управляемый с овцами. Показывали какую-то оперу.

Высокая и нарядная женщина долго и печально пела свою укоряющую песню, мужчина же, страдая, оправдывался, протягивая руки, падал на колени, поднимался, метался и пел, пел. Страстно, с болью, со слезами на глазах. И опять, как лавина, накатывал необыкновенной красоты женский голос, и мужчина замирал, трепеща.

Я увлеклась и незаметно для себя встала и, подражая певице, стала петь, повторяя ее жесты, мимику. И вдруг, когда я подобно певице с экрана, надменно повернувшись, замолчала, и должен был вступить мужчина, я увидела Асана. Он, подражая певцу, запел, протягивая ко мне руку. Вернее, тоже стал открывать и закрывать рот, не издавая ни звука. Я вздрогнула, но продолжала держать себя недоступно, как и певица. Потом, когда запела певица, запела и я, а Асан, как певец, застыл в горестной позе. Так и пели мы, сменяя друг друга. Правда, раза два Асан, забывшись, подавал голос, но я, гримасничая, зажимала уши, и он, опомнившись, переходил на беззвучие.

Наконец, мы застыли, обнявшись, как певец и певица на экране. Наши сердца стучали так громко, что заглушали аплодисменты с экрана.

\* \* \*

– ... Около года она лежала в больнице, теперь дома, – парень замолчал, глядя на Асана.

– Ходит? – спросил Асан.

– Нет. Передвигается на инвалидной коляске, вот она, – парень вынул из внутреннего нагрудного кармана фотокарточку и положил на стол. Асан даже не глянул на фотокарточку.

– Пей чай! – Асан взял пустую пиалу и подал мне.

– Я уже сыт... Спасибо, очень вкусно! – и парень улыбнулся мне. У него было очень располагающее лицо.

– Ты приехал, чтобы сообщить мне об этом? – спросил Асан.

– Нет.

– Тогда зачем?

– Все таки, ты мне отец.

– А-а, вспомнили!

– А я и не забывал.

Они молчали, не глядя друг на друга. Я с тревогой следила за ними. Отец и сын, а разговаривали как чужие люди.

– А ты как живешь? – спросил Асан, вроде бы смягчаясь.

– По разному.

– Это не ответ.

– Хм... Как можно жить в наше время на одну не очень большую зарплату?..

– А жена что прохладдается? ..

– Ты как маленький, отец!.. Она же смотрит за матерью. Мать совершенно беспомощна, я же только говорил тебе об этом! ...

– А дети как? – после паузы спросил Асан.

– Болеют. Бронхит... Мечтал к озеру, сюда, свозить, да откуда деньги...

– У меня тоже нет денег, – перебил Асан.

– А я у тебя и не прошу.

– Тогда не рассказывай!..

– Хорошо, – покорно согласился парень и у меня сердце защемило. Господи, в каких безответных превращает нас нищета.

– Что ж ты Болоту ее не сплавишь?.. Все-таки у него один ребенок, да и квартира попросторнее...

– Его жена мать и на порог не пустит.

– Понятно. А Данияр?

– Он сам по общежитиям мотается...

– А-а, – протяжно вздохнул Асан и вдруг разозлился. – Ты что, приехал дергать меня?!.. Вспомнили рабочую скотинку! Я вам все оставил!..



Дом, машину, все, все, до копейки! Голым от вас ушел!.. Так вы меня и здесь достали!.. Вспомнили, когда приперчило в заднице!...

– Отец!

– Да, да, когда жечь стало вот здесь, вспомнили!.. – Асан схватил фотокарточку со стола и вышвырнул вон. – Фотокарточку приволок, чтобы разжалобить!...

– Отец, опомнись! ...

– Сдай ее в индом, если тяжело!... Кормят, поят – что ей еще надо?! ..

– Прощай! – парень поднялся и пошел со двора.

– Прощай!.. И оставьте меня в покое! .. Дайте пожить хоть на старости!.. Я сидела оглушенная, полуживая. Мне было страшно.

\* \* \*

Потом Асан ушел куда-то. До самого вечера, томясь недобрими предчувствиями, я прождала его дома. Сходила к Сайкал апе.

– Не видела. Да ты не беспокойся!.. Вернется, куда он денется!.. Приворожила ты его, – и ласково улыбнулась.

Я смущилась, и сердце забилось сильнее. «Если б», – подумала я.

– Это точно, – сказала Сайкал апа, словно разгадав мои мысли. – Я же вижу. Теперь до самой смерти за твою юбку будет держаться...

Потом я сходила к соседке с другой стороны. Во дворе сидел худой и подбивал кетмень. Увидев меня, он отвернулся.

– Может, он по бабам шастает? – предположила его жена. –Старый, старый, а шустрый!.. Держись за его штаны двумя руками! ...

Я вернулась в свой двор. В саду нашла фотокарточку, которую зашвырнул Асан. Рассмотрела внимательно. На меня смотрела полная красивая женщина лет пятидесяти. Она сидела в инвалидной коляске и гордо смотрела на меня. Я положила фотокарточку в карман халата.

Вконец растерянная я шла берегом озера и высматривала Асана. Уже темнело, волны, набирая силу, с шумом накатывались на берег. И вдруг я увидела Асана. Он сидел на валунах, цветом одежды почти слившись с ними, поэтому я не сразу его заметила.

Я побежала к нему. Он сидел спиной ко мне, лицом к озеру, сидел, вжав голову в плечи. Он не шелохнулся, когда я подбежала к нему. Я испугалась – так глубоко ввалились его глаза и такая была в них тоска. Я робко села у его ног и положила руки ему на колени. Он чуть раздвинул губы в улыбке, которая получилась как гримаса боли.

Я вынула из кармана фотокарточку его жены и показала, что ее надо забрать к нам. Асан вздрогнул и впился в мои глаза, руки, губы. Я опять показала, что надо забрать, обязательно забрать. Он молчал, глядя на

меня каким-то странным отстраненным взглядом. И я, смелая от предчувствия удачи, еще показала, что надо привезти к себе внучат, чтобы они закалились озером и не кашляли зимой...

Мы глядели друг на друга и вчитывались в глубину глаз как птицы. Я поняла, что мои предложения пришли к нему по душе, так как он посветлел лицом, хотя оно по-прежнему оставалось непроницаемым.

Я затанцевала на прибрежном песке, изо всех сил изображая мое беспредельное счастье, если он привезет несчастную бывшую жену и внучат.

Я танцевала так, как будто от этого зависит жить мне или нет.

Наконец, запыхавшись, я остановилась и замерла, вопрошающе глядя на него.

– Хорошая, – сказал он, и улыбка чуть тронула его губы. – Воробышек, травинка...

\* \* \*

Я, дрожа от радости, подошла к нему вплотную, преданно заглядывая в глаза.

– Привезешь?! – ликуя, спросила я глазами.

И вдруг что-то страшное случилось с ним: лицо его передернула судорога боли, в глазах, в которых только мгновенье назад колыхалась нежность, мелькнула, как молния, ненависть. Я отшатнулась.

– Нет! – сказал он и встал. – Бог наказал ее за подлость, а я не добре бога. Не имею я права быть лучше бога.

У меня внутри все оборвалось. Не веря, я пристально глядела на него, надеясь, что он сказал не то, что думал на самом деле. Но его лицо, его глаза были неумолимы, будто в мгновенье ока подменили человека. Я схватила его за руки.

– Нет. Я не привезу ее, – стараясь говорить спокойно, сказал он.

Я чуть не плакала, забыв, что он не знает моего языка, прожестикулировала: ты лучше бога. Он понял меня.

– Она всю жизнь рассчитывает на таких дурачков, как ты и я! – зло и яростно расхохотался он. – Она всем пакости, а ей – добро!.. Она привыкла купаться под дождем добра других, не чувствуя ни капли признательности!.. Так пусть хоть один раз почувствует страданье!.. Может, сообразит, каково было другим, а?! Бог знал, что делает!..

Потрясенная, я смотрела на него и не узнавала: чужой, злой, жестокий человек. Грех так торжествовать над несчастьем другого человека. Я прожестикулировала: она – мать твоих детей, бабушка твоих внучат.



– Она – блядь! – рявкнул он зло, сверкая глазами.

Я закрыла глаза, чтобы не видеть его.

– Поняла?! Блядь!.. – распалялся он все больше. – Она заслужила того, чего всю свою поганую жизнь добивалась!..

Я ударила его по лицу, сама не понимая, как это получилось. Потом, оглушенная, с разрывающимся сердцем, плача, побежала вдоль берега.

\* \* \*

Я лежала на кровати и мне не хотелось жить. За окном была ночь и сквозь не до упора задернутые шторы заглядывали луна и звезды, виднелись верхушки деревьев, темнея на фоне бледного, словно бы выцветшего золота небесного пространства.

Я слышала как ходил во дворе Асан. Курил, кашлял, садился, опять ходил и, наконец, зашел в дом.

Я вся сжалась, так как боялась встречи с этим уже чужим человеком, который до срока таил месть, как змея заветный укус.

– Бермет! – позвал он.

Я не откликнулась, то есть не выдала себя ни одним движением. Он включил свет. Я с ужасом смотрела на него.

– Бермет! – дрогнувшим голосом сказал он и шагнул ко мне.

Я замычала в страхе и, выскоцив из его рук, бросилась в другую комнату, где была спасительная темнота. Забилась в угол.

– Бермет! – испуганно кричал он и бежал за мной.

Я мычала и отбивалась изо всех сил, а он пытался обнять меня, успокоить:

– Не бойся, Бермет! ... Это я! Успокойся, воробышек!..

Я мычала и отбивалась. Вдруг он отпустил меня и зарыдал.

– Прости меня! Я – негодяй! Прости!

Испугавшись еще больше, я запрыгнула на диван.

– Прости! Я – ничтожество, злой и мелкий человека. Прости! – он семенил ко мне на коленях и бил поклоны, да так истово, что ударялся лбом об пол.

– Не бросай меня!... Я умру, если ты бросишь меня! – плакал он.

Потом он приник головой к моим ногам и плакал, плакал, да так сильно, что все его крупное тело сотрясалось, так, обыкновенно, сотрясается курица, когда одним ловким движением отхватывают ей голову. Мне стало бесконечно жалко его, и я заплакала тоже. Потом, опомнившись, стала гладить его голову, плечи, стараясь нащупать и удержать его сердце, так как боялась, что оно не выдержит и выскочит от напора такого горя и раскаяния.

\* \* \*

Рано утром я провожала Асана. В руках у него были сетки с яблоками. Я шла рядом с ним, легкая, стремительная, казалось, взмахни руками – и полечу как птица.

Он поцеловал меня и пошел к автобусной остановке. Я стояла и глядела ему вслед. У спуска на дорогу он оглянулся. Улыбнулся. Я в ответ – засияла. Потом проследила, как он, укорачиваясь, исчезал за бугром, и только после того, как он исчез совсем, пошла в свой сад. Закуковала кукушка. Нежно и радостно, и мне показалось, что не маленькая птица подала сейчас свой голос, а забилось, затрепетало сердце этого хрустального утра. Я подпела своей подружке. Самозабвенно.

Радуясь утру и жизни, как и эта птица. Я куковала.

---

*Чыгарманын маңызын күчөтүү максатында дүйнөлүк классиктерде да боло келген тажрыйбадан улам айрым күчөтмө сөздөрдү жазылганындај жарыяладык. Окурмандарбыз автордук укукту сактоо максатыбызды да туура түшүнүү менен кабыл алат деген ойдобуз.*

**Редакция.**



## Поэзия



**Намазбай  
КУРМАНОВ**

### *Эңеме*

Ысык-сүүктан калкалаган көрөгөм,  
Ырас эне, танаалбайтын сен эләң.  
Жашаганды алачыкта жамалган,  
Жамғыр тынбай татчылаган төбөлөн.

Турған кезде туши-тарабын үүртеп, бубактап,  
Түн уктувай бешигимди терметтесен.  
Толгонбосом карагиме ошондо,  
Тонуп калсам мен эмнени көртөкмүн.

Карф эритип кыштын күнү муз чактын,  
Катаалында тунук суунун туйлаган.  
Кафдыбызды тойгузбасаң аш кылып,  
Кантин балан үүртеп сооронмокчу ыйлаган.

Кандуу согуш каптаганда жеритди,  
Каптаганда ачафчылык элилди,  
Карф алдынан ташак терип жыңайлак,  
Калкалдын талкан менен өтүрдү.

**КУРМАНОВ Намазбай** 1933-жылы Ак-Суу районунун Кереге-Таш айылында туулган. Кесиби ветеринардык врач. Кыргыз айыл чарба институтун бүтүргөн. Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын отличниги.

Алгачкы ыры 1949-жылы «Кыргызстан пионери» гезитине жарыяланган. Учурда ыр топтому басмага даярдалууда.

Жылаңаипыз, жабакпыз ай дебедик,  
Жырган өстүк тээрилиңде энелик.  
Кантин сенин эмгегинди танайын,  
Кафегиме сиңип калган түбөлүк.

## *Койнунда тоонук оскомуң*

Койнунда туулуп тоолордун,  
Койнунда тоонун оскомуң.  
Жанаша конуп жылдызга,  
Жамбаштап жашыл көктөмүн.

Болсом да тоодон кенедей,  
Боорула кысам ченебей.  
Баладай сүйүп тоолорду,  
Баласын сүйгөн энедей.

Тоолорду менин жазышым, –  
Тоолофум тоодой на мысым.  
Жузумдөй шириң суусу аккан,  
Жүрөктүн коштол кагышын.

## *Силерсиндер астаным*

Карааныңдан кагылайын туулган жер,  
Каным биргө, жаным биргө тууган эл.  
Мен сыйынбайт бийигине астандын,  
Мен сыйынаар көк астаным так силер.

Мен бийикти сенден башка көрбөдүм,  
Маа күн эмес, тийген күнү өңгөнүн.  
Мага сыймык сенин гана колокон,  
Сенин гана данегиңден өнгөтүн.

Силер чынар – бакытка бай кучагың,  
А мен болсом бир бүчүрүң, бутагың.  
Силер менин жафык менин таанайым,  
Силерсиндер менин бүтпөс кубатым.



## *Кылбатым энем, текеним*

Эң кылбатым сен текеним, сен энем,  
Экөөңсүз мен ким болмоктун, ким элем.  
Эрии-афкак бешигилди терметип,  
Эркелетип сүйбөгөндө тобомон.  
Мага бирөө берет беле бактысын,  
Мага бакыт болбогондо сен экөөң.

Эмдим эне, канғычакты сұтұңды,  
Көрдүм текен тоодой бийик күчүңдү.  
Көрмөксөнгө салсам ишил онобу,  
Көрүп туруп сенден алган үзүрдү.  
Мага бакыт, мага таалай жараткан,  
Мага берген учаар қанат билитди.

Кайрат-күчикө толуп турған убагым,  
Кадам шилтеп кадамыңа бүгүнкү.  
Кана берчи калчылайын камчыңды,  
Канатыңдан көтөрөйүн жүгүңдү.  
Кантип сенин этгегиңди танайын,  
Кантип сенден тартынайын күчүндү.

## *Мен калбадым катардан*

Турған кезде кан төгүлгүп батышта,  
Туткалашып олумго-олум, канга-кан.  
Тартынбастан жеңиши үчүн чарабада,  
Талбай иштеп мен калбадым катардан.

Эчен көрүп аялдағды сандаган,  
Эки колу буурусунду кафмаган.  
Эс албастан таңдай терин шынырып,  
Эрте кетип, кеч кайтышкан чарабадан.

Электрдин жарығы жок кырманда,  
Эгин басып, эгин жыйнап каптаган.

Жерден албай колубузду уйку жок,  
Женции учун мен калбадыт катардан.

Элим көрүп ачкалыкты кантаган,  
Этек толоор эгин чыкпай калпадан.  
Эчки саадык улактан сут талашиып,  
Эстен чыгып энем жапкан арпа нан.

*Ачафчылык этегиме жарташиып,  
Алыс кептей аткып менин аркаман.  
Жаным калбай жаш билекти түрүнүп,  
Жаш болсом да мен калбадыт катардан.*

---



*Поэзия*



**Өзүбек  
АБДЫКАЛЫКОВ**

### *Айындағы бир түн*

*Аначык астан, көк деңиз,  
Абалайт иттер ыраакта.  
Ай жатат сууга киринин,  
Айылдан алыс булакта.*

*Көк зоодон чыкты самолет,  
Көрүнүп кызыл жафыры.  
А кыштак жатат уйкуда,  
Ай нуру менен жабылуу.*

*Темир күш үнү төбөдө,  
Сайылат жерге жебедей.  
Көнүмүш үн деп көк дөбөт,  
Көк чөпто жатат кенебей.*

*Кейийт да, ыилайт бабырган,  
Кимгедир айттып күйүтүн.*

---

**АБДЫКАЛЫКОВ Өзүбек** 1954-жылы Кочкордогу Талаа-Булак айылында туулган. 1971-жылы Кочкордогу Калини атындағы орто мектепті, 1981-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тил жана адабият факультетин аяқтаган. 1981-жылдан бери К.Мамбеталиев атындағы орто мектепте мугалим болуп шитетті. Кыргыз Республикасынын Билим министрлигинин Ардак грамотасы менен эки жылду сыйланған. «Билим берүүнүн отличники» наамынын эssi. «Адамдарга кайрылуу», «Кырк жестинчи чакырым» ырлар жыйнектары жарык коргон. Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү.

*Кашатта кирген Кафа-Кол,  
«Калбарккан» чөртөт күнү-түн.*

*Кошулду бакта кызы, улан,  
Күчактап бирөө бирөөсүн.  
Келатат келин коноктон,  
Калтырып «тойгон» күйөөсүн.*

*Ичеги ийри жол жатат,  
Кыштактын ары жагында.  
Бураалган түтүн бир үйдө,  
Кудага көргөн камылга.*

*Көрүнүп тоолор чеп болуп,  
Көрк кошуп турат айылга.*

## *Жайык бир түнч*

*Балпаят бээлөр желеңде,  
Бал кылыш болчу сүт менен.  
Сүпсүлүү жайллоо сук түшөт,  
Сүрөтчү бойёк сүртөгөн.  
Көрөмөт жайллоо, а кафек,  
Кадрын тартып буттөгөн.*

*Ак жиптей типтик сайылып,  
Аппак сүт түшөт чакага.  
Ак жоолук келин а да аппак,  
Айылдын кызы садага.  
Ак калпак кийген Ала-Тоо,  
Ал сакчы сымат калаага.*

*Желинде жумшак назик кол,  
Желеңде жапжаш кулундар.  
Ак, кызыл гүлдөр үлбүрөп,  
Алаар да тоолук сулуулар.  
Чоң сызык дептер сыйктуу,  
Чубама жолдун нугу баř.*



*Шыбырайт тынбай тоолук суу,  
Шыр агат жендей арыкта.  
Жактырбай бээлөр жер тебет,  
Желингө көгөөн жабышса.*

*Эшиктин алды, ачык мор,  
Эшиги үйдүн түрүгүү.  
Кыз-келин төргөн тезектөр,  
Кирчиштей болуп үйүгүү.*

*Жарышка түшкөн сыйктуу,  
Жарышат көктө булуттар.  
Жарк эттө күнгө чагылып,  
Чокуда тунган тунук кар.  
Жайлоонун аппак төлөсү, эй!  
Жайылган чийде куруттар.*

---



*Проза*



**Ишенбек  
ЖУНУШЕВ**



## **ОШОЛ АЙЛУУ ТҮН**

**(Аңгеме)**

Июнь айы ортолоп калган. Күн ысып алтап согот. Жан-жаныбардын бардыгы көлөкө издеп, акактайт. Касиеттуу Ысык-Көл болбосо ким билет, кандай күнгө туш келерибизди. Сахара чөлүндөгү турмушту сүрмөкпүзбү. Айтор, күнгө какталгандар чанда эле, бардыгы көлөкө издеп, салкын жайларга корголошот. Кызуу иштеп, баш көтөрбөй олтурган учурда, каалга тыкылдады. «Кирициз» дегенчे болбой каалга саал ачылды. Бир аял баш багып: «Уруксат бекен?» – деди. Башымды ийкеп, ордуман туруп, бош орундукут көрсөтүп, олтурунуз дегендей белги бердим. Жайкы көйнөк, каруусунда кофта, күрөн бир байлам жоолук салынып, ак туфли кийип алган. Кийгендери боюна тыкан, жараашыктуу. Чачын бубак чалып, ак аралай баштаган. Көзүмө кандайдыр «жылуу» сезилди. Кайдан көргөнүмдү эстей, акыл тегереттим. Башыма эч нерсе кирбеди. Үнү да тааныш, жагымдуу угулат.

---

**ЖУНУШЕВ Ишенбек** – 1938-жылы Ысык-Көл районундагы Темир айылынын Каашат чолкомундо торолгон. Эмгек жолуун 1958-жылдан тарта, Ысык-Көл райондук «Колхоз турмушу» газетасында баштаган. Кийин «Коммунизм таңы», «Ысык-Көл правдасы» газеталарында адабий кызметкер, болум башчы, жсооптуу катчы, редактордун орун басары кызматтарын аткарған.

Азыр Ысык-Көл райондук «Ысык-Көл баяны» газетасынын редактору.

1970-жылы Кыргыз Мамлекеттик университетин бутуруп, журналист кесибине ээ болгон. СССР Журналисттер союзунун жасана Кыргыз Республикасынын Журналисттер союзунун мүччосу.

«Реформаторчу Асангүл» жасана «Садыр аке» аттуу китептердин автору.



Аял үндөбөстөн бош орундукка көчүк басты. Тике карашынан көзүмдү ала качтым. Денемди кандайдыр билинер-билинбес калтырак басып, эки алаканым нымшып кетти. «Бул эмнеси? Бул чоочун аялды кайдан көрдүм эле? Эмне үчүн, көзүнөн көзүмдү ала качам? Эмнеге сүрдөйм? Боюомду токтотуп, сөзгө тартайын» – деп оюмдун соңуна чыкканча болбой.

– Мен Ильясты издең келгем. Ушул эшикти көрсөтүштү, – деди аял.

Шашып калдым. Карбаластай түштүм.

– Ильяс менмин. Өзүңүз ким болосуз? – Бир аз женилдене түштүм.

«Таанышымдын» төркүн-төсүн билгим келди. Ал көпкө үн катпай тиктеп турду да:

– Абдан өзгөрүпсүн. Карылыкка моюн сунган экенсис. Сөөгүн начар экен. Мени тааныбай турасыңбы? Ай, эркектер ай. Кана, таанысан?

Аң-таң болдум. Эстей албадым. Чекемен чыбырчыктап тер чыкты. Жонумдан аккан терди сураба. Түк эсиме кирбеди.

– Эсиңе жара чыккыр. Эстей албай койдум, – дедим чынымды айтып. Жүрөгүм негедир дүк-дүк согот, өз ордунда эмес.

– Ошондойсунар эркектер. Бат эле унутуп, ичкен ашыңар менен кошо жутуп коёсуңар, – деди.

Намысыма келе түштүм.

– Өзүңүз да мени тааныбай издең жүрүпсүз го. Же сынап жатканыңзыбы?

– Аның туура. Сен да, мен да бири-бирибизди Күкүк менен Зейнептей издең жүрбөйбүзбү. Мен сенин наристе сүйүүңө татый албаган Татыңмын.

– Таты! – деп жибергенимди сезбей калдым.

– Ильяс, сени адамдардын арасынан издең жүрөмүн. Ооба, Татымын.

– Оо, Таты жакшысыңбы? Күүлү-күчтүү дегендей. Сени Ысык-Көлгө кайсы кудай айдал келди?

– Балыкчынын Уланы. Анын да башынан сүйүү өткөн эмеспи. – Ал тамашага чалды да, терең улутунуп да, үшкүрүп да алды. Бет аарчысын алыш чекесин сүртүмүш болгону менен көз кычыгына кылгырган жашты сүртүп койду.

– Кандай сонун кездешүү, бактылуумун Таты. Жүрөктөгү муздар эрий баштады. Кубанычтуу күн бүгүн. – Өзүмдү жоготуп койгон экем Татынын жанына кандай жеткенимди билбейм.

Бул күн экөөбүзгө тен кубанычтуу болду, өмүр барактарынан өчүрүлбөс күн. Эмне сүйлөшүп, эмне айтаарыбызды билбей бири-бирибизди телмире тиктешип калдык. Ошол айлуу түндөгү жаштык эзилишкен мезгилден бери канча жылдар өтпөгөн. Туптуура отуз үч жолу жыл тогошуп, отуз үч жолу июнь айынын сулуу айлуу түнү алмашкан. Ооба, анда Таты да, мен да он жылдыкты бирге бүтүп, турмуштун белестерине чогуу камчыланганбыз.

\* \* \*

Элүүнчү жылдын экинчи жарымы. Орто мектепти бүтүрүп, жогорку окуу жайына аттандык. Таты кыз-келиндер институтуна, мен университетке документтерди тапшырдык. Сыноого катуу даярдык көрсөк да, бири-бирибизди көрбөсөк сагынышып, кусаланабыз. Таты менден мурда сыноодон өттү. Мен акыркы бир сабактан бермекмин. Даярдыкты күн-түн дебей көрүүдөмүн. Жанымдан Таты чыкпай, өтүп кетишимиди кудайдан тиленет. Акыры күткөн күн да келип, сыноодон такалбай өттүм. Экөөбүз тең кубанычка бөлөнүп, кучакташып алыш тегеренип бийлеп жүрөбүз. Бул күнү «Ала-Тоо» кинотеатрына барып, экөөбүздүн өтүшүбүздү фильм көрүү менен жуудук. Таттуу ойлор, кыялдар чабыттайт. Биринчи курсу бүткөндөн кийин баш кошуп, биргелешип оокат кылууну да пландаштырдык.

Күндөр өтө берди. Студенттик турмуш өтө кызык, өтө ысык. Алгач шаардын турмушуна көнө албай кыйналып жүрдүк, бара-бара көнүштүк. Эки күндүн биринде Татынын жатаканаасына барып, сабакка чогуу даярданып жүрчүмүн. Татынын эжеси Баалы ушул институтта окутуучу. Биз чогуу даярдык көрүп олтурасак кирип келди да:

– Сен мында эмне олтурасың? Кыздарды алагды кылып, – деди. Мен үндөбөдүм.

– Экинчи келбей жүргүн. Швейцарга да эскертип коём, – деп чыгып кетти. Ошондон кийин ээн-эркин кире албай, Чернышевский китеппакаасынан жолугуп жүрдүк.

Мезгил декабрь айы. Кыштын суугу кычырап, сөөктөн өтөт. Күтүлбөгөн телеграмма алдым. Энем катуу оору экен. Шаштым кетти. Энеме карапашаар, отун-суусун алыш берер киши жок. Энеден да, атадан да жалгызмын. Заманам куурулуп, эмне кылаарымды билбей калдым. Атамды согуш жалмап тынган.

Татыга телеграмманы көрсөттүм. Ал да чебелектеп, көзүмдүн агы менен тең айланды.

– Ильяс, тез бар. Энебизди додгурга алыш бар, карапашаар бүлөсү болбосо кыйналат. Мен да барсам болот эле, эжемин... – деп жалооруду.

– Таты, сабагыңды үзгүлтүккө учуратпа. Мен барып энемдин ал-абалын билейин. Телеграмма келгенине караганда оор окшойт. Тез кетүүм керек. Санаам тынчыбай, жүрөгүм дакылдайт. Саламат бол, көрүшкөнчө.

Түн бою жол тарттым. Таңга жуук үйгө келсем, терезеден электрдин жарыгы көрүндү. Каалга ачык. Шаша-буша үйгө кирдим. Кирпик какпай мени күтүп жатканбы.

– Ильяссыңбы, көлөкөм? Коркпой эле кой. Эски оорум кармады окшойт. – Катуу окшуп, акырында жөтөлдү.

Мандайында чекесин басып олтурдум. От менен жалын, обдулуп турайын десем, колумду бекем кармап, өзүнө тартып бетимен сүйүгө аракеттенид. Бирок шайманы бошоп калган окшойт колдору шалдырай шалак дей түштү.



– Эне! – деп кыйкырып жибергенимди сезбей калыптырмын.

– Коркло, мээнетинди алайын. Азыр эс алам, – деди алсыз.

Мойнунан кыса күчактап, сагынычым тараганча жылтап алдым. Көптөн кийин додтур чакырууга сыртка чыктым. Құн суук, чыкыроон. Мурда сезбептирибин. Райондук ооруказана жаткырып, арадан алта өткөндөн кийин кадимкидей жакшы болду. Баш-аягы бир жарым ай дарыланды. Антип, минтип алпурушуп жүрүп, кышкы семестрди өткөрүп жибериптирибин. Кеч болсо да университетке барсам небак эле чыгарып салыптыр. Жүгүрбөгөн, сүзбөгөн эшигим калган жок. Жөлөк-таяж болбогондан кийин сандалып окуудан чыгып калдым. Эмгегимдин күйүп кеткенине кайыл болдум. Анткени энем сакайып, Ала-Тоодой тирегим тириүү калганына кубандым. Келеркide кайра окуй баштайм деп бел байлладым.

Татыны көп издебей жатаканасынан таптым. Ал жаны калбай, энемдин ден соолугун кайра-кайра сурап, ооруказадан айыгып чыкканына жетине албай албан кубанды. Эки бети албырып, ушунчалық сүйкүмдүү ажарланды. Ошондан көңүлү жайлантганын сездим.

– Мени окуудан чыгарыптыр. Көче таптап шаарда бекер жүре бербей, айылга барып оорулуу энеме каралашайын, кандай дейсин, Таты? – дедим.

Бир азга буйдала түшүп, кыйыла:

– Аның туура, энебиз куурап кетет ко. Акылыңан... – деп чоп эттире бетимен өөп ийди. Муну күтпөгөн жаным, бүт денем ысып, нымшып кеттим. Көзүм тумандагандай бир кызык боло түштү. Жүрөгүм дүкүлдөп каттуу согот. Ошондогу бактылуу секундалар ай!.. Ал түнү шаардын суугуна карабай бак аралап көптөн берки черибизди жазып жүрдүк.

Айылга келсем энем мени келет деп күтпөптүр. Дагы эле тыңый элек экен. Отун-суусун камдап, үй тиричилиktи иретке келтирип койдум да, иштей турган болдум. Колхоздо өзүмө ылайыктуу ишке орноштум. Аз убакыт өтпөй ал ишim кыскарып калды. Акыры райондук борбордорон анча эмес кызматка ээ болдум. Аны угуп энемдин кубангандын айтпа. Төбөсү көккө жеткендей сүйүнөт.

Кышкы каникулга студенттер келип жатты. Татынын туулуп-өскөн айылы райондун борборунун түндүк тарабында, тоо этегинде орун алган. Жети чакырымча алыс. Бул айылга келип-кеткендөр ушул райондун борборун басып өтүшөт. Автобус да мында байырламайын сапарын улантпайт. Құнүгө баш калаадан ондогон автобус каттайт. Таты келем деген маршрут да небак келген. Бирок Таты жок. Ар биринен жүргүнчүлөр түшүп бүткөнчө үмүт үзбөй карай берем. Түнкү автобусту күтүп, автостанцияда түнөп калдым.

Эртеси кызматка кечигип келсем, жетекчим чакырып:

– Көзүндү дайым кызартып жүрөсүн. Жаш туруп ичкилиktи сүйөт окшойсун? – дебеспи. Мындай жаман сөздү укпаган жаным түтүнсүз күйдүм. Улуу кишиге акаарат айта албай, башымды жерге салып, чымыркана:

– Кайсы арыма ичем? Өзүм жалғыз болсом, каралашаарым болбосо, – деп күнкүлдөдүм. Жетекчим чеки сөз айтканына онтойсуз болду окшойт, ордунан туруп келип, жаныма олтуруп:

– Катуу кетсем кечир. Туура кыласың. Акылдуу жигит жаман жорукка барбайт. Эмне, бирдемеден кыйналып жүрөсүңбү? Тартынбай айт. Улуулук менен айтканымды оор алба? – деди.

– Кыйналган деле жокмун.

– Жумушуң оор болуп жүрбөсүн?

– Алымга жарааша. Кыйналбайм, – дедим.

– Айтса, унутуп калган турбайымбы. Жанаараак сени издең бир кыз келди. Кебетеси дурус. Эгер үйлөнүп алсаң ишиң оңолот. Мандайы жарык, ачык-айрым экен.

Мен уялыш, кысылып кеттим. Эки бетим алоолонуп ысып чыкты. Кебетемди байкаган жетекчим:

– Бүгүн бошсун. Кызың китеңканадан күтөм деди. Бар, барагой. – Жетекчим жайдары мени узатып кала берди.

Таты китеңкананың жол тарабындагы терезеден көчөнү карап олтуруптур. Мени көрө коюп алдыман чуркап чыкты.

– Кандай Таты? Ден соолугун жакшыбы? – дедим да тамашалап бетимди тостум.

– Кызыксың го, Ильяс. Эл көрсө уят эмеспи.

Экөөбүз кучакташып көрүшпөсөк да алакандардан от жанып, менден ага, андан мага жылуулук өтүп жатты. Кечке бирге жүрүп, таттуу ой-кыялды бөлүштүк. Маегибиз демейдегидей эле келечек туурасында.

– Билесинбى, Ильяс, Ысык-Көл жөнүндөгү легенданы? – деди сөз арасында тике карап.

– Жок, укпаптырмын, окуган да эмесмин. Кызыктуубу?

– Сүйүү жөнүндө. Биз ошолордун тағдырына туш келебизби деп корком.

– Эмнеге? Кимден коркосун? – Таңдана карадым.

– Билбейм. Кээде ар кандай санаа келет башыма. Эжем сага караманча каршы.

– Кызык. Баалы эжем белдүү окумуштуу. Анан эскинин саркындысын колдонгону кандай? Түшүнбөйм. Сени окуудан калтырып коёт дейт ко?

– Мен да түшүнбөйм. Сенин каттарынды окуса үндөбөстөн тытып салат.

– Эмнеге окутасың?

– Сүйүүгө ынансын, сенин күтөрүндү билсин дегем. Кийин көрсөтпөй калдым.

– Эжем каршы деп сүйүнү отко салабызыбы? Жок, эки жүрөк ага жол бербейт. Чечкиндүү болсок, өздөрү жаңылдык деп кийин бармагын тиштейт. – Таты менин сөзүмдү муюп укту, негедир жүрөк өйүгөн сыры бардай сезилди. Аны эжесине таарынгандан болсо керек деп ой жоррудум.

– Тирүү болсом сенден ажырабайм, өлүп калсам арга жок, Ильяс, – деди башын төшүмө коюп.

– Койчу, андай жаман сөзүндү. Аман бололу, максатыбызга жетели. Андан көрө Ысык-Көл жөнүндөгү легендаңды айтып берчи? – дедим башка сөзгө алаксытып:



– Макул. Уксан, өтө кызыктуу. – Таты бадырайган көздөрүн жалын-датып, бетинин отундагы бармак басым чункурун чыгарып күлө, мага ыктай олтуруп сөзүн баштады:

– Илгери, илгери жер жаңы каймактаган кезде көп бир туугандын ортосунда жалгыз Ысык деген кыз болуптур. Ага-инилери, ата-энеси өздөрүнүн ак эмгеги менен оокат кылышчу экен. Тапкан-ташынган жакшынакай буюм-тайымын, ырыс-кешигин кызы Ысыкка кийиндирип, ичиндирип өстүрүптур. Ысык да акылы тунук, эстүү, зирек чоңоюптур. Келишкен сулуу, ай десе ай, күн десе күн. Кундуз чачы согончогуна төгүлүп, аялзаттын асылын даңазалап турчу экен. Батыштын уулу Улан кыздын кабарын угуп, ат арытып, жол карытып келет. Ысыкты сүйгөнүн билдирип, анын жүрөгүнө чок салып кетет. Убада бекийт. Улан ары баатыр, ары шер, муруту найзадай, бүркүт кабак, чымыр денелүү, олбурлуу жигит. Айтканынан кайтпаган, жоодон жалтанбаган, сөзгө чебер, акылга берен, шайдоот-шайыр, намыскөй ескөн уул.

Арадан аз өттүбү, көп өттүбү, Ысыктын кабары Чыгыштын уулу Санташкан да жетет. Чыгыш өзүнүн байлыгына чиренип, кызды кандай да болсо уулуна алып берерине ишенет. Анткени Чыгыш жер жүзүндөгү кыбыр эткен жан-жаныбарларды чөнгөлинде эзип турган заардуу кан эле. Жуучуга келгендер көңүл чөктүү кайтышат. Ысык сыйык-сыпаа гана антташканы барын, жүрөк экөө эмес, бирөө экендигин айтып келип шертти, убаданы буза албасын билдирип. Ортодо ага-иниси, атасы ич ара беймаза болот. Бардыгы кыздын намысын коргоого бел байлашат. Атасы күнүгө үч убак кудайга жалынып, Ысыктын сүйгөнүнө жетүүсүн тилейт.

Күндөрдүн бир күнүндө ачууга ууккан Санташ жоон топ жигиттери менен аттанып, Ысыкты зомбулук менен тартып алууга келет. Ага-инилери, атасы жакын жолотпой коёт. Бул кабар Уланга да жетет. Уландин таламын талашкан Батыштын жигиттери да беркилерден калышпайт. Эки тарал тирешип калат. Кыргын катуу болот. Кан суудай агат. Бөөдө, жазыксыз жандар кыйылат. Батыш да, Чыгыш да бир акылга келишпей, кошумча күч менен толуктап, салгылашуу айыгышкан кырдаалга өтөт. Кыргын күчөй берет. Эки тараптан төң көп жоготууларга учурал, адамдардын өлүгү тоодой үйүлөт. Ошондо Ысык көз жашын көлдөтүп төгөт. Ага-инилери да Ысыкка кошуулуп, көз жаштарын дайрадай ағызат. Атасы аппак жайкалган сакалын сылап, кудайга жалынып: «Оо, Жараткан Алла Таалам, пендем десен сөзүмдү эки кылба? Кызымдын багы байланды. Көз жашын көрбөйүн. Чыгыш менен Батыштын уулдарына тыткын кылбай кызымды көлгө, уулдарым менен өзүмдү Ысыкты коргогон аскасы бийик тоого айлант. Көз жашыбыз дайра болуп көлгө куюп турсун! Эгерим эки кыла көрбө?» – деп жалбарат. Атасын тилеги кабыл болуп, Ысык Көлгө, ага-инилери менен атасы айланасын курчаган тоого айланат. Кокту-колотторунан агып чыгып, көлгө куйган суулар алардын көз жашы экен. Ошондо Батыштын уулу Улан, Чыгыштын уулу Санташ экөө төң шамалга айланып, Ысыкты сагынгандында бири-бирине карама-каршы беттеше жортуп, Ысык-Көлдү толкутуп, сүйүнүн добулбасын кактыра, түп көтөрө толкунун албууттандырат экен.

- Көл жөнүндөгү баяным ушундай, – деди Таты.
- Кызык тура. Мүмкүн чындыктыр. Ошентсе да муну менен сен эмне-ни айталбай турасың? Жашырган сырың бар окшобойбу?
- Менде эмне сыр болмок эле, сенден жашыргандай. Эжемдин сага болгон мамилеси жүрөгүмдү зөт.
- Анда эжем сага бирөөнү «дайындал» койгон го, айтымына караган-да.
- Көзүм көзүнө чагылыша түштү. Ал тике карап:
- Ишен, Ильяс! Мен сендикинин. Башкаларды чачыңдын бир талына да тенебейм. Эжеме ачуум келгенинен бугумду чыгарайын дедим. – Ал мени бекем кучактап, чачыман сылап, бетимен өптү. Жүрөгүм дүкүлдөп, бейиштин төрүндө жүргөндөй болдум.

Каникул аяктап, Таты окуусуна кетти. Мен айылга барып-келип, райондун борборунан иштеп жүрдүм. Энем мага демөөр кылат кашында жүргөнүмө. Кыш бою жыгач даярдан, жаз алды менен үй салууну чечип, Таты үчүнчү курсу аяктаганча бүтүрсөм деген аракеттемин...

Мен Татыны кичинекейден бери билем. Анын агасы эл агартуу майданында белдүү кызматкер. Эжеси Баалы илимдин кандидаты. Энеси Бааркан айылдагы эң оокаттуу, мал-жандуу, кадырлуу адам. Акылдууда, колу ачык да, боорукер да. Бааркан энем мени көргөндө бооруна тартып, алы-жаны калбай, жалынып-жалбара берет, берерге ашын таппайт. «Жетим жетилер, жыртык бүтөлөр. Аман жүрсөң алтын аяктан аш ичерсин. Эненди кор кылбай бак. Жаныңа тың бол!» – деп калат. Татынын агасы Бекулу маданияттуу, көптү билген билимдүү, энесин тартып ак-караны айра тааныган кырктын жоон ортосуна барып калган адам. Улуу жашын кичик кылыш, жолукканда айрым маселелер туурасында кеп-кенеш сурап калат, өзү билип турса да. Мамилеси жакшы, өзүмө ынак. Чынында Татынын үй-бүлөсү мага жагат, мен аларга жагам. Жалгыз гана Баалы эжеге жакпайм, ал илимдүү-билимдүү болсо да. Муну мен иштеген мекеменин жетекчисине жазган катынан толук баамдадым, ынандым.

«Кечиресиз, жол. Осмонов! Сиздин баалуу убактыңызды алганыма.

Келечекти ойлоп, ушул катты жазууга аргасыз болдум. Мен сиздин кызматкериниз Ильяс туурасында кайрылып олтуррам. Синдим экөө бир мектепте окушуптур, анан «сүйүшүп» калыптыр. Синдим жаш, институтта окуп жатат. Турмуштан кагылып-согула элек, балапан бойдон. Сүйүү жөнүндө ойлосо оюна, уктаса түшүнө кирбейт. Бирок сиздин кызматкериниз Ильяс башын тегеретип, тынбай үстөккө-босток кат жазып, синдимдин окуусуна жолтоо болууда. «Эртерээк баш кошолу» деген оюн танцуулап, ууздай болгон назик сезимге бүлүк салууда. Кайсы күнү Ильястан кат келсе ошол күнү синдим окуусунан начарлап кетет. Себеби кат окуп, көп ойлонот окшойт. Сизден суранарым, ал кат жазганын токтотсун, күдөрүн үзсүн! Ушуну туюнтуп койсоңуз, эскертип койсоңуз. Синдим келечектеги окумуштуу. Институтту бүтөрү менен аспирантурада калат. Күйөөгө чыгууга анан чолосу болбайт. Кыскасы, «тен-тени менен, тезек кабы менен» деген. Ушуларды эсине салып коёр бекенсиз деп Сизден дагы бир жолу өтүнөм!



Коммунисттик саламым менен Баалы». Катты окуп, нымшып чекемен тер чыкты. Жетекчим: «Кандай дейсин? Эмне оюң бар» дегендей сырдуу тиктеди.

Намысына келе түштүм.

– Сүйүү бар-жокко карабайт. Улуу адамбы, жөнөкөйбү ылгабайт. Азыр жарды болсом, сүйгөнүм менен байыйм. Бардыгын тааныган билимдүү адамдын кылар ишиби? Синдиши экөөбүз чече турган иш. Кийлигишпей эле коюшсун, – дедим.

– Ачуу душман, ақыл дос. Ақыл токtot, Ильяс. Кызындын ақылы болсо, эжесин укпait, сүйгөнүн табат. Ақылдуубу?

– Өзүнүз деле көргөнсүз.

– Качан?

– Өткөн кышта мени издең келгенчи.

– А, эми эсиме келди. Жакшы кыз. Мандайы жарык. Сага жуп келет. Мен да эжесинин пикирине кошулбайм. Тилегиңерге жеткиле! – деди жетекчим. «Эжеси жактырбаса сүйкөнбө, башка бирөөнү таап, үйлөнүп ал» – деп айтат ко деген оюм быт-чыт болду.

\* \* \*

Арадан көп убакыт өтүп кетти. Жетекчим айткандай Таты менен почтанын сурап алуу бөлүмү аркылуу кат жазышып турдук (жетекчим жатаканага жазбай до вестребованиени сунуш кылган). Ортобуздагы сагыныч күчөгөндөн күчөдү. Күн алыс кат келет. Келбесе санаа тынчыбайт. Күндөр өтө берди. Таты окуусун жакшы окуп жатты. Бир күнү Татынын агасы мейманга чакырып калды. Чай ичилип, эс алыш олтурган элек. Бешинчи класста окуган Айгүл мага сүрөт салынган альбомду көтерүп келди. Ар бир сүрөткө кызыгып, тигилип көрүп, тааныштарбызызды издең олтурдук.

– Ава, караңызыч бол сүрөттү? – деди капыстан Таты менен түшкөн сулуу жигитти көрсөтө берип.

– Бу ким? – деп Татыны көрсөттүм.

– Таты эжем, – деди токтолбой.

– Бучу? – деп Татынын жанындағы жигитти сөөмөйүм менен көрсөттүм.

– Асан жездем. Таты эжеме үйлөнөт, – десе болобу. Көзүм карангылай түштү. Дендароо болдум. «Ушуну билгизейин деп мейманга чакырган экен го» – деп оюм алда кайда кетти. Тамак жүрөккө баспады. Ары оонайм, бери оонайм, уйку көрбейм. Түндүн таң атмагы тозок болду. «Таты, сүйүүнү ушинтип алдамаксыңбы? Калп эле тил эмизип, сендикин деп жүргөн экенсиң го. Эжем тигиндей, мындай деп алдаганың тура» десе бир кыялым: «Жок, Таты сеники. Эртөн жүздөшүп, чын-бышыгына жет. Көлөкөгө ишене бергидей оюнчукпу сүйүү деген. Тез барып, аныгын бил» – дейт экинчи кыялым. Айгүлгө көрсөтпөй сүрөттү «уурдал» алдым. Ишиме эртеп келип, жетекчимдин келишин чыдамсыздана күттүм. Ошол күнү шаарга жөнөп кеттим.

Күүгүм талаш Бишкекке келдим. Түз эле кыздардын жатаканасына бардым. Кирип-чыккандардан Татыны чакырттым эле, бат эле келди.

Мен экенимди кыздар айтып барыптыр. Аны көрөрүм менен бардыгын унуткандай болдум.

- Ой, Ильяс, сен кайдан? Тынччылыкпыш, эмне айтып койбайсун?
- Өзүн кандай? Ден соолугун жакшыбы, Таты?
- Жакшы! Сен дегенде чочуп кеттим, өзүн кандай?

Экөөбүз элеп-желеп, көрүшүүгө ашыктык. Сыртка кандай чыкканы-бызды сезбей калдык. Дзержин бульварында узак олтурдук. Сөзүбүз түгөнбөйт. Түнкү салкын жел жүрүп, чыйрыга түшкөнсүдүк. Ушундан пайдаланып, костюмуду чечип, анын женил кийимчен чыкканына чыйрыкпасын деп ага жаптым. Эки оюмдун бири: күдүктөнгөн санаамды билгизе албай алекмин. Ал костюмуду жамынып жатып, тек гана мага бурулуп, кадимкисиндей күлүмсүрөп, жайдары гана:

- Өзүңчү, чыйрыгасың да – деди.
- Сенин демин жандуйнөмдү ысытып турат. Сен үшүбөсөң болду.

Таты жакын отур, чыйрыкпайбыз дегендей мага ыктай калды.

– Кел, бирге жамыналы, экөөбүзгө жетет. – Аナン унчукпай калды. Башын ийниме жөлөп, сол колун аркаман орой кысып олтурду. Жагым-дуу жыты магдышратып, уктап бараткандай мемирий түштүм. Асманда-гы каалгыган аппак айга суктанып карап алдым. Кучагымда айга окшо-гон периштем сулуулугун айга теңештиргенсийт. «Биздин ак сүйүүбүздүн данакери ушу ай эмеспи. Күбөбүз да, күбөчүбүз да» деген ойлор түрмөк-төлөт. Ошондо кечээ Айгүлдөн уурдал алган сүрөт жүрөгүмдү мыжып жиберди. Оозуман кандай чыгып кеткенин билбейм:

- Менден Асан сулуубу?
- Эмне дедин? – Таты чок баскандай чочуп кетти.

Болгонун болгондой айттым. Сүрөттүн чоо-жайын баяндадым да, сүрөттү алыш чыктым. Таты капалангандай да, ачуулангандай да жок. Тек гана:

– Ильяс, ичиңе таруу да айланбайт тура. Ушуга кантитп оозун барды? Бул Баалы эжемдин уулу Асан эмеспи. Көрсөн керек. Көп эле айткам Москвада окуйт деп. Бала-чакалуу. Келинчеги сени менен курсаш эмес беле. Жээнимен шек санаганыңа жол болсун, – деп күлүп жаагыман сылап кой-ду. Эмне дээримди билбей калдым. Денемди калтырак басты. Кыз ак экен да, береги асманда каалгыган ай кандай тунук таза болсо, бул да ошондой турбайбы. Арандан зорго кечирим сурал, өзүмө ыктай тарттым да:

– Кечиричи мени, алангазарлык кылдым. Сени эч кимге ыраа көрбө-гөнүмөн чекилик болду. Дүйнөдөгү эң кымбаттуум, жалгыз жылдызым сенсиң... Кантитп ичи тардык кылбай-ы-н. Ак сү-ү-й-үү-үм.

– Эми түшүндүңбү? Көңүлүң жайландыбы?

– Кеч түшүнгөнүмө өкүнөм... – Татынын бадырайган көздөрү жалжылдай түштү. Демейдегидей жайдары. Анын жароокер күлкүсү абдан уялтты.

Эртеси биз фотосалонго эгиз козудай ээрчишип бардык. Сүрөткө түшүүчүлөр анча көп эмес экен. Экөөбүз кандай түшүүнү мақулдашып, күлкүнүн коштоосунда көнештик. Акыры ал менин он ийниме эки колун коюп, башын менин башымга жөлөп күзгүгө каранып көрсөк, көңүлүбүзгө төп келди. Ошентип түштүк. Ошол эле күнү мен айылга кеттим.



\* \* \*

Турмуш өз нугунда өтүп жатты. Ошол жылы энемдин эски оорусу кайра кармап, жай бою Каракол шаарындағы ооруканада жатып дарыланды. Күн алыстап ооруканага бармай. Бул мезгилде Татыдан да кат сейрек келе баштаган. Өзүм да сейрек жазып калғам. Анткени: «Энем ооруп еки күндүн биринде ооруканадамын» – деп кат жазсам, «каман-эсен сакайып кетсе экен? Кашинаң чыга көрбө? Аман болсок кор кылбай багып алабыз» – деп ар бир катында сурай берчү. Ансайын жүрөгүм элжиреп, кубанычка толкуйм. Каттын сейрек келгенине кейибейм.

Арадан бир ай өтүп кетти, Татыдан кат жок. Ушул бир ай кылымга татып, санаам санга бөлүнүп, уйку көрбөйм. Канатым болсо Татыга учуп жетсем дейм. Энемден айланчыктап чыга албайм. Акыры энем ооруканадан чыгып, үйгө келип санаам тынышып калган. Эртеси шаарга – Татыга барып келүүнү ойлоп олтургам. Сырттан почточу кат-кабар алып келгенинен улам атып чыктым. Чын эле Татыдан кат бар экен. Бирок мурдагыдай калың эмес. Жүрөгүм зыр дей түштү: «Сүйгөнүм, Таты сага кырсык болдубу?» Ойлорум ушундай быт-чыт...

Катты аяр ачтым. Күш тилиндей гана кагаз. Көзүм караңгылай түштү. Тамагым буулуп, демим кысылды. Жаманчылыкты сезип, ко-роонун ичине кирдим. Көзүмө тамгалар бүдөмүктөнүп көрүнбөйт. Көзүмдү укалап, чоң-чоң ачтым да окуй баштадым. «Ильяс кечир мени. Тагдырыбыз ушундай экен. Тилегибизге жетпей калдык. Эжем көздөгөн максатына жетти!!! Кош бол, наристе сүйүүм. Сенин шордуун, Татың». Дел болуп туруп калдым. «Таты, Таты ушуну кылмак белен?! Ак сүйүүм ойрон болдубу?! Кайда тунук, таза анттар?!» – деп ичимен өксүп-өксүп ыйлап алдым. Канча турганымды билбейм. Ал күнү жинди немедей эмне иш жасаганымды билбейм. Көк мээ койдой денгиреп жүрө берипмин. Күүгүм киргенде эле төшөгүмө куладым. Уйку жок, шыпты тиктеп жата бердим. Көз алдымда Татынын элеси. «Сен ушундай экенсің ээ, Таты? Керт башыңа ээ боло албай жетелемеге көндүң? Алсыз белен? Же мени жоошутуп алдап жүрдүңбү? Ушундай эркисиз, антка тура албаган ак сүйүүнү бапестебеген алсыз белен? Эжендин сөзүнө муюп, ак сүйүүнү тебелеп-тепседиңбі? Сүйбөсөң зордомок беле, таң, айтор ким билсин?» Ушундай түркүн ойлор еки таштын ортосуна салгандай кыйнады.

\* \* \*

Ойго жеңдирип жиберипмин. Маңдайымда олтурган аялды да эти-бар албай. Үстөлдүн тартмасын эле тырмалайм. Акыры эскилиги жеткен чөнтөк блокнотту таап алдым.

– «Эки тоо көрүшпөйт, еки адам көрүштө» деген тура. – Аялдын алдына кесилген сүрөттү – өзүнүн элесин койдум да, – ушул экен сүйүүнү

тебелегендик. Анын баркын билген гана билет. Менин сени жазалаганым экөөбүздүн элесибизди ылайыксыз деп экиге бөлгөнүм.

Татынын өңү өзгөрүлө түштү. Катуу айтканыма чочуп кеттим. Ыңгайсызданганымды сезди көрүнөт, ал кадимкисиндей көздөрүн балбылдатып, жайдары жылмайып:

– Сага эмне болгон Ильяс? Бүтүн сүрөттү бүлүнчүп кеспей койсоң болмок, сүрөттө не жазык?

– Кечир Таты? Сүйүгө арзыбай калганымдан, экинчиiden, басмырланган адам сенин жаңында болушун ыраа көргөн жокмун.

– Оо, шордуум Ильяс! Туура кылгансын. Муну деле сактабай койсоң болмок, – деди Таты улутунуп. – Мен эжемдин тилине кирип, анын ақылынын тайкылыгын сезбей алданым. Бал тили уу экенин учурунда билбепмин. Тузакка кандал түшүп, торго кандал илингенимди билбей калдым. Сени ойлоп канча азап чектим, кайтыга чөмүлдүм. Өзүмдү өзүм жектеп, эжемди да сыйлоодон, урматтоодон калдым. Кечир мени, Ильяс?! Сүрөттө не жазык, жок дегенде наристе сүйүнүн күбөсү болбойт беле.

Ичимде катуу уялдым. Ал менин ийнime эки колун коюп, башыма башын жөлөп түшкөн сүрөттү кесип, экиге бөлгөнүмө эми өкүндүм.

Таты мага жайдары карады. Арабыздан канча мезгил өтсө да, наристе сүйүнүн күчүн кара чиркин, жылуулуктун сезимин таратып жүрөгүм зырп дей түштү. Таты дале баягыдай сүйөөрүн билгизгендей бадырайган көздөрүн балбылдатып турат.

– Илгери, алгачкы сүйү отун тутандырган көл жээгиндеги айлуу түн эсиндеби?

– Эсимде эмей Ильясжан! Кадимкидей эсимде. Ал тургай кандал сөздөр шурудай тизилип айтылгандар да эсимде. Кантип унутайын. Ошол айлуу түн кайта келсечи, атаганат?

Бир айтасыңбы, эки айтасыңбы, жалган дүнүйө. Мындај жаңылышиң тык болбойт эле. Күнөө менде жаным Ильяс, мен күнөөлүүмүн, – деди ый аралаш. Заматта жадыраган жүзүнө кар жаап.

– Койчу, Татым! Ыйлабачы, сенин көз жашынды көргүм келбейт. Сай-сөөгүм сыздап баратат.

– Бугумду чыгарып алайын дедим. Илимдин кенин тапсан да, жүрөктүн сырын таба албаганыма өкүнөм. Кечир мени, Ильясжан! Телегейим тегиз болсо да бир нерсем жетпей, ар нерседен кемчилмин, сенсиз күнүм караңты сезилет. Көрсө, ал сүйү тура.

– Сен да кечир. Сүрөттү кесип, сени унутайын деген эмесмин. Экинчи нускасын дайым жүрөгүмдүн тушуна сактап келем. Ишенсең мына. – Төш чөнтөгүмдөн блокноттун ичинен кылдат жука кагазга оролгон сүрөттү алдына койдум.

– Ыракмат, Ильясжан! Мени кечир, сүйүнө арзый албадым. Такыр түнүлгөн экен дедим эле. Өмүргө шам жагып койдун. Сен да менин жүрөгүмдүн терекинде бирге жашап келесин. Кыялымда эки кызыымды сени менен бирге тарбиялат, алардын балдарын да бирге эркелеткендей болом.



– Кечирдим, жаным. Сенин элесин да жүрөгүмдүн түпкүрүндө. Сенин колуң илимдин туу чокусуна жетсе да мага жөпжөнөкөй, кол жеткис жер жүзүндөгү асылымсын. Дүйнөдөгү эң кымбат адамымсын. Сүйүү илимди да, бийликті да, падышаны да ылгабайт.

– Мен жаңылдым, Ильясjan. Эми балдарыбыз жаңылбасын! Экөөбүздүн алгачкы сүйүүнүн алоолонгон айлуу түнү кайталансачы, атаганат!

– Болор иш болду, Таты. Өткөндү эңсесек да кайтып келбейт, өкүнүчү ошо. Айлуу түндү кара булут каптап калды.

– Оо, Ильясjan, айтканын туура! Өмүрбүз өкүттө өттү. Тилегим – биздин зарлап издешкен күндөрбүздү уул-кыздарбызга көрсөтпөсүн!

– Аның туура, жаным! Мындан ары биз көрбөгөн ачык асмандуу, аппак айлуу түндө эки жаштын шынкылдаган үндөрү кайталана берсин! Биз көргөндү аларга кудайым жазбасын!

– Эми ошол айлуу түндү көрө албайм. Өкүнөм. Өзүң айткандай кара булут чүмкөп алды, – деди Таты ыктай олтуруп.

Чын эле ошол айлуу түндү кара булут каптап калган болучу...

---



*Афиоолор*



Биримкул  
АЛЫБАЕВ



## КӨЗҮ ӨТКӨН ТАЛАНТАРГА ТААЗИМ

Райкан менен Мидинге

Эки акын – эки чынар көк тиригеген,  
Айдың көл асыл таштуу мелтиригеген.  
Миң эмес, тиillion жыл өтсө дагы  
Сөздөрү касиеттүү, эскирбекеген.  
Кыргыздан кыйла талант чыкса дагы  
Бул экөө жапан тулпар, жеткирбекеген!

Эки акын – эки арашан атып турған,  
Эки дос – кучактарын ачып турған.  
Таш эмес, өздөрүнө эстеликти  
Таасындал, таамай айткан сөздөн курган.  
Эт жүрөк элжиреген жыйындарда  
Жолуна бул экөөнүн кимдер турған?!

Эки акын – эгиз жандай эки жолдош,  
Экөөндөй болсо болоор, же эч болбос.  
Бук болуп кончыл чөгүп турған кездे  
Булаарсыз бөксөлүктүн орду толбос.  
Көңүлдү көкөлөткөн ушул экөө  
Көк деңиз сапырылган, такыр соолбос!



Эки акын – эки жылдыз жанып турған,  
Эки өтүр – ырдан кубат алып турған.  
Чачырап эл-жерине жакут болуп  
Заманга калыс карап, калыс турған.  
Мейли алаф арабызыда жок болсо да  
Адамдын асылдары, барып турған!

Эки акын – эки бирдей кайнар булак  
Аскадан алдас уруп түшкөн кулап.  
Булактын боюна тек келе калсан,  
Жаштыктын, шайырдыктын илеби урат.  
Арадан эрте кеткен эки акынга  
Ай булак арман кылып ыйлан турат.

### **Бұбұсара Бейшеналиевага**

Сулуулугу ашип түшкөн мағалдан,  
Салтанаттуу сахна үчүн жафалган.  
Өтө токтоо, өтө акылдуу, жонокөй,  
Көрбөгөмүн тындай жанды аялдан!

Бийчи эжебиз бийлеп түшкөн энеден,  
Энеси да: «Бийчи бол!» – деп торғон.  
Эжекебиз бийлеп жаткан учурда,  
Тээ астандын периштеси жөлөгөн.

Мейли жазда, мейли жайда, же кышта,  
Же бурганак, бороон улут бул тушта  
Театрдан көрөр элек эжени,  
Жакшылаардын өтүрлөрү тек нуска!

Өлүп жайлую ойлобогон жан эле,  
Бул жашоодо – тахабатка зар эле.  
Аялзаты болуп туруп эжеде,  
Анык алптын касиети баф эле!

Жакши көрчү жаның ачылган гүлдөрдү,  
Жакши көрчү жылдызы көп түндөрдү!

Кээде үшкүрүп, кейигенин айтчу эмес,  
Билбейт ага бул түнөздү ким берди?!

Өтүр кыска, кыска болсо тейли – деп,  
Көтөрүңкү, же чөгүңкү кончук тек.  
Жашаш керек жашагандай дегенсип,  
Жалгыз жүрчү бак афалап сейилдеп.

Энеге окшоши тына, тына төрөөочү,  
Кээде шашып театрға жөнөөочү.  
Ошондо эле эжебизди биздин эл  
Таңдын Чолпон жылдызына тенцөөочү!

Жылдыз эле чындыгында бир келген,  
Сулуу эле сулуулардан иргелген.  
Талант эле таңырккаткан, тамшанткан,  
Мунун баарын эжебизге ким берген?!

Үкү тагып тәэ жылдыздуу тоолорго,  
Оюнду да ошол жакка койгондо  
Бүткүл дүйнө шатырата кол чаптак,  
Бүгүн биздин Бүбүсарабыз болгондо!..

## Турап Кожомбердиевге

Турап деп айттай атынан:  
– Туке! – деп жүрүп көнгөнбүз.  
Бирге иштеп, бирге ыр жазып,  
Бир жерден достор өнгөнбүз.

Алл акын эле, алл түчө,  
Кыяллы кудум баладай.  
Биз кирген ресторанга  
Акчасын чаччу самандай.

Тамактын алып чүйгүнүн:  
– Жыргайлыш бүгүн! – деп койчу.  
Ыр жандуу биздин ортодо  
Ыр жайлую гана кеп болчу.



Өтүрү кыска Тукебиз  
Өлүпдү отө жек көрчү.  
Үзалуу болуп турғанда  
Бир жазып күнүн откөрчү.

Жүрөгү түңдүү чоң акын  
Чоң таштайт түра кадамды.  
Кейикчээл өзү жүрсө да  
Кейитчү эмес адамды.

Кем болуп тузу жашоонун  
Кээде ыйлан алуш көрүнбөй.  
Билимсиз пендө көп экен  
Бир келген ушул өтүрдө эй!..

Албасын айткан жанагы,  
Албасын аны көңүлгө.  
Тукемдин түшкөн сүрөтү  
Илинип турат төрүлдө!

Алл акын эле, алл түчө,  
Алл бойдон туурда олтурат.  
Биз кирген ресторандар  
Тукем жок бүгүн бош турат!..

## Жолон Мамытовго

Атчудай бирөө артымдан  
Айбыгып турал жазгандан!  
Жол тартып келбес сапарга  
Жолонум кетти ак кандан.

Алчу эмес кайфа, бергенин,  
Арстаны болчу пенденин!  
Быллафын бүткүл жатка айткан  
Акындан тындай көрбөдүм!

Жок чыгар азыр пендеден,  
Жолондой болуш кемде-кем!

Ташкындан бүткөн дайра эле,  
Талантты мындай көрбөгөл!

...Өзүнө өтө жакыны –  
Казактын белдүү ақыны –  
Мунқанып Мухтар Шаханов  
Ың окуп, ана жатыры!

Эки элдин коштор жосунун,  
Эки элде эгиз козу бул!  
Ың окуп жатыр зор ақын  
Табытын тиктеп досунун!

О, кандай уктуши сөз эле!  
Күюлуп жатты өзү эле.  
Уккан жан ыйлан шолоктор,  
Басылбай койду эч эле.

Ошондо Жолон табыттан  
Түрчудай тага сезилди.  
Ақын да ыйлан, жер ыйлан,  
Астмандын көзү тешилди.

Жолонум жерге сыйбады,  
Жолонду жер да кыйбады.  
Астманды турат туу кафман,  
Мындан да ашкан, сый бафбы?!

## Аман Токтогуловго

Энеден туулду элен  
Эңгезер тилек менен.  
Элинче берегин көп  
Кыргыздын кулуну элен!

Тилегин, аткарылып,  
Тилегин, аткарылбай  
Жарк эткен чагылгандай  
Жаш кеттин, жан боорум ай!..



*O, арман, арман дүйнө!  
Оносуз жалган дүйнө.  
Күтүүсүз пендесине  
Күйүттү салган дүйнө.*

*O, кудай, кудуреттүү!  
Бизден зор, бизден эстүү!  
Сен кайда алып кеттиң,  
Балаңды идирактүү?!*

*Катуусун, кара жер сен!  
Катаалсың, Ажал да сен!  
Болбосо катыласың  
Эмне үчүн, Аманга сен?!*

*А бирок Аман өлбөйт,  
Астандан колун сермейт.  
Бийлаган апасына:  
– Бир жазып, тындамын! – дейт.*

*Айланып Ала-Тоонун  
Сыйкырдуу күн-айына:  
– Сын жазып, тындамын! – дейт,  
Сыздаган жубайына.*

*...Энеден туулду элең  
Эңгезер тилек менен.  
Элинде берерин қөп,  
Кыргыздын кулуну элең!..*

### Түмәнбай Байзаковго

*Куйкум сөзү күрч эле,  
Кошмосу жок түрч эле!  
Кошоматчы эргулдар,  
Коомайланып түрчү эле!*

*Күлдүрүчү да адамды,  
Өзү: «Бырс!» – дөп тим болчу.*

Тууфалыгын айтканда,  
Турушу менен пил болчу!

«Ооруйт, – дечу, – жүрөгүм»,  
Басып койчу жүрөгүн.  
Кан согушка катышып  
Кайткандыгын билетин.

Ийри-буйру таягы  
Эч колунан түшүчү эмес.  
Сүйлөй берчү жыйында,  
Сөз кезегин күтүчү эмес!

Абдан кызык киши эле,  
Акындыгы күч эле.  
Кыргыз жерин күп жазган  
Акындардан ушу эле!

Кем калыштайт Мидинден  
Күйкүм сөзү мен билген.  
Кайран акын Түтөкөм,  
Кайрылбасын ким билген?!.

## Медетбек Сейталиевге

Ичин койчу Медетбек,  
Ичкенинде себеп көп:  
– Аңдып жүргөн шум ажал  
Акыр бир күн женцет, – деп.

Ичпей калса Медетбек  
Өтө сылык, отө элпек.  
Жаза берчү ырларын  
Жакиши заман келет, – деп!

... «Арашанда» ал калып,  
Баса бергел мен бағып.  
Ирегелеш жашадык,  
Ичкич болуп атальп!



*Оору таап ошондон,  
Кызыл өңү бозорғон.  
Жалты журтка жарыя,  
Жазуучудан бошонгон.*

*Байдылданын «Ташкоргон»,  
Баш кошконбуз ошондон!  
БараФ элек азандан:  
– Баса күй, – деп, – бозондон!*

*Биз алафга ошондо  
Белен татак, аш болуп,  
«Балдары» элек Ак Үйдүн  
Байдыкебиз баш болуп!*

*Ырларыбыз чыкчу эмес  
Китеп эмес, гезитке!  
Уналгыны тилдешчү  
Үнүбүздү эшиитсе!*

*Бизден да отут каталык,  
Биз ушинтип жашадык.  
Бизди сойгон заманга  
Бирок болбойт капалык...*

## Жапаркул Алыбаевге

*Мидикем менен бир иштеп,  
Мидикем менен бир жүрчү.  
Чоңколорчо сөз сүйлөп,  
Чогулган элди күлдүрчү.*

*Байдылда, Акбар, Жапаркул –  
Кошулган жери күлкү эле.  
Оромпой төпкөн жылдары  
Бөлүнбөй чогуу жүрчү эле.*

*Сатифа менен фельетон  
Жазбаса бугу чыкчу эмес!*

Калеми менен жаа тартып  
Калтырды бизге мыкты элес.

Экөөбүз чогуу басканда  
Бир тууган дешчү көргөндөр.  
Жарака салып ортого  
Жарыбайт бизди бөлгөндөр!

Агабыз Мидин баш болуп  
Бир тууган болуп калганбыз.  
Жапаш да, мен да жашырбайт  
Мидинден сабак алганбыз!

Экөө тен өтүп дүйнөдөн,  
Жападан-жалгыз мен калдым.  
Экөө тирүү кезинде  
Билинчү этес кел-каржыл.

Мидикем менен Жапашты  
Өзүлдүн агам деп билем.  
Адабият тайданда  
Арбагы колдойт деп жүрөм...

## Ырыспай Абылқадыровго

Бөлөк дүйнө, бөлөк жай,  
Бөлүндүңбү, Ырыспай?  
Бугун толуп көөдөнгө  
Бул жашоого сыйыштай?!

Күндүк жолдо күйишөлбөс  
Күлүктөрдүн бири элең!  
Ырдан бүткөн жандүйнөң  
Ырчылаардын – пири элең!

Бул жашоого бир келген  
Буудан элең иргелген!  
Сайрасын деп Тенцирим  
Сага тукал үн берген!



*Буркурадын, боздодун  
Ичке батпай арманың,  
Сездирбедин ооғунун  
Сенцир тоодой салмагын.*

*«Бали, Ырыспай!» – дегизип  
Басыгындан танбадын,  
Бийик караптап өттүң дос,  
Махабаттын байрагын!*

*Сезимдерге өфт койгон  
Сейрек талант чынында  
Сендей болот, Ырыспай,  
Ташкындаған ырында!*

*Айлык жолдо алыска  
Анык тулпар жүрүшүң.  
Алты дубан кыргызга  
Ансыз да дос, тириүсүң!*

*Махабаттын булбулу –  
Сайрай турған учуру!  
Өтүрдө чон жаңылат,  
Өлдү десе, ким туну!*

*Бир өтүрүң жалы очуп  
Боз топурак жазданды.  
Бир өтүрүң, Ырыспай,  
Жаңы гана башталды!..*

### Сүймөнкул Чокморовго

*Бул жашоодо убактысы тар эле,  
Бир түнөттү бошко откөрбөс жан эле.  
Адамдагы бағдық жакшы сапаттар  
Сүймөнкулдин турпатында бар эле.*

*Айкын таксат, таңдайынан от жангап  
Акын болчу кыл калемди колго алган!*



Кол ойнотуп колуз чертип, ыр ырдан  
Бул купуя өнерүнө таң калгам.

Кээде «казак», кээде «өзбек» – Чокторов  
Ойночу эле ат жалында от болуп.  
Жандуйнөсү өтө назик адамга  
Жатканыл жок бекеринен токтолуп!

Кээде өзүнчө күлүп койчу жафк этип  
Түрмуштагы апендини эстетип.  
Ойноп кетчү балдар менен чыт курсак  
Келечектен бир жаки шылык үттөтүп.

Кайран жигит, кайран талант жаш кетти  
Канча бир жан кайғырышты, жаш төктү.  
Аркасына бирок изин калтырып  
Аз өтүрдө ким экенин көрсөттү!

Жалбырактай назик эле жүрөгү,  
Жаш кезинен оорудан көп жүдөдү.  
«Чоң-Таш» деген Чокторовдун айылы –  
Чоң таланттан, айрылганын билеби?!

Бул жашоодо убактысы тар өле,  
Бир мунотту бошко өткөрбөс жан өле.  
Адамдагы барадык жакши касиет  
Сүйменкулдун турпатында бар өле!

---



*Конкурска*



**ДӨДҮ**

## **ЧЫЧЫРКАНАКТЫН АШЫ**

**(Аңгеме)**

Сонку жылдары Бoom калчыгайын аралап айтылуу Кызыл-Көпүрөдөн өткөндөн кийин жол боюна көптөгөн тамак-аш, эс алуу жайлары, а түгүл конок үйлөрү курулду. Бириген бири кенен, ар түркүн порумга салып кооз да, унааларга ылайыктап токтоочу атайын аянттары да бар. Алыстан жол тартып чарчап, чаалыгып келаткандардын көпчүлүгү бул ашканалардын бирине токтоп, курсактарын тойгузушат, суусун кандырышат, кээ бирлери «жүз граммдан» жутуп мээ «сергитишет». Дем-күчтөрүн калыбына келтирип алыш анан сапарларын улашат.

Мына ошол жайлардан көл тараапка бир топ өткөндөн кийин жол боюнда келин-кыздар, жаш өспүрүм балдар турушат, топ-топ болушуп. Улгайган аялдар да бар арасында. Саткандары чычырканактын ашы – ушул тар өрөөндүн дарылык касиети күчтүү бирден бир өсүмдүгүнүн жемиши. Аны баалай билгендер дарылыкка да, сонундукка да кыя өтпөй атайы токтоп ала кетишет, эртеден-кечке жүргүнчүлөрдү үмүткөр карап турғандарды кубантып... Соода-сатык акча табуунун бирден бир булагы болуп калбадыбы, анын үстүнө бул чөлкөмдө жашагандардын сата турган башка деле ашык азыктары жок.

Тигилерден кыйла ылдый, чукул бурулушка жете бербей жол боюнда дагы бир аял турат, беш-алтыга чыгып калган уулу менен. Алар көпчүлүк сатуучуларга кошуушпайт, өздөрүнчө. «Бул биздин жер, атам мага алыш койгон!» – деп башка кишилерди жолотпойт бала. «Чоңойгондо чычырканактын ашын кө-өп акчага сатып, анан ушу жерге эки кабат ашкана курам. Энем экөөнөр таттуу тамак жасайсыңар, анан биздинине

кишилер көп келишет. А үстүңкү кабатына өзүбүз жашайбыз, атамдарды да көчүрүп алабыз, ээ апа?» – дейт. Жетине албай уулунун башынан сыйлайт апасы: «Ошентебиз каралдым, ошентебиз! Тезирәэк чоңоуп атаңдын ошо тилегин ишке ашырсаң экен...» А канча сонун тилемектер ишке ашпай калды, атаганат...

Аял өзүнчө улутунат.

\* \* \*

...Эгер әкинчи ирет боюндан алдырсаң мындан ары төрөбөй калышын мүмкүн. Абайла! – деди врач Зейнеге тике карап. Баласы төрт айлык болуп калыптыр, буту-колу чыгып. Эмне үчүн ичен өлүп калды, себеби эмнеде деп жакшы эле такышты додгурлар. «Сарайдан жыгылып кетип...» – Мындан башка жооп айткан жок. Оозуна башка сөз да кирбедин. Чындыгын кантеп айтат? Эрдин кесе тиштеп, болгон ишти ичине катты. «Сак бол!» – Башка эмне демек эле додгурлар, өлүү баланы бырчылдата кесип, заматта алышыты. Адистер да, мындей иш аларга көнүмүш катары. Эркек экен. Зейне ичен сызып тим болду. Көз жашынан чыгарды болгон күчүн, өзү жакшы билет, бул алдырган өлүү бала экинчиси. Биринчиси мындан эки жыл мурун бир ууч уюган кан болуп түшүп калган. Анда врачка кайрылган эмес. Бир жума кыйналып жүрүп кийин жакшы болуп кеткен. Ошо боюнча өзүнчө сактанып жүрчү ар кандай амал кылып.

Сүйлөшүп эле жүрүп баш кошкон Сатыбектин ачуусу өтө чукул, баарынан да кызганчаак экенин билген эмес, учурунда Зейне. Башкалардай эле күлүп-жайнап, жаңы үйлөнүшкөн жылдары ынак да болушчу. Жыл өтүп-өтпөй ата-энесинен бөлүнүп чыгышып, өздөрүнчө түтүн улап, Сатыбек абдан эпчил, ишмер экен, тез эле буттарына туруп кетиши. Канча кылган менен айылдын кызы эмеспи Зейне да ишке кичинесинен чыйрак болчу, күйөсү менен тең жарышып, үй ичиндегиби же талаадагыбы жумуштардан калышпай чогуу иштешип жүрдү. Бел оорутуп, кол жоорутуп эмгек кылбаса айыл шартында жашоо кыйын. Ошентсе да жылдын кай мезгилинде болбосун биринин туулган күнүн белгилеп да, бирөөнүн баласынын тоюн берип же жөн гана чогулушуп эс алыш, көңүл ачуу айыл жаштары үчүн көндүм иш. Алардын арасында үйлөнгөндөрү бар, солоктоп бой жүргөнү бар. Андайда ичкилик ичилет, ыр ырдалат, ар кыл тамаша сөздөр айтылат. Аларды ким көнүлгө алмак эле, эрентөрөн көрүшпөйт. Зейне оюн-зоокко башынан жакын, тартынбай сармерденди да баштап, комузун көтөрө келип кол ойнотуп чертип, ага кошулуп шаңқылдал ырдан да жиберчү.

– Ой, даат! Бу кимдин аялы, ыя?! Ха-ха!..



– Эй, ажыратып алсам бейм, антташып алган жарындан! Ха-ха!..

– Ушу сенин багынды Сатыбек эле байлап жүрөт, болбосо эбак эле эстрада жылдызы болот элен...

Дуулдашып атып аны кайра-кайра ырдатышат. Зейне эч кимдин көңүлүн калтырчу эмес, ырдаган ыры, айткан сөзү көпчүлүккө жагып турса неге аянат, кимден тартынат? Оюн-тамаша күндө эле болуп жатыптырбы, «құлук күнүнде, тулпар тушунда» дейт эмеспи, убак-учуру өтүп кетсе баары калат, бөпөлөп кайра чакырып алгандай мезгил колдогу күш эмес. Ойно, құл, жаштықтықтын дооранын сүр! Өмүр деген өтө эле кыска, жаз желиндей зыпылдап өтүп кетээрин бил!..

Сатыбек өзү әлге кошулуп ырдабаса да көпчүлүк құлсө құлуп, ичсе ичиp сыр билгизбей эле отурган бул сапар. Кызык үйгө келгенде башталды, өтө кызып калыптыр. Демейде мынча көп иччү эмес. Тынч келип, тынч эле жатып алышчу. Аны кайсы кара теке сүздү, билип болбайт. «Сен жанагы бойдок Жума менен соо эмессин! Кетээр кеткенче сенден көзүн алган жок. Сен да ырдап ага ыр сундуң!» Зейне анын айтканын анча этибарга албай кол шилтеп койду: «Ой койчу, болбогон сөздү. Отурушта ырдабаган ырды кайсы жерде ырдайбыз? Жанында эле отурбадымбы». Бул сөз анын жинин ого бетер келтирдиби: «Жанымда отурганда өзүң тийишип, кылтындал жатасын, а менин көзүм жокто эмне кылып жүргөнүңөрдү ким билет, ыя?» Зейне дагы бир-эки сөз айтты эле Сатыбек чыдабай кетти көрүнөт турға калып башка-көзгө койгулап, тепкілеп салды. Зейне өйдө туралбай каттуу кыйналды. Киндигинин алды эч убакта мындай сыздал ооручу эмес. Тим эле жаны көзүнө көрүндү. Ошентип жатып таңга жуук уюган кан кетти. Айызы келбекенине эки айга жакындал калган.

Зейненин даттаныш бара турган төркүн-төсү деле жок, эне-атасы мурун эле каза болушуп, мындаираак улгайып калган агасы гана бар, Зейне эмес өз бүлөсүнүн дайынын таппайт, өтө бош. Төркүн деген аска тирек турға кыз үчүн. «Энеден кийин төркүн жок» – деп бекеринен айтылбаса керек. Айласы кеткенде кайненесине барды, өздөрү көп балалуу кишилер эле: «Эми кудай буюрбаган бала болсо кантебиз, дагы болоор. Жаш эмессиңерби» – деп койгон камарабай, өз баласы жөнүндө ооз да ачкан жок. Келининин көңүлүн да улабады. Энесинин өлгөнүн ошондо бир билди, Зейне. Аргасы канча? Болгон күчүн көз жашынан чыгарып тим болду. Башка эмне кылат?

Соо кезинде Сатыбектен өткөн ишмер киши жок, үй оокатты да, сырт жумушту да өзү тейлеп, тыйын-тыптырдын да эсебин өзү жүргүзөт. Кийинчөрөк үйдүн алдына Зейнеге комок да ачып берген. Жеңил машинесин сатып жиберип, көптөн бери самап жүргөн бусикти алып, эми шаар аралык маршруттарга чыгып турат. Табылгасы жакшы. Күн алыс кочуштап акча алып келет. «Эки кабат үй салам!» – Эмки максаты ушул.

Зейне отуруштарга барбай калган. Шылтоосу даяр: «Сатыбек жок, рейсте, келип калса барабыз». Кийинчөрәэк аларды чакыrbай да калышты. Ошентип өздөрү менен өзү. Экө барбай калса эле отуруш болбой калмак беле, айылдык жаштар чогулушуп алып дуулдап-гүүлдөп эле жатышат. Зейне конок чакыруу, элге тамак берүү жөнүндө эми ооз да ачпайт, анткени бир ирет: «Элдердикинен көп эле жолу тамак ичтик, биз дагы чай берип коёлу» – деп сөз учугун чыгарды эле күйөөсү аны жекирие карал: «Эмне, чача албай турган ашык дүнүйөң барбы, же биз бир жакка көчүп баратыптырыбызы, беребиз үй бүткөндө!» – корс этип койгон. Салына элек үйдүн тоюн бергенче деги канча жыл өтөт? Зейне ичинен тымып тим болгон. Аңсыз деле көпчүлүккө кошулушпай, ээн аралда жашагандай өздөрү менен өздөрү. Кирип-чыккандар сейрек.

Бир жолу төңтүш келиндер комогуна келип калышты шаракташып. Көрсө, бир келиндикинде болушуп, аныкынан сый көрүп келатышыптыр. Кызып калышкан экен, деги эле болушпайт ар кайсыны сүйлөшүп.

- Сен эмне бизге кошулбайсың, ыя?
- Эч болбосо арагың барбы же ага да ээ эмессиңби?
- Күйөөң ушунчалык зыкым экен, ээ. Түү, ата..

Зейне күлүп, бир бөтөлкө арак бузуп берди. Келиндер жарытып деле ичишкен жок, мына эми тарай берерде Жума келип калбаспы. Шылтоо табалбай турган келиндер аны тегеректеп, алып айласын алты кетириши. Айыл арасындагы таксисттик ишти ошол аткарчу.

– Бизди машинене салып алып шаарга алып барып келчи, бүгүн бир рахатка баталык...

- Качан аял алып, той бересиң ыя?
- Ушинтип эле жүрө бересиңби, колоктоп?.. – Аны жулкулдатып атып ага дагы бир бөтөлкө арак алдырып, жаңы эле сен ал, мен ал болуп жатышкан, ушул мүнөттү эле күтүп тургансып Сатыбек келип калбаспы, маршруткасын айдал. Зейненин денеси дүр дей түштү. Тегерегиндеги-лерге билдирген жок.

– Мен Нарынга кетип жатам, кийимдеримди даярдап берчи, – деди чала-була ичке баш багып. Комок ичиндегилер менен баш ийкешип учурашкан болду да, шашыла кайра басты. Келиндер бирин бири түрткүлөшүп Жуманын машинесине отуруп алып шарактаган бойдон жөнөп кетишти. Сатыбектин мүнөзү аларга дайын да.

– Ии, эми экөөнөр ачыкка чыккан экенсинер, ээ! – Кызуубу же рейстен көңүлү бузулуп келгенби, ай-буйга келбей Зейнени көмөлөтө муштап сабаганга кирди. Айтпаган сөзү калган жок: «Мен мурун эле билгем, экөөнөрдүн соо эмес экениңди, жанагы жалаптар да кошумча болуп. Эмне үчүн комокко киргизесиң аларды, ыя? Экөөнөрдүн кезигише турган жериңер ошо комокпу? Арам кылып бүттүңөр!..» Зейнени сүйлөткөн жок. Баарынан да курсагындагы баласын сактады, келин. Эки



колу менен ичин кучактап башын да, денесинин башка жерин да тосуп жатты соккуга. «Ичиме тийбе! Айланайын, эмне кылсаң ошо кыл, бала-га тие көрбө!» Төрт айдан өтүп, жаңыдан кыймыл кагып калган. Зейне-нин жалынып-жалбарганнына караган жок: «Бул менин балам эмес! Ошо, Жума ойношуңдуку!» – деп, керилип туруп бүрүшкөн келинди табар-сыкка тәэп жиберди.

Зейне андан кийин эмне болгонун билбейт, көзүн ачса төрөт үйүндө жатыптыр... Ошентип төрт айлық өлүү баланы кескилеп алыш салышты додгурлар. Башка бара турган жери жок, ооруканадан чыккандан ки-йин үйүнө келди.

– Акмактык кылышмын... Кечирип кой! Жанагы Жума көзүмө көрүнсө эле өзүмдү кармай албай калам. Же үлөнбөйт, көрүнгөн катынга анги болуп..

«Акмын, кудай алдында да, сенин алдында да! Аны менен эч бир бай-ланышым жок. Жөн эле бирөөнүн күнөөсүн көтөрүп жатасын». Мын-дай сөздөрдү канча ирет айтып, канча ирет жалынбады, Зейне. Жарым жылбы же андан көпшү тынч жашап калышат эч нерсе болбогондой, анан өткөндөгүдөй бир учур туш келип калса эле бүттү, өлөр-тирилерге ка-рабай уруп-согуп тепкилеп жатып калат. Айткан сөзүн заматта унутат. Канына синген кызганыч сезими ичкенде аны акыл-эстен айырып, жин-ди кылыш жибереби, түшүнүү кыйын.

Бул окуядан кийин бир жылча мезгил өттүбү эсинде жок, бир жолу борборго товарга барып, Зейне мектепте бирге окуган жакшы көргөн кур-даш кызына жолугуп калды, базардан. Окууну бүткөндөн бери жолугуша элек болушчу. Сагынышып калышыптыр. Кафеге киришти. Жанында күйөөсү, тестиер уулу да бар экен, таанышышты. Эпилдеген, ачык-айрым жигит көрүндү, конъяк алыш, болбой жатыш Зейнеге да ичирди. Эмне де-ген сөздөр айтылбады: курдаштарын эскеришти, кимдин кандай жашап жаткандары жөнүндө сөз козгошту. Акча боюнча айта келип:

– Болгон-кайгон акчанын эсеби менде, соода-сатыкты негизинен өзүм жүргүзөм, күйөөм жардам гана берип турат, – деди курдашы.

Алар үч жылдан бери Россияга барып, бул сапар борбор калаадан үч комнаталык үй алыш, квартирант таап киргизип коюшуп, эми кетип жат-канын кеп кылды.

– Күйөөң менен барсаң эки-үч жылга жетпей материалдык жактан онолуп келесинөр, ал баргысы келбесе анда өзүн жүр. Бир жыл эле соода кылыш келчи. Коркуп-үркө турган эч нерсе жок, тандап товар алыш, поездге отур да кете бер. Көпчүлүгү Екатеринбургга барышат, ал жерде кыргыздар көп. Баары бирин бири таанып, тим эле бир туугандай. Биз быйыл башка жакка баралы деп жатабыз, кааласаң биз менен жүр! – Зейне эки колун жайды, андай болсо кана? Күйөө деген кожоюн, анын урукса-ты болмоюн...

Өз иретинде Зейне да тигилерди колунан келишинче сыйлап, тамак да, ичкилигин да алыш берди, бардар киши болуп. Курбусу эки балалуу болуптур. Экөө тен қайненесинин колунда экен.

– Сен эмне балалуу болбой жатасың? – деп сурады курбусу.

Төрт айлык өлүү баласын боюнан алдыргандан бери балалуу болуу ниети оюна да келбей калган. «Эми төрөбөй калдым го. Баласыз өтөт экем бул дүйнөдөн» – деп ансыз да өзүнчө капаланып сарсанаада жүргөн. Атаганат, кудай буйруп төрөп алса, кыз болобу же эркек болобу кимисин болсо да эркелетип, эт жүрөгү эзилип, бою балкып эмизип отурса эмне деген рахат! Чоңоё түшкөндө «Апалап!» артынан чуркап жүрсө аялдын чыныгы бактысы ошо эмеспи... Эч нерсеге теңдешсиз зор кубаныч го!

– Боюмда бар! – деп койду Зейне ооз учунан. «Төрөбөй калыптыр» деген сөздөн качты.

– Ии кокуй, эми аранбы? Менин улуу уулум ондо, андан кийинкиси быйыл мектепке барды, ушу сенин бир балээн бар го. Догдурга көрүн!

Зейне күлүп тим болду. Кантит айтат?

– Буюрганы болоор, жаш эмеспизби...

– Кайдагы жаштык? Отузга чыгып калбадыкпы...

Үйгө кеч келди. Сатыбек машинесинин ар кай жерин карап, аны айланы басып жүргөн экен, алыш келген товарын түшүрүшүп жатып, аялын шектүү карап алды. Ичкиликтин жыты сезиле түштү көрүнөт.

– Ким менен ичип жүрөсүн, шалактап?

Зейне жашырган жок, курбу кызына жолугуп калганын, эмне сөз болгонун төкпөй-чачпай баарын айтып берди. Жооп кылып канча сомго ичкилилк менен тамак алыш бергенин да кошумчалады.

– Төрт жүз жетимиш сом? Жарым миң сомго тамак алыш бердиңбى? Түү, ата... Сен кутуруп кеткенсин го дейм, ыя? Жаныңды жеп калп айтып жатасың, жалап. Курбуца эмес эле тиги досуң менен жүрсөң керек, шапар тээп. Анын жолдо келатканын көргөм. Айт чыныңды? – Шап билектен алыш чуу эткизе жаакка тартып жиберди. Анын сырын жакшы билген Зейне ордунан атып туруп шарт эле эшикти көздөй жөнөдү. Жини күчөсө оцой менен басылбайт. Бирок кайда барат? Кимдикине баш калкалайт? Жоро-жолдошторунукуна деги батпайт. Баарысы анын сырын жакшы билишет. Аргасы кеткенде кайнатасынына багыт алды. Эч болбогондо ошолор арачы болоор. Кантсе да ата-энеси эмеспи, алардан жазганаар деп ойлоду. Барса, алар кечки чайын ичип отурушкан экен, жүгүнгөнүнө: «Тилегин берсин. Кел..!» – деген болушту ооз учунан. Башка сөз айтышкан жок, тигилерге чай куюп берип, жаңы гана чыныга ээриди тийген. Эшикти жулка ачып Сатыбек кирип келди кумсарып.

– Качып келип тапкан жерин кара! – Ата-энеси менен учурашкан да жок. Ай-буйга келбей Зейнени тээп жиберди. Колунан чынысы ыргып



тоголонуп кетти, туррууга аракет кылды эле, тиги аны дагы көмөлөтө тепти.

– Бу келининер мас, товарга барып акчанын баарына арак ичиp келиптири!

Кайнатасы кой, чаташташпагыла деген болду. Кемпири Зейнени же кире карады, ооз да ачкан жок.

– Бас, үйгө! – Олон чачтан бурай карманп үйүн көздөй сүйрөп жөнөдү. Эч ким арага түшүп ажыратып калган жок, чачтары жулунуп, бети-башын кан жууп, Зейне аргасыз жетеленип, күйөөсүнүн артынан баратты...

\* \* \*

– Карындаш, кайда барасыз?

Кассанын жаңында эки жигит туруптур. Киши күтүппү же башка жумштары мененби, неси болсо да Зейнеге суроолуу карап калышты. Тамаша кылаар түрлөрү жок.

– Екатеринбургга, – деди Зейне акырын үн чыгарып.

– Екатеринбургга? Өзүнүз элесизби? Бизде ашык билет бар эле. Бирөө. – Эки жигит шашып калышты. Келиндин арсарсый түшкөнүн байкап, экөө төң жарыша үн катты.

– Сиз кабатыр болбоңуз. Биз үч киши элек, үчүнчүбүздүн зарыл иштери чыгып, дагы бир жумага кармалчудай...

– Кам санабаныз! Жүктөрүнүз кана? Жарым сааттан кийин поезд жөнөйт, тездетели.

Күйөөсү кызуу уйкуга киргенде Зейне туруп алыш башынан берки өз соодасынан түшкөн акчасын эсептесе жүз он беш миңден ашык суму бар экен. Болгон кийимин кийип, жылуусун ороп баштыкка салып, чоң жолго чыгып шаарды карай жүрө берген. Эртөлөп базарга келип, ар түркүн товар алды да түз эле вокзалды көздөй жол тартты. «Тобокел! Эмнеси болсо да бара көрөрмүн. Эл барып жаткан жакка мен неге барабайм? Канчага чейин кор болом, ал шүмшүккө? Тагдырдын жазганынан баары бир качып кутулалбайм, ата-энемдин арбактары колдоп, жолумдун ачылып калгысы бардыр». – Башка не айла кылат? Көз жашы биротоло соолуп калгандай ыйлаган жок, болгону эрдин кырча тиштеп, кенедей муштумун бекем түйүп алыш жолун улады. Кечөөкү курдаш кызынын дарегин да издештирген жок. Ага убакыт керек эле. Анын максаты кандай болсо да тез арада шаардан, өмүрлүк жолдош деген аты бар күйөөсү Сатыбектен алыштап кетүү получу. Бул сапар ага эч ким бөгөт боло алмак эмес.

Эки суткадан кийин поезд Екатеринбург шаарына келип токтоду.

Жолдо келатканда таанышып алышты: улуураагы Жоро аке Ош тараптан экен, андан саал жашыраагы Таштан көлдүк болуп чыкты. За-

рыл иши чыгып бир жумага суранып калган Мамат болуп үч-төрт жылдан бери курулуш менен алектенишээрин айтышты.

– Зейне садагасы, сен эми биз менен эле бирге тур. Биз жашаган времянка үч бөлмөлүү, биз бирөөнө батабыз, сен товарың менен бирөөнү ээле. Ортонку бөлмө деле кенен, аны ашкана кылалы.

– Жоро аке палоону катыра басат, буюрса барганды көрөсүң го.

– Базар да жакын, кыргыздар бар, өзүм алып барып алар менен тааныштырып, ордунду да даярдал берем. Эч нерседен кам санаба! – деди Таштан, өзү олбурлуу, өтө эле москоол көрүнгөнү менен кыймылы ийкем, женил, жаш баладай элпек экен.

Зейне ушундай кишилерге жолугуп калганга ичинен ыраазы. «Кудайым мага да чындал боору ооруган окшойт, тиги желмогуздун запкысында жүрө бербей кетип калганым ырас эле болуптур. Башта эле баса бергенимде, балким, төрт айлык балам тирүү калат беле? Бөйдө жерден өлүп калды...» Ар кимдин өз сыры, өз кайгы-капасы бар, деги алардан арылаар күн келээр бекен? Мындан төрт-беш күн эле мурун Сатыбектин эрки менен болуп, анын ур-токмогуна чындал жүрө бергенинче Россиянын тереңиндеги бир шаарына келсе, өз алдынча жашоо-тиричилигин улап кетет беле? Анын багына боорукер, адамды түшүнө билген кишилерге жолугуп калганы да өзүнчө жакшылыктын жышааны го... Антпесе баш калкалаар туракты кайдан издейт эле? Жүгү үч таңылчак болуп оор да экен.

Поездден да текшеришип, ашык жүк десе эле асылып калышат тура, кудай жалгап Зейненин жүгүн тиги экөө бөлүшүп алып эч ким аларга тийишкен жок. Жүк көтөрөм деп да кыйналбады, үй дагы даяр болуп чыкты. Мынрайды асмандан тилеп да алалбайсың. Канча жылдан берки мун зары, азап чегип кыйналганы чындал эле Алла Таалага жеткенби, ичинен жалынып Зейненин көңүлү көтөрүлүп калды, сарсанасы басылып.

Келген күндүн эртеси Таштан аны базарга ээрчитип барып, тыйынчылынын төлөп, соода кыла турган орун да алып берди. Ош тараптан бир аял кызы экөө соода кылышат экен, алар менен тааныштырды. Келгендерине үч жылча болуп, иштери да жакшы жүрүп жаткан өндөндү. Соода деген бардык жерде бирдей го, Зейне анча деле кыйналган жок. Болгон айырмасы бул жак суук экен. Эл да бөлөк. Эң башкысы акчалуу, арзан-кымбатына карабайт. Сапаттуу, жарашыктуу болсо болду. Аке-жакелеп соодалашпайт да.

Ишинин иргилбей жүрүшү аны жаңы ойго салды. Сатыбектен качып чыкканда эптеп эле андан алыс кетип, жок жерден таяк жеп, көңүл жанчкан азап тартпасам болду деп тилечү. Мына эми айылдан да, баарынан да тели-тентуштарынан бөлүп, момолой чычкандай үй ичине камаган көркоо күйөөсүнөн да алыс. Жете да, издесе таба да албайт аны. Бети-башындагы, денесиндеги көгаласы алигиче тарай элек. Неси болсо да ал



эми эркин! Не кааласа өз эрки, өзу билет. Мурда эле неге кетип калбадым экен деп өкүнүп калат ичинен. Анткен менен шашыл-шашылба ар иштин өзүнүн аткарылаар убак-учуру, шарт намеси да болсо керек.

Тиги оштук аялдардын сөзүнөн кийин соодам мындай ыкчам жүрүп кетсе мен деле Бишкектен товар алыш келип сатып, көбүрөөк акча топ-топ, мүмкүн үй да сатып алаармын деген ой ээлеп алды көңүлүн. Атаганат, андай болсо гана...

Кечки тамак учурунда ар кайсыларды сүйлөшүп отурган учурда Жоро аке Зейнеге кайрылып калды:

– Зейнеш кызыым, бул жашоо-турмушта адамдар жолугушат, таанышшат. Эгер шарты туура келбей калышса ар ким өз жолу менен багытын улайт. Алла Тааламдын амири экен минтип алыс жерде чогулушуп, бир дасторкондон даам татып, бир үйдө жашап жатабыз, бир туугандардай. Ушундай эмеспи?

Баары баш ийкешти, туура деген кыязда.

– Бу үчөөбүздү тең билесин, капысынан таанышып калып үй-жайдан алыста минтип мандигерлик кылып жүрөбүз. Сен, кызыым өзүң жөнүндө жашыrbай ачыгын айтып берчи, биздин дагы билип алганыбыз он. Турмушта нелер болбойт, тартынба садагасы.

Сөзүн баштаардан мурун ушул учурга чейин өткөргөн азаптуу күндерүүн элестетип көз жашылап алды, Зейне. Ушундай жакын, боорукер адамдардан эмнесин жашырат, болгонун болгондой айтып берди.

– Ай, наадан!

– Айбан экен.

– Мурун эле кетип калсаң болмок экен, андай акмакка кор болбой! – Таштандын чын эле ачуусу келип алыштыр.

– Зейнеш айланайын, эми өткөн өтүптүр. Көп капа болбо! Биз колубуздан келген жардамыбызды аябайбыз. Карындашыбыз катары жүрө бер, – деди Жоро аке. Кийинчөрөек келген Мамат да, Таштан да коштоп кетиши. Ошентип камыр-жумур болуп бир үй-бүлөдөй жашап калышты. Жумуштан чарчап-чаалыгып келгенде тамактары даяр, кирлери жуулуу, үй ичи таза, тигилерге да ондой берди болду.

Ошондой болсо да күн өткөн сайын Зейненин журөгүн түйшөлткөн кооптуу сезим тынчын алды. Алгачы ага анча маани берген эмес, мүмкүн өзүнүн эле мүнөзү ушундай болсо керек деп ойлогон. Ага көңүл бурбаганга, кайдигер гана кабыл алууга аракеттенип да көрдү. Бирок ал ойлогондой болгон жок.

Кечки тамак ичилип, дасторкон жыйналып бүткөндөн кийин Зейне өз бөлмөсүнө кирип кетип, тиги үчөө болсо күндөгүсүндөй картага киришкен. Көп өтпөй эшик тыкылдап калды. Бүгүнкү сатылган буюм-таяымдарынын эсебин чыгарып отурган Зейне кагазын мындай алыш үн катты:

– Кире бергиле, эшик ачык.

Таштан экен. Уурусун карматып койгон жаш баладай башын жерге салып, босого аттады.

– Өйдө өткүлө, – Зейне өзү керебеттин четине көчүк басып орун бошотту. Бир стул, стол, анан керебет үй ичинде болгону.

– Жо... мен ушундай эле.. – Таштан тамга жөлөнүп отура кетти.

Зейненин жүрөгү опкоолжай түшсө да тигинин кыйлага үн катпага-нынан улам өзү сөз баштады:

– Эмне, сөз бар беле Таштан агай?

Тиги тамагын жасап алды, бирок дароо эле сүйлөп жиберген жок. Кыязы кантип сөз баштап, эмне деп сүйлөөрүн билбей жатты көрүнөт. Саал күтүп туруп Зейне кайрадан үн катты, мүмкүн жөн гана сүйлөшүп отурганы келгендир.

– Үй-бүлөңүз барбы, агай?

Таштан баш көтөрүп аны карап алды. Жеңилдене түштү көрүнөт.

– Үй-бүлөм болгон. Бир эмес, эки жолу үйлөнгөм. Экөө менен тең ажырашып кеткем. Үч жыл болду, боймун... – Өзүнчө күрсүнүп койду. Аялдары менен кантип ажырашкандары кызык көрүнүп, Зейне ага күлө карады.

– Анан эки аялыңыз тең көнүлүңүзгө жакпадыбы?

Күнөөнүн баарын аялдарына шылтайт го, а балким, анын башы бош экенинен кызыгып бойдок боло калдыбы, Зейне ага сынай карады.

– Көнүлгө жагып эле... Биринчи аялым менен беш жыл, экинчиси менен торт жыл жашадым, бирок бири да төрөгөн жок. Өзүм болсо бир атадан жалгызмын, ага-инилерим да жок. Жашым да кыркка жакындал...

Таштандын үнү эмнегедир каргылданып кетти. Сөзү үзүлүп, үнкүйүп отуруп калды. Өзүн эмне үчүн мұнайым, жалооруй караган себебин эми гана түшүндүбү, андан көзүн ала качып сөздүн андан ары уланышын каалабагандай Зейне кагаздарын жыйыштырып, төшөнчүсүн ондој кетти.

– Кеч болуп калды, Таштан агай. Барып эс алыңыз...

Кайрылып сөз айттууга кудурети жетпеди көрүнөт, улутунуп алып дабышсыз басып чыгып кетти.

Ушу күндөн баштап Зейне эмнегедир өзүн Таштандан оолак кармап, анча ачылып да сөз айталбай калды ага. Эртең мененки тамак ичкенден кийин Таштан күндөгүсүндөй эле Зейненин жүгүн көтөрүп алып базарды көздөй жөнөйт. Эч сөз деле сүйлөнбөйт. Күндөрдүн биринде Кырғызстандан дагы эки аял келгенин айтып калды.

– Таластық келиндер, эже-синдилер. Былтыр күйөөлөрү менен келишкен, быйыл өздөрү эле келишиптири – деди Таштан.

– Улгайган аялдарбы?

– Улуусу мен курактуу, синдиши жашыраак – деп коюп, басып кеткен, саам өтпөй экөөнү тең ээрчитип келиптири.

– Таанышып алгыла! – деди күлүп.

Шакылдаган ачык-айрым аялдар экен. Базардан анча алыс эмес бир үйдө батирде турушаарын, бул жакка төртүнчү жылы келип жатышканын айтып, Зейнени да сурамжылаган болушту. Ошо күнү эле кечинде Таштан: «Жүр, тигилерди өрүлүктөп келели», – деп калды.

Зейненин оюна да келген эмес, айылчылоо. Сатыбек экөө өз демилгелери менен бирөөнүкүнө барышчу эмес, зарыл жумуштары менен болбосо алардыкына да эч ким кирбей калган.

– Бир нерселерди ала барыш керек го, куру барбай. – Таштан акча сунду.

– Тим эле койгула. – Зейне анын акчасын алган жок. Мындай учурда бирөөлөрдүн үйүнө кандай жол-жобо менен барыш керек экени Зейнеге маалим го, таттуу-паттууга кошуп ичкилик алып, Таштан бир десте гүл көтөрүп барды.

Эртең менен эле Таштан айтып койгонбу, келиндер тамагын жасап даярданып күтүп турушуптур. Алар түн ортосуна дейре отурушту. Айтылбаган сөздөр, ырдалбаган ырлар калган жок. Канчадан бери ырдабай жүрүп өзү билген ырларын да унута жаздал калыптыр, Зейне. Ырды мындай кой, көнүлү ачылып, шатыра-шатман түшүп каткыра күлгөн учурлары болду беле, кийинки кездери? Зейне өзүнчө улутунуп коёт ичинен. Кайрылып чакырбаса өз атың деле унтулуп калат окшойт, бара-бара. Кимдир бирөөлөрдөн чочулап, коркуп-корунбай өзүндү ээнэркин сезип, каалагандай жашаганың эч нерсеге тендешсиз ырахат тура. Бүт өмүрүн конулда өткөргөн макулукка жарыкчылыктын баркы канча дейсин, ага ичээр аши, жатаар жайы болсо болду, башка эч нерсе кызыктыrbайт аны. Өмүрүнүн акырына чейин жашоосу ошентип өтө берет...

Кайтып келатканда Таштан аны колтуктап алды. Зейне анын колун каккан жок, тескерисинче, анын олбурлуу денесине ыктап, ушул салкын түндө андан жагымдуу жылуулукту сезип, ишенимдүү жөлөнүч-таянычты тымызын билип да, ту尤п да келатты. Сатыбек аны эч качан колтуктачу эмес. Бир жакка барып калышса ар кимиси өз-өзүнчө келише турган. Андай учурлар да өтө сейрек получу.

– Тиги келиндерди эми биз чакырышыбыз керек го... – деди Зейне сөз арасында.

– Чакырабыз! Сөзсүз чакырабыз... – Таштан да ушул ойдо келаткан белем, анын үстүнө ичкиликтин деми мененби Зейнени ийнинен тартып өзүнө кысып койду. – Андан көрө экөөбүз... макулдашып алсак...

Зейне анын сөзүнө түшүнө бербей колун бошотуп четке боло берди, анызы да үйтө жакындан калышкан.

– Эмнени? – деди чочулап.

Таштан бар күчүн жыйнап, кайра аны өзүнө имере тартты.

– Зейнеш, кечирип кой... – Ал саамга үн катпай калып, акыры чымырканды көрүнөт: – Эгер... сен туура көрсөң... экөөбүз баш кошуп алсак дейм! Кандай дейсин? Мени...

Зейне үн катпай колун бошотуп алып, ылдам басып бөлмөсүнө кирип кетти. Ичкен ичкилиги заматта тараап, таңды таң атканча уктай алган жок. Не деген ойлор келбеди башына. «Сатыбектен качып кетип калганима жарым ай боло элек жатып эми кайрадан күйөөгө тиемби? Таанып, билип калгандар жолугуп калышса эмне дейт? Деги эле кайрадан турмушка чыгуунун зарылчылыгы барбы, мага? Баарынан да «аңгектен качсаң дөңгөккө» дегендей бул дагы Сатыбектен өткөн ичи тар, кызганчаақ, андан да адамды аёну билбеген кызыл камчы болсо ошондо анык шорум кайнабайбы? Күйөө деген ушу болсо өлүгүн көрдүм, эрсиз эле жашайм! – деп баарынан кечип, баарын таштап түн катып баса бербеди беле?! Эмне кылам?» Эч бир суроосуна жооп табалбай эртөлөп турup, тиги үчөөнө тамактарын дайындап берип, Таштанды күтпөй базарына кетип калды. Кечөөкү ичкеникин таасириби, анын үстүнө ончулуктуу уктабаганга башы ооруп, көңүлүү эч нерсеге чаптай турган. Базар тарарага жакын буюм-тайымдарын жыйнаштырып жаткан эле, шыптылдашып берки эки келин келип калышты. Ой-боюна койбой жатып кафеге алып киришти.

– Зейн! – Кыстап жатып ичкилик ичирип, аナン жөн-жай сөзгө өтүшүп, бир аз жазылып- жайланашибып отурушкандан кийин улуусу ага тике карады. – Сен жанагы көркөо эринди таштап кетип калып ырас эле иш кылыпсын. Мына эми башың бош, бирөөнүн көзүн карабайсын. Эркинсин. Бирок билип кой синдим, бөлөк жер, бөтөн эл арасында минтип көпкө жалгыз бой жашай албайсын. Азыр заман да башка. Андан көрө жанагы Таштан жаман жигит эмес, биз аны үч жылдан бери билебиз. Бардык эле аялдардын эрлери ушу жигиттей болсо эч бири арман кылмак эмес. Сен анын айтканына макул болуп, аны менен кол кармашып алсаң эч жаңылбайсын, тескерисинче, чыныгы өмүрлүк жолдошунду тапкан болосун. Бизге ишен!..

Синдиси да бир жагынан чыкты.

– Кор болуп калышың мүмкүн, жалгыз жүрсөн. Ойлонуп көр...

Зейненин башы маң. Атаганат, ажырым жолго кабылып кай тарабына кадам шилтээринди билбей турганда туура багытка жол көрсөтөөр адилет адам жолугуп калса гана. Мурда-кийин сыр алышып, жакындан таанышпаган аялдардын сөзүнө ишненсе болобу? Аларга эмне, бирөөнүн тагдыры үчүн кайдан күйсүн? Турмуш дегениң ашуусу бийик дабанбы же ағыны күч дайрабы, канткенде өз жашоондун даңгыр жолуна түшүп, өмүрүндү келечекте өкүнбөгөндөй улап кете аласын? Атаңдын көрү ай, сарсанаага батып, акылың айран, эсиң эки болуп турганда акыл кошуп, жөлөк-тирең болчу чыныгы жолдош табылабы?

Зейне бул күндөрү не деген ойлорго таланбады. А түгүл баарын таштап, баарынан кечип көз көрбөс, кулак укпас терен тунгуюкка түшүп кеткиси да келет. Баса, антип да көрбөдү беле, чыны...

Мындан эки күн өтпөй Таштан бир кой алыш келди. Ушу шаарда иштешкен жети-сөзиз кыргыздарды чакырып куран окулуп, бата кылгандан кийин Жоро аке мусулманчылык жол боюнча Таштан менен Зейненин никесин кыйды.

– Эми экөөнөр, бириң күйөө, экинчиң анын аялы болдуңар! Мындан аркы өмүр сүрүүнөр бирге өтөт, жашоодогу кубанычтарды, кыйынчылыктарды тен бөлүшүп, оорбу, женилби аны бирге көтөрөсүнөр. Бири-бирине күйүмдүү болгула, күтүшө билгиле! Кармашкан колунар өмүрүнөрдүн ақырына чейин ажырашпасын. Оомийин!..

Ошентип, Зейне жакында эле таанышып, мурда көрүп-билип анча терен сыр алышпаган Таштан менен кол кармашты. Антпей коюуга башка чарасы бар беле? Та什 түшкөн жеринде оор дейт турбайбы, мындан аркы тагдыры кандай болоорун аны бир гана жараткан Алла билбесе, алдын алыш болжоп айтыш да кыйын турбайбы. Тобокел дештен башка эмне демекчи?

Төрт адамдын жашоолору мурдагыдай эле. Болгону кечки тамактан кийин Таштан тигилерге кошулуп карта ойнобой калды түн ортосуна чейин. Эми жаңы баш кошкондордун сүйлөшө турган сөздөрү, өздөрүнө гана таандык купуя иштери, биргелешип чече турган тиричиликтин түмөн түйшүктөрү бар. Алгач бири-биринен коомайсынып, өздөрүн оолак кармоого аракет кылышса да ар бир күндүн өтүшү менен белгисиз сезим сыйкырлап, алоолонгон жалын барган сайын күч алыш, ортолорунда кереметтүү ысыктык, башкача ынак мамиле пайда боло баштады. Экөө бир бирине өз баштарынан өткөндөрүн четинен чубап айтууга өтүштү.

– Күйөөң чын эле айбан экен, эки жолу боюнан түшүрсө. Андай немени соттоң, түрмөгө камап салыш керек. Эл – балага зар болуп жүрсө... Акмак!

Таштан абдан боорукер, кичине балдарга өтө жакын экен. Кошунанын бакчага барган баласы бар эле, иштен келгенден кийин чарчаганына карабай атайы басып барып аны менен сүйлөшүп, бир топко ойнотуп келет.

– Валерик абдан зээндүү бала, мени атайын күтүп турат, – деп анын кылыктарын айтып түгөтө алчу эмес.

Билинбей күндөр өтүп жатты. Канчалык шексинип жүрсө дагы Зейне жаңы күйөөсүнөн Сатыбектин мұнөзүндөй кылык-жоруктарды байкай алған жок, тескерисинче, ар дайым күлүп жайнап эркелетип, кишилер турганына карабай кучактай калып бетинен өөп алат. Мындей мамиле-ге башынан көнбөгөн Зейне алгач өтө эле өөн учурал, өзүн онтойсуз

сезип, а түгүл уялып да кетүүчү. Башынан ар кандай мерездикти, катаал мамилелерди көп өткөрүп, өзүнүн дагы мүнөзү тоңдоосун тартып, жаракөрдүктүү, көңүлү жибип чачылып-төгүлүп эркелегенди эбак унуп калган. Таштандын мындай жоруктарын көптөн бери аялзатынан алыс болуп, кусасы артып калган неме жөн гана өз эркине ээ боло албай жатса керек, эч нерсе эмес, акырындал ысыгы да тарайт, анан... эркектин эшек кыялыш кармайт да мурдагы кыйгыл жашоосу кайрадан башталат деген ойдо болучу. Канча жыл эрден запкы жеп, көкүрөгүн бүтүндөй муз капитап калган келин көпкө ишене албай жүрдү. Адамды жылуу мээрим, эң назик аруу сезимден ажыратып коюу үчүн анчалык деле чоң ақылдын кереги жок туралы...

Бирге жашай баштаганына эки айдын жүзү болуп-болбой Зейне айызы токтоп, өзүн кандайдыр башкача сезгенинен улам додгурга барды. Түкшөмөлү туура чыкты: боюна бүтүптур, эки айдан ашып калган имиш.. Таштан мурунку эки аялынан төң балалуу болбогонун кандайдыр оор өкүнүч менен айтып калчу. Күнөөнүн баары өзүндөдүр. Анысын билеби? Балким, андай деле эместир. Ким билет? Неси болсо да Зейне күйөөсүнө билгизгиси келген жок. Мүмкүн врач жаңылышып жаткандаадыр.

Андан жарым айча убакыт өтүп, Зейне өзүнө анча ишене албай дагы бир ирет додгурга барып көрүнгөн.

– Эч кандай шектенүүнүн кереги жок, эки айдан өтүп кальптыр, баланын боюна бүткөнүнө, – деген врач.

Мындан эки күн өтпөй Таштан баштыкка салып көп акча алып келип, Зейнеге карматты. Айтмында алган заказдарынын бирин бүтүрүшүп, эмгек ақыларын алышыптыр. Үчөөнүн төң маанайлары ачык, сүйлөөргө сөз табышпайт. Жоро аке чечинип салып айтып жүргөн паллоосун басып, өздөрүнчө майрам курушту жердештерин чакырып. Түндүн далайына чейин дуулдашты. Ыр, күлкү, тамаша сөздөр... Мекенден алыс, баарынын сагынычтары күч. Анда-санда болсо да жолугушуп, убактыларын ушинтип өткөрүп, көнүлдөрүн ачкандарына баары ыраазы, баары курсант. Үй-бүлөнү таштап кооп, башка эл, башка жерде ар кандай ыңгайсыздыктарга, кооптуу, опурталдуу шартка карабай эмгектениш да онцой эмес. Кандай болсо да жан багыш парз го.

– Акчаны санап көрдүнбү?

– Эки жүз мин рубль экен! – деди Зейне, Сатыбек акчасынын эсебин өзү жүргүзүп, соодадан канча акча түштү аны да тактап турчу. А Таштанга баары бир экен, кызыкпайт.

– Эми эки заказыбыз калды, күзгө чейин бүтүрсөк мындан да көп акча алууга тийишпиз. Анан буюрса үйдү көздөй жөнөйбүз! Билесиңби Зейнеш, биз Боом капчыгайында турабыз дебедим беле, өзүн деле көрсөң керек, азыр ошол жерге бириен бири кооз ресторан, кафелерди салып

жатышат. Мен дагы жол боюна келиширип кафе, мейманкана салам. Быйылкы тапкан акча жетет. Суук түшкөнчө эртерээк барып эч болбогондо пайдубалын куюп алсам, кыштай керектүү материалдарды даярдап, анан жазында негизги ишке киришсек болот. Айылда баш жүргөн жигиттер көп эле, ошолор менен сүйлөшүп, аларды курулушка үйрөткөнчө, башынан-аяк өзүм курам. Долбоор, чиймелерин даярдап койгом. Жети-сегиз жылдан бери жалаң курулушта жүрүп жакшы эле үйрөндүм. Күзгө чейин бүтүрүп алсак тамак-аш, соода-сатык иштеринин баарын өзүн тейлейсиң. Апам жардам берет. Айылда канча келин-кыз бар, ошолорду ишке тартыш керек. Жол боюнда үлүшкө тийген жерим бар, бир жарым гектар. Өткөн жылы бирөө келиптирип жеринди сат деп. Сатылбайт дедим, азыр жер кымбат. Кийин өзүбүздүн балдарыбызга деле... – Тамагына бир нерсе туралынан эмнегедир сөзү үзүлүп томсоруп туруп калды. Көңүлү ачык, кез-кези күлүп, катарындағы Зейненин моюн-башын сыйпалап, анда-санда имере тартып алкымынан жыттап коюп, жадырап-жайнап сүйлөп жаткан эми эле. Жердештер менен отурганда да Зейнеге кошуулуп ырдап, куудулданып тамашалуу сөздөрдү айттып элди күлдүрүп абдан жайдары болчу. Колдорун аяр тартып, өзүнчө улутунуп алды, өзүнө келалбай жатты көрүнөт. Зейне чыдай алган жок, чын дилинен аяп кетти: тукумсуздук – бактысыздык эмеспи, балалуу болбой калуу коркунучу анын көңүлүнө бекем уюп калган өндүү.

– Менин боюмда бар экен...

Акырын үн катты. Таштан аны жалт карады.

– Эмне? Эмне дедин?! Кайталачы!

Зейне имерилип күйөөсүнүн мойнунаң кучактап кулагына акырын шыбырады:

– Эки ай болуп калыштыр...

– Чын элеби?! Кана? – Көрө койчудай төшөктүү серпип жиберди. – Оо, кудай!.. Секетиң кетейин жараткан!.. – Зейнени жаш баладай көтөрүп алды, бооруна кысып.

– Кайталачы!.. Дагы бир жолу айтчы!.. Алтыным! Берекем!.. Кудайга зарым жеткен экен, акыры...

Көздөрүнөн мөлтүлдөгөн жаштар кулап кетти.

\* \* \*

Зейне алыш келген товарларын дээрлик сатып бүтүп калды. Табылгасы да жаман болбоптур, болжолдоп эсептеп көрсө ар бир сому орточо үч эсеге жакын өсүптур, демек, буюрса жети мин доллардын тегерегинде пайда табат экен. Айылда жүргөндө он айга жакын мезгилдин ичинде араң жүз миндей сомго соода кылчы.



Эгер Кыргызстанга барып товар алыш келип сатып жиберсе, дагы бир топ пайда таап алат эле. Тиги эки келин бири калып соода кылып, экинчиси маал-маалы менен товарга барып турушаарын билчү. Туура, алтынды чыккан жеринен каз деп бекер айтпайт да.

Зейне оюндағысын Таштанга айтты эле ал чок баскандай ыргып кетти:

– Эмнеге?! Тигилер салт аялдар, а сенин боюнда бар! Сага эми жүк көтөрүүгө болбайт. Калган товарларынды тигилерге берип кой да үйдө отур. Оор эч нерсе көтөрбө! Азық-түлүктөрдү да өзүм алыш келип берип турам. Жоро аке менен Мамат да өз тамак-ашын өздөрү жасап ичишет. Кир да жууба! Мен аларга айтам.

Зейне чочуп кетти.

– Ээ кокуй, анда анык уят болбойбузбу?! Азыр али эрте, өзүм эле баарына жетишем. Акыркы айларда эле сактансам болот!

Таштан өз айтканынан кайткан жок. А түгүл боюнда бар аялдарга карата жазылган медициналык атайын көрсөтмө китеptи таап алыш, эми анда жазылгандарга жараша витаминдуу азық-түлүк сатып келип, оор жүк көтөртпөй, кир-кок жуугузбай, базарга отургузбай койду. Болбой эле Зейне аларга тамак жасап, үй ичин тазалайт.

– Акча деген жетишет, Зейнеш! Жаныңды кыйнаба! Баланын толук кандуу, нормалдуу өсүшү үчүн керек болсо жайлата тапкан акчамды чачып жиберем, мага бала керек. Бала! Мына кудай турат, эч нерсемди аябайм, алтыным. Оо кудай, өз перзентимдин үнүн угаар күн да келээр бекен?!

Таштанга эми ар бир күн майрам. Жумушунан келээри менен Зейне экөө ээрчишип алыш театрларга, башка оюн-зоок койгон жерлерге барышат, жакшы ресторан, кафелерге киришет. Бир ирет Кыргызстандан концерт коюп келишкен экен, Таштандын демилгеси менен концерттен кийин ал жерде иштеп жүргөндөр биригишип, келген артисттерди ресторанга кийирип аларды конок да кылышты. Ыр-күүлөрүн угуп көнүл ачышып, аз да болсо сагынычтарын жазышты. Эл, жерге салам айта барыла деп, белек-бечкектерин тартуулап, алар менен жылуу коштошшту. Алыста жүргөндө өз элиндин ыр-күүсүн аткаруучулардын өз ооздорунан укканга эмне жетсин?! «Туулган жердин топурагы – алтын» деген сөздүн чын экенине ушундайда ыннат турбайсыңбы.

Бул тарапка күз эрте келип, суук тез күчөйт экен. Зыркыраган муздак шамал, жаан жааса аягы карга айланып басылат. Кышы да өтө суук болот окшойт. Курулуштагылар да ашыгышып жумуштарын бир айга жетпей аякташарын айтып жатышты. Эрте кетип, кеч келишет. Ай-күнүнө жетип калган Зейненин эми баскан-турганы оор, талыкшып уйку тартат. Антсе да кош бойлуулуктун кыйынчылыгын анча тарткан жок, Таштан ага болгон керектүү шартты түзүп берди: тамак-ашы даяр, бел бүгүп

иш кылбайт, үйү жылуу, караганы телевизор, китең журнал... Үйдүн ко-жейкесине да табыштап коюптур, кемпир эки-үч маал кирип чыгат.

– Ничего детка, не беспокойся, – деп көнүл жубатат.

Толгоо түн ортолой келди. Чыгырыктагы тыйын чычкандай жан але-кетке түшкөн Таштан Зейне кыйналбай эле бала төрөөнүн азап-тозогун өзү тартып жаткансып не кылаар айласын табалбайт, булоолонуп кара терге түшүп ары-бери чуркап жүрүп бир эмес эки такси чакырып келип-тири. Кожайке болсо «Тез жардам» чакырткан экен, Зейнени ошол алыш кетти...

Күн али чыга элек болучу, кокусунан экинчи кабаттын терезесин ачып Таштанга кол булгап ак халатчан аял үн салды:

– Мальчик!

Түн жарымынан бери узунча орундукта күтүп отурган Таштан атып турду.

– Оо кудай! Мальчик! Мальчик... – Пружинасын чегине жеткире бу-рап койгон оюнчуктай жер тепкилеп өзүнчө эле туйлап, секирип жатты.

– Эркек! Эркек... Өз канымдан жараган балам! Менин уулум...

Жакшылык деген жакшылык. Кубанычтуу күндү адам күтөт, эртеби-кечпи акыры анын келээрин болжоп болсо да билет. Мына, кудай буй-руп ошол күткөн күнү келип эркек балалуу болду. Асмандан тилегенин жерден берди, Алла Таалам. Оо жараткан, миң мертвебе сага раҳмат! Ушу күндү, өз баласынын ыңаалап ыйлаган үнүн уга турган мүнөттү канча жылдан бери күтүп жүрдү эле? Түнү уктаса да, ойгоо болсо да көнүлүнүн түпкүрүндө сары дат болуп уюп келатпады беле, өз канымдан жараган балам болсо деген үмүт. Нечен ирет кудайга жалынды эле го, таазим кылып. Тилек-зыры акыры Аллага жеткен экен... Бул чексиз кубаныч, эбегейсиз соң сүйүнүч !

– Атамдарга кабар кылалыбы? – Таштан Зейнени чыгарып келген күнү кенеш курду. – Угуп алыш, алар дагы кубанып калышсын...

Зейне күйөөсүнө күлө карады.

– Биздин баш кошконубузду билишеби, алар?

Таштан каткырып алаканын шак койду.

– Чын эле үйлөнгөнүбүздү аларга кабар кылган эмесмин. Эмнегедир эсиме да келбептири. Эми балалуу болдум деп кабар кылсан таң калышат го, кайсы аялышын балалуу болду деп. Тим эле коёлук. Эми аз калбады-бы, баланы көтөрүп кирип барганда төбөлөрү көккө жете сүйүнүшсүн. Алардын да баладан көздөрү катып жүрөт, чыны... – Таштандын сөзү түгөнбөйт, болбурап уктап жаткан баланы бир жыттап, кайра Зейненин бетинен өөп, аны эркелетет. Эми ал бала бир жашка чыкканча кантип багып, өстүрүш керек деген медициналык көрсөтмө китең да сатып ке-лип, аны Зейнеден мурун өзү окуп чыкты. Орооч-порооч, упчулардын түрлөрүн, аларга кошуп толгон-токой оюнчуктарды сатып келиптири.

- Оюнчуктарга али эрте го, – деп күлдү Зейне.
- Эч нерсе эмес, көзү каныга берсин. Кез-кези көрсөтүп туруш керек. Ошого үйрөнөт бала.

Бул күндөрдүн түйшүктөрүн бирге тартып, экөө үчүн күн менен түн аралашып кеткендей эле болду. Бала кичине эле чукуранса да, а түгүл көбүрөөк уктап калса да үстүнө үйрүлүп түшүп колго араң илинген ымыркайды көтөрүп ала коёт Таштан. Зейне күлүп тим болот. Деги эле башынан балага жакынбы же ага болгон кусалыгы ушунчалыкпыш эртең менен жумушуна кетип жатып да, кайра келес да имерилип аны караганы караган, кармалап, жыттап эрмеги эле бала.

– Эмдиги жумада курулушту биротоло бүтүрүп өткөрөбүз. Жыйналып, камына бер. Кассага барып билетти сураштырсам, ошо кетээр күнү алсак деле болот экен. Андан көрө ақчаны санап, тактап кой. Толук эсептешкендөн кийин жолго керектүүсүн гана калтырып калганын почта менен үйгө салып жиберсекпи деп ойлоп жатам. Коопсуз. Жол алыс, ар кандай болушу мүмкүн.

Зейне өзүнчө түйшөлөт: ата-энелери кандай кишилер болду экен, аны кандай кабыл альшат, бир эрден чыккан неме балабызга, бизге кантып караар экен деп ойлошот го... Деги эмнеси болсо да кайненем адамгерчиликтүү, боорукер, балага күйүмдүү киши болсо болду. Абышка-кемпирди колдон келишинче кем-карчысыз багып алуу деги колдон келет. Бала тыңыгандан кийин кандай жумушу болсо да, оор-женилине карабай иштей берет элем. Таштан айткандай жол жээгине ашкана салып ишке кийирип алсак акчатаындан кыйналбай, турмуш-тиричилигибиз да жакшы болот эле. Таштанга жолугуп, ага баш байлаганына кудайга ыраазы. Мына, эч кыйналбай көз жарып алды, үзүлүп түшүп баланы андан мурун ала коёт. Мээримине чек жок. Өзүнө да мамилеси өзгөчө, анын айтканы менен болуп, кенешин угат. Кокус көңүлүнө жакпаган иш чыгып калса шашпай отуруп акырын түшүндүрөт, ыгы жок ачуулануу, бакырып-өкүрүп тилдеп, кол көтөрүү оюна да келбейт. Канчалаган отуруштарда болушту чогуу, бирөөлөргө ыгы жок кызгануусун байкаган жок. Деги адамдар кызык. Сатыбектин түздөн-түз карама-каршысы, анын бир мүнөзү да жок. Баласы аман болуп, бирге жашоолору уланып кетсе болду. Чиркин, бу түйшүгү көп турмуштун түгөнгүс өйдө-ылдыйында, жазгы күндөй нечен түркүн алмашкан ысык-суугунда дайыма жанында болуп, кыйналсан көңүлүнду көтөрүп, ооруңду колдон, женилиниди жерден алып чын пейилден сыйлай билген өмүрлүк жолдошуң болсо бу жашоодо не арманың бар? Андай жарга, ошондой адамга коргошун болуп эрип-көлкүп, сымап болуп койнуна төгүлбөйсүнбү. Аңыгыган атыр гүл болуп, жүрөгүндүн түпкүрүнөн чыккан эң ысык, эң таттуу, мөлтүр тамчыдай тунук аруу сезимиңди чын дилинден ага арнабай-сыңбы.. Атаганат- ай десең, неге адамдардын мүнөзүн ар кыл кылыш жаратты экен, Алла Таалам?.. Бири кем дүйнө деген ушубу?

Куруучулар аткарған жумуштарын бүтүрүшүп, толук эсептешип келиши-ти. Ашык- артык эмерек, оокаттарын сатып баарысы дүрбөп, кеткенге даярданып калышты. Октябрдын башы бизде конур күз, күн жылуу. Эгин-тегин, чөп-чар жаңы гана жыйналыш бүткөн учур болсо бул жакта түнкүсүн суу тонуп, кыштын кылтыйып баш багып калган мезгили болот экен. Кан-ча кылган менен Сибирь, Түндүк уюлга жакын эмеспи.

Зейне болгон акчаларды эсептеп көрсө баш аягы жыйырма үч мин доллардан бир аз ашыптыр.

– Жыйырма мицин почто менен жөнөтүп жиберейин, калганы жаны-бызда болсун, сен кандай дейсиң? – деди Таштан. Зейне күлүп башын ийкеди, мейлиң. Оролгон таңгак акчаны койнуна катып, анан кулачын кенен жайып уулу менен келинчегин кыса кучактап, экөөнү төң кана жы-тап өөп алыш эшикти көздөй бет алды.

– Тез эле келем! Даярдана бер... – Жамандыкты эч ким болжоп алдын ала биле албайт тура. Эгер экөөнүн биригин оюна ошол учурда кандай-дыры кооптуу ой келгенде анча чоң акча менен жалгыз көчөгө чыкпай, почтого да салбай өз жандарына катып алыш, берки шериктери менен чогуу жөнөп кетишпейт беле. Андай болгон жок. Үйдөн чыгып кеткени-не жарым saat өтүп-өтпөй Таштан телефон чалды.

– Тез... Тезирээк келчи... Мени... бандиттер... – Үнү зорго чыгат. Зей-ненин жүрөгү атып кетти.

– Кай жер, кайсы көчөдө?

– Почтого жетпей...

Заматта жыйналыш, көчөдөн такси кармап Жоро, Мамат болуп же-тип барышты. Почтого бир көчө жете бербей бурулушта эл чогулуп ту-рушкан экен, полиция да жаңы эле келиптири. Дүкөндүн артына, далдоо жерге үч-төртөө күч менен сүрөп барыш далыга бычак уруп тоноп ке-тишиптири. Олбурлуу неме жакшы эле кармашкан көрүнөт...

Башын көтөрүп, жардам берип жаткандарга караган жок Зейне, ба-сып жыгылды. Таштан да болгон күч-кубатын жыйып соңку деми менен күтүп жатканбы, ынтыга зорго үн катты:

– Зейнеш... Сен үйгө... Атамдарга бар... Баланын атын атам... – сөзүнүн аягына чыккан жок, көтөрүлгөн колу кайра кулады, жансызы...

Ый, ыза, өкүнүчтөн арылганына тогуз ай гана болбоду беле, кокуй? Көңүл жибиткен жылуу жумшак сөз айтышып, ак дилден моюн алышып эзилишип эркелегенди, өз кадыр-баркын эми гана билип, бирге жашоо-нун ырахатын эми гана сезип келатты эле го... Оо, тагдыр, сен ушундай таш боор белен!..

Уу жуткандай ичиң өрттөнүп канчалык кайгырсаң да, акыл-эстен танганча боздоп ыйласаң да өлгөн адам кайтып келбейт, төккөн жа-шындан, жүрөгүн бырча-бырча тилинип өкүнгөнүңдөн эч пайда жок, сабыр гана кылыш керек экен мындайда. Жамандыкты угуп жакын

арадагы жердештердин баары чогулуп келип Зейнени сооротушуп, кайрат айтышты, капасын бөлүштү. Күч органдарына барып бандиттерди таап, аларды жазалоолорун талап кылып арыз жазып калтырышты.

– Сөөкту қандай кылабыз? Жол болсо өтө алыс, эмчектеги бала менен кантип алыш кетет, Зейне? Ким жардам берет, ага?

– Шаар четинде мусулмандардын көрүстөнү бар, ошого коёлук! – дешти бир даарысы. – Былтыр каза болгон биздин жердеш эки кишинин сөөгү ошол жерге коюлган.

Зейне гана үн каткан жок. Томсоруп жер тиктейт. Бардыгынын көздөрү Зейнеде. Анын сөзү – акыркы чечим.

– Жок, таштабайм! Алыш кетем! Эч болбосо мурзөсүн көрүп турсун баласы.. – Көз жашын сыгып чечкиндүү үн катты, Зейне. Эч ким эч нерсе дей алган жок, үн катпай баш ийкешти баары.

Кимдир бирөө биз тарапка карагай, башка курулуш материалдарын ташыган машинелер бар, ошолор менен сүйлөшсө болот деп айтып калды. Ошондой унаа издейлик! Көпчүлүк деген көпчүлүк, бирөөлөрү машиненин камын көрүп, бирөөлөрү сөөкту жолго даярдоо менен алек. Кандаш, жердеш эмеспи жамандыкта кыйышпайт да бир бирин. Издейген машине да табылды. Зейнени жалгыз жиберишпей Жоро аке менен Мамат узатып чыгышты.

Жолго үч суткеден ашык убакыт кетти. Капчыгай ичинен адашышкан жок, темир жолду кесип өтүп, чоң суунун аркы өйүзүндөгү үркөрдөй болгон айылга жетип, эки-үч абышканын жардамы менен кабарды Таштандын ата-энесине угузушту, Жоро аке менен Мамат.

Бізы-чуу, өкүрүк... Кымгуут эле түшүп калды айыл. Баарынан да ата-энесине кыйын болду. Боздогондорун, энесинин чачын жулуп, атасынын сакалы ылдый жашы куюлуп, өзүн башка-көзгө койгулап өкүрүп-бакырганын угуп жандарына киши туралбайт: «Оо айланайын жалгыzym, карыганда ушинтип таштап кетмек белең бизди, кокуй?! Бир уч топурагын буюrbай калдыбы бизге, кокуй? Оо кудай, ушинтип боздотмок белең, жалгызымдан айырып?» Не деген жанга баткан сөздөр, жүрөк канап, көңүл жанчылат. Ыйлабаган, мунга батып кайғырбаган киши жок. Ишенгени, караганы, караан тутканы Таштан эмес беле? Жалгызынан айрылуу орду толгус жоготуу го, ата-эне үчүн...

Те, кыйла убакыт өтүп, өпкө кагып ыйлагандардын демдери сууп калган кезде Жоро аке баш болгон үч-төрт абышка атасын ортого алыш, ага Таштандын бүлөсү жөнүндө кабар кылышты. Ишенбегендей делдейип тегерегинdegилерге карап алды да кокусунан эле боюн түзөп таягын ыргытып жиберди. Күркүрөп үнү да жоон экен:

– Оо эл- жүрт, уккула менин сөзүмдү! Ыйлабагыла, токtotкула ыйындарды! Басылгыла! Үн чыкпасын!..

Бардыгы тымтырс болуп элейип аны карап калышты. Эч качан мындаи болгон эмес, жалгыз баласы өлүп, сөөгүн тиги эле Орусиядан бери алыш келип жатса ыйды токtot деген эмнеси? Абышка деги сообу? Же... Бая эле боз үй тигилип, ага Таштандын сөөгүн киргизишип, энеси баш болгон беш-алты аял кошок кошуп жатышкан, зыңылдашып. Бирин бири түрткүлөшүп алар да тымып калышты. Те алыстан өкүрүп келаткандарды утурлап жол тосуп, кол булгап жатты бир-экөө. Дал ушул учурда үч-төрт келин Зейнени үйдөн алыс четте турган машинеден түшүрүшүп, баласын бирөө көтөрүп, өзүн эки жагынан экөө колтуктап келатышты. Жарданган эл жарыла берди дуулдап. Көпчүлүк Таштандын аялы жана анын баласы жөнүндө кабардар эмес көрүнөт. Шыбыр-күбүр. Келиндер үйдү көздөй баштады эле, шарт-шарт басып түз эле аларга жетип барды, Таштандын атасы. Бетин бүтүндөй жаш жууп зорго аяк шилтеп келаткан Зейне маңдайына келип калган күйөсүнө куюп койгондой окшош аксакалды көрүп, шашыла ийилип жүгүнүп жиберди.

– О, секетиң кетейин кудай, мунуңа да шүгүр! Мунуңа да тобо! Бар бол, айланайын! Жараткан өзү жалгасын! – Жоолуктун бир четин ачып Зейненин чекесинен сүйдү. – Сен эми менин кызымысың айланайын, келиним дебейм. Бұлөмсүң! Таштанымдын ордун бас! Ыйлаба! Кайраттуу бол, кагылайын...

Келиндердин бирөө ымыркайды аксакалга сұна берди.

– Ата, бул сиздин неберениз!

Аксакалдын колдору калтылдап, оозунан сөзү түшүп саамга туруп калды, балага тигилип.

– Ат қоюнуз неберенизге!..

– Таштандын акыркы керәэзи экен...

– Таштандын уулу!..

Улуу-кичүү дебей тургандар жаалап жиберишти.

– Я, Алла!.. Оо кудай, сага миң мертебе ракмат!..Оо эл-журт, Таштанным өлбөптүр! Өзүнүн ордуна колуктусу менен уулу келди, уулу! Ушуга да тобо... – Аба жетпей жаткандай энтиге дем тартып, баланын бетинен шуу-шуу жыттап алды: – Оо, эл-журт! Уккула, мен Таштанымдын уулуна, өзүмдүн небереме ат коём. Канча жылдан бери күттүм эле ушу күндү?! Эми өлүп кетсем арманым жок... – үнү карғылданып барып, саам өтпөй кайратына келгендей башын чулгуп алыш баланы жогору көтөрдү: – Аллоу акбар! Аллоу Акбар! Уулум сенин атың – Медер! Медер! Медер! Менин жөлөнүч-таянычым, медерим бол, каралдым! Таштанымдын артында калган чүрпөсү – Медеримдин өмүрү узун, дени сак, элдин чыныгы уулу болсун! Оомийин!..

Тургандар дүр этип алакан жайышты.

– Болсун!..

– Тилегинди кабыл кылсын, кудай!.. Оомийин!..

Ошентип, маркумдун зыяраты аяктагандан кийин ага арналган ашы тойго айланып, чакан айылдын эли эми өздөрүнчө дуулдап жатышты...

Зейне Таштандын жылдыгына карата чулу ташка элесин чектирип анын эстелигин тургузду. Кез-кез уулу экөө барып аны менен сүйлөшүп, сырдашып көкүрөккө толгон бугун чыгарып алыш, тере келген талаа гүлүн коюп кайра келишет.

Дүйнөдөгү эң мыкты дарыгер – мезгил дешет турға, анын өтүшү менен бардык жамандық да, кайғы-капалар да унтулуп, жашоо тиричилик-тин күнүмдүк түйшүгү менен гана жашап калат турбайбы адам деген, өткөн турмушу эбак эле эстен чыгып, Зейненин эми күнүмдүк кубанычы да, эртеңки үмүтү да уулу – Медер. Анын айткан сөзү, ойлогон ой-максаты көнүлүнө кыт болуп уюп, өзүнө эбегейсиз дем-күч берип, келечекте уулунун Таштан айткан кош кабат чоң ашкана кураарына терең ишет, Зейне.

«Көрүнгөн тоонун алыстыгы жок» – дейт әмеспи элибизде.

---



*Конкурсka*



**Айшакан**

*Ақындарға*

Өктөм жанган ақындардын жылдызы,  
Мени дагы өз тобуңа кошуп ал.  
Урматыңа ыр жиберем бир вагон  
Сындан алушу станцияңан тосуп ал.

Калчы салыт мезгил алга чатынам,  
Мен күнгөмес, күндер тага багынам,  
Жүргөгүпдүн толтосунан атылган  
Айдай сүйүпт ыфларымда жаңырат.

Кызыкпадым тансапка да, байлыкка,  
Көр оокат деп башты салбайт кафдыкка.  
Максатым бул – ақын болуу жөн гана  
Дүйнө ордуна ыр жыйнамак сандыкка.

Калчы жечүү ыкшиоолордон эмеспин,  
Өтүрдө мен али чарчай электин.  
Кимдер гана сын электен өтпөгөн,  
Сын коюуу, сен да тага керексин.

Жашыл аалам жаштыгыма талынган,  
Мезгил өтсө бир кайышат кабыргам...  
Чыйыр салыт сокто жолдун изиндей  
Мен да өтүрдө жүк аркалап барадам.

Эшигиме сайран кетти сагызган  
Утурлайтын тейланымды сүйүнө,  
Кенешүүгө ыр көтөрүп бир куржун  
Акын досум келсе – тайрам бир дүйнө!..

## *Муздагы кыз*

Сууга барып булак башына,  
Окшоштуруп кыздын кашына,  
Карап калдым туздун сүрөтүн  
Дагы окшотуп тармал чачына.

Айдай жузү аппак жафашып,  
Булак суусу ырдайт жанашип.  
Жүрөк-комуз назик бир күүнү  
Ойнойт кылдар, ойнойт талашип.

Айлана тынч, угат төмөнкүрөп,  
Кар учкандал, шакек көлтүрөт.  
Кийин алтын танжаларына  
Кыз каткырып, бийлеп секирем.

Аппак сезим, аруу кыялдар  
Жафалганда жаңы кыз болуп,  
Жаңы жылдын откөн ар күнү  
Менде калат жаңы ыр болуп.

## *Каран сага ырдан койнок кийизем*

Түн бир оокут, айлана тынчи төмөнкүрөйт,  
Кыз көзүндөй сырдуу жанат жылдыздар.  
Назик желге байчекей ыргалып,  
Ак шооласын күтөт тандын ынтызаф.

Алыстарадан азоо толкун дүркүрөп,  
Айылдарга алтын келет жаз ырын.  
Чырылдаган чегирткенин үнүндөй  
Кош айтышып бараг төмөн жаштыгыл.



Үйку танып, эл тынчыган убакта,  
Күчөтчүдөй түн коюлган сугатка.  
Сагынчымды кошуп берем желдерге,  
Сага жетип барсын деген кыялда.

Туулган айылым – түңгуч бала сыфларым,  
Мен жыңайлак баскан адыр-кыфларын,  
Көксөткөндүр көңүлүңдү сенин да  
Алгач жазған тенин тентек ыфларым.

Андан бери үйүрлогон жылкыдай,  
Канча күндөр ай жетелеп жыл өттү.  
Бул жаз неге отуз кырдын белинде  
Көп кылчайта мени тынчсыз түнөттү.

Күндөр неге илкий басып суз өтөт,  
Карызымды өтөй албай кийналам.  
Доошум сиңип калды беле бооруңа  
Жарыктыкка келген түнүм ыйлаган.

Кийкырыгым жетер бекен бүгүн да  
Дал ошондой сиңип калчу оюна,  
Качан сага ырдан көйнөк кийгизем  
Тойго кийчү жарапшыктую боюңа.

Ат башына жүгөн салып кусалык,  
Короз үнүн келаткансыйт таң соруп.  
Жорго тинип барам сага жакында  
Куржунумдун эки көзу ыр толуп.

## Күз

Шырп этип түшөт жалбырак,  
Силкине бутак калтырап,  
Алтын күз бурат көңүлдү..  
Уйпалайт чачты аргымак...

Көөдөнгө толгон сагыныч,  
Буулуккан сезим арылат...

Ансайын күчөп тақсатыл,  
Кайратым кайра жаңырат!

Күз менен кошо төфөлүп  
Келгендей жаңы дүйнөгө,  
Айланам менин супсулуу  
Жалбырак жаайт... жалбырак...

## Кырк үчүнчү жазыл

Кызыл көйнөк кийип алып үлбүрөп,  
Күтүп жүргөн көркөмүңө кансалмыбы...  
Сенин жазгы жаталыңа кошуулуп,  
Мен да бүгүн бир жашарын алсанмы.

Кыялышты буруп өзүңө,  
Кырк үчүнчү жазыл келип калыпсын.  
Демейкиден сулуу болуп өзгөчө  
Колдорунца күзгү картап алыпсын.

Мен күзгүдөн көрүп калдым өзүтдү  
Гүл курактан адашыптын, карыптын,  
Ар жыл сайын келерби деп сен менен  
Жаштыгыдан үтүттөнүп алыптын.

Бир күнүмдү тага арнаап бул учур,  
Балалыкты бир эсиле салып кет.  
Артуулукту, сулуулукту андагы  
Адаштырбай уул-кызыла берип кет.

\* \* \*

Кайрадан жаз келди карабы,  
Жаштыгыл, шашпачы, шашпачы...  
Кыялкеч балалык сезимди  
Абайлап өзүңдө сакташы.



*Көз аиты үпүттөр бүчүрү  
Мезгилдер, бир түнөт токточу.  
Чегине жетелек ойлорду  
Куюндаи сапырып учпачы,  
Жаштыгым, токточу, токточу...*

*Өрт берип көксөгөн көңүлгө  
Ың болуп тогулуп барайын,  
Махабат багында сайфаган  
Сүйүнүн элчиси болоюн.*

*Мен азыр үзүндү булаттун,  
Тып эткен тырмактай тамчысы...  
Канакей, көңүлдөр көксөгөн  
Болалсам чындыктын жарчысы...*

*Гүл эгин тарыхта башкача  
Тамчылап жасайын бир булак,  
Кылымдар суу ичин чанқаса  
Кулпуғсун жаз өңдүү бул убак.*

*Мезгилдер, отпөчү, отпөчү,  
Тололек өмүрдүн барагын  
От иачып күйгүзүп кеппеки,  
Жаштыгым, бир түнөт токточу...*



*Konkurska*



**Чынарбек Султан**

## **ИБИЛИСТИН КЫЗЫ**

**(Куурчактардын кайгысы)**

Бештен алтыга караган кара кыздын куурчагы өтө көп эле. Көп бал-  
гондо да сансыз... Ал жалаң өзүнүн гана куурчактары менен ойноپ, өзү  
тендүүлөргө өмүрү кошулчу эмес. Ооба, ал куурчактары менен жалгыз  
өзү гана ойноочу... Сансыз дегенибиз колдон жасалган чий куурчакта-  
рынан башка кара кызга атасы, апасы, агалары, жада калса жакын туу-  
гандарына чейин ар кандай куурчактарды сатып алыш, апкеле берчү.  
Бири-бирине окшош куурчактары да мындан көп... .

Бир күнү баарысын жыйнап алыш, ошол куурчактарынын көзүнчө  
бириң: «Сен өлдүң, мындан ары биздин арабызда болбойсун...» – деп  
анын башын оюнчук кылышы менен кыя чаап, денесинен ажыратты да:  
«Эми калганыңар уңулдап, чурулдап, бул өлгөн куурчакты жоктоп ый-  
лагыла!» – деп өз жардыгын угузду. Куурчактардын бири калбай кара  
кыздын айтусу менен өлгөн куурчакты жоктоп, чуулдап ыйлап кириш-  
ти. Жаш куурчагы жаштай, картан, сакалы белине түшкөн куурчактары  
карыйдай, тентуштары тентуштай, эне куурчактары энедей эле ыйлашып,  
буркурашты, айлананы ый менен мунга чүмкөп. Кара кыздын куурчак-  
тынын көздөрүнөн ачуу жаш кадимкидей эле салааланып куюлду... .

– Эми маркумдун денесин жабыла жашыргыла, кылыш менен ыргыта  
чабылган башын сол ыптасына, жүрөгүнө жанаша кооп көмгүлө, – де-  
ген жарлык берди кара кыз куурчактарына. Куурчактары кара кыздын  
айтканын эки кылбай так аткарышты, ыйлап-сыйкташты. Өлгөн куур-  
чакты кара жер алдына жашыруу расмиси бүткөн сон, ага арнап сойгон



согумдун этинен жешкен куурчактар кара кыздын өкүмү менен жай-жайна тарқап кетишти. Себеби ал: «Силердин дагы үй-бүлөңөрдө өз тиричилигинер бар...» – деп айткан эле.

Ошентип, өлгөн куурчактын үйү, бала-чакасы томсоруп, аялы кара кийинип, эртеңки күнүбүз кандай болмокчу, балдарымды канаттуулар кагып, түмшуктуулар чокуп салбасын деген кыяпат ойдо маркумдун жесири калды. Томсоргон үйдө жалаң анын жакын туугандары – күйөрмандары эле калган болчу, жесири менен жетимчелери бул күйүткө көнүшкөнчө. Жакын күйөрман туугандары көп болсо алар менен бир аптача болор, андан ашық бул үйдө жүрө да алышпайт эмеспи. Себеби алардын үй-жайы бөлөк, кылган тирилиги да бөлөк. Иңир кирип, үйгө шам күйгүзүлгөндөн тартып, өлгөн куурчактын үй-бүлөсү, өтө жакындары тамак жасап, томсоро олтурушуп жешти. Баягыдай шаттуу кеч, же таттуу түн жок да. Минтип, үй ээси капысынан өлүп олтурса, тиги дагы канча жашамак... жаш эмес беле, көп жашайт болчу...

Кара кыз куурчактын үй-бүлөсүнө мүшкүлдү салды да койду. Жетимчелери жетилгенче канча?! Колдо болгон, термелегендеринин баарысын маркумдун арбагы ыраазы болсун деп чачып салышты. Атанын дүнүйөсү качан эле балдарына дүнүйө болуп берчү эле. Муну куурчактар айттырбай билет...

Кара кыз кийинки күнү дагы шойкоңдуу оюн баштады. Ал кол алдынdagы куурчактарынын бириң өзүнө чакырып алыш: «Сенин сол бутунда айыккыс дарт бар тура, кеч боло электе табыпка барып тезинен тизенден кестирип сал. Болбосо, оорун күчөп өлүп калышың мүмкүн» – деген көргөзмөсүн берди. Эч нерседен дүнүйө капар так секирип ойноп жүргөн куурчактын сол бутунун балтыры ошол замат эле ысып чыгып, кара көк тартып чыңалашип чыкты. Муну өз көздөрү менен көрүп-билип турган куурчактар кара кыздын алдын ала билерманьыгына аябай таң берди. Кара кыздын бир жакшы куурчагы мыкты табып эле, алиги куурчак өндөн азып түптүз ошого барып, бутун көрсөтүп, дартын айтты. Тиги куурчак табып тек турган жок. Арыдан бери карап, баам таштап, анан кесип таштады, тигинин бутун тизеден мултуйтуп...

Ошентип ал жарым жан болуп жашап жатты куурчактардын арасында. Мезгил көпкө созулбады. Кара кыз эми тиги бечаранын экинчи бутунда да айыккыс жаман оору бар экенин, ал оору сол бутунан он бутуна өтүшүп кеткенин, тез арада ошол өзү жакшы көргөн табыпка кайрандан барып, анысын да кестирип кутулбаса тигини өлүм күтүп турганын айтты... Тагдырынын жазымышы тиги бечара куурчактын керт башына мүшкүлдү үйүп турса эмне кылмак, кайда качып кутулмак. Карасан, он бутунун балтыры да дулдууп шишип чыгыптыр. Жанын кайсы жерге көөрүн билбей ооруп, алдастattyрып баратат, тагдыры куурраттырган куурчакты. Эми ал үчүн бул жарык дүйнөдө болгон жашоосунун кызы-

гынын эң акыркы күндөрү экенин сезип, ичтейинен буркурап олтурду, бир заматта мусалырдын кейпин кийип. Аргасы канча... табып куурчак тиги шордуунун экинчи шыйрагын да таарып, тизеден мултуйтту. Мултуюп төшөктө жатып, тилим сайрап, көрүнгөнгө жексур көрүнгөнчөктү жан кыйып тынайын деген бүтүмгө келип өлүүгө баш урду... Бечара ошентип, өзүнө өзү амал таап өлүп тынды. Чыны менен эле кимге кереги бар эле дейм да, мултук куурчактын... Маркум куурчактардын үйүн да муң менен зар басып калды. Куурчактардын өлтөндү көмүү расмийи бар экен, ал байкүшту дагы аруу жууп, жер алдына жашырып салышты мултуйтуп. Ошондон көп узабай куурчактардын арасында жарым жан, байдарман, ооруулардын саны арбып чыкты...

Айрыкча, жогорудагыдай эки жаман окуядан кийин куурчактардын баарысында коркуу, үрөйлөрү учуу пайда болду. Бирин бири үрпөйүп, боору ачып карашат. Башаламандык күчөгөнсүдү...

Куурчактардын ичинен акылы жетиктер «биздин башыбызга түшкөн бул эмне деген шумдуктуу каран түн? Эмне деген акыркы замандын алааматы?!» – дешип, мындай балээден куттууунун айла-амалын издеше, баштары биригип жыйын да курушту. Жыйында куурчактардын арасынан ушул жарык дүйнөгө эң эле эрте келгендери акыл калчай, акыл ооштура олтурушуп, акыры бул кичинекей кара кыз жөн эле адам – адамзатынын тукуму эмес, адамдарга ар дайым залалы тийип жүргөн кадимки эле Ибилистин тукумунан калып кеткен кыз тура деген жыйынтыкка келиши. Куурчактардын так ушундай бүтүмгө келип токтогондорунун дагы чындыгы бар болчу. Чындал эле бул кичинекей кара кыздын канында Ибилистин каны бир тыным албай жүгүрүп турганын, ал гана тургай күндөр сабалап өткөн сайын бул кыз кадимки жан алгыч азезилге айланыш бара жатканын өзү да билбей калган болчу.

Кичинекей кара кыздын куурчактары менен мына ушундай үрөй учурган оюнун көзү менен көрүп турган кайылуу муң-зары Кудай Таала-нын дагы кулагына жетти. Жаратканыбыз минтип бейкүнөө куурчактарды тириүүлөй азап-тозокко салып ойногон касап, ары Ибилистин кичинекей залим азезил кызына каарын чачып, андан жүзүн үйрө, тескери карап кетти. Анан да ушул азезил кыздан запкы көрүп жаткан куурчактардын жүзүнө жылуу карап, мээримин төгө, баштарынан сылады...

Куурчактардын арасын кара тумоо, ич келте сыйяктуу оорулардын түрлөрү капитап кирди. Ал гана эмес, кийинки жиберген тири укмуш, жаңы кеселдин атын Ибилистин азезил кызынын өзү да билбegen ооруга каршы дарыны куурчактар ойлоп таап чыгарыша албай шаштысы кетип, шаймандары ооду. Чакчелекей, башаламандык түшкөн куурчактар биринен сала бири боо түшуп, бири-биринин денелерин жерге жашырууга дармандары жок, каар заман ар тараптан толгоп кирди. Эсепсиз болгон куурчактардын тукуму курут болуу коркунучуна тушугуп, эми ал



бир дагы куурчаксыз каларын ақылсыз кичинекей кара кыз кайдан билсін...

Ошентип, мезгил өткөн сайын куурчактардын орду бошоп, ээнсиерей берди. Мындаи коркунучтуу опоттон бейажал калған куурчактардын жүрөгүн сары зил чырмап, кесепеттүү оорулардын жайып салган торуна капыстан түшүп, өлүм деген жексурдун кылтагына бириңен сала бири илинип жатышты. Куурчактардын көбүн ошол оорулардын залдарынан улам кутула албай, мээлеринин иштөөсү да бузулуп, үй-жайларынан айрылып, ай-талаага тентип кетишти. Кыскасы, дарттын түрлөрү эсепсиз көбөйүп чыгып, тыңч жашап жаткан куурчактардын арасына чакчелекей түштү... Куурчактар эми ар түрдүү дартка каршы дары-дармектерди издең табууну ойлоно башташты. Ал гана эмес, Ибилистин азезил кызынын таасириңен улам, бириңи өлтүрүп, кырып-жоюунун дагы жолдорун издеөгө киришишти. Ай качан чыгып, Құн качан батаарын баамдаган куурчак болбоду. Аалам качан пайда болгонун жаңы эле баткан Құн же Ай, Жер үстүнө алгач качан чыгып, качан бата башташканын билишпейт. Аны билген куурчак бул жер үстүндө жок, болгон да эмес... Дарыялар тоо-таштарды кесип, булактар тоолордан качан саалып ага баштады эле? Алп мухиттерчи? Алгачкы кар, жамғыр, бороончапкын, туман бул жер үстүндө качан пайда болгон? Кана, кайсы куурчак айтып бере алат?! Эч кимиси билбейт!.. Жердин, тоо-таштын, макулуктардын, чөп-чардын түрлөрүн, деги эле жансыз жаратылыштын качан жарагалганын кайсы куурчак жоромолдоп айтып бере алат? Андай куурчак жок жана да болбоду.

\* \* \*

- Азыркы учурубуз кайсыл кылым да, кайсы доор?
- А, куурчактар кайсыл доордо пайда боло башташкан?
- Эч кимиси билбесе керек...
- Жер качан каймактай баштады эле?
- Аны дагы билген куурчактар жок.
- Ақыркы заманчы?
- Анын качан болорун бир дагы куурчак так айтып бере албайт.
- Ақыркы заман эч качан болбойт!!!
- Ушулардын баарысынын ийне-жибине чейин ким билип, ким чечмелеп бере алат, ыя?!



## Конкурса



### Акутогава РЮНЕСКЕ

*ХХ кылымдагы япон адабиятынын эң көрүнүктүү өкүлү Акутогава Рюнеско-нун чыгармачылыгынын негизги темасы – адам руханы, адам психологиясынын ааламы. Жазуучу окуяны чебер тандап, адамдардын пейил-мунөзүн, нарк-наслин изилдең ачып корсостүүдө аны башкы курал катары пайдаланат.*

Акутогаванын бул новелласы дүйнөлүк адабияттын тарыхында сейрек учуроочу таңгаларлык чыгарма. Мунун негизинде тартылган атактуу кинорежиссер Акира Кurosаванын «Расемон» аттуу фильмى анын «Кызыл сакал» жасана «Поезддин доңзөлөк дүкүлдөгү алдында» фильмдери менен бирге Америка киноискусство-сунун «Оскар» сыйлыгына арзыган.

## ЧЫТЫРМАНДА

(Новелла)

### Сот сурагында жыгаччынын айтканы

Ооба... Адегенде өлүктүү мен көрдүм. Бүгүн эртең менен жыгач кыйганы тоого баргам. Өлүк ошо тоо этегиндеги чытырман токойдун арасында жатыптыр. Токойдун кайсы жеринде дейсизби? Ямасинадагы ат жолдон жарым чакырымдай алысыраакта. Ал бамбук менен жаш криптомерийлер<sup>1</sup> аралаш өскөн, киши жүрбөгөн ээн жер.

Өлгөн адамдын үстүндө көгүлтүр түстөгү сүйкан<sup>2</sup>, башында шаардыктар кийип жүрүүчү эскиребирээк келген эбоси шапке. Ал чалкасынан жатыптыр. Жарааты бир гана жеринде, болгондо да так көкүрөктө.

<sup>1</sup> Криптомерий – дарактын түрү.

<sup>2</sup> Сүйкан – чепкен, чапан.



Бирок ал жаткан жердеги бамбук жалбырактарынын баары канга боёлгөн. Жок, мен көргөндө кан эчак эле акпай калган экен. И, дагы бир нерсени айтпай баратыптырмын: жарааттын үстүндө бир сайгак менин шабыртыман түк да чочулабай кан соруп жатты.

Анын жанында кылыш же башка жарак-жабдық жок бекен дейсизби? Жок. Мен андай эч нерсе көрө албадым. Өлүк жаткан жердеги бир түп криптомерийдин түбүндө гана бир аргамжы жатыптыр. Аナン дагы... и, ооба, ооба, дагы бир тарап жаткан. Болгону ушул эки нерсе. Өлүктүн тегерегиндеги чөп, күбүлгөн жалбырактар аябай тапталыптыр, сыйгы өлгөн адам оңой менен жан берген эмес көрүнөт. Эмне? Аерден ат көргөн жоксуңбу дейсизби. Жок. Аякка эч кандай ат бара албайт. Ат жол то-кйодон ары, четте.

### **Сот сурагында канғып жүргөн кечилдин айтканы**

Өлгөн кишини мен кечээ, жолдо баратканда, ти्रүү кезинде көргөм. Кечээ, түш ченде. Каерде дейсицерби? Сакиямадан Ямасинага барчу жолдо. Ал, аялын атка мингизип, өзү жетелеп Сакияма тарапка бараткан. Аялдын башында жазы кырбылуу шляпа, анын алдында жүзүн жашырган жамынчысы бар эле, ошондон улам мен анын бетин көрө алган эмессмин. Хаги гүлдөрүнүн сүрөтү түшүрүлгөн жибек көйнөгүн гана даана байкагам. Аттын жалы кыркылган, жээрде сымал эле. Ал эми эркектин жанында болсо... Ооба, анын белинде кылыш, жонунда асынган жаа жебелери менен бар получу. Мына азыр да менин көзүмө лакталган кара саадагы, анын ичинен учтары чыгып турган жыйырмага жакын жебе элестеп турат.

### **Сот сурагында токой күзөтчүсүнүн айтканы**

Мен кармаган адамбы? Ал, атактуу каракчы Тадзёмару. Мен аны кармаганда ал аттан қулап түшүп, Агадагутидеги таш көпүрөнүн үстүндө онтоп жатты. Качан дейсизби? Өткөн кечте, так айтканда кечки saat сезизде. Өткөн жолу аны аз жерден кармай албай калганымда, үстүндө көк суйкан, белинде кылыш бар получу. Бул жолу болсо, өзүнүздөр көргөндөй, анын жанында кылыштан сырткары жаа да, жебе да бар экен. Булар азыр угуп отурганыма караганда өлгөн кишиники турбайбы. Демек, аны Тадзёмару өлтүргөнү талашсыз. Жаа да, лакталган кара саадак да, анын ичиндеги он жети жебе да өлгөн кишиге таандык. Ат болсо сиздер айткандай жээрде сымал, жалы кыркылуу получу. Көпүрөдөн анча алыс эмес жерде, жол боюнда, узун тизгинин сүйрөп оттоп жүргөн.

Тадзёмарунун шаарда каңғып жүргөн башка каракчылардан айырмасы – ал өтө эле аялга тап. Өткөн жылы Биндзурага<sup>1</sup> арналган Акиторибэ храмынын ары жагындағы тоодо бир аял кызы менен өлтүрүлгөнү эсиздерде бардыр. Алар да мына ушу Тадзёмарунун колунан келди деп журуштот. Мына, эми бул өлгөн кишинин аялы да эмне болгону дайынсыз. Кайда кетти? Эч ким билбейт. Сиздердин ишициздерге аралашканым үчүн кечирип коюнуздар. Бирок аялды издең керек.

### Сот сурагында кемпирдин айтканы

Ооба, өлгөн киши биздин күйөө балабыз экени чын. Бирок ал сиздер айткандай борбор шаардан эмес. Ал кокуфулук самурай. Аты – Канадзава Такехиро, өзү 26 жашта болучу. Ал эч бир адамдын ачуусун келирчү эмес, мұнөзү жумшак, жибектей choолган жигит эле.

Менин кызымбы? Анын аты – Масаго, он тогузга жаңы эле чыккан. Мұнөзү кайраттуу, эркектен кем калышпаган кыз. Такехирого чейин анын эч кандай сүйгөн кишиси болгон эмес. Өнү кара тору, бети кичинекей, сол жак көзүнүн кычыгында мени бар эле.

Кечээ Такехиро менин кызым менен Вакасага жөнөгөн. Бул мүшкүл биздин башыбызга кай жазыгыбыз үчүн түштү? Кызым эмне болду эжен? Күйөө баланын тағдыры болсо бүтүптур, эми кызымдын кайғысы менин жанымды жай алдыrbайт. Мен карыдым, баарыңарга ак батамды берейин, айланайындар, алдыңарга жыгылайын, эптеп менин кызымды таап бергилечи! Бул Тадзёмарунар кандай кудай аткан жырткыч эле! Күйөөсүн эле эмес, кызымдын өзүн да жайратып койгон болуп жүрбөсүн, канкоруңар! (Андан ары сөз айтууга чамасы келбейт, ыйлайт.)

### Тадзёмарунун мойнуна алышы

Ал кишини мен өлтүрдүм. Бирок аялды мен өлтүргөнүм жок. Ал каякка кетти дейсиңерби? Муну мен да билбейм. Токтой тургула! Мени канчалык кыйнасанар да өзүм билбегенді айталбаймын, эми болоору болду, мен коркоктук кылышпирбайт! (Андан ары сөз айтууга чамасы келбейт, ыйлайт.)

Мен бул кишини жана анын аялын кечээ түш оогондо жолуктурдум. Желл эткен шамалдан аялдын бет жамынчысы ачыла бергенде мен анын жүзүн бир карат калышка үлгүрдүм. Бул көз ирмемдей убакыттын ичинде болгондонбу, айтор, анын жүзү мага периштеникиндеги эле көрүнүп кетти. Ошол замат аны эринен тартып алууну, керек болсо эринин өмүрүн килюуну чечтим.

<sup>1</sup> Биндзура – Будданын 16 окуучусунун биринчиси.



Бул сиздерге коркунучтуу көрүнүп жатабы? Болбогон кеп, эркекти өлтүрүү – опоцой эле иш. Аялды тартып алгысы келген киши анын эрин дароо эле өлтүрөт. Бирок айта кетчү нерсе мен эркекти мынабу белимдеги кылыш менен гана өлтүрөм, а силер болсо, мырзалар, эркектерди кылыш менен эмес, бийлик менен, акча менен, а кээде кытмыр сөздөр менен өлтүрөсүңөр, ырас, анда кан да акпайт, адамдардын алты саны аман бойдон эле калат, бирок баары бир алар өлгөн болушат. Ойлонуп көрсөнөр – менин күнөөмөн да силердин күнөөнөр оор. (Мыскылдуу күлөт.) Эрин өлтүрбөй туруп эле аялын тартып алса болмок, бирок анда бу каракчынын мооку канмак эмес деп ойлобогула. Мен аялды эч кандай кан төгүүсүз эле ээлегим келген. Бирок чоң жолго жакын жерде мындай ишти кыла албайсын да. Ошон учун мен бул эрди-катынды токой-дун тээ теренине азгырууну чечтим.

Бул мага анча деле кыйын болгон жок. Мен алар барчу жакка бара турган киши болуп тааныштым да, жолду катар: тээтиги тоо тарапта бир дөбөчө бар, мен ошол дөбөнү казып көп коло күзгүлөрдү жана кылыштарды таап алгам, анан аларды тиги чытырман токойдун ичине жашырып көөмп койгом, ала турган кардар табылса арзан эле сатам деп жобурай баштадым. Эркек аз-аздан менин сөзүмө бериле баштады. Ач көздүк деген абдан жаман нерсе го. Жарым saat өтпөй алар тоо тарапка кетчү жалгыз аяк жол менен менин артыман ээрчиp калышты.

Токойго келгенде мен аларга табылгаларды токойдун абдан чытырман жерине катканымды, ал жерди мени менен барып, көрүп келүүлөрүн өтүндүм. Эркекти дүнүйөкордук ээликириp, дароо макул болду. Аял болсо аттан түшпөй эле ошол жерде күтүп туарын айтты. Муну аял туура чечти, анткени токойдун ичи чычкан жөргөлөгүсүз чытырман получу. Иш мен ойлогондой жүрүп, эркек артыман ээрчиp жөнөдү.

Мен өз максатымды ишке ашырууга ылайыктуу жер издеp бараттым. Эки колум менен бутактарды шилеп, байлыгым криптомерия дарагынын түбүнө жашырылганын маалымдадым. Сөзүмдү угуп эркек алдыга – криптомерийлердин ичке сабактары көрүнгөн тарапка шашыла жөнөдү. Криптомерийлер жыш өскөн жерге келгенде мен аны капысынан басып жыгылдым. Белимдеги аркан менен аны көз ачып-жумгучу даракка чырмап таңып салдым. Жип каяктан дейсинерби? Каракчы деген жипсиз жүрбөйт да. Анан ал кокус кыйкыра баштабасын деп, оозуна бамбук жалбырактарын аябай тыктым.

Ошентип эркек менен ишти бүтүрүп, кайрылып аялга келдим да, күйөөң кокусунан табы айнып тиерде жатат, анын эмине болгонун өзүң барып көр дедим. Аял шляпасын башынан алып, мен жетелеген жакка дароо жөнөдү. Анан биз кармашкан жерге келип, күйөөсү даракка таңылып турганын көрөрү менен шарт эле койнунан канжар сууруду. Мен мындай кайраттуу, азоо аялды эч көргөн эмесмин. Эгер кичине сак бол-

богонумда канжар ичиме сайылышы мүмкүн эле. Аял мага кыйла тап берди. Анча-мынча жерлеримди канжар чарпып да кетти. Бирок мен бекеринен Тадзёмару аталып жүрүпмүнбү. Кылыч сууробай туруп эле анын канжарын колунан ыргыта койдум. Куралсыз болгондон кийин аялзаты канчалық азоо болсо да колунан эчтеме келбеси бышык эмеспи. Ошентип акыры ойлогонуму аткардым, эрин өлтүрбөй, көзүн жайнатып туруп, аялын зордоп койдум.

Ооба, эркекти өлтүрбөй туруп. Аны мен кийин деле өлтүрөйүн деп ойлогон эмесмин. Бирок ыйлап жаткан аялды таштап, качып кетейин дегенимде, аял жинди болгон немедей шарт менин жеңиме жабышып, үнү карғылданып: «Же сиз өлөсүз, же менин эрим өлсүн... Экөөнөрдүн бирөөнөр өлүшүнөр керек. Эки эркектин көз алдында маскара болуу – бул өлүмдөн да катуу. Бирөөнөр өлүүгө тийишсинер. Ким тириү калса, мен ошого барам» – деп безилдеп кыйкыра баштады. Ошондо мен эркекти өлтүргүм келип кетти.

Азыр мен сilerге жеткен мыкаачы киши катары көрүнүп турсам керек. Андай ойлосоңор мейлиңер, анткени сiler ал аялдын жүзүн, анын оттой ойногон көздөрүн көргөн жоксуңар да. Көзүм аялдын көздөрү менен чагылыша калганда өзүмдү так ошо жерде чагылган уруп кетсе да, ушу аялды катын кылып алайынчы деп чечтим. Башымды ушул гана ой бийлеп турду. Жок, бул орой, айбандык сезимден келип чыккан нерсе деп ойлобогула. Андай болгондо мен аялды тоголото тээп таштап кете берет элем. Аナン анын эринин да каны төгүлбөйт эле. Бирок ошол көз ирмемде мен аялдын жүзүн жакшылап карап туруп, анын эрин өлтүрмөйүн аерден кеппестигимди түшүндүм.

Бирок аны жүзү каралык, айбандык менен өлтүрүүнү каалаганым жок. Аркандан биротоло бошоттум да, жекеме-жеке кылышташууга чакырдым, эркек кыжыры кайнаган түрдө оор кылышты колуна алды да, эч сөз айтпастан жаалданып, менин кичирып кирди. Ал кармашшу эмне менен бүткөнүн азыр эми айтып отуруунун кажети жок. Жыйырма үчүнчү шилтемде менин кылышым анын көкүрөгүнө сайылды. Жыйырма үчүнчү шилтемде! Муну унутпагыла! Бүткүл дүйнөдө жалгыз ушул гана адам менин менен жыйырмадан ашык ирет кылыштырууга жарады. Буга мен алигиче таң калып отурам. (Көңүлдүү мылжыят.)

Качан ал жыгылгандан кийин гана колумда канга боёлгон кылышым менен аял жакты карадым. Карасам – ал жок. Токой арасынан издей баштадым. Күбүлгөн бамбук жалбырактарынан анын изи да байкалбайт. Айлананы тыңшасам өлүм алдындагы эркектин кырылдаганынан башка эчтеме угулбайт.

А мүмкүн биз салгылаша баштаганда аял жардамга киши чакырганы бир жакка чуркап кеткен болуп жүрбөсүн? Мына ушул ой башышма келгенде мен өзүмдүн өмүрүм жөнүндө да ойлоно баштадым. Өлгөн киши-



нин кылышын, жаасын, жебелерин алдым да мурдагы ийри жолго түштүм. Токойдун сыртында аялдын аты эчтеме менен иши жок оттоп туруптур. Мындан аркысын айтып отуруу бекер эле убакыт короттуу дегендик. Болгон иштин чоо-жайы ушул. Эми мени эң катуу жазага тарта берсөнөр болот. Эртеби-кечпү менин башым да бир жыгачтын учунда асылып туруга тийиш экенин өзүм да билчүмүн. (Жан кашайтарлык түр жасайт.)

## **Киёмиздү храмындагы табынуу учурунда аялдын айтканы**

Мени зордоп болгондон кийин ал каракчы таңылуу турган күйөөмө карады да маскарагандай каткырып күлдү. Ошол учурда күйөөмө абдан эле кыйын болду. Ал канчалык чымырканып жулкунса да, аны жыгачка кадаган аркан түк бошогон жок. Аны ичимен абдан аяп, ушунчалык жардам бергим келип турду. Бирок турайын дегенимче тигил эреккайра мени бир тээп жерге жыкты. Башкы нерсе мына ушул учурда башталды. Ошол көз ирмемде мен күйөөмдүн сөз менен айтып бере алгыс көз карашына урундум. Мына азыр да ошол көз карашты элестетсем бүткүл боюмdu калтырак басат. Бир да сөз айтууга мүмкүндүгү болбогондон кийин күйөөм өзүнүн бүт дартын ушул көз карашында чагылдырган эле. Бирок анын көздөрү ачууну же азапты эмес, муздак жек көрүүнү, заарканууну гана билдирип турду. Мен тигил эркектин тепкисинен эмес, күйөөмдүн ушул муздак көз карашынын заарынан чаңырып жиберип, эстен тандым.

Канча жатканымды билбейм, бир кезде эсиме келсем берки эрекк жок. Эч жерден көрүнбөйт. Күйөөм гана өз ордунда криптомерий дарагына таңылган бойдон отурат. Этпеп ордуман туруп келип, күйөөмдүн көзүнө тигилдим. Бирок анын көз карашы түк өзгөрбөптур. Мурдагысындай эле – муздак жек көрүү. Анда жанды каарыган намыс, кайги, жек көрүү – бардыгы аралаш. Тенселе басып күйөөмүн жанына келдим.

«Угуп турунуз. Бул шермендечиликтен кийин мен сиз менен жашай албайм. Ошон үчүн өзүмдү өлтүрүшүм керек. Бирок... мени менен кошо сиз да өлөсүз. Менин шерменде болгонумду сиз көрдүнүз. Ошондуктан сизди да тириүү калтыrbайм». Айтуу абдан кыйын болсо да ага мен мына ушул сөздөрдү айттым. Ошентсе да күйөөм мени мурдагыдай эле көз караш менен карап тура берди. Көкүрөгүм жарылып кете жаздал турсам да демимди басып, эримдин кылышын издей баштадым.

Бирок кылышты эле эмес, эримдин башка куралдарын да каракчы алыш кетсе керек, эчтеме таппадым. Бир гана өзүмдүн канжарым бут алдымда жатыптыр. Канжарды алдым да эриме айттым: «Азыр сиздин өмүрүнүздү кыям. Аナン өзүм да артыныздан кетем».

Мына ушул сөздөрдү укканда күйөөм күч менен эриндерин кыбыратты. Үнү угулган жок, анткени оозу толо бамбук жалбырактары эле. Би-

рок анын эриндерин карап эмне айтканын түшүндүм. Баягы эле мени жек көргөн көз карашы менен күйөөм: «Өлтүр!» деген сөздү айтты. Өзүм эстен танып баратып, анын көкүрөгүнө канжарды терең батырдым.

Бир маалда эсиме келип, көзүмдү ачсам, күйөөм баягы эле ордунда таңылуу бойдон отуруптур, бирок эчак дем албай калган. Криптомеридин коюу бутактарынан арасынан батып бараткан күндүн нурлары анын жүзүнө тийип турат. Буркурап ыйлап отуруп, мен өлүктүн жибин чечтим. Андан ары эмне болгонумду айтууга күчүм жетпейт. Кантсем да өзүмдү өзүм өлтүрүү колумдан келбей койду. Канжарды алкымыма та-кап да көрдүм, тоо этегиндеги көлгө барып чөгүп өлөйүн деп да аракет-төндим, кыскасы көп эле далбас урдум, бирок өлө албай койдум. Ошон үчүн мына азыр да тириү отурам. Бирок бул тириүлүк менен сыймыкта-нууга болбайт. Мүмкүн кайрымдуу кудай Канион мен сыйктуу алсыз пендесинен эчак көңүлү калып, тескери бата берип койгондур. Бирок мен эмне кылам? Өзүнүн эрин өлтүргөн, каракчынын алдында маскара болгон аял эмне кылышы керек? Эмне... эмне... (Айласы түгөнгөн, мун-кураган, буулуп-буулуп чыккан чыңырык.)

## **Кайыптан кабар берүүчүнүн оозу менен өлгөн адамдын жанынын айтканы**

Аялымды зордол болуп, каракчы анын жанына отуруп көнүл жубатчу сөздөрдү айта баштады. Мен жыгачка таңылып отурсам да, оозум бош эмес болсо да көзүм менен аялымга белги берип: «Ишенбе ага! Анын айтканынын баары калп», – деп какшап аттым. Бирок жалбырак үстүндө кайгылуу отурган аялым башын түк өйдө көтөрбөдү. Ошол кебетесине караганда ал каракчынын сөздөрүн абдан күнт коюп угуп отурат деп ойлоого да болот эле. Мен кызғанычтан өлүп аттым. Каракчы болсо эпчилдик менен төмөнкүдөй сөздөрдү айттып, аялымдын башын айлан-дырып жатат: «Сен эми эриндин алдында тазалыгынды жоготтун, ошон-дуктан мындан ары аны менен жашашың кыйын. Эрин менен калгандан көрө мени менен болгонуң он. Бул ишти сени сүйгөндүгүмдөн жасап отурам»... Мына, көрдүнөрбү ал эмнелерди айтканын.

Каракчынын сөздөрүн угуп отуруп, аялым ақыры башын көтөрдү. Ал эч качан мага ошондогудай чырайлуу көрүнгөн эмес. Карасаң тим эле пе-риште. Бирок аялым каракчыга эмне деп жооп бергенин билесиңерби? Азыр мен түпсүз караңгылыкта, жок дүйнөдө канғып жүрүп, аялымдын ошол жообун эстеген сайын эңшерилем. «Анда мени кайда кааласаңыз ошакка алып жөнөбөйсүзбү». Мына ушинтип айтпадыбы, ошондо аялым.

(Ун узакка токтоп, жымжырттык өкүм сүрөт.)

Бирок аялымдын күнөөсү ушунда эле эмес. Бир эле ушу болсо, анда мен ал үчүн минтип түпсүз караңгылыкта канғыбайт элем. Андан ки-



йинкиси мына мындай болду: аялым каракчынын этегин кармап токайдон чыгып кеткени баратып, кайра токтой калды да ирени купкуу тарта, мени сөөмөйүү менен көрсөттүү. «Муну өлтүрүнүз!» Мына ушундай кудай аткан сөз мурда деги адам оозунан чыкты беле? Адамдын кулагы укту беле ушундай сөздү? «Муну өлтүрүнүз!» (Күтүлбөгөн жерден аба жарган заардуу күлкү жаңырат.)

Мына ушул сөздү укканда каракчы да кумсара түштүү. «Муну өлтүрүнүз!» – деп кыйкырып атты аялым, анын женинен тарткылап. Каракчы аны тикиреиे карап турду, «бар» да, «жок» да дебеди. Бир убакта аялымды бир тээп жерге жыкты. (Дагы аба жарган заардуу күлкү.) Каракчы эки колун көкүрөгүнө кайчылаштырып, мага бурулду. «Бул аялды эмне кылайын? Өлтүрөйүнбү же кечирейинби? Баш ийкегеницизи жооп катары түшүнөм. Өлтүрөйүнбү?» Мына ушул сөзү үчүн мен каракчынын бардык күнөөсүн кечиргим келди. (Дагы узакка созулган тынчтык.)

Мен бир чечимге келип, «ооба» же «жок» деп жооп бергиче аялым чытырманды аралап качып жөнөдүү. Каракчы ошол замат анын артынан түштүү. Мунун баары менин түшүмдө болуп жаткансыды.

Каракчы аялымды таппаптыр. Кайра келди. Менин кылышымды, жаамды алды, аナン мен таңылган жипти кести. Чытырмандын арасына жашырынып баратып, анын: «Эми өзүндүн жаңың жөнүндө ойлонушуң керек» – деп кобураганы эсимде.

Ал кеткендөн кийин айланы тыптынч болуп калды. Жок, тыптынч эмес, кандайдыр бир өксүп ыйлагансыган үн угулуп жатты. Көрсө, ал үн өзүмдүн ичимен чыгып атыптыр. (Үчүнчү ирет узак тынчтык.)

Акыры мен өз денемди даракка таңылган аркандан бошоттум. Алдымда аялым түшүргөн канжар жатыптыр. Аны алдым да катуу бир согуу менен өзүмүн көөдөнүмө матырдым. Алкымыма кан толду, бирок андан анча кыйналуу сезгеним жок. Көкүрөгүм муздай түшкөндө айланын тыптынч болуп калды. О-о, ал кандай тынчтык эле! Тоо этегиндеги токой бир да жандуунун үнү угулбай, мемиреп турду... Бамбук менен криптомерийдин жалбырак, бутактарында гана батып бараткан күндүн нурлары ойноп тургансыды... Бара-бара алар да өчтүү. Көзүмө дарактар да көрүнбөй калды. Жер кучактаган мени да терең тынчтык койнуна алды...

Ошондо кимдир бирөө мага акырын жакыннады. Мен анын ким экенин билгим, көргүм келди. Бирок дүйнө-күн, аалам абдан капкарангы эле. Аナン ошол белгисиз бирөө көрүнбөгөн колдору менен менин көөдөнүмдөгү канжарды акырын сууруп алды. Ошол замат оозум канга толуп чыкты. Аナン мен жок дүйнө деп аталган түбөлүк караңгылыкка биротоло сүңгүп кеттим.

Которгон С. ТУЙГУН



*Проза*



**Бактыбек  
МАКСУТОВ**



# **КЫЗЫЛ КЫРГЫН, КАНДУУ КАРМАШ**

(Повесттен үзүндү)

**7-бөлүм**

## **Кытайга төнтүү**

Абыке жээрде кашка кунанын минип, жакага жол тартты. Жайлоого кечээ келген эле. Коктунун оозуна чыга бергенде төмөнкү жатакчылардын айылы жак ызы-чуу түшүп, айылдын тегерегинен көк түтүн көккө көтөрүлүп, кыпкызыл жалынга айлангансып, тигилген боз үй, алачыктардын баары бүт эле өрттөнгөнсүп, көзүнө бир укмуш болуп көрүндү. Минген кунанын бастыра албай, эмне кылаарын билбей бир топко далдырап турду. Андан кийин эсине келген соң: «Ата-энем, карындашым эмне күнгө кабылды?» – деп чапкан бойdon айылга жете келди. Бир да

---

**МАКСУТОВ Бактыбек** 1947-жылы Кочкор районундагы Шамишы айылында туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинин экономикалык факультетин бүтүргөн. 1990–1995-жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экономика, бюджет жана финансды маселелери бойонча комиссиянын секретары, 1995–1996-жылдары Кыргыз Республикасынын Контролдоо палатасында инспектор, 1997-жылдан 2000-жылдын ишүү айнина чейин Кыргыз Республикасынын Эсептоо палатасынын аудитору болуп шитеген.

Азыркы учурда «Айкол Манас» фондуунун торагасы болуп шитеп келе жсатат.

«Айкол Манас баяны» баш болгон 28 китептин, 10 драманын автору.

Б. Максутов Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болгон. Коомдук «Манас» академиясынын академиги болуп шайланган.



жан жок. Боз үйлөрдүн көпчүлүгү өрттөлгөн, кара көө болуп быкшып, түтөп жатат. Ары жакта бир куба дәбөт чокчоё отура калып улуп жиберди. Илгертеден иттин улуганын жаман иштерге жоруп, катуу бушайман болушар эле. Аны «чык» деп койгонго да чамасы келбеди. Жатакчылардын бир аз айдаган эгини да өрттөлүп, арыктын жээктериндеги бириң-серин эгин менен чөп далае быкшып, түтөп жатты.

«Быйыл эгиндин өсүмү жакшы, буюрса түшүм мол болот» деген бечаралардын тилеги таш калканына, өзүнүн жайды-жайлата атасына кошулуп суу сугарган мээнети текке кеткенине зээни кейип, ары басты. Жатакчылар кайда кеткенин, эмне окуя болгонун түшүнбөй, кайда бараарын, эмне кылаарын билбей, кунанын жетелеп, айылдын четиндеги чииди араплап жөнөдү. Кышкысын эгин күя турган ороолор тараптан бирөөнүн ыйламсыраган үнүн угуп, токтой калды. Үндү улап, боолголой ошол тарапка басты. Башын эңкейтип карап, ороонун түбүндө коркконунан бүрүшүп, бети-башы кара көө болуп, солуктап ыйлап жаткан карындашын көрдү. Абыкени көрөөр менен ал бакырып ыйлап жиберди:

– Байке!

Кунандын чылбырын, басмайылын улаштырып жиберип, эптеп кирандашын ороодон тартып алды. Карындашы агасына эреркеп кеттиби, ээги ээгине тийбей, солкулдап ыйлап, баланын берген суроосуна бир топко чейин жооп бере албай жатты. Коркуп калган бечара далайдан кийин араң жоопко келди.

– Эмне болду, атам, апамдар кайда?

Элдин баары жөө-жаландап, күн батыш тарапка качканын, андан кийин кандайдыр бир мылтыкчан адамдар келип үйлөрдү, эгиндерди өрттөп, журтта калган бириң-экин иттерди атып өлтүргөндүгүн, андан кийин кайра келген жагына кеткендигин, айылдын четинде улак кайтарып жүрүп, качкан элден калып калгандыгын, жанагы чоочун адамдар келгенде коркконунан терең ороого секирип түшүп, кайра чыга албай калганын агасына эптеп-септеп түшүндүргөнгө араң жарады.

Карындашын өңөрүп, анын көрсөткөн жагын боолголоп, күн батыш тарапка илкий бастырып жөнөдү. Жолдон кездешкен эки айылдан төң эч кимди жолуктура албады. Үйлөрдүн тигилген бойдон калганына таң калышты. Жан айласы кылган бечаралар өмүр бою жыйып-терген оокатына карабастан, үй-бүлесү менен жашоо-турмуш өткөргөн үйлөрүн таштай качканына өтө кооптонду. Кунаны баспай, өздөрү жедеп чарчаганда бир ээн боз үйгө барып түнөштү. Эртеси бешимге чейин издең жүрүп, ары өткөн, бери өткөндөрдөн иликтең жатып, араң дегенде ата-энесин табышты.

Ошол элдин мыктысы Карыпбай элди чогултуп мындай деди:

– Айланайын, калайык-калк, элибиздин башына мүшкүл иш түштү. Ак падыша солдатка балдарыбызды бербейбиз дегенди кек тутуп, ансыз

да чыр чыгара албай турган жалаакор неме, ата-бабабыздан бери келаткан жерибизди келгиндерге тартып бериш максатында жазалоочу атретин жиберип, кыргыз аттууну кууп, сүрүп келатат.

– Ой, Карыпбай мырза. Кыргыз аттууну кууп-сүргүдөй ак падышага биздин эмне кылган күнөөбүз бар экен? – деди Дүйшөмбү карыя ордунан обдулуп.

– Күнөөбүз эле ушул. Солдатка киши бербейбиз дегенди кек тутту. Чыр чыгара албай турган айрымдарга бул кылыгыбыз майдай жакты, – деди Эле Карыпбай, ары жактан дагы бирөөнүн нааразы болгон үнү чыкты.

– Ак падышанын бул эмне деген зордугу. Ата-бабабыздан бери келаткан жерибизди, суубузду тартып алды. Өзүбүздү болсо тоого, ташка сүрүп таштады.

– Ак падышанын да калыстыгы жок экен го. Урушка жардам бергиле дейт. Анысына эчкибиз, кой-козубуз болсо өзүбүз жебей кармата беребиз. Салык төлө дейт. Балдарга саап берип турган жалгыз уюбузду сатсак да түтүн башына салыгын төлөйбүз. Аягында минтип баарыбызды ата-бабабыз көрбөгөн жерге тентите турган болду. Эми эмне кылабыз?

Дүйшөмбү карыя кимден кандай акыл чыгаар экен дегенсип элге суураолуу карады.

– Ой, айланайындар, дүйнөдө мындан өткөн да зулумдук болобу? – деди нааразы болгон дагы бирөө.

– Ээ айланайын эл-журт, кайсы бирин айтабыз. Баш көтөргөн мыктылардын баарысын түрмөсүнө камады. Бейкүнө бечараларды коркутуп-үркүтүп, көгала койдой сабап, аягында баарын атып салды. Муну менен эле жөн кала турган эмес. Эми жарым паашадан: «Кыргыздын бешиктеги баласына чейин ырайым кылбагыла...» деген буйрук келди дейт.

Карыпбай күнөөлүүдөй жер тиктеди.

– Ой тобо, анда бу падышаң жакшылык көрө турган пенде эмес экен го? – деди таң калган Дүйшөмбү карыя жакасын карманып.

– Падыша Мекелейдин бизге кылган зулумдугу өз башына көрүнсүн.

– Жазыксыз элди бул мүшкүлгө салган падыша бир чоң баләэгө кириптер болгусу бардыр, айланайындар.

– Эми кандай айла кылабыз? Эл жакшылары өзүнөр акыл калчап, бир айласын табаарсыңар?

Толкуп турган эл сөздүн ток этерин айта албай, «күнк-мынк» этип ар кайсынын башын айтып жатышты.

Бир азга тунжурай түшкөн тынчтыкты Карыпбайдын сөзү бузду:

– Кагылайын калк, ата-бабабыздын жерин таштап, бөлөк эл, бөтөн жерге тентип кетебиз деген ой үч уктасак түшүбүзгө кирген жок эле.

– Болоору болуп, өтөөрү өттү. Эми кол куушуруп отура бербейли, балдар. Дүйшөмбү карыя жаш жигиттерге кайрылды.



– Дүйшөмбү аксакал туура айтат. Айла кетти. Эптеп-септеп бала-бакырабызды аман-соо алыш калалы. Буга кандай дейсицер? – деди эле Карыпбай, Ысмайыл сөздү улады: – Карыпбай мырза, эмне демек элек. Эмне болсо да элибизди тукум курут кылыш албайлы.

Ангыча болбой Дүйшөмбү карыя ордунан туруп, айланадагы элге олуттуу карап, күркүрөгөн жоон үнү менен сөзүн баштады эле, күбүршыбыр тыш токтол, бардыгы ал кишинин оозун тиктеп калышты:

– Айланайын агаин-туугандар. Минтип эмне кылаардын айласын таппай жарга такалыш турган мезгилибиз. Акыл токтотолу, кеңешели. Жүрөгүндө оту, билегинде каруусу, жаштык жалыны бар, акылы тунук Карыпбайдай жигиттерди баш-көз кылалы, кандай дейсиздер?

Эл бир азга жымжырт боло калды эле, сөздү Ысмайыл улап кетти:

– Дүйшөмбү абам туура айтат. Бийлиktи жаштарга берели. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, өлүү болсок бир чункурда, тириүү болсок бир дөбөдө болгонубуз эле он.

Сөздүн аягын Карыпбай жыйынтыктады:

– Бизге кошуулуп бара тургандар, жолго даярдангыла. Ар кай жерде калган үй-жайынарды, оокатынарды, мал-салынарды жыйнагыла. Барбайбыз дегенди зордобойбуз. Ар кимдин өз ыктыяры. Буюрса ишемби күнү жолго чыгабыз.

– Айланайындар, жакшылап ойлонушкула. Эртең-кийин Карыпбай аз-гырып көчүргөндөй болбойлу, – деди Дүйшөмбү карыя кийин-соону ойлоп.

– Жок андай болбойт, ансыз дагы тигилериң бул жерге тургуза турган эмес, – дешти дуулдаган көпчүлүк.

Ушул чечимге токтолушуп, жыйылган эл тарашты.

\* \* \*

Качкындар кокту өрдөп, жөө-жаландап келатышты. Элдин көптүгүнөн баса албай катын-калаач, кемпир-кесек ызы-чуу. Кымындаи балдар да ата-энесине кошуулуп, томполондол мал айдашып, биринен бири калбай, жанталашып келатышат.

Айдаган мал, кой-эчки, минген аттар ташыркан баспай калды. Адамдар да алдан-күчтөн тайып, аргасыздан илkip басып, эптеп келатышты.

Күн чоң шашкеден ооп, көчтүн алды Ак-Белден эңкейе бергенде, бүктүрмада күтүп жаткан жазалоочу отряд качкындарга ок жаадырып коё беришти. Туш-тарыбынан мылтык атылып, октор зуулдап учуп, төөлөр боздоп, жылкылар кишенеп, уйлар жер чапчып өкүрүп, мөөрөп, ок жаңылгандар «апа» деп бакырганга араң алдары келип, мындайды өмүрүндө көрбөгөн качкындардын үрөйү учуп, заматтын ортосунда ызычуу түшүп калышты. Бири-бирин караганга чамасы келбей, чымындаи жандарын корголотуп, ар ким туш-тарапка качты.

Тоо-тоону беттеп, аска-зоону маанек кылып, жазалоочу отряд кетти дегенди угуп, ар айылдан эркек аттуулар чогулуп, шейит болгондорду жашырмакка өткөн окуя болгон жерге чогулушту. Ар кайсы жерде эле өлүп жаткан адамдар, жаш балдар, кыздар, жүгү менен өлүп жаткан төөлөр, жылкылар. Карга-кузгун айрымдарынын ичеги-кардын жарып, көзү-башын онурайтып чукуп да жибериптири. Этке тойгон жорулар араң эле кыбырап басышат. Баргандар алыс-жакынбы, анысына карабай өлгөндөрдү ошол жерге эптеп жашырып, куран окушту.

Мурда жакшылык менен жамандыкты, өлүм менен өмүрдү көп ажырата билбеген Абыке ушул күндөн баштап, заманга болгон түшүнүгү, ой санаасы өзгөрүлүп, жазыксыз элге кыргын салып, бейкүнөө өлүмгө дуушар кылып, жарыкчылыкка жаңы келген күнөөсүз наристелерге ок чыгарып, өлүм алып келгендерге ичинен кекенип, бирок колунан эч нерсе келбеген соң, ээндей түшкөндө эчкирип-эчкирип ыйлап жүрдү. Нечен кылымдардан бери ата-бабасы жашап өткөн өз жеринен, өз мекенинен кууп чыккан падышага жана анын желдеттерине болгон жек көрүү сезими кайнап чыкты.

Өмүр бою тапкан-ташыган мал-мүлкүн, бир аз жыйган-тергенин алып кетүүгө алы келбей, чачылган бойдон мүлк калды, жайылганы жайылган бойдон мал калды, тигилген бойдон бүгүлбөй үй калды. Жан айласы кылып, өлүмдөн калганы: «Өлбө жаным өлбө» – деп, жанга аралжы болоор деп ата-бабасы угуп көрбөгөн чет элге, жат жерге – Кытайды көздөй багыт алышты.

Бир топ күн жүргөндөн кийин эң бийик ашууга туш келишти. А күнү кеч болуп, ашууну ашып кете албай түбүндө түнөп калышты. «Какаганга муштаган» дегендөй, табыйгат да өчөшкөнсүп, танга жуук кар жаап кирди. Качкындар эртең менен турушуп, бир аз өзөк жалгашкандан кийин белди ашмакчы болуп, жүктөрүп жүктөп, жөнөп калышты. Бирок көз ачырбаган борошодон баш көтөрүп баса албай, анын үстүнө жаш кардан малдын-жандын буту тайгаланып, ашуу жол бере турган эмес. Күндүн ачылышын күтүп калышты. Учунчү күн дегенде кар басылып, «кудай жол бер» – деп, андан ары жөнөштү. Түнөгөн жеринен бир аз узай бергенден кийин көп өтпөй төмөнтөн мылтыктын үндөрү чыгып, жазалоочу отряддын карааны бүлбүл көрүнө баштады. Тыңыраак аттарды минген жигиттер ары-бери бастырып, бел курчоого келген карды жиретип, жөө-жалаңдаган элге, бирин-эки малга жол салып жатышты.

Жан деген кыйын экен, өткөндөгү окуядан жүрөгү калган эл, мылтыктын үнүн угуп, жазалоочу отряддын караанын көргөндөн кийин, жан алгыч артынан кууп келаткандай, кардын калыңдыгынан, бетке чаба урган борошодон өз-өзүнчө басып, шар белди ашып кете албай, же биротоло жанынан түңүлүп, колго түшүп бербей, ыйлай-сыктай илкип кетип барышты. Белгө жакындағанда мөнгүнүн жаракасына туш келишти.



– Оо айланайын эл, – деди Карыпбай көпчүлүккө кайрылып. Жакшы мал жанга аралжы дейт. Алтын башыңар аман болсо дүнүйө табылаар.

– Айт, эмне кылсак дейсин?

– Сен айткандай эле кылалы, – деген үндөр чыкты.

– Боз үйлөрүнөрдү тезирээк түшүрүп, ууктарын устун, керегесин көпүрө кылып, үстүнө чий жаап, анын үстүнө ала кийиз, шырдактарынарды төшөп, эптеп мал-жанды өткөрөлү. Сөкө, – деди Карыпбай жанындағы кишиге. Сен мергенчи жигиттеринди алыш, тигил шүмшүктөрдүн жолун тос. Арпаучы, сен жаныңа эки жигит алыш чек араны чалып кел. Кытайдын чек арага койгон черүүлөрү качкындардын кыз-келиндерин, дүнүйөсүн, унаасын тартып кетип жатат деди эле, анысын байкай кел.

Сөкө баштаган 5–6 мергенчи куугунчулардын алдын тоскону калышты. Арпаучы эки жигит менен чек арага кетти.

Эл шаша-буша боз үйлөрдү түшүрүп, Карыпбай айткандай кылып, эптеп бириң-еки айдаган кой-козуну, малды мөңгүнүн жаракасынан өткөрө башташты.

– Апа!

– Ата кокуй, ай-яя.

– Куураган күн ай, куураган күн. Кечээ эле күйөөсү солдаттардын колунан шейит кетти эле. Эми жанагы бечара кызынын көргөн күнү эмне болот?

– Апакебай, апаке! Мен эми кантем, кантем апакебай. Жалгыз кайда барам? Кичинекей кыз чучуктай чыңырып, ыйлап жиберди.

Самар байбиче басып келип кызды сооротуп жатты.

– Кой айланайын, ыйлаба. Ыйдан пайда жок.

– Ой айланайындар, шашпай, этиеттеп өтсөнөр. Мөңгүнүн жаракасына түшүп кетип жүрбөгүлө.

– Кудайдан жардам болуп, куугунчуларга кармалып калбасак эле болду.

Элдин алды белге жетип, арты мөңгүнүн жаракасынан жаңы өтө баштаганда куугунчулар жете келишти. Эки тараптан тең атыштуу башталып, элдин шаштысы ого бетер кетти. Октор зуулдап учуп, октон коркуп, жүрөгү калган балдар жаагын баспай ыйлап, ызы-чуу түшүштү. Куугунчулардын карааны жакындаған сайын ажал-өлүм көздөрүнө көрүнүп, мөңгүнүн аркы чети, андан аркы бел көздөн учуп, кантип өтөөрдүн айласын таппай, көпчүлүк жандарынан түңүлүп, дал болуп туруп калышты.

– Кудай даана урмай болду ээ. Тигилердин колуна түшсөк, ит аткандай атып таштайт эмеспи, – деп өткөндөгү кыргынга күбө болгон бир абышка чебеленип жиберди ээрди-башын кемшиндетип.

– Деле өлсөк дагы сөөгүбүз ушулардын колуна түшпөсө болот эле.

– Кагылайын кудай, ушинтип эле баарыбыздын ичээр суубуз түгөнүп, күнүбүз бүтүп калдыбы?

– Атам замандан бери жашап келаткан түптүү эл, бир күндө эле кырылып, укум-тукум калбай калат деген эмне шумдук! Деги кудайга эмне жазганыбыз бар? – деп Самар байбиче буркурап ыйлап жиберди.

Ар кайсы жерде жүгү менен өлүп жаткан төөлөр, жылкылар. Кар учурган бороон ышкырып жатты.

Жумагүл деген жаш келин эмчектеги баласы менен мөңгүнүн жаракасына түшүп кетти. Ал эми жаракага жүгү менен түшкөн төө, койкозу, башка малдын эсеби билинбей калды. Зарылбек деген Абыкенин жакын агасы, кошуна башка айылдан дагы эки жигит окко учту. Өткөрүп кеткенге чамасы келбей, бөлөк эл, бөтөн жерде кереги тийип калабы деп, өздөрү ач болсо да сойбой-жебей сактап келаткан качкындардын айдаган бириң-еки малы белдин бер жагында калып, куугунчуларга жем болду.

«Алы жетпеген акыретчил» дегендей, «балдарыбыздын, укум-тукуму-буздун башынан садага» демиши болду карылар. Куру каргыштан башка алардын колунан эч нерсе келбейт эле.

Качкындар Капкак деген жерге барганда андан ары Кытай тарапка өткөрбөй коюшту. Бир айга жакын ошол жерге туруп калышты. Чек арага барганда тыяктан-быяктан чогулган качкындардын жүгү түшпөй бир топко турушту. Жүк көтөргөн төөлөрдүн, жылкылардын, өгүздөрдүн белдери талып, жүгүн түшүрүп, отко коё бергенде ачка болуп, ичтери кабырылып турса да, мандайында турган чөптөн отто-гонго шайы келбей, буттарын сунуп жиберишип, тырайып жатып калышты.

– Шумдугун кургур, куугунчулардын азабын чыккан чөп менен аккан суудан башкага, бирөөлөргө тырмактай зыяны жок бечара тилсиз мал дагы тартпадыбы, – деди аларга боору ооруган Самар байбиче кейип.

Дагы бир топ күндөн кийин качкындар эпте, кыргыздар менен кытайдын чек арасын бөлүп турган Музарт суусуна жетишти. Алдыдан кытайдын чек арага койгон чөрүүлөрү тосуп өткөрбөй, арттарынан замбирек менен аткылап, куугунчулар жакындал кирип келишти.

Октон, замбиректен жүрөгү калган эл, агызып кетип жатканына болбой, «душмандын огунаң өлгөнчө, сууга агып өлөлү» дешип, күрпүлдөп агып жаткан Музарттын кеч күздөгү шыргалаң муздак суусуна киришти.

Алды жактан мурдагы келген топ тараптан мылтыктын үнү чыкканда качкындар кирээрge жер таппай, алдастай түшүштү. Жакшылап карашса, алар куугунчу солдаттарды атып жаткан беш адам



эken. Ошентип алар дүпүлдөтө атып жаткан замбиректин жаагын басышты.

Кийин Самыйбек деген башчысы бар, түрк улутундагы адамдар экендиgi белгилүү болду. Алар жөнүндө кийинчөрөөк Куропаткин: «Эгерде кимде ким беш түркту кармап, бийликтин колуна салып берсе, ар бири учун он миң сомдон берилет» – деп жарлык жарыялады. Бул шумдукту бардык жерде жарыялап жүрүштү. Бирок кыргыздар беш түрк алардын жанында журсө да кармап берүү жөнүндө бирөөнүн да оюна келбеди. Бийликтин тыңчылары, жазалоочу отряддар канчалык аракет кылса да, беш түрк колго түшпөй, кийинчөрөөк эл-журтуна аман-есен кайтып кетишти.

Муз аралаш күрпүлдөп ағып жаткан суу атчандардын аттарынын жалына чейин чыга түшүп жатты. Замбиректин үнүнөн коркушуп алдас-таган, ансыз да алдан тайыган бечаралар күркүрөп ағып жаткан кандуу суунун агымына туруштук бере алышпады. Нечен наристелер, ак жоолук келиндер, ак элечек байбичелер жана кемпир-чалдар, беш өрүм ча-чына шуру, үкү тагынышып кундуз тебетей кийген кыздар, жүк жүктөгөн өгүздер агышты. Ажалы жок, көрөйүн деген күнү барлар гана аркы ейүзгө чыгышты.

Чек арадан өткөндө эле мурдатан даярданып турушкан калмактар кол салып кирди. Көз көрүнөэ эле сулуу кыз-келиндерди, жүктүү төөлөрдү жетелеп, жылкыларды үйүр-тобу менен айдал кетип жатышты. Эл кордукту аябай көрүп, катуу талоонго түштү. Малдарын бербegenдерди атып өлтүрүп, алдына минген жакшы аттары болсо тартып алып жатышты. «Кой, ай» деп, ажыратып койгонго адам чыкпады. Өздөрү тентип-тербип, солдаттардын огунаң качып, аман калганына сүйүнүп араң качып келатса, өз эли, өз жери болбосо ким болушуп, ким ажыратат. Болбосо баса калыш сабап, кызыл жаян кан кылып тепкилеп жатса, канкорлору мылтыгынан ок чыгарып, өлтүргөндөн кайра тартпай турса, ким аларга тецелет.

– Мал табылар, башыбыз аман болсо болду, кайра эл-журтка эсен-соо жетсек экен, – деп жаратканга жалынып, үй-бүлө, бала-бакырасынын аманчылыгын тилеп жатышты.

Жолдо ката нечен мыкты деген азamat жигиттер, солкулдаган жаш кыз-келиндер, бирөөгө пайда-зыяны тие элек эне сүтү оозунан кете элек наристелер, мүнкүрөгөн чал-кемпирлер жол азабынан, жазалоочу отрыттын огунаң набыт болгондон сырткарысы, ажалы жоку азап-тозок менен Кытайдын чек арасынан өтүштү.

Аяк-башты жыйганча кыш кирип келди. Ар бир айыл өз-өзүнчө бириң бири маанектеп, уйгур менен дунгандын малай болуп, же киерге кийими жок, кирээрge тамы жок, ичээрge тамагы жок, аз эле убакта мусапыр болуп, эптеп жан багып, ит көрбөгөн күндү көрүп, ит ичпеген ашты ичиp, араң дегенде жазга жетишти. Эптеп тапкан ун-талканы түгөнүп,

камдап алган тооту болбогондон кийин качкындардын бирин-эки малы кышында кырылып калган эле.

Баарынан да көкөйгө тийип, унутулгус болгону, өлгөн-житкендерди коюуга жергиликтүү эл жер бербей, алардын сөөгүн боз үйдүн бир жак капшытына убактылуу көшөгө тартып катып, түнкүсүн айылдан алыс, тоо-таштын арасына жашырып келип жүрүштү.

## 8-бөлүм

### Бөтөн эл, бөлөк жерде

Бир күнү айылга манасчы келиптири деп калышты. Мал-салын жайлап, кожоюндуң тапшырган жумуштарын бүтүруп, эл орунга отурган мезгилде манасчы түшкөн үйгө Абыке да кирип барды. Үй толтура, бут көрго жер жок. Күндүн суугуна карабай үйдүн туурдуктарын көтерүп жиберишип, керегенин көздөрүнөн манасчыны тиктегендөр да бар. Төрдө 45тер чамасындағы кара сакалчан адам Семетейди дүпүлдөтө айтып жаткан экен.

... Муну мындај таштайын,  
Кагылайын кулунум,  
Калкындын жайын айтайын.  
Болуп келген кадимден  
Салтындын жайын айтайын.  
Карылары нарк айтып,  
Калың журтка салт айтып,  
Көк сүлөөсүн, кундуз бөрк,  
Аксакалын жайкалткан  
Чалдары сыпаа кыргыздын.  
Айтылуу Талас жеринде,  
Аргын, кыргыз элинде  
Ок, саадагы белинде,  
Калбыр өпкө, жез канат,  
Желдей күлүк минген ат,  
Кызыл кыргак колунда  
Кармашкандын жолунда,  
Балдары баатыр кыргыздын.  
Арытып, атка чабышкан,  
Айгашкан жоодо салышкан,  
Кийгендери кандагай,  
Кыймылдары шамдагай,  
Келеңкөр чачпак, кең соору,



Келини сонун кыргыздын.  
Жаш кайындай буралган,  
Тал чыбыктай суналган,  
Жарагын алса жарашкан,  
Кулачтап чачын тарашкан,  
Ак калпактуу, кызыл чок,  
Алганына жарашкан,  
Кызыл бет, кымча бел,  
Кыздары сонун кыргыздын.  
Бейкут болуп жайлаган,  
Белдемчисин байланган,  
Кынқылдаган балдарга,  
Кымыз менен сүт берип,  
Кыңырылып айланган,  
Кемпири сонун кыргыздын.  
Телегейи тептегиз,  
Жери жакшы кыргыздын,  
Өзөгүн берген өз десе,  
Эли жакшы кыргыздын.  
Кара малдан төөсү көп,  
Карды салык бээси көп,  
Айры төөдөн нары көп,  
Боз коёндон түлкү көп,  
Борсулдаган күлүк көп,  
Каркылдаган казы көп,  
Каз ойногон сазы көп,  
Айтышканга чечен көп,  
Кайсы бирин айтайын,  
Айтылбаган нечен көп,  
Адырынан тегиз көп,  
Арыгынан семиз көп,  
Жалкысынан эгиз көп,  
Жапайы чыккан жемиш көп,  
Токоюнда арал көп,  
Батпай жүргөн марал көп,  
Эчен мерген адам көп,  
Тектиринде теке көп,  
Курбусунда кулжа көп,  
Адырында аркар көп,  
Адамында даркан көп.  
Каныкей минтип кеп айтат,  
Бардыгын толук эп айтат,



Каныкей менен Чыйырды  
Катар туруп буркурап,  
Баары бата бергенде:  
«Тулпарды минген турчу эмес,  
Тууганга жетпей тынчу эмес,  
Кош, апаке, берекем!  
Манасты тапкан энекем!  
Айланайын элимден  
Адашып калган мен экен» –  
Деп, ошентип Семетей  
Барчын учкан эмедей,  
Аттап ыргып бүгүлүп,  
Бардыгына жүгүнүп,  
Камчы салып тулпарга  
Аттанды кыргыз тууганга.  
Ошондо,  
Калалуу Букар буркурап,  
Калайыктын баарысы  
Ошондо, батасын берди чуркурап.

Чымын учса угулчудай тымтырстык. Бардыгы тең манасчыга арбал-гандай анын оозун гана тиктеп, анын ар бир кыймылына көз салып, бөтөн жерде ач-жылаңач жүрүп, ар кимден таяк жеп, запкы көргөн бечаралардын тууган жерге болгон кусалыгы артып, жүрөктөрү элжирип, көңүлдөрү дайрадай толкуп, бүгүнкү эле көргөн кордуктары заматта эстен чыгып, кубанычтары койнуна батпай, айрымдары сүйүнгөнүнөн көздөрүнө жаш алып, капиталынан чукуса болбой бышката, отурган эл кичине эле бирдеме болсо заматта жарылыш кетчүдөй чыналып турду.

Айкөлдүн ыйык арбагына чексиз берилип, ага бүткүл дитин, дилин, бардык ой-санаасын берген, жаштык жалынын, күч-кубатын, жашоо-өмүрүн арнаган бул алп манасчы «кээде кайра жаачу булуттай каары бетине айланып, азыр алып уччудай алп кара күштай шукшурулуп, жара тартып кетчүдөй ач жолборстой комдонуп», кээде кирген буурадай буркулдап, Ала-Тоонун бийик аскасынан атырылып түшкөн мөлтүр кашка суудай ташкындал, таптаган тулпардай ээ-жаа бербей алкынып, нечен кылымдардан бери келаткан ата мурасыбыз, ааламда тендеши жок айкөл баатырдын баянын дүпүлдөтө айтып жатты.

Отургандардын суроолору боюнча манасчы дастандын бир окуясынан экинчи окуясына өтүп, далайдан кийин токтоду.

– Ой, айланайын Саке, бир кумардан чыгарбадыңбы? – деди эле Дүйшөмбү карыя, анын оюн Ысмайыл улап кетти.

– Башыбызга иш түшүп, минтип тентип, темселеп жүргөндө жаныбызга кубат, дем берип, жакшы иш кылдың, Саке.



– Атабыз Манастын арбагы колдоп, жамандык көрбө, айланайын, – деп Самар байбиче да алкап жиберди.

– Тур, эми, айланайындар, Сакем эс алсын. Үй-үйлөргө тарайлы, – деп калды отургандарга Дүйшөмбү карыя.

Эл ордунан козголуп, тараи турган болгондо Карыпбай кирип келди.

– Айланайын эл-журт, сүйүнчү.

– Болсун, айланайын, болсун, – деп калды озунуп сүйлөгөн Дүйшөмбү карыя. Отургандар жакшылыктын жышаанын сезип, Карыпбайга үмүттүү карашты.

– Болсун, болсун баатыр, – деди Ысмайыл анын сөзүн коштоп.

Кубанычы койнуна батпаган Карыпбай барпаландап жатты:

– Ак падыша тактан кулаптыр. Ордуна башка өкмөт болуптур дейт.

Төрдө отурган Дүйшөмбү көзүн жүлжүйтүп, Карыпбайга суроолуу карады:

– Карыпбай мырза, жаңы өкмөтүң бизге окшоп эл-жерден айрылып, тентип, тербиген бечараларга жардамы тийчү неме бекен деги? Же мурунку көч менен кетчүдөйбү?

– Ии ошону айтчы, айланайын, – деп Самар байбиче да бир жагынан чыкты.

– Жаңы өкмөттү элден чыккан өкүлдөр бийлейт экен. Алардын башчысы да карапайым калк арасынан чыккан баатыр адам дейт. Кедей-кембагалдарга, жарды, жалчыга, жетим, жесирге кайрымдуу кишилер экен деп жатышат. Алар элди улутуна карап бөлбөй, баарына тең карат имиш, – деп Карыпбай кубанычы койнуна батпай, базардан укканын, көргөн-билгенин айтып түгөтө албай жатты.

– Ата айланайын, ырас кабарың бар экен. Оозуна май, айланайын. Андай болсо жаңы өкмөттүн боосу бек болсун, – деп Дүйшөмбү карыя да кубанганинан күлмүндөп турду.

Көп ишенкиребеген Ысмайыл суроо узатты.

– Карыпбай баатыр, ушуунуң чынбы деги? Кимден уктуң мындай кабарды?

– Ысмайыл ата, базарга бардым эле, ошо жерден уктум. Тыяктан келген качкындардын баары: «Эми элибизге кетебиз», – деп кудундашып жатышат.

– Ырас болгон турбайбы, балдар, – деди Дүйшөмбү карыя кубанычын жашыра албай. – Биздин да кудайыбыз бар тура, айланайындар. Акыры биздин мун-зарыбызды уккан экен го.

– Эл-журтка кетпесек бирөөнүн жеринде кор болуп өлмөй болдук, – деди капиталда отурган дагы бир абышка.

Самар байбиче анын оюн улап кетти:

– Текейин терип жесек да, өз жеризде мынчалык өлүм-житимге учурбайт элек.

Дүйшөмбү карыя колун жайды:

– Эми айланайындар, бата кылып коёлу. Бүгүнкү көргөн азап-тозокторубузун арты кайырлуу болсун. Кудай өзүң жар болуп, киндик кан тамган, ата-бабабыздын туулган жерине аман-есен жеткире көр, оомийин.

– Оомийин.

Туулган жер дегенде ооздорунан көк түтүн буркурап, кубанычы койнуна батпаган качкындар келечекке үмүттүү карап, бүгүн эле эл-жерге жете түшкөнсүп, мандаиы жарыла сүйүнүшүп, жалпы чуркурап бата ти-лешти. Орундарынан туруп, алды эшикке чыгып, тарай турган болгондо андып турган тыңчы Карыпбайды атып, качып жөнөдү. Мурда октун үнүнөн чочуп калган эл алдасташып, ок тийген Карыпбайды тегеректеп калышты.

– Ата!

– Карыпбай аба!

– Алда кокуй, шум дүйнө ай. Ажал алкажакадан алып, бөлөк эл, бөтөн жерде тентип жүргөндө белибизге тануу кылып, элге эптер кетебизби деп турбадык беле. Эми минтип, ичи тар, көрө албас, бузуку чыккынчылар тыңчысын жиберип, бечара Карыпбайды да жайлап тынышты, – деп үшкүрүп отуруп калды Дүйшөмбү карыя.

Эл да бир азга эмне кылаарын билбей тунжурай түштү эле, Дүйшөмбү карыя баш көтөрүп, каргылданган үн менен элге кайрылды:

– Айланайын эл-журт. Кечке мүнкүрөп тура бербайли. Бечара Карыпбайдын камын көрөлү.

Маанайы түшүп, мүнкүрөй түшкөн эл Дүйшөмбүнүн сөзүнөн кийин жанданып, өлүк камын көрүүгө киришти.

Тиешелүү мусулманчылык расмийин жасаган соң, Карыпбайдын сөөгүн көтөрүп жөнөштү. Айылдан бир аз узап баратканда, бирөөлөрдөн кабар жеткенбі, атын сабаган бойдон жасоол жетип келди.

– Эй, селсаяктар. Кайда баратасыңар?

Жасоол өңүн буза бакырып кирди. Эл деддейе карап туруп калышты.

Дүйшөмбү жооп берди:

– Ой айланайын, береги жигит бизге баш-көз болуп келатты эле. Бузукунун огуナン шейит кетти. Ошону жерге жашыралы деп баратабыз.

– Тигини кара, кызылдай акчасын төлөп, сатып алган жеринен бетер. Силердин бул жерге сөөк коюуга укугунар жок, – деп жасоол буркулдан кирди.

– Я!?

– Ал эмне деген шумдук?

Мындаиды күтпөгөн эл өз ара күбүр-шыбыр болуп калышты эле, жасоол ого бетер баркылдан кирди.

– Силер тентип келгениң. Бул жерге эч кандай ақыңар жок.

– Ой айланайын, биз бир мусапырбыз. Бирөөгө залалыбыз жок. Мусулманчылыктын милдетин аткарып, сөөктүү жашырып алалы. – Дүйшөмбү жасоолго жалдырай карады. Жасоол сөзгө келбеди.



– Мен аныңарды билбеймин. Жогортон көрсөтмө бар. Силердин элиңер, жериңер бөлөк. Орусия бийлигине караштуусуңар. Кайдан келсептер ошол жагыңарга кеткиле.

Айласы кете түшкөн Дүйшөмбү карыя карғылданган үнү менен:

– Ой, айланайын, Орусия бийлигинен качып келип, ушул күндү көрүп отурбайбызы! – деп калды эле, Ысмайыл бир жагынан үн катты.

– Ай үкөм, адамкерчилик кыл. Адамга пайда-зыяны жок, бир кенедей жардын түбүнө жашырып коёбуз.

– Ой, кандай түшүнбөгөн элсиңер. Болбойт дедим, болбойт. Мага десендер өлүгүнөрдү талаага өрттөп жибергиле. Жасоол мурдагыдан да күчөп кирди.

– Ок, эмне дейт?

– Кудая тобо, ушундай да таш боор эл болот экен ээ.

Мындай шумдукту мурда угуп-көрбөгөн чогулгандар дуулдай түшүштү.

– Болду эми, жетишет. Жоголгула бул жерден.

Жасоол жинденип, кыйкырып-өкүрүп элди камчы менен чаап, кубалай баштады.

– Өлүп калсак сөөгүбүз көмүлбөй, ушинтип талаада калабы, кокуй?!

Жасоолдон жакшылык болбосуна көз жеткен Ысмайыл зыркырап жиберди.

– Оо касиетинден кагылайын, Ала-Too! Баркынды эми чындалп билдик ко! Өзүндү кайра айланып көрөөр күн келээр бекен! – деп нечен кыйынчылыкты, өйдө-төмөндү көрсө да, өмүрү көзүнө жаш алып көрбөгөн, топон суу жүрүп келатса да солк этип койбогон Дүйшөмбү карыя бул жолу туулган жердин касиетин жүрөгү менен өзгөчө тууп, барк-баасын акыл-сезими менен сезип, көзүнөн аккан жашын ак сакалы ылдый куюлтуп, кемшиндеп ыйлап, муңканып, боздоп турду.

Кымындаидында тай минип, балдар менен куушуп ойноп, жарышып ескөн кыргыз жери, тоосу, талаасы, ташы, ою, кыры көз алдына келди. Анар-Булактын суусунан бир ууртап анан өлсөм бул дүйнөдө арманым болбос эле деп, «как» эткен карга жок, «кук» эткен кузгун жок, какыраган суусуз чөлдө калып, тандайы так каткан жолоочудай, тууган жердин бир ууртам суусун эңсеп, кусалыгы артып, көптөн бери ичине катып келген сырын батыра албай кетти. Бөлөк эл, бөтөн жерде айткан даты, сүйлөгөн сөзү эч кимге өтпөй, айласы алты кетип, нечен жашка барып калган карыянын оозунан башка сөздү күтүүгө болбойт эле.

Турган көпчүлүк да азыркыдай устаранын мизиндей болуп, ойкуп-кайкып турган, опурталду заманда бирөөлөрдөн жардам болбосун, бөлөк эл, бөтөн жерде, киндик кан тамган жерден алыста жүргөндө, даты эч кимге өтпөсүн түшүнүшүп, өзгөчө Дүйшөмбү карыянын айласыз кебетесин көрүп, булар да ичинен сыйзап, тууган жерге куса болгон айрымдары уккан адамдын сай-сөөгүн сыйзатып, ыйлап да жиберишти.



## Публицистика



Айдарбек  
САРМАНБЕТОВ



# АЛМАТЫДАГЫ САЛТАНАТТАР ... САБАКТАР

Жол сапар

Журналыбызга Казакстан Жазуучулар одагынын (союзунун), анын «Жулдыз», «Простор» журналдарынын, «Казак эдебиети» гезитинин 75 жылдык мааракесине атайын чакыруу каты келиптири. Мындай сыйга кубанып, журналыбыздын редакциялык кеңешинин төрагасы, Кыргыз Эл ақыны Омор Султанов менен белек-бечкектерибизди даярдалып 20-сентябрь күнү түш ой Алматы шаарына жол тарттык. «Ак жол» бажы постундагы бир жарым сааттык текшерүү машакатын айтпаганда жолубуз шыдыр болду. Кордай – Алматы жолун боордоштор үч жыл мурда күзгүдөй мелтире салыптыр деп уккан элем. Чынында эле ошондой экен!

Маараке камылгасы да шай көрүлүптүр, шаардын борборундагы эң мыкты, отуз кабаттай «Казакстан» мейманканасынын 11-кабатында тиш-кулак чукугучуна чейин бардыгы камдуу эки люкс номурларын алдын-ала бизге даярдал коюшуптур. «Театр – кийим илгичинен башталат» дегендөй, биз той камынын шайма-шайлыгын конок үйүнөн тосуп алуудан эле баамда-дык.

21-сентябрь күнү таң эрте, мааракеге келишкен мурдагы СССР, азыркы Эл аралык Жазуучулар бирлигинин (МСПС), Россия Адабий фондунун, Туркиядагы «Диалог Авразия» эл аралык платформасынын, Азербайжан, Молдава, Башкортостан, Татарстан Жазуучулар союздарынын жетекчилири, өкүлдөрүнүн катышуусунда атактуу Абай Кунанбаевдин 165 жылдыгынын урматына шаар борборунда эстелигинин ачылышынан соң, Алматыдагы опера жана балет театрында маараке жыйыны өттү. Аны Одагдын он төрт жылдан берки төрагасы, ақын жана драматург, Казакстан мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Нурлан Оразалин маңыздуу жана мазмундуу доклады менен ачты. Албетте, чакырылган меймандарга да сөз берилди. Чы-



гармачыл бол уюмдун мааракесине жолдонгон өлкө президенти Н.Назарбаевдин күттүктоо каты, өкмөт жетекчисинин, дээрлик бардык министрліктердин күттүктоо олору меймандар менен аймактардан келишкен ақын-жазуучу өкүлдөрдүн кызуу кол чабуулары менен кабыл алынды.

Салтанатка журналыбыздан сырткары, ардактуу мейман катары чакырылган Эл ақыныбыз, МСПСтин терагасынын орун басары, Түркиядагы түрк тилдүү мамлекеттердин «Авразия» Жазуучулар бирлигинин төтөрагасы Омор Султанов кыргыз калемгерлеринин жана аталган уюмдардын атынан күттүктоо сөз сүйлөп, таланттуу сүрөтчү Диас Устемировго атайын тарттырып алган сүрөт-белегибизди жана «Турар» басмасы жаны чыгарган С.Каралаевдин айтуусундагы «Манас» эпосун Н.Оразалинге салтанаттуу тапшырды жана боордош калемдештер тарабынан кызуу кабыл алынды.

Маараке жыйыны республиканын улуттук ыр-бий ансамблинин концерти менен аяктаган соң «Бакшысарай» ресторанында шаар мэри уюштурган сыйдасторкондо шандуу улантылды.

22-сентябрда маараке Жазуучулар одагынын «Жулдыз», «Простор» журналдарынын жана «Казак эдебиети» гезитинин 75 жылдык мааракелерине арналган салтанаттуу жыйындар менен уюмдун имаратында улантылды. Журналыбыздын жана «Турар» басмасынын атынан мен да кесиптештерибизди күттүктап, «Кыял» улуттук көркөм өнөр бирикмесинин башкы директору Султан Макашев демөөрчүлүк кылып берген белектерди, журналыбыздын казак ақын-жазуучуларынын чыгармалары басылган сандарын тапшыруу менен кызматташып туруга чакырдым жана бул сунуштарым кызуу кабыл алынды. Чынында эле соңку 20 жылдай убакыттан бери казак ақын-жазуучуларынын жаңы чыгармаларынан кыргыз окурмандарынын куру калып, чыгармачылык алакабыздын согундап кеткени белгилүү, өкүндүрбөй койбойт. Ошол эле учурда казак окурмандары кыргыз калемгерлеринин чыгармаларынын дээрлик окубай калышыптыр. Мында котормочулук ишти кайрадан улантуу, аталган басылмаларда бири-бирибиздин чыгармаларыбызды жарыялап туруу сунушумду казак калемдештеринин кызуу колдошкону ошондон улам болду. Бул, эки элге төн зарылдык экени



чындық. Буюрса, ушул саныбыздан баштап боордош казак адабиятынан тааныштырууна баштадык. Айта кетүүчү нерсе: казак тилинен котормочуларды кызматташууга чакырабыз.

Мааракенин экинчи бөлүгүндө одагдын жаңы жобо-уставы кабыл алынды. Ал, өзүнчө, калемгерлеризге чон сабак болор сөз.

Аталган салтанаттар аяктаган соң saat 16.00дө мааракеге келишкен меймандар жана Казакстан Жазуучулар уюмунун аймактык өкүлдөрүнүн катышуусунда «Казакстан» мейманканасынын пресс-клубунда «Диалог Авразия» платформасы уюштурган «Боордош калемдештердин чыгармачылыгынын салттуу таасирлери» аттуу конференция өтүп, ал Түркиянын белгилүү жазуучусу жана ойчулук Фетхуллах Гүленин өмүрүнө жана чыгармачылыгына арналды.

Аталган мааракелерге КМШ өлкөлөрүнүн басылмаларынан «Жаңы Алаттоо» журналы гана жалгыз чакырылганы биз үчүн чон сыймык болду. Ал, журналыбыздын эл арасына таанылып, урмат-сыйга ээ боло баштаганынын далили эмей эмнө? Мында КЖОНун төрагасы Н.Оразалиндик журналыбыздын редакциялык кенешинин мүчөсү экендиги да өз таасирин тийгизбей койгону жашыруун эмес. Ошентсе да...

## Салтанаттардын сабактары

«Сөздү учурунда айтпаса атасы өлөт» деген накыл сөз бар эмеспи. Айтылган салтанаттарга қубө болуу менен катар сабак алар жагдайларды айтпай коюу кечиримсиз болор. Мени тан калтырганы – казак калемдештерибиздин ортолорундагы ынтымак болду. Улуу-кичүүлөр салт тутуп, бири-бирин ызаттап, өздөрүнөн мурда уюмунун кызыкчылыгын жогору коёру кубантты да... өкүнтүү. Кийинки бир жарым жылдан берки Жазуучулар уюмбуздагы ажырымдык, негизсиз каралоолор... соттошуулар кыргыз жазуучулырнын бийик кадырын жерге түшүрүп салганы кантип өкүндүрбөсүн. Жаңыдан ишти жолго салып, туруктуу имарат таап, үч-төрт уюмга чачырап кетишкен калемдештер кайрадан бир уюмга биригип, бир түтүн булатып, чет өлкөлөрдөгү чыгармачылык уюмдар менен алаканы кайрадан жандандырып, ар бир жанр боюнча секциялар иштеп, чыгармалар талкууланып, нечен жыл чыгара албай келаткан «Кыргыз адабияты» гезитин эки жыл бою үзгүлтүксүз чыгарып... келатканда эмне болду? Бир жарым жылдан бери жолго салынып калган иштердин баары токтол калганы, уюмдун ич ара үчтөрткө кайрадан жаракаланып кеткени кантип абырай берсин? Эң башкысы – уюм мүчөлөрүнүн биримдиги кайрадан бузулду...

Казак калемдештерибиз жыйырма жылдан берки уюмунун жаңы Жобосун айрым толуктоо, өзгөртүүлөр менен кабыл алып жатканда кызуу талашка чыккандары да болду. Айрыкча, «ардактуу төрага» кызматын кийириүү боюнча Н.Оразалиндик «картын ойлоп жатканы» катары ачык айтып, сынданап, ал беренени алып салууну катуу талап кылгандар да чыкты. Иш болгон жерде талаш да бар экени чындык. Бирок боордошторубуздун арай көз-чарай олтуруп эле, ойлорун ачык, арттан эмес, жетекчисине чейин бири-биринин бетине айтып эле акырында добушка салынып, көпчүлүк, 99 пайыздан ашык добуш менен Жобосун кабыл алып, шатырата кол чабуулар менен бири-бирин күттүкташканы биз эмес, орус, түрк ж.б. калемдештерди да суктандырды. Иш боюнча өз пикирлерин ортого салышты, тек, чийин-



ден чыгып, мурда-кийинкилерди чукушуп, оозго алгыс сөздөр менен аша чаап, бири-биринин кадырын тепсешкен жок. Пастыкка эч бири түшкөн жок. Бардыгы уюмдун кызыкчылыгын көздөп жатышты. Көтөрүлгөн маселелер боюнча төрагасынын, юристинин түшүндүрмөлөрүн кызыгып да, бөлбөстөн күнт кооп да угушуп, туура жерлерине макул болуп, айрым жерлерине кошумчаларын кыстарып, жыйынтыгында көпчүлүгү кылдат түшүнбөстүгүн моюндашып, кечирим сурашып, акырында макул боло добуштарын бериши. Андай ак ниет адамдарды ким сыйлабасын, төрага да аларга ағынан жарылып, алкышын айттай койгон жок.

Мааракелерде өлкө президентинен баштап өкмөтке, дээрлик бүтүндөй министрликтерге, банктарга, уюм-мекемелерге чейин таланттуу ақын-жазуучуларын чоң урматтары ачык көрүнүп турду. Күттуктоолорун, өз өкүлдөрүн жиберип, белек-бечкектерин тапшырып, келгендери улуу-кичүүсүнө карабай калемгерлердин алдынан кыя өтүшпөй, чоң ызаат менен «сиз» деп сыйлап жаткандарын көрүп кубанасын... аттиң деп ичтен сыйбай койбойсун... Биздечи?...

Төраганын өтө маңыздуу, ачык-айкын докладынан Казакстандын Жазуучулар уому да он беш жылдай мурда эки-үч уюмга ажырап кетүү, болгон мүлкүт бөлүштүрүп, талап алуу аракет-оорусу катуу жүргүп, журнал-газеттириди Жазуучулар үйүнөн айдал чыгарып, имараттын биринчи, учунчү кабаттарын дүрбөлөңчүлөр ээлеп алганда да уюмдун аксакалдары, ақылман активдүү мүчөлөрү бийлик жетекчилерине чейин кирип, оппоненттер менен бет мандай, ачык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ынандыруунун аркасында уюмдун биримдигин сактап калып, азыркы абырайлуу да, бекем да, бакыбаттуу да деңгээлгө көтөрүлгөнү анык болду. Учурда мамлекет бийлиги тарабынан чоң маани берип, материалдык да, моралдык да колдоо көрсөтүүсүнүн аркасында уюмга уч кабаттуу, 500дөй орундуу жыйындар залы, ашканасы, бильярд бөлмөсү, бары ж.б. бардык ынгайы бар тарыхий имараты биротоло берилген. Жогоруда аталган редакциялар да ошондо. Унаалары, компьютер ж.б. зарыл, заманбап техникалык жабдуулар менен толук жабдылган. Секретариат, секция башчыларына ж.б. жетекчи-чарбалык кызматкерлерге кенен, жарык, зарыл буюм-emerектер менен толук камсыздалган бөлмөлөр бөлүнүп берилген. Кыскасы, Казакстан Жазуучулар уому азыркы кезде «алтын доорун» сүрүп жаткан кез. Албетте, анын баарына уюм мүчөлөрүнүн ынтымак, биримдиги, уюмунун кызыкчылыгын көздөөсү, жетекчисинин албан аракеттери, аксакалдарынын ақылмандыгы... жеткирген. Кандай гана иш-аракеттер болбосун бардыгында мамлекеттик, улуттук түшүнүк, идеологияянын үстөмдүгү, анын аркасында өнүгүп-өсүү айкын көрүнүп турду. Атаганат...

Бишкек – Алматы – Бишкек.



## Боордоштордун балдар адабияттынан



Азат  
АКИМ



## АК САРАТАН

*Эл агасы Молдахмет Каназга арнаймын.*

Кечээ караңғы кирери менен Ерзат керебеттин алдына төшөгүн салып, жаздығын жазданып, таттуу уйкуга кирген эле, адаттагыдай коңшу бөлмөдөн чыккан атасы бүгүн да аны таң ата эрте ойготту:

– Ерзат кайда? Сыртка чыгып кеткен жокпу? – деди танданып.

Ошол убакта бешинчи класста окуган Ерзаттын агасы Бекзат сөөмөйү менен жаңсал, жашырынып жаткан Ерзатты атасына көрсөтө берди.

– Ийинге кирген чычкандай болуп жаткан жерин кара, – деп күлгөн атасы аны бутунан тартып, керебеттин астынан сууруп алды. Ага кошулуп күлгөн апасы:

– Муну кайдан үйрөнүп жүрөт? – деди күлүп.

Үчүнчү класста окуган Ерзат бети-колун жууп келип, дасторконго отурду. Бир чыныдан жүгөрү жармадан ичип болгон соң, атасы, агасы Бекзат болуп бакчага барууга камынышты. Бакчаны жыл сайын Кара-Арыктын сол капиталына эгип жүрүшөт. Кыш бою азық боло турган жашылчанын түрлөрүн, коон-дарбыз отургузушат. Бакчанын аягы Узун-

---

**АКИМ Азат** – 1951-жылы Казакстандын Кызыл-Ордо облусунун Казалы районунда туулган. Абай атындагы Казак педагогикалык университетинин тарых факультетин бүтүргөн. «Арай-Заря» журнальында, КазТАГ агенттигидеги, Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажисилисинин аппаратында шитеген.

1998-жылдан баштап дипломатиялык кызметтә. Бир нече жыл Казакстандын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин кеңешчиси болду. Азыр Казакстандын тышкы шиттер министрлигидеги кызметтә. Өспүрүм курактагы балдардын турмушуна арналган бир топ адабий чыгармалардын автору.



калаа шаарчасына бара турган таш жолго чейинки аймакты ээлеп жатчу. Жайында болсо жүгөрү, күн карама, шыптыргы бой көтөрүп, гүлдүү өсүмдүктөр жарышып гүл ачып, айлана тим эле ажайып кооздукка бөлөнүп, бакчага бала-чака кирип кетсе, алардын үндөрү гана угулуп, өздөрү көрүнбөй кала турган.

Азыр көктөм. Чөптөр эми гана кылтыыйп чыга баштаган. Азырынча бак-дарактар да тартайып жылаңац. Алтай өзөнүнүн тушунда, тээ алыстан чубалган жүк ташуучу поезд көзгө түштү. Балдар чоң шаарларга кетип бара жаткан жолоочулардын поезддерине суктанып карап калыша турган. Анан калса, өздөрү да качандыр бир кездерде ошолордой болуп, алыс сапарга чыгар күндөрдү ашыга эңсеп жүрүшчү.

Атасы күндөгүдөй эле алачыктын эшигинdegи кулпуну ачып, күрөк, кетмендерди сыртка чыгарды. Бекзат менен Ерзат көчөт отургуда турган эки жөөктүн башында, колдоруна күрөктөрүн кармап, атасынын белгисин гана күтүп турушту. Анткени жөөктүү ким биринчи күрөктөп бүтсө, ошого жыйырма тыйын байге берилмек. Ал кезде жыйырма тыйынга эки балмұздак алууга же, балдарга арналған киного эки ирет кириүгө болор эле. Энесин тарткан Бекзат жашы улуу болгону менен бою жай өсүп, анын жанында Ерзат атасы сыйкутуу бою узун, ошондуктанбы улуураак көрүнөт. «Баштагыла» деген ышкырык белгини угар замат балдар бири-бирине жалт карап алып, анан жумушка чапчаң киришип кетиши.

Алардын атасы райондук милиция бөлүмүндө кызмат өтөйт. Сержант деген наамы дагы бар. Кызматына байланыштуу канына бүткөн адат болуп калгандыктанбы, айтор, тартипти темирдей бекем сактаганды жактырат. Көк чөптөрү дүркүрөп өсүп келе жаткан бакчага танапташ чабындыга атасы Аймен Кара-Арыктан суу жыгыш, тегиз жердеги шалбааны сугарган соң, арыктын башын бекитип, бир топтон кийин балдарайна келди.

Ерзат өзүнө тиешелүү жөөктүү жанталаша казып бүтүп эс алганы олтура кетти. Бекзаттын үлүшүндө күрөктүн сабындаи гана жер калыптыр, ал атайдын шашпай кыймылдан жатты. Анан атасы колундагы шиш таяк менен биринчи Ерзат күрөктөгөн жерди, анан Бекзаттын оодарган аянын сайгылап көрдү да, корутунду сөзүн айтты.

– Ерзаттын марага биринчи болуп жеткени чын. Бирок анын кээ бир жерлеринде топурактары майдаланбай, кесек бойдон калыптыр. Ал эми Бекзат казган жөөктүн топурактары упадай жумшак, майда болуптур. Ошондуктан, экөөнө төң он тыйындан берем, – деп атасы өз бүтүмүн чыгарды.

Талашканда эч нерсе чыкмак эмес. Экөө төң он тыйындан алыш, күрөктөгөн жердин топурактарын кайрадан тырмоок менен тырмалап майдалап, чөптөрүн тазалап чыгышты. Эми бир жумадан кийин топу-

рак жакшы калыбына келсе, картошканы отургузганга киришишет. Анткени жылыга май айынын башында ар түрдүү жашылчалардын, коондарбыздын үрөнүн эгип башташат.

Кетмен, күрөктөрдү тазалап, өз ордуларына коюп, жыйнаштырып бүткөндө сааттын жебеси жетиге келип калыптыр. Эртең мененки төрттө уйкудан турган балдар бүгүнкү жумуштарынан кутулгандарына сүйүнүп, ойногонго куунак кириши.

Алардын атасы болсо ойго чөмүлүп келе жатты. Ал эрте үйлөнгөн. Жубайы араларын бир-эки жаштан төрөп, беш балалуу болушкан. Бешөө тен үул. Азыр алтынчысы да жарық дүйнөгө келээрине аз калган. Тунгучу Бекзат, кийинкилери Ерзат, Ерканат, Ерсары, Еркозы. Жакшылап сабак окууга жетишип-жетишип, ал турсун башка балдардай болуп кенинирээк ойной албаган улуу балдары Бекзат менен Ерзатка боору ооруйт. Бирок «кыска жип күрмөөгө келбейт» дегендей, балдарына жардам бер дебеске аргасы жок. Анткени жалгыз өзү бардыгына жетише албайт.

– Бери келгиле! – деп Аймен эки чоң уулун чакырып алды.

– Силер эми чоң жигит болдуңар, ага бөбөктөрүнөргө кошулуп мен да кубанып жатам. Ушул жылы буюрса, экөөнөргө бир велосипед, ар бириңерге костюм, шым алып берем. Аңұчүн Кемелбайдын беш миң кирпичин акчасына куюп беришибиз керек. Ушуга макул болосуңарбы?

– Макулбуз! – деп экөө бирдей жооп берди.

Аймен көңүлү көтөрүлүп, экөөнү бирдей катар тургузуп: «Мен белги бергенде, тээтиги жерге чейин жарыштыла», – деп балдарынын дареметин көргүсү келди. Ышкырыктын үнүн укканда, экөө тен жүгүруп жөнөштү. Ерзат алды-артын карабай безип бара жаткан. Кара жыгачтын тушуна барғанда гана Бекзаттын жарым жолдо бутуна тикенек кирип, аны арандан зорго алып, аксал келе жатканын көрдү.

Капталдан Пиралы кожонун курбалдаш эки баласы көрүндү, күндөгүдөй музоосун чөпкө аркандоого бара жатыштыр, саламдашкан түр көрсөтүштү. Аларга музоосу отко жеткенче ээ-жаа берчүдөй эмес. Чубалган узун арканын тырмыша кармаган Абуталип менен Елтай музоосунун ала качканына көнүп, дегдендеп кетип бара жатышты.

«Жалгыз ушул музоону адырга алып барып отко коюшат да, кайра келишет. Болгон жумушу ушул. Кандай жыргал!» – деп ойлоду Ерзат.

Атасы катарлашып келе жатып, балдарына сабактан кийин эки-үч партия шашка ойношорун айтты. Атасы алардын кимиси утса ошого он тыйын бермей болду.

– Бая күнкү он тыйыныбызды бербейсизби, – деди Бекзат атасына жоодураган көздөрү менен карай үмүттөнө.

– Кагазга жазып койгула. Айлык алганда эсептешебиз, – деген жооп алышты балдары.



Бекзат Ерзаттын сол жак ийинине таянып алып басууну каалап келе жатты. Ошентсе, бутунун ооруганы жанына анча батпай тургандай се-зилет. Акыры ийнин таянганда иинисинин үн-сөзсүз макул болгонуна ичинен ыраазы боло көңүлү эргип, ага жибип кетти. Ичинен «Атам велосипед алса, ушу Ерзат кызыгын көрсүн. Мен да анда-санда тебермин. Бирок сурагандарга велосипед Ерзаттыкы деп айтам», – деген чечимге келди.

Үчөө үйгө жеткенде биринчи класста окуган ииниси Ерканат самоорго отун жарып жатыптыр. Балта менен чапкан сайын улам отуну тайып кетет. Бекзат колуна балтаны алып:

– Жыгачтын бир жагын бутун менен басып тур, – деди дагы отунду кантип жаруу керектигин акырын түшүндүрдү. Андан кийин самоордун түбүн узун зым менен чукуп, күлүн түшүрүп, өзү жарган үч-төрт кургак отунду салды эле, түтөп, быкшып аткан самоор бир заматта дүрүлдөп күйүп чыкты.

Саат сегизде мектепке бара турган балдар шашып-бушуп кийинип, өз мектептерине кетти. Жумушу saat тогузда баштала турган атасы жанында отурган Ерканатты эркелетип ойнотуп жатты. Ал эми апасы эртеңки тамак-ашты даярдап, дасторконду жайганга киришти.

\* \* \*

Ишемби күнү Бекзат менен Ерзат темир жолдун нары жагында жашаган агайын туугандарын Ерсарынын сүннөт тоюна чакырышып, кайтып келатканда Пауединдин сыртынан караганда дат баскан темир-терсектен тургuzгандай көрүнгөн үйүнө келишти. Эл Пауединди көзү ачык-олуя адам санайт. Ал алыс-жакындан келген оруу-сыркоо адамдарды эмдейт. Бекзаттын сунушу менен чочулай ошол үйдүн короосуна киришкенде, узун мойнун созуп, калдайган кош канатын жайып айкырган каздын эркеги балдарга тап берди.

Пауедин бет аарчынын бетиндей болгон жалгыз көздүү үйүнүн тере-зесинен: «Көзине!» – деп каттуу кыйкырып жиберди. Ошондо сыйкырдуу сөзду уккан сымал каз селт этип, ордунда катып калды. Экинчи ирет «Изет» дегенде тайган или каздын жанына барып көшүлүп жата кетти. Таң калычтуусу или үргөн жок. Каз козголгондо ит анын алдынан топор, кепесине камап, тиши менен илгичин илип, эшигин жапты.

– И, балдар, жол болсун! – деди Пауедин. Анын көздөрү чүнүрөйгөн, бирок өткүр экен. Ерзат тил-оозу байланып калганда үн-сөзсүз туруп калды. Жанагы сөздөр ит менен күштүн ээсинен башка адамдар билбegen купуя аттарыбы? Ал терең ойго түшүп кетти. Бекзат алдыга бир камадам таштай үн катты.

– Ата, саламатсызыбы, быйыл бизди эмне күтүп турганын айта ала-сызыбы?

– Жай келип, саратан болгондо үй-бүлөңөрдө жакшы жаңылык болот. Гайип-Ирен, Кырк чилтен колдосун силерди!.. – деп, сырдуу киши сөзүн чорт үздү.

Алар үйлөрүнө келген соң, чай ичип отурганда көргөндөрүн ата-энесине айтып бериши. Атасы да илгери болуп өткөн бир окуяны эсine түшүрдү. Кайсы бир жылы эл-журтту алдап күн көрүп жүрөсүң деп Паудинди Чыныбек деген жаш милиционер кармап алып, желkelеп милиция бөлүмүнө алып келиптири. Милициянын оозунан ак ит кирип, көк ит чыгып, тергеп-тескеп жатканында, башчысы кокусунан кирип калып, жазыгы жок аксакалды коё берип жибериптири. Ошондо эшикке чыгып бара жатып, Паудин Чыныбекти ымдал чакырып, мурдуна бир чертип кетиптири. Ошондон көп узабай Чыныбектин мурдунан бир чака кан агып, өлүмдөн калганына элдин баары күбө болгон.

Жаз алды менен бакчада көчөт отургузууга киришкен балдар улуулардын баш-көз болуусу менен биринчи жөөkkө кеч күздө быша турган аш-кабак тигиши. Кийинки эки жөөkkө болсо анделектин, коон-дарбыздын ар кандай түрлөрүн отургузушту. Кийин алар бышканда күлабы жана чытырак коондон апасы коон как жасайт, казанда аябай кайнатылган ширин анделектен коон курут да даярдайт. Жөөктөрдүн башындагы ала-чыктын жанынан эки сап даярдап, алгачкысына пиязды, экинчисине эч бир бош жерин калтыrbай сабиздин уругун эгишти. Андан кийинки эки жөөkkө картөшкө, ақыркысына болсо, бадыраң менен помидордун көчөттөрүн отургузушту. Жөөктөрдүн калган жерине жүгөрүгө кошуп, күн караманын, шыпыргынын уруктарын себишти. Ушундай жумуштар менен бир жума бою бакчада алек болушту. Эми андагы кереги жок отоо чөптөрдү гана жулуп салуу калды. Анан мезгил-мезгили менен сугарып, карап турса бакча тим эле күлпүруп көркүнө чыгат.

Ерсары иниси сүннөткө отургузулгандан кийин ал бир жумадай кичине кыйналгансып жүрдү. Бирок он күн дегенде эле куландан таза таптак секирип, ойноп кетти. Ал тургай атайын кийип жүргөн узун көйнөгүн да чечип салды. Май айынын жыйырмаларынан баштап балдар жайкы каникулга чыга башташат. Туура жүз күн эс алышат. Сууга барып, кайырмак салып, балык кармашарын эстешкенде, кубанычтары койнуна батпайт. Балдар каникулга чыккан күндүн эртеси эле, Аймендин үй-бүлөсү райондун борборундагы үйлөрүнөн бакчанын башындагы ала-чыкка көчүштү. Көрпө-төшөк, чиркейден коргоно турган тор көшөгө, тамак ичкенге азыраак идиш-аяк сыйктуу күндөлүк турмушка керектүү гана буюмдарын алысты.

Үйдүн эң кичүүсү Еркозы менен андан эки жаш улуу Ерсары эртең менен эрте уйкудан ойгонуп бакчанын башындагы күн шооласы алгач



түшкөн жакка барышат. Бүгүн да Ерсары эки көзүн төң бекем жумуп алган калыбында эч кыймылдабастан ойлонуп отурду. Анын отурушу Бекзатка кызык көрүнүп, ал:

– Эмне тууралуу ойлонуп жатасың? – деп сурады. Анда деле тоо козголсо дагы кыймылдабаган Ерсары үн катпады.

– Бир нерсени ойлоп жатасыңбы? – деди Ерзат да таңданып. Аナン эле экөөнө жинденген Ерсары:

– Атама айтам! – деп, капысынан катуу кыйкырып жиберди.

– Жөн отургула, Сарыга тийишпегиле, – деди апасы балдарына токтоо.

Түш болуп калган мезгилде өнгүл-дөңгүлдөрү көп кара жол менен уч дөңгөлөктүү мотоциклин шашпай айдап келе жаткан атасын көргөн Бекзат, Ерзат, Ерканат адаттагыдай эле биринен бири өтүп жарыша чуркап жөнөштүү. Уч баласын төң жанына отургузуп алган Аймен короонун жанына келип, мотоциклин кайра-кайра дүрүлдөтүп барып анан токтоттуу.

Колу-башын жууп, жайбаракат келип отуруп, беш мин кирпичти куюп берүүгө убадалашып, Кемелбайдан жүз сом акча алыш келгенин айтты. Балдарынын апасына акчаны сунуп жатып: «Түйшүктүн баары ушул Бекзат менен Ерзатка түшөт. Ушуну экөөнүн кийим-кечесине жумшайсыңбы?» – деп сурады. Назикен:

– Жүз сомду кайсы жыртык-тешигиме жеткизем. Карыздарыбыз бар, аларды төлөө керек. Андан башка үйгө үн, кант, чай, азыраак май алышыбыз керек болчу, – деди қүйөсүнө таарынгандай үн менен.

Балдардын атасы үндөгөн жок. Ерзат капалангандай түр көрсөтүп, ичкен ашынын идишин көмкөрүп койду да, эшикке чыгып кетти. Велосипед алуу ал үчүн кыялышындағы жетпеген жөн эле максаты болуп калгандай сезилди. Аны алмак түгүл эски кийимдерин кийип жүргөнүнө капаланды. Анткени өткөн жылы да элдин кирпичин куюп, акча табышкан. Бирок аны менен эле алардын турмушу оңолуп кеткени жок. Ал эми бакчанын, мал азыгы болгон чөпту оруп-жыйиноонун мээнетин айтпа!

Бир маалда Ерканат келип атасы менен апасынын чакырып жатканын айтты. Көрсө, алар ары ойлонуп, бери ойлонуп Бекзат менен Ерзат экөөнө көйнөк, шым алыш берели деп бир чечимге келишиптири. Аны уккан Ерзаттын сүйүнгөндөн көздөрү балбылдап жаркырай түштүү. Атасы менен агасы болуп кирпич куя турган жерге келгенде, жаны кийим киерин элестетип, ырдал жиберчүдөй кудундап жатты.

Жазда дайранын ашып-ташкан суусу дайыма коркунуч туудурат. Мындан он чакты жыл мурда ири жана чакан мекемелердин жумушчулары бардык мектептердин окуучулары менен биргелешип тиги тосмону биригип көтөрүптур. Кийин дарыядагы суунун денгээли төмөндөп кеткенде, бардык мекемелер да, үй курабыз деген эл-журт да тосмонун

тегерегин чукуп казып, саздын чымын жаз бою ташышчу эле. Атасы кыдырып чыгып, кудук казууга ынгайлуу жерди тапкандай бир саамга ойлонуп, анан күрөк менен жерди тегеректеп сыйып белгиледи да, балдарына табыштап өзү жумушуна кетти. Эки бир тууган бири чарчаганда экинчиси иштеп, кудукту кезектеше казып жатышты. Кудук улам терен-деген сайын ичинен сыртка топурак ыргытуу кыйындай баштады. Бою узунараак Ерзат эң соңунда эки күрөк ыргытып барып токтоду. Түш ооп бара жатканда ишинен кайткан атасы жумуш кийимин кийип, адамдын бою менен тең терендикке чейин казып таштады. Кудуктун түбүнөн суу чыга баштаганда, ылайды чака менен сузуп төгүп, акыры үстү-башы бүт ылай болуп сыртка чыкты.

Атасынын мотоцикли менен Кара-Арыкка келишкен балдар сууга быйылкы жылы биринчи ирет түшүп, жыргал эле калышты. Атасы жумуш кийимин сууга чайкап алды. Үстү-башын самын менен жууп жатып, ал балдарына эртең күн менен кошо турушарын айтып, эртерэек жатып эс алышы керектигин эскертти.

Кеч кире баштаганда үйдүн тегерегин чымын-чиркей жоодой каптайт. Тынчы кеткен үч-төрт кой менен эчкинин шамал урган жагына кургак тезекти түтөткөн соң, алар жоошуп калды. Чиркей кире албай турган чакан көшөгө Бекзат, Ерзат, Ерканат менен Ерсары төртөө жайгашты. Жатууга даярданып жатып, Ерканат эртең күчүк алып келе турганин кеп кылып калды. Бекзат инисинин күчүктүү эркелетип, аны менен ойноорун көз алдына элестетип, кызыга сурай баштады:

- Аны кайдан аласын?
- Шапатайдын ити тууптур, күчүктөрүнүн бирөөсүн мага бере турган болду.
- Атын не деп коёсун?
- Билбейм. Силер кооп бергилечи!
- Көк Кашка болсун, – деди Ерзат. Алардын бир жыл мурун карта-йып өлгөн итинин аты да Көк Кашка болчу.
- Жарайт! – деп Ерканат агасынын тилегин буйрук сыйктуу кабыл алды. Алардын күчүк жөнүндө сөзү бүткөндө Бекзат:
- Ерканат, сен биринчи чейректи канча деген баалар менен аяктаң? – деп калды.
- Жакшы баа менен да.

Ерзат жаздыктан башын көтөрүп:

- Кайдагы жакшы. Бир дагы бешиң жок. Жалаң үч менен төрт алып жүрсөн, – деп өктөм сүйлөдү.

Бекзат болсо адатынча сабырдуу:

- Келерки жылы жакшылап оку, сенин ақылың бар эмеспи, жарайбы!
- Булардын кайым айтышын уккан атасы балдарына сөздү токтолууну буюруду эле, балдары дароо үн чыгарбай уйкуга киришти.



Агарып аткан таң менен бирге балдар да уйкудан ойгонушту. Суу тосмо жакын болгон соң кыш күя турган эки калыпты, кыргычты, чакаларды, кетмен-күрөктөрдү алып жөө кетиши. Казылган кудук түнү менен сууга толуп калыптыр. Атасы ылай чылоо үчүн атаянын жерди даярдай баштады. Ал эми Бекзат менен Ерзат чакаларын алыш атасы дайындалған жерге суу ташып куюп, андан соң атасына кошуулуп ал жерге топурак ташышты. Кыш күя турган жайды тазалап, тегиздешти. Анын орто сунда ылайга жабышпасын үчүн жыгач калыптар менен кыргычтарды кудукка ыргытып, сууга салып коюшту.

Түштөн кийин балдар атасынын мотоциклли менен шаарчанын сыртыннан дагы Алтайдан эки мүшөк күм алыш келип түшүрүштү. Ылай абдан ачыган экен. Ерканат ылайды четинен бөлүп алыш, ийлей баштады. Бекзат менен Ерзат болсо калыптын ичине ылай жабышып калбоосу үчүн, анын ичин күм менен шыбап, тазалашты. Аナン ылайдан калыпка уруп салып, бөксөлөрүн толтуруп, ашыгын кыргыч менен сүрүп таштап жатышты. Ерканат кыш куюуга биринчи жолу катышып жаткандыктан, жетишпей жатты. Ошентсе да, аны Бекзат агасы билмексен болуп мактап койду.

– Ерзат, карачы, Ерканат жумушка жарап калыптыр. Кечинде барғанда ата-апабызга да айтталы. Алар кубанып калышсын.

– Мага дагы кийим алыш беришсинчи? – деди Ерканат көнүлдөнүп.

Ерзат сөзгө аралашып:

– Сага Бекзат агаңдын, аナン менин эски кийимдеримди кыскартып, кичирейтип берет, – деди.

Балдар ошол күнү үч жүз кыш куюшту. Дагы да ылайды жууруп эртеңкинин камын көрүштү. Үйлөрүнө кетишиеринде, желге кургап, тоборсуп калсын деген ой менен куйган кыштарын кырынан кылыш тизип коюшту.

Кудуктагы суудан тайпагай жыгач чөлөк менен суу алыш, жуунуп-чайканып, алачыкка келиши. Ал учурда апасы дасторконун жайып балдарын күтүп жаткан. Аларды көрөрү менен айланып-кагылып чайга чакырды. Чай менен жөцил тамак ичишкен Ерзат менен Ерканат дароо уйкуга киришти. Аябай чарчашкан экен. Аталарын тосуп алууга да жарашкан жок.

Алгач Ерзат таң атпай төшөгүнөн турду. Баары бир көп өтпөй ойго тоорун сезип, өзү эле кумгандагы суу менен жуунуп кирди.

– Ерзатсынбы, тигилерди да тур де, – деди атасы.

Бир чыныдан жарма ичип алган балдар атасынын мотоциклли менен кыш күя турган жерге келиши. Түнү менен тоборсуп калган кыштарды он-ондун жыйнаштырып, кыш күя турган аянтчаны баштушту. Атасы менен Ерканат ылайды тоголоктошту. Ал эми Бекзат, Ерзат экөө жарышып, заматта эки жүз кирпичти куюп салышты. Кечээ ылайдан аз жууруп, ачытып кетишикен экен, баары жабылып дагы ылайдан даярдан коюшту.

Пирали кожонун балдары Елтай менен Абуталип экөөсү музоосун аркандоого келе жатканда булар жумуштарын аяктап калышкан болчу.

Атасы түштөн кийин кыштарды басып, дагы топуракка сууну таштап, ачытып коюуну кайра-кайра табыштап, мотоцикли менен бакчанын башындагы алачыкка кетти. Жуунуп-таранып алып жумушуна бармак. Балдар болсо Кара-Арыктын суусуна түшүүгө болор жерин көздөй бет алышты. Атасы аларга тосмонун үстү менен эмес, ыраак да болсо этеги менен баруу керектигин айткан.

Тери-терсек жыйнай турган жана аны иштетүүчү ишканша ашарчадан алысыраак, ошол ишканын жанында күчүктөгөн иттер бар, атасынын эскертип жатканы күчүктөрүн кызганган дөбөттөр адамга кол салуудан да кайра тартпайт эле. Бекзат баш болгон балдар ага эргишиңкендей эле тосмонун үстү менен келе жатышкан. Тиги мекеменин тулаш, узун дубалынын түбүндөгү калың бадалдын арасынан ийин казып алган эки чоң канчык аларды көрө сала атып чыгышты. Көздөрү кызарган, жаалданган күрсүйгөн иттер кол салуудан тартынаар эмес, Ерзат жерге эңкейип, колуна бир нерсе алайын деди эле, ит жүндөрүн түксүйтүп, коркунучтуу ырылдады. Жүрөктөрү түшкөн балдар бири-бирин бекем кармап, капиталдаган бойдон четтеп, акыры качып жөнөштү. Алар узап кеткенге чейин иттер артынан жан алы калбай ўруп жатышты.

Кара-Арыктын суусу тим эле туптунук. Адамдын бою менен төңтерең көлдүн тунуктугунан анын түбүндөгү майда таштардан бери дап-даана көрүнөт. Балдар жумуш кылганда кийген кийимдерин бир сыйира сууга шапшый чайкап, күнгө жайып коюшту да көпкө чейин түшүштү. Бекзат Ерканатка сууга сүзүүнү канча үйрөтсө да, ал үйрөнө албай койду. Аны өз алдынча көё берсе болду, дароо чөгүп кетет. Бекзаттын ачуусу келди.

– Быйыл кантип болсо да үйрөн, сени менен төң балдар Кара-Арыктын аркы бетине чейин сүзүп жүрүштөт, – деди ал инисине.

Бирок Ерканаттын кийинки жумада эле өрдөктөй болуп сууга секирип, эркин сүзүп кетерин эч ким ойлогон да жок.

– Үйрөнөмүн! – деген иниси кайра эле оозуна суу киргизип какапчакап, дагы чүмүп кетти.

Балдар үйлөрүнө күн так төбөгө жакындал калган маалда барышты. Апасы кыштарды желге кургагыдай кылып өзү эле тизип коёрун айтып, балдарына эс алыш алгыла деди.

Биртикеден соң Ерзат эшикке чыкса, алачыктын көлөкөсүндө Ерсары кабагы бүркөө, алда неге капалангандай болуп отурган экен.

– Не болду? – деди кичинекей инисине жалооруй.

– Балык урду, – деп Ерсары ыйлап жиберди.

– Сени урган кандай балык экен ал?



– Урдурган жеринди көрсөтчү, – деп сөзгө Бекзат аралашты. Ерсары байкесине бетинин сол жагын көрсөттү. Чын эле анын бетине балыктын күйругунун изи түшүп калыпты.

– Кана, кайсы жерден урду? Бизди ошол жерге алыш барып көрсөтө-сүнбү? – дешти агалары кызыгып.

Кечээ алардын атасы бакчаны сугарган болчу. Ерсары ошол коондарбыз эгилген жөөктүн суусу соолуй элек арыкка агаларын ээрчитип келди, арыктын суу саркындысы жыйылып калган казандай чункурду колу менен жансап көрсөттү. Мына, укмуш!.. Арыктын түбүндөгү суунун ичинде күйруктарын булгалактап уч чоң сазань сүзүп жүргөн экен. Кубанып кеткен Бекзат кыйкырып да жиберди. Эрзат экөөлөп алектенип жатышып, балыктарды зым менен сайып кармап чыгышты. Алачыкка алыш келип апасына бергенде, ал кубанып: «Кудайымдын бизге деген ырыссысы болсо керек», – деп кечкиге камыр кошуп, даамдуу кылып тамак даярдаарын айтты. Жок жерден олжолуу болгон балдар бакчанын бир дагы арыгын калтыrbай кыдырып чыгышты. Бакчадан эч нерсе таппаган соң, алар колдоруна бирден чака алыш, Кара-Арыкты көздөй жөнөштү. Айылга суу жыга турган башкы арыкты тинтип жүрүшүп дагы жарым чакадай балык кармашты. Кубанычтары койнуна батпаган бир туугандар алачыкка келген соң, тегеректеп отуруп колдоруна бирден бычак алыш, балыктарды союп, ичи-тышын тазалаганга кириши.

Алар түшкү уйкудан ойгонгондо апасы төрт-беш картошка кошуп балык кууруп коюптур. Балдар балыкты тим эле, тамшанып-талашып жеп алышты. Андан соң балдардын чондору Ерканат, Бекзат, Ерсары үчөө кайрадан кыш куюуга жөнөп кетишти.

\* \* \*

Беш мин кышты куюуга жыйырма күндөй убакыт кетти. Анын арасында балдар чарбактагы отоо чөптөрдү жулуп-жыйноо менен алек болушту. Алар тиккен коон-дарбыздар ар кай жерде үч-төрттөн кылтырып калган эле, алардын ар бир түбүнөн ирдиктүү экөөнү калтырып, калгандарын жулуп салгандан кийин коон-дарбыздар жалбырактарын жайып, күн сайын чоноюп бара жатты.

Жекшембى күнү балдардын атасы базардан эски велосипед сатып келди. Анын эки дөңгөлөгү, анан темири эле калыптыр. Ошондой болсо да балдар аябай сүйүнүштү. Ерзат болсо бир аз бош боло калса эле кыш күйган жердин жанындагы түз жерге барып, велосипед тепкенди үрөндү. Тепкенди жакшы билген Бекзат иниси жыгылып кетпесин деп жанында кошо жөлөп-таяп жүрдү. Атасы дагы бир кишинин беш мин кышын куюп

берүүгө убадалашып, алдын ала дагы жүз сом алган экен. Көрсө, ошонун он беш сомуна балдарга эски да болсо велосипед сатып келүүнү туура көрүптүр. Качан сентябрда окуу башталмайынча балдарда тыным жок. Күнгө күйүп, шамалга торсуп, кабыргалары кайышса да кирпич куюуну токтотушкан жок.

Ал эми сентябрда окуу башталган кезде бакчанын жанындагы чөпкө орек салынат, аны бир апта бою оруп, көк чөпту күнгө жайып кургатышат, андан кийин аларды боолап, шаарчадагы үйлөрүнө ташып жеткиришет, иш бүткөнчө атасы эч тынчтык бербейт. Бакчадагы жашылчалар бышкан маалдын убараасы да аз эмес. Күздүн суук күндөрү башталганча, айтор, тыным болгон жок. Бир күнү Ерзат байкеси менен обочодо сүйлөшүп отуруп:

- Мен кышты жакшы көрөм, – деди шаабайы суз.
- Кышты ким жаман көрсүн, – деди Бекзат.

Бул сөздөрдү эмне мааниде айтып жаткандарын ичтеринен айттырыбай түшүнгөн бир туугандар күлүп жиберишти. Анткени кыштын күнү Назыкең апасы эт менен сабиз кошуп күрүч басарда, бир жумада бир-эки жолу сок билек менен күрүчтү актап жардам бергендери болбосо, калган убактыларында сабактарын даярдашат. Курбалдаш достору менен жолугуп, ойноого да убакыттары кенен эмеспи.

Велосипед сатып келген жекшемби жана анын эртеси дүйшөмбү күндү да атасы дем алуу күнү деп жарыялады. Дүйшөмбү күнү балдар Кандуу-Өзөк суусунун жайык жээгине велосипед менен барышты. Ал бир топ алыс жер, ишемби, жекшемби күндөрү шаарчанын жаштары ушул жердеги жайык жээkkе келип эс алышар эле. Өзөндүн эки капталында балыкчылар балык кармайт. Кандуу-Өзөк Кара-Арыктай эмес, анын жээги тим эле алтын сыйктуу сары күм. Жайык жээк абдан кенен, суусу болсо жээктен алыстаган сайын терендей берет. Балдар жээkkе жакын сууга түшүп, ойношот. Эс алууга баргандардын айрымдары жел толтурулган дөңгөлөктөр менен тээ, бир топко чейин акырындан сүзүп барып кайра келишет.

Бүгүн дүйшөмбү болгондуктан, эл анчалык көп эмес. Кубанычтуусу, алар турган көчөдө жашаган балдар да келишиптири. Баарысы кошуулуп, бирге чер жазышты. Сууга түшкөн Ерзат чоңураак балдардын көлдүн аркы жээгине сүзүп баратканын көрүп, намыстанып, алардан калгысы келген жок. Байкеси Бекзатты издеди. Бирок аны көрө албай койду. Ал Кандуу-Өзөктү ары-бери эркин сүзүп өтөт. Балким, агасы аркы бетте жүргөн чыгар. Балдар менен кошо жарышып, сүзүп келе жаткан Ерзат суунун дал ортосуна жеткенде буту карышып, чарчап да калды. Артка кайтайын деди, бирок жээктен да бир топ алыстап кеткен эле. Элендеп эки жагын караса эч ким көрүнбөйт. Көзү караңгылап, өзүн жаман сезип баратты. Ошол учурда өзү окуган мектептин 8-классында окуган



Камза деген коңшу бала жанынан өтүп бара жатыптыр. Аны көрө коюп сүйүнгөнүнөн:

– Камза байке! – деп катуу кыйкырып жиберди. Жанына заматта же-тип келген Камзанын мойнуна колдору ороло түштү. Ага жармашып алып жээкти көздөй бир топ сүзгөн соң, Камза:

– Кандай, эми жакшыбы? Эмне, жүрөгүң түшүп калдыбы? Коркпо. Бир колунду бер дагы мени менен жанаша бутунду шарпылдатып сүзө бер, – деди кубат бере, жан тартып. Алар аркы жээкке чыкканда инисин көрө коюп жете келген Бекзат эси чыгып, таңдана:

– Сен каякта жүрөсүң? Көлдүн аты Кандуу-Өзөк экенин унтууп калдыңбы? Далайдын башын жуткан суу го бул, – деп кейип, кандайча урушуп жибергенин өзү да байкабай калды. Ерзат күнөөлүү боло башын жерге салып үндөгөн жок. Ошол учурда экөөнүн жанына Камза келе калып кепке кошула кетти:

– Ўирөнгөнү өзүнө жакшы. Ушинтип барып анан үйрөнүп алат да. Эми тигил жээкке өтөрдө, экөөбүз эки жагынан сүзүп барабыз, – деди.

Үчөөлөп сууда баратып, Камза Ерзатка шашпай сүзүүнү кайра-кайра эскертти. Чынында шашылып, жанталашып сүзгөн адам суунун ортосуна жеткенде чарчап, өпкөсү көөп кетет. Экөө эки жагынан улам-улам:

– Чарчаган жоксунбу? – деп сурал коюшат.

Көп балдар менен кысыльштай, ыргагы менен сүзүүнүн артыкчылыгы болсо керек, Ерзат чарчаганын сезбеди. Сүзүп келе жатып бир мезгилде Камза суунун үстүнө колу-бутун кере таштап, калкый жатып калды. Не сыйкыры бар болду экен деп ойлоду Ерзат. Жерде жаткандай эле көшүлүп жатканын көрүп таң калды. Анан Камза кийинчөрээк ушинтип суунун үстүндө чалкалап жатканды да үйрөтөрүн убада кылды. Сууга антип жатсан, эс алыш алат окшойсүң. «Көз – коркок, кол – баатыр» деген чын эмеспи. Ерзат аркы жээкке эч кимдин көмөгүсүз эле сүзүп чыкты.

Балдар ал күнү алачыкка күндүн аптабы кайткан соң келиши. Орто жолдо кыш куйганга ылай ачытып даярдап да коюшту. Ўйдүн кенжелери Ерказы менен Ерканат багып алган күчүктөрүнөн көздөрүн албай, ошону менен алек болуп жатышкан экен. Бирок экөө төң жаман бир иш кылып койгонсушуп үндөшпөдү.

– Дагы балык урдубу? – дешти агалары.

Тигилдерден эч үн-сөз жок. Ооз да ачышпады. Алардын антип отургандарынын себеби, аталары келгенде белгилүү болду. Көрсө, экөө бакчадагы көз тийбесин деп жалбырак менен жаап койгон жаңы эле түйүлгөн коонго кызыгып кетишп, эч ким жокто тиштеп, жеп көрүшкөн экен. Балдарынын жоругуна боору эзиле күлгөн атасы ошол коондорду амал жок үзүп келип, балдарына берип жатып:

– Коон эртели-кеч бышат. Баарын сiler жейсиңер. Ага чейин сук артып, көп карай бербегиле, антсенер коон өспөй калат, – деп эскертти.

\* \* \*

Келерки күнү балдар уйкудан кеч турушту. Аларды эч ким ойготкон жок. Себеби эшикте шатыратып жамғыр жаап жаткан эле. Аба ырайы мындай бузулуп турганда иштешпейт. Эшикке чыгып, сыртта калган жумушка кийчү жаман кийимдерин, мешке, самоорго жага турган тезек-отундардан өйдө үйгө киргизип коюшту. Апасы бакчадагы бадыраңдын алгачкы түшүмүнүн жакшыраактарын терип алып, баштыкка салып алып базарга жөнөдү. Анткени бир-эки аптадан соң алардын баасы арзандап кетет. Бадыран азыр баа болуп турганда, базардагы сатуучуларга өткөрө коюп, күндөлүккө керектүү нан, чай ж.б. алууга пул кылыш келүүнү ой-логон Назикен тыштагы жаанга караган жок.

Балдардын кубанычында чек жок эле. Алар убактылуу болсо да, кыш куйгандан кутулуп жатышпайбы. Түнөргөн асмандан чагылгандын каттуу добушу чыккан сайын Бекзат менен Ерзат жарыша күлүп, нешөрлөп төгүп жаткан жамғырдын алдына чуркал чыгып бийлеп жүрүштү. Аларды көргөн Ерканат да кийимдерин дырдай чечип салып кошуулду. Үчөө кыйкырышып жаан жааганда айта турган ырды:

Жаа, жаа жамғырым,

Жамғыр менен жер көгөрсүн.

Жерден ырыскы издеген эл көгөрсүн! –

деп кайталап айтып жатышты.

Жамғыр токтобой эки күн жаады. Кээ-кээде гана жылт этип күндүн көзү чыга калганы болбосо, жамғыр токтоосуз чакалап жаап турду. Күн күркүрөгөн сайын Бекзат:

– Бисмилля, – деп Жаратканга жалынган болот. Аны туурап инилерди да кайталайт. Бир убакта Бекзат малдаш уруп отура калып, инилерине арстан менен жөргөмүш жөнүндө жомокту миң кубултуп айтып берди.

– Мен дагы бир жомок айтып берейинби? – деп суралып калды Ерканат.

Байкелери макул болгондой түр көрсөтүп, баштарын ийкешти.

– Илгери, илгери бир кичинекей бала болуптур. Анан анын бир күнү кулакчыны жоголуп кетиптир. Мм...м... калганын унутуп калыптырмын.

Ерзат:

– Ушундай да жомок болчу беле? Башы жок, же этеги жок! – деп таарынган болду.

– Тумагы кызыл бекен, же кара бекен? – деп Бекзат кызыга суралды.

– Кызыл...

– Ий, жакшы жомок экен, эми эсине толук түшкөндө айтып берерсин.

Ошол учурда базарга кеткен апасынын дабышы угулду. Дароо сыртка чуркал чыккан балдар апакесин көрө коюп, сүйүнүп кетишти. Анса-



йын апасы дагы кудай берген балдарынын аттарын чаташтыра берет, «Ерсары! Еркозы!» – деп чакырып, акыры «Бекзат» деп токтоп, ага шашлыш тапшырма берди.

– Уулум, башкы арыкка суу толуп кетиптири. Жамғырдын суусу арыктарды жырып кетсе керек. Ошого барып, арыктын оозун бүтөп келбесеңер, биздин огородду суу каптап кетет...

Кетмен, күрөктөрдү алыш жаткан Бекзатка инилери Ерзат менен Ерканат да кошулду. Үчөө Кара-Арыкты көздөй жөнөштү. Анын боюнда жайкысын жийде, карагат тим эле көздүн жоосун алыш, мөмөлөй турган. Кара кочкулданыш бышса да, даамы бир укмуш. Алар жыл сайын варенье жасоо үчүн үйгө колдору да, ооздору да бирдей карагатка кызырып идиштерге толтура терип келише турган. Ошол күнү да жаанга карабай балдар жакшы быша элек карагат менен жийдеге кызыгып кетип жеп алысты.

Жамғырдын токтобой жааганынан болсо керек, Кара-Арыктын суусу өз деңгээлинен ашып да калыптыр. Балдар барганды, ал жерде Сатен деген жесир аял да жүрүптур. Ал аял менен амандашкандан кийин Бекзат менен Ерзат экөө сууну кечип, Кара-Арыктан суу буруп чыгарчу түтүктүн оозун ошол жерде жаткан жаман-жуман кийимдер менен тоосуп, аны бекемдеш үчүн кетмендеп чаап алган чөп-чарларды алыш келип, үстүнөн чым топурактар менен бастырып коюшту.

– Кел эми, отуруп бир аз эс алгыла. Аймендин балдарысынарбы? – деп сурады келин. Адаттагыдай Бекзат жооп берди.

– Ооба.

– Атанаң өткөндө менин кетмен, күрөктөрүмдү чыңап-курчутуп бөрем деп убада кылды эле. Жекшембиде бакчада болом. Колу бошой калганды кайрагын кармай келип кетмен-күрөктөрүмдү чыңап берип кетсинчи. Айтып коёсунарбы, же унутуп каласынарбы?

– Айтамын.

– Менин мына бул бала менен тендеш кызыым бар. Кийин экөөндү кеziкирейин, таанышасынарбы? – деп аял Ерзатка карап сүйлөдү. Ерзат ийинин куушуруп:

– Билбейм, – деди. Кичинекей Ерканатка бул сунуш абдан кызык угуду окшойт. Ал ыкшып күле берди. Андан Сатен:

– Бул бала эмнеге күлүп жатат, ыя? Үйдөгүлөрүнөрдүн кенжеси окшойт, – деп аны эркелеткен өндүү башынан сылап койду.

– Андан кийин дагы Ерсары, Еркозу деген инилериз бар.

– Катарынан эркек төрөгөнчө, бир кыз төрөп алса го. Кыз деген апанаң колун узартат... Мейли, ылайым аман болгула!

Ошол маалда, кара чекиттери бар кичинекей кызыл темгилдүү эл кайра көчөт келип Сатендин колуна конду, канаттары кыпкызыл экен.

– Саламатсыңбы, хан кызы, сенин күнөөң жок, – деди келин. Анан бул кылыгын түшүнбөй турган балдарга өткөн заманда болуп өткөн окуяны айта баштады.

– Илгери, Туран аймагында Тумыш деген кайрымдуулугунда чек жок бир хан болуптур. Анын Айбеги аттуу ақылдуу, сулуу кызы бар экен. Күндөрдүн биринде хан кызын чакырып алыш обочороок барып сүйлөштө: «Кызым, түндө бир түш көрдүм. Түшүмө ишенсем, мен бул дүйнө менен кош айтышып кетерде, сени менен коштошо албай калат сыйктуумун. Буга эмне себеп болорун түшүнгөн жокмун. Эң негизгиси, айтайын дегеним, мен сага эч таарынбайм, сенин эч кандай күнөөң жок экенин алдын ала айтып жатам», – дейт экен.

– Атаке, аман-эсен болунузчу. Кайдагыны айтып убайым жегенициз кандай?

– Жакшы сөз тенирдин кулагында дейт. Ылайым жакшы сөздөн айырбасын айланайын кызым!.. – деп атасынын эт жүрөгү элжиреп, жалгыз кызына кагылып-согулат.

Ошондон көп өтпөй эле кыздын апасы кайтыш болот экен. Бүткүл хан ордосу кара жамынып, кыз ыйлап, өзүн коёрго жер таппайт. Кайынга батып, бактышуу күндөрү түгөнүп, эми жалаң гана капалуу күндөр башынан өтчүдөй сезилип, ошол күндөн баштап кыздын көңүлү эч ачылбайт. Энесине күмбөз тургузулуп, арадан жыл айланып, ашы берилет. Анан Тумыш хан жер четиндеги Жин эли менен кудалашып, ай десе айдай, күн десе күндөй тендешсиз сулуу Торко деген кызды аялдыкка алат.

Күндөр өтө берет. Шаан-шөөкөттү жакшы көргөн Торко Айбединин бар-жок экенине маани бербейт. Өгөй энесинин муздак мамилесинен улам, кыз анын көзүнө көрүнбөй, алдынан чыгуудан айбыгып, дайыма жашырынып жашап жүрөт.

Күндөрдүн бир күнүндө кыздын атасы сырдуу өлтүм менен көз жумат. Атасы адаттагыдай кенен дасторкондо түшкү тамакты ичип болгон сон, күтүүсүздөн көгөрүп-татарып, деми кыстыгып баратканда кызы Айбедини издеттиреет. Хандын жан-жөкөрлөрү жер-жерден издел, кызды таба албайт. Ал кезде кыз атасынын бейитинде жер кучактап ыйлап, зарлап жаткан эле. Кыз атасынын кабарын угаар замат өзүнүн Даумит деген желден учкул күлүк атына минип, дароо үйүн көздөй жөнөйт. Бирок тилекке каршы, кыз хан сарайга келгенде кеч болуп калган эле. Атасы тил-ооздон айрылып, акырында жалгыз кызын жандай сурап, тиги дүйнөгө жүрүп кетиптири. Аны уккан Айбеги эсинен танып кулайт.

Көп узабай ордодогу бардык бийлик Жин элинен келген Торконун колуна өтөт. Бир күнү Торко Айбедини чакыртып алыш:

– Кабагыңды ачпайсың. Бул эмне деген жоругуң?! – деп каарыйт.

– Сен эл-жүртка жакшылык алыш келбедин, – дейт, Айбеги өгөй энесинин көзүнө тик карап.



– Мен жөнүндө кандай ойдо экениң мага жашыруун сыр эмес. Бирок сен мындан кийин эл қайда көчөткө айланып калышыңдын толук мүмкүн экенин билесиңбі, байкуш, – деп туруп, бир чыныдагы сууга дуба окуп кыздын бетине чачып жиберет.

Ошол күндөн тартып хандын кызы Айбеги эл қайда көчөткө айланып калыптыр. Ага өзү деле өкүнбөйт экен. Анткени апасы менен атасы өлгөндөн кийин дүйнөдө әч бир жакшы нерсе калбагандай кунарсыз сезилип калган эле.

Мына ошондой заман өткөн, балдар, өспүрүм кыз өгөй энесинин карасанатайлыгынан ниетинен залака тартса да, эл қайда көчөттү көргөн сайын адамдар изги тилегин билдирип, алкоо сөзүн айтып келет.

– «Саламатсыңбы, хандын кызы? Сенин күнөөң жок», – деп айта берсе, ал кыз бир күнү кайрадан Айбеги сулуу кейпине келмекчи.

Бул икая Ерзатка абдан каттуу таасир калтырды, ошол күндөн баштап хан кызы – эл қайда көчөттү көрө калса:

– «Саламатсыңбы, хандын кызы? Сенин күнөөң жок!..» – деп кирсиз таза, аруу ниетин билдире турган болду.

\* \* \*

Үйгө конок келген күн балдарга майрам эмеспи. Балдар кыш куюп бүтүп, үйгө келишсе, атасы жумуштан келип калган экен. Ага айылдан чоң атасы келгенин айтты эле, алар үйгө сүйүнө кирип, кезектеше чоң аталарапна кош колун суна, жылуу учурашып чыгышты. Чоң аталарап алыс, «Сарыжал» деген жерде турат. Бардыгы чогулуп дасторкон үстүндө са-моордогу кайнаган чайды шаштай ичип отуруп баарлашты. Атасы болсо чоң аталарапнан айыл апаны, жакындардын ал-абалын сурал отурду.

– Баары эле жакшы. Өткөн жумада апаңар сыркоолоп калган эле, эми жакшы болуп кетти. Адилжан иниң болсо дагы эле мал доктурлук ишин улантууда, айыл арасында кадыр-баркы чоң. Ал эми турмушка чыккан карындашыңардан кабар жок, – деди чоң ата чыныдагы чайына кант салып жатып сөзүн андан ары улай, – Эки жылдан бери балдарың айылга барыша элек. Өздөрү деле сагынышкан чыгар. Жок дегенде чондорун жиберсөңчи.

– Көлдору бошобойт го ата, кыш куюп жатышат. Мына эми эле окуу башталат. Бирине кийим, бирине калем, кагаз керек дегендей. Баарына алып бериш үчүн жетише албайм. Балдар мага чоң жардам кылып жатышат.

– Моюндары ыргайдай болуптур, карачы. Жаз келери менен жайлодо Кошжыгачтагы булактын башында туруп жатабыз, чоң энесинин жомогун угуп, ак ичип, айран-сүт менен ден соолуктарын чындал алыш-

са жакшы болбайбу?! Мындағы майда-чүйдө чарбалар келиндин өзүнөн да артпаса керек.

Алардың сөзүн угуп отурған Бекзат менен Ерзат сүйүнүп, атасынын макул болушун тилеп жатышты. Бирок атасы унчуккан жок.

– Бири кем дүйнө, анын орду бул өмүрдө толобу? – деп меймандал келген атасы ұнсұз калды. Апасы болсо чайнекті кайра демдеп, сүт катыктап, чай қуюга кириши.

Карыя диний китептерди, Куран хадистерин окуй турған көз айнегин сындырып алыптыр, ошону ондоп алып келүүнү баласына катуу табыштады.

Кечинде күптан намазын окуп бүтүп, Бекзат менен Ерзатты чоң атасы жанына алып жатты. Бекзат суроолорду жаадырды.

– Зауреш менен Зейнеп канчанчы класста окуп жатышат?

Чоң атасы да анын суроолоруна эринбей жооп берип жатты.

– Бирөө үчүнчү, бирөө бириңчи класста. Окууларын жакшы окуп жатышат. Мектепке чогулуштарына барган сайын эжекелери мактап калышат.

– Ий, атын эстей албай жатам, баяғы кичинекей күчүк барбы?

– Дөө Каабы? Бар, азыр чоң ит болду.

– А тоокторуңар барбы?

– Ооба, бар. Аларды жумурткасына карап багып жүрөбүз.

Аларга дагы беш-алты каз кошуп койдук.

– Каздар учуп кетип калышпайбы?

– Колго үйрөнүп калган да. Уча албайт.

– А чоң апам сүт берип жургөн баяғы кирпи чеченчи?

– Ал ошол жылы күздө жоголуп кетти, бала кирпи чечен өз чөйрөсүн тапкан чыгар.

– Чоң ата, Кудай барбы?

– Албетте, Кудай бар, балам. Жер менен асманды, тиричилики жараткан Кудай да.

– Ошол Кудайдан жардам сураса болобу? – деп эми сөзгө Ерзат арапашты.

– Кантип болбосун. Сөзсүз болот. Чын ыкласындан тилесен, аны орундастып берет. Эми жатып уктагыла. Эртең менен дагы эрте турасыңар. Жакшы уктап, эс алып турсаңар, кайратыңар кетпейт. Алдуу, күчтүү болуп жүрөсүнөр.

Чоң атасынын келме айтып, жаратканга шүгүр келтирип, балдарынын, неберелеринин амандығын тилеп жатканын тыңшап жаткан балдар, көшүлүп таттуу үйкуга кириши.

Эки күндөн кийин эртең менен қыштарды куюп, топуракка суу жаткырып, ылай ачытып жаткан балдарга атасы, чоң атасы жана апасы болуп келиши.



– Көз айнекti жакшы ондотупсун, келиндин куржунума салып берген өрүк-мейиз, момпосуйларына да ыракмат, эми үйгө кайтайын, өзүнөргө, неберелериме батамды берүү үчүн атаяи бурулдум, – деди чоң атасы. Бардыгы колдорун жайып бата тиледи. Аймен, айрыкча, балдар атасынын чын дилден чыккан ак тилегине катуу толкунданып, бардыгы: «Оомийин» – деп бата кылышты.

Нарыраак барып чоң атасы Бекзат менен кобурашып калды: «Кино-го барасынарбы? Сейилге чыкканда кереги тийип калар», – деп небересинин колуна үч сом карматты.

– Ал эми аман-соо болгула! – деп коштошкон чоң ата бир топко чейин узап барып кайра келди.

– Апаң сени, неберелерин көп эстейт. Келинди, балдарды алышп бир барып кетсөнөр жакшы болот эле, – деди баласына өтүнгөндөй.

Таягын аркасына артынып, эки колун арта салып бараткан чоң атасынын карааны үзүлгөнгө чейин көздөрүн албай тиктеп турушту. Бели бүкүрөйгөн атасынын артынан муңая көз салган Аймен: «Бир кезде узун бойлуу какайган киши эле, карылык го, бою басылып калыптыр» – деп ичинен күбүрөндү.

Чоң атасы сапарына кеткенден кийин, тээ бир оокумда атасы Бекзатты жумшап мотоциклиндеги тамекиси менен ширеңкени алдырды. Ал үч айдан бери чекпей калган тамекисин тартып, көпкө үн-сөзсүз ойлонуп отуруп калды. Балдары атасынын пас маанайын байкап, унчукластан кыш куйганга ылайды өздөрү эле даярдашып, айланасын жыйнап, кетмен, күрөктөрдү тазалап жууп, коюшту. Ошол күнү атасынын көңүлү көтөрүлгөн жок, алдыда эмне болорун боолголоп билүүгө болбой турган куу тиричилик чарчаткан чыгар. «Кайран, өмүр!..» – деп оор күрсүнүп альшп, балдарына Кара-Арыкка барып жуунуп бүткөндөн кийин дароо алаачыкка барууларын буюрду да, өзү мотоциклине отуруп алаачыкка кайтты. Балдары атасынын эскертуүсүнө карабастан бир аз кечигип суудан келгенде, чоң атасын автобуска салганы узатып кеткен апасы Назикен кайтар жолдо эки лимонад сатып ала келген экен, ага-инилер талашып-тартышып ичип альшты.

Түшкө жакын Бекзат менен Ерзат алаачыктын көлөкөсүндө сүйлөшүп отурушту.

– Мен Кудайга тилегимди айттым, – деди Ерзат.

– Кандай тилегинди айттың? – деп сурады кызыккан Бекзат.

– Таң эртең куйган кышыбызды тикесинен тик тургузуп коюусун тилидим.

– Тилекти кээ-кээде гана айтып, сураш керек. Чоң атамдын айтканы эсиндеби?

– Ооба, эсимде, билем.

Бекзат чоң атасы таштап кеткен үч сомдун эки сомун апасына берип-тири. Эми өзүндө калган бир сомду кайда жумшаарын иниси экөө кужу-

рашып ақылдашты. Акырында Бекзат велосипед менен барып балдардын ар бирине экиден балмұздак алып келди. Үйгө кайтар жолдо, ини-синин тилеги орундалбай, капа болуп қалбасын деп, әртең менен күйган қыштардын баарын тикесинен турғузуп, ылай чыланган жерге эки-үч чака суу төгүп, анан үйгө келди. Бирок ал тууралуу эч кимге ооз ачкан жок.

Адаттагыдай эле түштө балдар бир аз алуу үчүн уйқуга киришти. Балдарынын кирин жууп жүргөн Назикен аларды ойготуп, кыш күйган жерге жиберүүнү да унутуп калыптыр. Кеч кирейин деп калганда балдарынан эмне үчүн бүгүн қыштарды которууга барбагандарын сураганда Бекзат беймарал:

– Унутуп калган турбайбызы, – деп башын жерге салышты.

Түштөн кийин барганды қыштардын баарысы которулуп, каз-катар тизилип калганын биринчи көргөн Ерзат сүйүнүп, толкунданганынан:

– Кудай бар!... – деп каттуу қыйкырып жиберди. – Пауедин атам ак саратаңда кубана турганыбызды айныксыз билиптири!

– Муну экөөбүз гана билели, эч кимге айтпа, – деп Бекзат инисинин чечекейи чеч болгон кубанычына ортоқтошкон болду.

– Кел, кийинкиде жакшыраак бир нерсе тилейли!

Ерзат агасын тате дечү.

– Жарайт, тате, – деди ал кандайдыр бир ажайыпты кол менен кармап, көзү менен көргөндөй жүрөгү демейдегиден башкача согуп.

Ошол жылдагы жай айлары алардын үй-бүлөсү үчүн эң ийгиликтүү болду. Атасы Аймен темир жолчулардын кийимин кийип алып бузукулук жасап жүргөн эки кылмышкерди кармоого салымын кошкону үчүн старшина наамына жогорулатылып, ири акчалай сыйлык менен сыйланды. Апасы болсо туура тогуз ай, тогуз күн дегенде аман-эсен көз жарып, канчадан бери баарысы эңсеп келген кыз төрөдү. Көздөрү мөлтүрөгөн ага Еңликтүүл деген ат коюшту. Перизаттай таза ымыркайдын жарык дүйнөгө келгенине үй-бүлө чексиз кубанычка батып жатты.

Которгон **Назарбек БАЙЖИГИТОВ**



*Замандаш*



**ЖЫЛКЫЧЫ  
ЖАПИЕВ**

## **КОЛДООЧУСУ БАР ФОЛЬКЛОРЧУ**

**(Буудайбек Сабыр уулунун портретине айрым штрихтер)**

Мен мурда-кийин Буудайбек аксакал менен бирге иштебегем. Ал кишинин өзүн тааный элкете анын күүлөрдү чогултуп жүргөнүн, жер-жерлерден комузчуларды, жомокчуларды чакырып келип, үйүнө жаткырып, алардын чыгармаларын жазып алганын, кээде өзү жер кыдырып-эл кыдырып, дайын-даректүү комузчуларга барып, алардын күүлөрүн, эскермелерин жазғанын көп укчу элем. Ошол жаш куракта Букемдин бул ишине анча деле маани бербегем. Көрсө, анда мага өмүр деген дайым эле жапжаш, картайбас, эскирбестей сезилчү тура. Андан калса айрым адамдардын: «Өзү чыгарма жарата албагандар ушинтип элдикин чогултат» дегендери көкүрөккө тык эте түшүптүр. Мамлекет жардам бербеген соң антип жанын эмнеге кыйнайт болду экен деген ой кетчү. Андан соң ал киши жаш курагында жалындуу ырларды жазып, өзгөчө, келин-кыздардын арасында кеп-сөзгө алынып, популярдуу болгонун уктум. Майрамдык салтанаттар, сейил бактардагы кечелер Букесиз өтчү эмес, ал эл алдына чыгып ырларын окуганда угуп отургандар ыраазы болуп дүркүрөтө кол чаап, көчөдө кетип баратканда жаш ақынды тааныгандар көп борор эле дешти курбулары. «Андай жакшы ырларды жазып жүрсө, анда эмне учүн таштап койду экен?» – деп ойлоп калчумун. Анан бир кеп уктум, ал мындей: Буке дүйнө классиктеринин катарында турган поляктардын классик акыны Адам Мицкевичтин ырларын кыргызча которуп, жыйнакка чыгарат. Ошол ырлардын котормосуна бир чакан сын жазылып, анда котормо боюнча азыноолак ой айтылат да Букенин котормосундагы бир-еки ырды мисалга келтирип, котормонун чабалдыгын жарыя этип, «талкалап» са-

лат. Ошол сын макала газетага чыккандан кийин Букенин маанайы бузулуп, чыгармачылыгын таштап койгон деген да кепти уккам. «Чыгармачылыгы туурасында тетири пикир уккандардын бардыгы калемин ыргытып жиберсе, анда адабиятта эч ким калмак эмес» – деген ойго келдим.

Кийин, кийин эле Букенин өзү менен таанышып калдым. Анда ал «Кыргызстан пионери» газетасынын редакциясында иштей турган. Эрдин жапкан капкара коюу муруту бар, өзү улуу болгон менен илберинки, жай сүйлөгөн, оор басырыктуу адам экен. Анын коюу муруту жөнүндө Түмөнбай Байзаковдун чыгарган азилинин чындыгына ошондо ишенип, күлкүм келгени эсимде. Ал азилди бул макаланын аяк ченинде өзүнүн ирети келгенде айтып берем.

Андан кийин Буке менен көп эле сүйлөштүк, ал кайсы бир комузчуга барып, аны үйүнө ээрчитип келип, бапестеп багып, бир нече күүлөрүн радиокомитетке алпарып жаздырганын, андан чыгып сүрөтчүлөргө алпарып портретин тарттырганын, филармониянын, маданият министрлигинин, Композиторлор союзунун чондоруна жолуктурганын айтат. Айтыбатканда өзү кубаныш, жузү нурданыш, ырахат ала турган. Ал эми угуп тургандардын айрымдарбызы баш ийкеп, кубаттап койгонубуз менен: «Эми бул кишиге чынын айтсак таарынып калышы мүмкүн, канткен менен мүнөзү апенди чалыш (сөздүн жакшы маанисинде) эмеспи, өзүнө



*Буудайбек Сабыр уулзу залкар манасчы Саякбай Карадаев менен.*



*Буудайбек Сабыр уулу К.Юдахин менен.*

өзү түйшүк үйгөн» деген ой көкүрөктө турганы турган. Анан Букенин мындай жоруктарына чыдап, талаа-түз, тоодон келгендерди түнү келсе түн, күнү келсе күн батырып, кабагын бир бүркөп койбой, үйдүн каалгасы дайым ачык турган жеңени мактачубуз. Жененин айкөлдүгүнө, иш билгилигине, анан меймандостугуна танданчу элек.

Ал кезде биз китеpterден окуп, радиодон күүлөрүн уккан комузчулардын аты-жөнүн гана билчубуз, аты-жыты тааныш эместерди көңүлгө анчалык албаганбыз, алардын чыгармаларынын бары-жогу маданиятыбызга эч таасир тийгизе албагандай сезилчү. Эгерде Буке чогултуп жүргөн күүлөр мыкты болсо, анда аны черткен комузчулар филармонияга же театрларга ишке алынмак деген түшүнүк бар эле бизде. Театрда иштебегендөн кийин черткен күүлөрү, айткан кеп-сөздөрү көңүл жубатарлык болбосо керек, деңгээли анча болбогондон кийин эртели-кеч алардын кереги деле жок болуп калат деген ойду сыртка чыгарбасак да, ичибизден ишенгенибиз ошол эле.

Мен ушул макаланы жазарда Букем менен мурда көп жылдар бирге иштешкен эки-үч адамга атайын барып кезиктим. Ошолордун бири айтты: «Эми ал киши менен бир топ жыл чогуу иштешкеним ырас, өзү жоoshмомун адам. Бирөөгө зыяны жок. Атайылап бут тосууну билбейт, атүгүл оюна да келбейт. Өзүнчө жүргөн, эки сүйлөбөгөн ак пейил неме», – деди.

– Мага анын иштеген иштери, адамдар менен мамилелерин айтыңыз, – десем ал:

– Бой көтөрбөгөн, мактанбаган, өзүнчө эле кыбырап жүргөн адам. Мойнуна тагылган ишин так аткарчу. Душманы жок...

– Күүлөрдү, фольклор чогултканын айтыбатам. Ошого баа берсениз...

– А, эми аны колу-жолу бош киши чогулта берет да. Өзү күү чыгарса бир жөн эле, чынбы? Сенин деле колунан келет чогулткан...

– Менин колуман келбейт, сиздикинен да келбейт,— деп кесе айттым.

Тиги маектешим чок басып алган тооктой секирип кетти:

– Эмне үчүн келбейт экен? Келет! Сени билбейм, менин колуман сопсонун келет,— деди ишенимдүү.

– Анда чогултпайсызыбы,— деп куйруктан алдым.

– Кол тийбейт... Жумуш көп... Андан калса жаш өтүп кетти.— Маектешим жүйөлүү шылтоо айтты.

– Буудайбек аксакал жашпы?— деп сурадым тигини бултактатпайын деп.

– Эми ал жаш кезинен көнүп калган да...— Маектешим чын эле бултактай баштады.

– Экөөбүздү жаш кезибизден фольклор чогултпагыла деп эч ким тыюу салган эмес,— дедим сөздүн чындыгын айттып.

– Анда бөлөк заман болучу...

– Буудайбек аксакал бөлөк замандан келбей эле... Бир замандын кучагында жашабадыкпыш, — деп маектешимдин жообун бууп салгым келди.

– Анын жөнү башка... Буудайбекиң эттеме жазбаса... Убактысы кеңен...

– Антип актанбайлы, экөөбүз эмнени жазып жыргатып жибердик эле?— деп кесе айттым.

– А, эмне, сенин оюнча элдин баары эле фольклор чогулткуч болуп кетсин дебатасыңбы? — Ал да онбогондой сүйлөп салды.

– Анткеним жок. А билесизби?— дедим. — Фольклор чогулткан далай түйшүк, кыйын, оор иш. Андан калса, ал киши жеke эле комуз күүлөрүн эмес, кыл кыяк, чоор, кыяк ж.б. толгон-токой нерселердин баарын чогулткан...

– Ай, сен антип башты оорутпа ж.б. деп... Андай эле билгиң келсе, ошо Букендин өзүнөн барып сурагын. Менин фольклор менен тырмактай да ишим жок. Анын эмнеси бар экен, турмуштун өзүнүн жазылбаган мыйзамдары болот. Бирөөлөр чыгарма жаратат, бирөөлөр ошол чыгарманы аткарат, дагы бирөөлөр ошол чыгармалардын аткарылышын көрөт... Бирөөлөр чогултуп, ирээттейт...

– И, туура, чогулткан, ирээттеген да бирөө керек да...

– Мен эмне, кереги жок дебатыптырмынбы... — Маектешим бир аз бултундай түштү. Аナン кайра күлдү. Жыргап күлүп бүтүп: — Сен экөөбүз бирөө жөнүндө кызандаша кеттик го. Буудайбекке барып сурасаң өзү айттып бермек фольклор чогултканын оор, женилини... Дегеле кандай иш болбосун женили жок, бардыгы оор. Кеп ошол ишти аткарышта.



Менин маектешим туура айтат, кептин баары ошол иштин сапаттуу аткарылышында эмеспи.

Буудайбек аксакал 1960–65-жылдар аралыгында бир нече миндеген метр тасмаларга 1126 күү жаздырган документ кагазын көрдүм. Бардыгы болуп 30 адамдын ичинен 24 комузчу, 6 кыякчы бар экен. Алар: Ыбрай Тумановдон 119 күү, Эркесары Бекбасар уулунан 102 күү, Асаналы Кыштообай уулунан 98 күү, Абдыракман Кыдырбай уулунан 62 күү, Самсалы Алыке уулунан 57 күү, Усуп Ороз уулунан 48 күү, Шекербек Шеркуловдон 46 күү, Мурсалы Турсынбай уулунан 45 күү, Асаналы Жаналы уулунан 41 күү, Чалагыз Иманкуловдон 40 күү, Барпы Сапек уулунан 32 күү... Ошол 24 комузчулардын ичинен эн эле азы 20 күүдөн жаздырыптыр. Ал эми кыякчылардан Датка Шааке уулунан 34 күү, Иманкул Мырза уулунан 25 күү, Кошалы Кыскараевден 12 күү, Кулмат Асанбай уулу менен Таип Турматовдон 10дон күү, Айымбұбы Үметалы кызынан 6 күү жазып алган.

Жогоруда аталган 1126 күү Букебиздин 4–5 жылдын гана ичинде жазып алгандары. Андан кийин да мындан көп күүлөрдү жаздырып, кыргыз маданиятына баа жеткис эмгек сициргендиги иши менен көрүнүп турат. Бардыгы болуп Буке үч минден ашуун күүлөрдү жаздырган.

Бир жолу Буке сурамжылап жүрүп таап, алъысрайондордун биринен келген комузчуну үйүнө ээрчитип келип, сыйын көргөзүп, кондуруп, эс алдырган соң эртеси радиокомитетке ээрчитип барса аердегилер: «Күүлөрдү



*Буудайбек Сабыр уулу санжырачы Акмат Карыбай уулу менен.*

эми биз жазбайбыз, Композиторлор соозу жазсын», – деп чалкасынан кетип калыптыр. Көрсө, Композитор соозу сес көрсөтүш үчүн радиокомитеттин кызматкерлерин ыгы жок сындал, биз менен кеңешпей өздөрүнүн билген намазын окуп жатышат, алардын көбүнүн музыкалык сабаты жок, андыйктан, алар биздин музыкага тийишлесин деген кыясында доомат коюшуптур. Мындай талаш-тартыштын кесепетинен элдик мурастарга болгон мамиле кескин түрдө өзгөрүп, радиокомитетте «фондуларды угуу боюнча комиссия» түзүлөт. Бул комиссиянын башкы максаты болуп, фонддогу күүлөрдүн көбүнө плёнкаларды корото бербей, өчүрүп салуу милдети жүктөлгөн. Демек, канча бир жүздөгөн метрге жазылган күүлөрдү өчүрүп, орду-түбү менен жок кылып салуу карөзгөйлүк компаниясы ишке аша баштады. Ал кезде Буке жазып өткөргөн көптөгөн күүлөрдүн авторлорунун айрымдары көз жумуп кетишken, кәэлери карып-арып дегендөй ден соолугу начарлап, кайра келип күүлөрүн жаздырууга чама-чаркы жетишпей калган абалда болушкан. Ошондо Букенин капалангынын айтпа, кыргыз маданиятынын бир капиталына өрт кеткендөй кабыл алды. Дале болсо радиокомитеттин чондору менен сүйлөшүп көрүүнү эп көрдү. Барды, болгон оюн айтты, ары кетиши-бери кетиши, тигилердин жаагы каттуу экенин сезди, эгерде бул плёнкалар өчүп кала турган болсо, анда кыргыз маданиятына болгон чоң чыккынчылык экендигин балпы эттире айтып салды. Бирок тигилер беттеп алган ишинен кайта турган түрлөрү жок. «Тандап, аз эле сандагы күүлөрдү алыш калабыз. Азырынча күүлөрдү угуп, тактап, бизге көрексиз күүлөрдү өчүрөбүз», – дешет.

Баарынан да радиокомитет түзгөн «Фондуу тазалоо боюнча комиссиясында» бир дагы музыканттын жоктугу таң калычтуу көрүнүш экенин Буке күлкү аралаш айтты. Аталган комиссиянын төрагасы ошол комитетте иштеген Павлик Усенов деген неме экен дейт. Анан төрага менен бир пикир алышып көрөйүн деп Буке ага барат. Барганды дооматын дароо эле айтып кирбей, сөздү алыштан баштайт. Эфирден берилбей жаткан кыргыз күүлөрүнүн тагдыры жөнүндө сөз козгойт. Муну угуп, алиги комиссиянын төрагасы чочуп кетет:

– Кыргыз күүлөрүбү? Фу-у! Аларга плёнка коротуп сактап туруунун эч кажаты жок. Фондудагы күүлөрдүн 50 процентин өчүрөмүн. Протоколун өзүм жазамын, – дейт асман-айдан түйүлүп.

– Булар деген элдик маданий казына, табылбас байлык, анан кантин мууну өчүрүп салганыңар туура болсун, – деп Буке каршы оюн айтат.

– Ал күүлөрдүн көбү азыркы талапка жооп бербейт, аларды эч ким укпайт, бизге кереги жок. Сиз ушуну түшүнбөйсүзбү, биз күү-пүү менен алаксыбай, алдыны көздөй умутулушубуз керек. Цивилизацияны көздөй бет алышыбыз туура, – дейт төрага сөрөй Букеге акыл үйретүп.

Комиссиянын төрагасынын жаңылып жатканын Буке канчалык кан какшаса да ал муюбады, «өчүрөм» дегендөн бөлөктү айтпады. Атүгүл



айрым бир күүлөрдү өчүрүп салганын айтты. Муну укканда Букенин ичинен кан өтүп кеткендей болду. Ал ошол күүлөрдү жаздырган өзүнүн мээнетине, тарткан убараасына кейиген жок, кийинки муундар кыргыздын күүлөрүнүн санжырасын, жарапыш тарыхын гана эмес, күүлөрдүн өзүн билбей, укпай куру жалақ каларына кейиди.

Комиссиянын төрагасынан көңүлү сууган Буке аерден түптүз эле радионун ошол кездеги башкы редактору Жумакадыр Эгембердиевге кирип, арыз-арманын айтат жакынсынып. Себеби Ж. Эгембердиев ал кезде республикадагы жоон орто журналисттердин катарына кирип, документалдуу баяндарды, очерктерди жазып калган калемгер эле. Бирок Буке андан да колдоо таппады, ал да көптөгөн күүлөрдү жөнү жок эле каражат коротуп алыш жүрөбүз, алардын эч кимге кереги жок, өчүртүп салабыз – деди.

– Ким-ким, ушу сөздү сенден укпасам болот эле, – деп Буке бул теңтүшүна катуу таарынды. Бирок анын таарынганынан эч майнап чыкпагандан кийин радио жана телекомитеттин жетекчиси Асанбек Токомбаевге кирди бир ылаажы болор бекен деген илгери үмүт менен. Аерден да мурдагылардан уккан сөзүнөн бөлөк көңүл жылыттарлык кеп укпады. Көрсө, ал адилеттүүлүк издейм деп кайра ошол иштердин ана башында тургандардын өздөрүнө барып жүргөнүн кийин түшүндү. Күүлөрдү өчүртүү боюнча комиссия түзүп, «Кыргыздын мурдагы феодалдык заманында жарапып, азыркы күндө актуалдуулугун жоготуп салган, биздин күнгө ылайыксыз» деп аныктама берген «билермандардын» ичинде Асанбек Токомбаев, Жумакадыр Эгембердиев сыйктуу бир нече урапатриоттордун бар экенине көзү жеткендөн кийин Буке буга катуу кайгырып, кан басымы көтөрүлүп кетип, ооруканага жатып чыкты.

Ырас, күүлөрдү өчүрүп коюш анча деле кыйын жумуш эмес, дегеле бүтүн нерсени бүлүндүрүп, бузуп салгандан оңой нерсе жок. Плёнканы магнитофонго салып туруп, бир кнопкасын басса бүттү, ал аердеги канча бир мээнет менен жазылган күүсү болобу, сөзү болобу, ыры болобу, бир паста өчөт да калат! Анан аны эр болсоң кайра ордуна келтирип көр! Ал күүнү черткен адамды оо дүйнөдөн кайра алыш келип черттиргендөй радиокомитеттин чондору кудай болуп кетсе да не болуптур! Эмнеси болсо да бул жерде кыргыздын улуттук маданиятына жасалып жаткан кайдыгерлик эмес, көз көрүнө душмандык болуп жаткандыгы даана сезилип турду.

Анан Буке далай чондордун, лөктөрдүн эшигин жыртты, бирок чоң жыйындарда кыргыз маданияты үчүн кызмат кылыш жүрүшкөндөй түр көрсөтүшүп, жалындуу сөз сүйлөшүп, жалган патриоттуулуктун жасалма кебин кийип алышкан чиренген чиновниктер Букенин кебин кеп, сөзүн сөз деп коюшпады. Тескерисинче, анын күйүп-бышып жүргөнүнө таң калышты, ал эми өздөрүн болсо бул жарык дүйнөдө кызматтын кулу

экендиктерин дагы бир ирет көргөзүштү. Буудайбек аксакалдын буга да ичи күйдү. Сөзү менен иши төп келбеген ушундай чондордон жакшылык күтүп бекер экендигин түшүндү. Айрым адамдардын эки жүздүүлүгүнө адегенде таң калып жүргөн. Кийин аларды жакындан билип, иш боюнча аралашып көргөндө мындан ары андай эки жүздүүлөр менен эч качан алака түзбөй тургандыгына аракет жасады. Бирок баштаган ишин орто жолго таштап салып басып кетпей, кайра ого бетер чыйралып, андан бешбетер тырышты.

Анан ойлонуп отуруп, ал кездеги Кыргызстан компартиясынын биринчи секретары Т. Усубалиевге кат жолдоду. Катты: «Кан кайнап, ич күйгөндүктөн бир арга болобу деп Сизге кайрылууга мажбур болдум» – деп баштайт. Анан республиканын атка минерлери тарабынан кыргыз фольклоруна жасалып жаткан мамилелерин чыккынчылык деп атап, болгонду болгондой баяндап, иштин жагдайы менен түшүндүрөт.

Анын бул каты ошол кезде кыргыз интеллигенциясы тарабынан өтө чоң талкууларды жараткан. Айрым чондор өздөрүн акташ үчүн атайын кутум уюштуруп, убагында радионун алтын коруна жазылып калган айрым бир күүлөрдү, ырларды, кошокторду, айтыштарды, маектерди, чыгармаларды азыркы күндүн талаптарына жооп бере албайт, булар эски заманды көксөп жатат, коммунисттик идеологияга каршы келет деген догмалык куру шылтоолор менен өчүрүп салуу сунушун колдоп турушу кечирилгис көрүнүш экенин айттып кетишибиз калыстык болор. Бирок Буудайбек аксакал сындуу төш какпаган, өздөрү өзүн даңазалабаган, мен кыргыз маданиятынын патриотумун деп кыйкырбаган элдин катмарынdagы жөнөкөй адамдар, кыргыз маданиятын сөз менен эмес, иш менен колдогондор, албетте, көп получу.

Буке бул катты жазуудан мурда бир топ адамдар менен кенешти, алардын пикирлерин укту, салмактады. Андан калса ошол комиссиянын курамына кыргыз маданиятынын, ада-



Буудайбек Сабыр уулу кыл кыякчы  
Датка Шааке уулу менен.



биятынын ана башында турган А.Токомбаев, Т.Сыдыкбеков, А. Малдышбаев, Ч. Иманкулов, Г. Айтиев, М. Рыскулов, А. Боталиев, Т. Абдумомунов сяяктуу аттуу-баштуу адамдардын кирбей, радиокомитеттин музыкалык сабаты жок журналисттеринин колу менен өчүртүү иши жасалып жаткандыгы көп нерседен шек туудуруп атканын тыйду. Эмнеси болсо да Т. Усубалиевге кайрылып көрүүнү туура көрдү. Эгерде ал кишиден кайрым болбосо, анда Москвага, Саясый Бюргө чейин кайрылам деп чечти.

Ошентип, кат жетер менен бир күнү Борбордук Комитеттен телефон чалышып, баланча күнү, түкүнчө saatta Турдакун Усубалиевдин кабылдоосуна келиниз дешти. Болжонгон saatta барып, биринчи менен кенкесири сүйлөшөт, пикир алышат, кыргыз күүлөрү жөнүндөгү учурдагы маалыматтарды берет. Кыргыз радиосунун алтын фондусу жөнүндөгү өзүнүн оюн түшүндүрөт, анан күүлөрдү өчүрүп аткандарына өтө кабатыр болуп атканын айтканда Т.Усубалиев ошол жерден өзү радиокомитеттин жетекчиси менен телефондо сүйлөшүп, алардын жасап жаткан иштеринин туура эместигин, элдик казынага өтө этиеттик, чебер мамиле жасоо керектигин эксертет.

– Эгерде ошондо Т.Усубалиев экөөнүздөр болбогондо анда азыркы Алтын фонддун тамтыгы чыгып, көптөгөн күүлөрдүн аты-жытын билбей калмак экенбиз да,— дедим.

– Ооба, ошондой болмок го,— деди Буудайбек аксакал секин жылмая компоюп.— Менин колуман эмне келмек, мен тияк-биякка барып айтканым менен тилимди ким алмак эле, эч кимге сөзүм өткөн жок. Бул жерден Турдакун Усубалиевичтин даанышмандыгы, элдик маданиятты жакшы түшүнүп, аны баалай билгендиги ошол каргашалуу окуяга чекит койгон.

– Анан өчүрүлүп кеткен күүлөрдүн тагдыры кандай болду, Буке?— дедим.

– А, аларбы, алардын авторлорунун алдуу-күчтүүлөрүнөн кайра



*Буудайбек Сабыр уулу Токтогул районунан келген комузчы Турусаалы менен.*

жаздырдым, бирок айрымдарынын жашы улгайып калгандыктан кээ бирөөлөр мурдагыдай шаңқылдатып тунук черте албай калышты... Аナン Буке бир азга унчукпай туруп калды. Мен анын унчукпай калганынан жүзүнө тигиле карасам көзүнөн мөлт-мөлт жаш тамып кеткенин көрдүм. Буке мени байкабасын деп калптан жылмайган болуп, чөнтөгүнөн жүз аарчысын алып чыгып, көзүн сүрттү да: – Кээ бирөөлөрүнүн көзү өтүп кеткен, – деп көңүлсүз кошумчалады.

Экөөбүз бир паска унчукпай калдык. Ушул тапта Буудайбек акса-калдын көз алдына бир кездерде үйүнө ээрчитип келип, сый-урматын көргөзүп, аナン эки-үч күн катары менен күүлөрүн жаздырып, андан кийин сүрөтчүлөр союзуна алпарып, ошол комузчунун, кыякчынын, чоорчунун, айтор, өнөр адамынын портретин тарттырып, коштошор-до бирине биригинин ден соолук тилеген элестери тартылып жаткандай туюлду.

– Алар эмне деген дөө таланттар эле, кыргыздын бактысына туулган өнөрпоздор получу. Өнөрпоз, талант деген сөздөр да аларга аздык кылат. Алардын ар бири Ала-Тоо болуп турат менин көкүрөгүмдө, – деди бир кезде.

Ырасында эле анын бул баасы менен мен да ичимен макул болдум. Макул болдум да Букем менен чыгармачылык, маданият, адабият салаа-сында сүйлөшүп турганыма шүгүр эттим. Баарынан да Букем экөөбүз тен кыргыз болуп калганыбызга тагдырыма ыраазы болдум.

– Бул Буудайбек акса-калдын колдоочу периштеси бар, – деп айткан Тилемекин сөзү эсиме түштү. Чын эле колдоочусу болсо болгондор, аны илимий жүзүндө так далилдеп бере албайм, бирок ушул сөздү айткан Тилемек деген жигиттин өзү колдоочу болуп жүргөнүн даана билем.

Букебиз мен жогоруда жазғандай жеке эле күүлөрдү эмес, эл арасынан нечендеген жомокторду, ырларды, жаңылмачтарды, табышмактарды, болумуштарды, айтыштарды, айтор, азыр оозеки адабият деп аталган фольклорду тынымыз чогултуп келаткан сыймыктуу замандашыбыз.

Ушул тапта анын колунда кагазга түшүрүлгөн таңгак-таңгак материалдар бар. Алардын бардыгы тен кыргыз баласы айткандай алтынга алмашкыс, күмүшкө тенешкис байлык. Кезинде ошол байлыкта-рынын эки таңгатын көтөрүп алып Буудайбек акса-калдалайлардын эшигин жырткан илгери үмүт менен. Жомоктор менен күүчүлөрдөн түзүлгөн ушул эки китеппи чыгарып берүүсүн суранып, кимге гана жалдыраган жок! Мен калем акы сурабайм, пайдасын өзүңөр көрө бергиле, менин эч доом жок. Жашым улгайып калды, ден соолугум деле мактангандай эмес, кийинкилерге менден таберик болсун деген гана оюм бар деп улуулардын улагасында туруп, кичүүлөргө кадырын салып үмүттүн шамын паана тутуп көп жерге барды. Чогулуштарда маданият жана адабият үчүн



күйгөн киши болуп ооз көптүрө сүйлөшкөн эргулдардын сөзүнө ишенип, аларга кайрылды, таш балакет чыккан жок; төшүн кагып, кыйратам-сойлотом деп мактандандарга барса, булар да төш какканы менен көөдөндөрү бош немелер экен; жер-жерлерге базар салып, кара жерден пул саап, өздөрү, жакындары жөнүндө калпты-чынды койгулаштырган китеттерди жаздырып аткандарга да барды, буерден да көнүлү чөгүп кайтты, фольклору менен кошуп туруп жолго салып атышты жок дегенде таңгак кагазда эмне бар экенине кызыгып да койбой.

Ушуладын ичинен дагы бирөө күндө анан кел, эртең кел деп куру убада берип коюп, өзү качып-бозуп бир жылга жакын созуп жүрдү, анан ақырында китетти түзүүчү деген жерине менин аты-жөнүм жазылса, чыгарып берем деген шартын коёт. Буке буга ушул кезге чейин таң калып жүрөт.

– Капырай,— дейт колун көкүрөгүнө коюп,— өзү илберинки жигит көрүндү эле, кашайган жаным анын сөзүнө ишенип жүрбөдүмбү. Көрсө, анык кудай төбөнөн урган неме экен, бир нече басылмаларда аты-жөнү жүрдү эле, аларга да ушундай жол менен кошулуп калган көрүнөт...

– Ошонун аты-жөнүн айтып койбайсузбу, окурмандар да кабардар болсун,— деп кызыктым.

– Аны эмне кыласың, өлчөсү өзү менен кетсин, азыр деле жүрөт тешик табылса башын салып жиберип,— деп Буке айтпай койду. Андан кийин да бир жолу сөздөн сөз чыгып отуруп, онтою келе түшкөндө дагы



*Буудайбек Сабыр уулу Карамолдо Орозовдун иниси комузчу Усуп Ороз уулу менен.*

сурасам дагы айткан жок, колун шилтеп койду. Ошо бойдон кайрылып сөз кылбадым ал жөнүндө. Айткысы келбесе өз эрки.

– Сен аны сурагандан көрө Тилек деген уулум туурасында сура,— деди.

– Мен аны көп жылдан бери тааныйм, билем. Андан көрө ага кантип жолугуп калганыңызды айтыңыз,— дедим.

– Ушул эки китетти чыгара албай жүргөндөн кийин «Тураг» деген басма бар, ошерге бир барып көрбөйсүзбү деген сунушту угуп, чынын айтайын, көп жерден көнүлүм калып калган жаным эч нерсеге ишенбей эле келип калдым. Келсем ал жигит өзү жок экен, бир аз күтө турдум, келгенде учурашып, максатымды айттым. Кол жазмаңыз кайда, көрөлү деди. Анан мен чын сөзүмдү айттым, алар оор, көтөрүп келбедим, көрөлү десен эртең алыш келейин дедим. Ошо, эртеси алыш келдим. «Муну окуп, таанышып чыгайын, калтырып кетициз, ылайыгы келсе чыгарып беребиз» — деди. Чынымды айтсан, анча деле ишенбедим...

Буке өзү эки сүйлөбөгөн, так жүргөн адам, болжошкон күнү келет. Келсе, басманын директору эки китетти төң чыгарууну сунуш этет.

– Адегенде түш көрүп жатсан керек деп ойлодум,— дейт Буке құлуп. – Уккан кулагыма ишенгеним жок, карыганда канырыш угуп калып, уят болбоюн деп башымды ийкеп койдум. Ошо бойдон унчугушпай туруп калдык. Бир кезде директор телефондун кулагын бурап, бирөөнү чакырды. Бир жаш жигит келип, мени менен учурашып, катарлаш олтурду.

– Бул, Буудайбек Сабыр уулу, агабыз болот. Мына бул эки китетти карап чыктық, элге керектүү материалдар экен, компьютерден тезирээк откөрүп, жарыкка чыгаралы,— деди.

Түшү эмес, дапдаана эле өңү экенин сезип, Буке кубангандан ыйлап жибере таштады. Көөдөнү булкуп, каны удургуп, денесине күч-кубат кирип, канча жылдан берки ойлогон ою аткарылып жатканына жетине албай, бул жарык дүйнөгө ыраазы болуп турду.

Азыр ошол «Тураг» басмасы тарабынан жарык көргөн «Жомокчулар жана жомоктор» менен «Эл шайырлары» аттуу ар бири 35–40 басма табак көлөмүндөгү китеттер калың окурмандардын кенчине айланып калганын баса айтып кеткибиз келди.

Бул чакан макалабызда Буудайбек аксакалыбыздын басып өткөн өмүр жолунун бир гана үзүмүн келтирдик. Ал агабыз мактоого татыктуу адам, бирок мактоого эч муктаж эмес, анын ысмын уккандар көз алдыларына кыргыздын анык патриотунун элесин тартышат. Ал момун, баёо, көкүрөгүн эч убакта муштагылабаган сабырдуу аксакалыбыз. Мен алышсы өлкөлөрдөгү маданият салаасынын ахыбалын анчалык билбейм, бирок бизге коншулаш казак, өзбек, тажик элдеринде биздин Букебиздей адамдар өлкө тарабынан колдоого алышып, небак эле мамлекеттик сыйлыктардын, наамдардын ээси болуп, эмгегине жараша кадыр-барк күткөндөрүн жакшы билем. Буудайбек аксакалдын азыркы күндө Кыр-



гызы Илимдер Академиясы тарабынан берилген «фольклорчу» деген гана чөнтөккө салып жүрүүчү күбөлүгүнөн бөлөк эч нерсеси жоктугу кимди болбосун таң калтыrbай койбойт. «Элге берген куруттан, мага бербей куруттун» деген лакаптын маанисинин көркү дал ушул жерден ачылып турганын эскерте кеткенибиз он болуп турат. Ал эми менин негизги максатым Буудайбек аксакалга наам доолаш эмес, анын кыргыз элинин, өлкөбүздүн атан төө көтөргүс жүгүн аркалап келатканына ыраазылык билдириүү болуп эсептелет.

Ал эми макалабыздын баш жагында эскерткен Тұмөнбай Байзаковдун шакабасы мындаиды: Букебиз көчөдө кетип баратса алдынан чыккан эки жаш кыздын бири жанындағысына:

– Эй, карасан, мобул кишинин оозу жок экен,— дептир. (Букенин жаш кезинде капкара муруту эрдин жаап, аябай коюу получу.)

Аны угуп калган Тұмәкө шыпылдай басып барып, Букени токтотуп туруп, анын эрдин ачып:

– Эй, кызым, мынабу ооз болбогондо анан әмне, ушул калың муруттун ар бир кылы сен билип-билбegen, түшүнүп-түшүнбөгөн фольклор болот. Муну эсиңе түйүп жүргүн,— дептир.

Бул Байзаковдун чыгарған анекдоту.

Буудайбек аксакал менен маектешип отуруп андан сурап калдым:— Буке, бул Тилек уулунуз айтып жүрөт сизди ийнинде колдогон периштеси бар деп, ушул чынбы?— дедим. Анда ал:

– Ой, менин колдоочумду көрө элексиңби?— деп бүлкүлдөп күлдү. — Туура айтат, колдоочум бар, ал Тилемектин өзү. Ошол колдоп жүрөт...

Анан экөөбүз төң жыргап күлүп алдык.



Буудайбек Сабыр уулу комузчы Мекии Баатай уулу менен.

*Конкурска**Палкуу***Шибеге**

## **СӨЗДҮКТӨГҮ СҮЗҮШКӨН СӨЗДӨР**

*«Бетке айткандын заары жок».*

Эл макалы

«Кыргыз тилинин сөздүгү» деп аталган эки томдон турган 2010-жылы жарайк көргөн китең жөнүндө сөз айтмакмын. Бирок өзүм оқумуштуу да, сынчы да эмесмин. Болгону эки миң сомго сатып алдым. Элде «Эшигин көрүп, төрүнө өт» деген кеп бар эмеспи, ошонун сыңарындаштаро төрүнө өтүп кете албадым. Эң оболу көгала болгон сырткы мукабасына көзүм түштү. Кеп сыртында эмес, ичинде да. Бирок китеңти барактап көрүп, сыртында болсо ичи да дал ошондой «көгала» экендигин байкадым. Китең жөнүндө көз карашымды жазууга кириш сөзүндөгү бул сөздөр түрткү болду.

«... Керек учурда кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн кол алдында турушу, мугалимдер, студенттер, акын, жазуучулар, маданий ишмерлер, ар түрдүү кесиптин ээлери жана жалпы эле калайык-калк, келечек муундар үчүн абдан зарыл». Сөздү ток этер жеринен баштайын. Китеңтин сыртына «Кыргыз тилинин сөздүгү I часть» – деп жазылган. «Часть» дегендин ордуна, китең же бөлүм деп алса болбос беле? Ошондой эле бул сөздүктө көптөгөн өздөштүрүлгөн сөздөр бар. Ошондуктан, китеңтин сыртына «Кыргыз тилинин жана өздөштүрүлгөн сөздөрдүн түшүндүрмө сөздүгү» десе туура болмок.

Илгери бир дунган менен бир кыргыз дос экен. Экөө аябай тамаша сүйлөшүп, бириң бири конокко чакырышчу экен. Бир күнү дунган жигит ар түрдүү тамактарды жасап, досун конокко чакырат, анан мактантасы келет, досуна суроо берет: «Ээ дос, мына муну дунгандар луйман дейт, муну бавзу дейт, муну момо дейт, муну таң момо дейт, муну жуфандайт, муну ганфандайт, муну сай дейт, муну мяңтаң дейт, муну сувантан дейт. Көрдүңбү, канча тамактын түрү бар, силердин бешбармагынардан бөлөк эмнеңдер бар», – деп. Анда тигил:

– Эй, дос, сен кыргызының тамактарын коё тур, суусундугун эле айттайын, угуп тургун дейт: – Буудай жарма, арпа жарма, жүгөрү жарма, конок жарма, таруу



жарма, сүттүү жарма, сүтсүз жарма, катык жарма, катыксыз жарма, сүзмө жарма, сүзмөсүз жарма, ачыган жарма, ачыбаган жарма, тунма жарма, турма жарма, кычыган жарма, ак жарма, кара жарма, дегенде дунган досу таң калып:

– Капырай, мен кыргыздын арасында чоңойсом да мынчалык көп жарманы көрбөгөн экенмин, – дептир. Ошонун сынарындай, мисалы, бала, балалуу, балалык, балалыктан, балалыкка дегендей өтө ыксыз кайталоолор көп болуп кеткен. Жогорудагы келтирилген абзацтын акырындагы ...келечек муундар үчүн абдан зарыл дегенге жараша, талапка ылайыктуу так, кынтыксыз (мукаммал) нуска жана кыска жазуу керек болчу. Бирок менимче, сөздөрдүн айрымдары тескери, айрымдары божомол, айрымдары эптеп-септеп эле чала-чарпыт урула берген. Албетте, дүйнөдө таза тил жок. Жашоодо улам тилдер өнүгүп, бир тилден экинчи тилге өтүп отурат. Анда эмесе, сөзүмдү мисалдар менен баштайын.

Сөздүктүн 303-бетинде:

М а л а л – өкүнүч, кайғы, күдүктөнүү, капалык.

Алмамбеттин көөнүнө,

Аябай салган экенмин,

Албан түрдүү малалды, – деген жазуу, мисал бар.

Малал – сөзү болсо (ар.) жолтоо, карглаша, кедерги, тоскоол деген мааниде. Мисалы: бир киши экинчи бир кишини издең барып калса, издең барган киши-си жумуш иштеп жаткан болсо, издең келген киши:

– Сизге келген элем, жумушунузга малал болбойбу, – деген кеп бар.

## «Кыргыз тилинин сөздүгүндөгү» сүзүшкөн сөздөр

Окурмандар сөз дагы сүзүшмөк беле деп таң калар. Сөздөр сүзүшпөйт, бирок сөздүктүү түзгөн 21-кылымдын «чыгаан окумуштуулар» сөздөрдү сүзүштүрүп, өздөрүнүн тапкырлыгын көрсөтүптур. Ал түгүл сүзөнөөк сөздүктүү ар бир жазуучу, мугалим, студент, койчу ж.б. кесип ээлеринин бет мандайында турушун эскертиптири. Капырай, анда бизди жыргаткан экен. Анда эмесе кайсы сөз менен кайсы сөз сүзүшүп калгандыгын айтайын.

147-бет. Аят (дин). Курандын бир куплет ыры, сүрөөсү, курандын бир главасы деп берилген. Мен ушул бетти ачып, төрт куплет ыр дегенди таба албадым. Кайра-кайра карап, сүрөө дегенди таптым. Көрсө, чын эле «Билерман окумуштуулар» айткандай Аят курандын бир куплети ыры, сүрөөсү, курандын бир главасы эмес, тескерисинче, Аят сүрөөнүн ичиндеги бир же бир нече сүйлөмдөн турган кудайдын сөзү экен.

Дагы бир баракты ача калсам (1114-бет) сүрөө экен.

Сүрөө курандын бөлүмдөрүнүн ар биригин атальышы.

Аят болсо курандын бир куплет ыры, сүрөөсү, бир главасы деп жазылып турбайбы. «Мыкты окумуштуулар уятка калбасын» деген ой менен шашылып куран каримди дароо алып карай баштадым. Көрсө, Аят менен Сүрөөнү сүзүштүргөн «мыкты» окумуштуулар бар тура.

Дагы: Ыйык Куран маанилеринин кыргызча кормосу менен.

602-бет. 2006-жыл. Биринчи бөлүм, 2-сүрөө «Бакара» Мадинада түшүрүлгөн. Эки жуз сексен алты аяттан турат. Бул сүрөөдө үч бөлүм бар.

Кавсар сүрөөсү. Меккеде түшүрүлгөн. Үч аяттан турат. Көпчүлүк эл биле турган ихлас сүрөөсү Меккеде түшүрүлгөн.

Төрт аяттан турат.

Мээримдүү, Ырайымдуу Аллахтын аты менен

1. Айткын (2) «Сактанам тандын эгеси менен;
  2. Ал жараткан нерселердин жамандыгынан;
  3. Караптагылык каптагандагы анын жамандыгынан;
  4. Түйүндөргө сыйкырлоочулардын жамандыгынан;
  5. Көрө албастардын кызгангандагы жамандыгынан» (3)
- (2) Эй, Мухаммед!

(3) Айша (р. а) «Пайгамбар (а. с) ар түнү уктаардын алдында эки колунун бармактарын тийиштирип, анан «Кул хууаллаху ахад...», «Кул айузу бирраби-л-фалак...», «Кул айзуу бирабби-нааси...» сүрөөлөрүн окуп, аларга дем салып, анан башынан баштап колу жеткен жеринин баарын сылап ётөөр эле жана муун үч ирет кайталачу», – деген.

Демек, чон сүрөөлөрдүн ичинде бир канча Аят жана бөлүмдөр болот.

908-бет. II Тиктөө, көз айыrbай кароо, мадала тиктөө.

Качыруучу жолборстой,

Марап турган сен кимсиң?

«Манас»)

Мара эмес, мароо. «Мара» деген өзүң көрүнбөй карап тургун дегенди билдирет. Мара тиктөө, көз айыrbай кароо, мадала тиктөө эмес, тескерисинче, жашыруун туруп кароо.

Күндөр айга, айлар жылга жанашып,

Айлуу күндөр жетип келди марашып. («Шинжаң қыргыз адабияты», №99 1990-жыл, 19-бет). Бул ырдан мадала тиктешпей эле, көрүнбөстөн келгендиgi байкалат. Ага бир мисал: Сак бол, Айтакундун ити байкаттай марап тиштейт, – деп турбайбы.

908-бет. Мапы – эки дөңгөлөктуү араба.

Энeme кошуп өзүмдүү,

Мапсына салыптыр. (Эл ырлары)

958-бет. Наапа – эки дөңгөлөктуү, чүмкөмөсү бар араба делет да, эч кандай мисал келтирилбеген. Бул экөөнүн кайсынысы туура экендиgi да айтылбаган.

Наапа жаңылыш, туурасы: мапы. Далил:

Ошол күнү күүгүм түшөрү менен ак качыр кошуп чегилген кооз Бейжин мапсы келип, Норуз дамоллонын дарбазасынын алдында токтоду. Мапикеч бир бүкүр кемпирди мапидан жөлөп түшүрдү. («Из» романы, Абдурахим Өткүр, «Шинжан» эл басмасы, 1984-жыл).

Күндө барып айылына,

Сагалаймын ой тобоо-ай.

Турдугунан шыкаалап,

Маралаймын ой тообо-ай.

(Шинжаң қыргыз адабияты, №6, 37-бет).

Мына ушул мисалдан тиктешпей эле өзү жашырынып, көрүнбөй карап турандыгы билинет.

Дагы айта кете турган нерсе, бардык элге түшүнүктүү болгон, күнүмдүк турмушта колдонуп жүргөн нерсеге мисал келтириштин кереги да жок болчу. Миса-



лы: балды кимдер гана билбейт, бал жөнүндө канча жерге жана эмне деп жазгандыгына өзүнүздөр күбө болунуздар. Мисалы:

Асел, бал  
Тамагынды жибитет,  
Асел кошкон майы бар.  
122-бет.

Асал,асел менен бирдей  
«Ачпас айры» кесенден,  
Чайга салган аседди.

(Эл адабияты)

Бал 1. Ширелүү, гүлдүү өсүмдүктөрдүн аарылар аркылуу иштелип чыгарылган саргыч түстүү, коюу, таттуу зат. Чээнде жаткан аары чыгып гүл соруп, чөлкүлдеген чөлек-чөлек балды (балдары (Калык). Бал кошкон май, курут менен эт берип, кубанталы окуудагы баланы. (Осмонов) Ширелүү таттуу, даамдуу. Жайлоодогу биз ичкен кымызы (Осмонов). Калтабайдын кымызы, кымызы эмес, тим эле бал. (А.Токомбаев)

2. Өт. Уккулуктуу, жагымдуу, сүйкүмдүү, чулдурап, жөмөө сүйлөп бирдемелеп, ичимди элжиреткен тилиң бир бал (Мидин).

Бал тилимди салайын,  
Баарынарды урдурбай,  
Аман алыш калайын.

(«Эр Табылды»)

Демек, алар бал уйкунун кучагында (Ш.Бейшеналиев)

Менимче бал деген сөздү мынчалык чубалтпай, ток этер жерин айттуу керек болчу. Мисалы: Бал – асал, асель деп да айтылат. Бирок үчөөнүн төн мааниси бир. Бал үчүн көлтирилген мисалдар эмес, бал жөнүндө болуп жатат. Эгер ошончолук түшүндүргүсү келсе, бал кантип келет, анын жолдору кандай, касиети эмне ушул жөнүндө түшүнүк берүү керек болчу. Мисалы, айрым жаштар бал жөнүндө анчалык деле түшүнө бербейт. Айрым өспүрүмдүр балды заводдон чыгат деп ойлошот. Ошондуктан, бал аарысын атаяи багышат. Бал кармаган кишини балчы дейт. Аарылардын ташып келген балын төкчү идишти бал чөлөөлөт. Жалпы жонунан бал аарысы турган жерди оморто дейт, Кыргызстандын балы дүйнө боюнча алдыңкы орунда турат. Айрыкча, Токтогулун балы дарылык жагынан өзгөчөлөнөт. Эл май айынын балын жогору баалайт. Тактап айтканда, балдын дарылык касиети өтө жогору деп. Анда так мисалдарды далил көлтирейин:

*Бал, балды таануу.*

Бул аарылардын оозунан кускан суюктук. Ал эки түрдүү болот. 1 – ак, 2 – сары. Сарысынын даамы жакшы, коюу, жыты да жагымдуу, агы нават (набат) түспөлдөш, дарылык үчүн көбүнчө сарысы, жегенге агы колдонулат.

Касиети: тоскоолдуктарды ачуу, кан тамырынын суюктугун тартуу, мээдеги өлдүктү тартуу, тарамышты, мээ, өпкө, бөйрөк, боор, ашказан, ичегилерди күчтөндүрүү касиети бар.

Дагы бир мисал: К у я ш – күндүн чыккан тарабы. (891-бет)

Көлтирилген мисалы: «Ал, Ысык-Көлдүн куяш тарабын мекендейт». Мунун мааниси ал, Ысык-Көлдүн күн чыгыш тарабын мекендейт деген сөз. Ал эми «Укмуштуунун төөсү жорго» дегендей биздин академиянын «мыкты» окумуштуулары кыргыз тилине жаңы термин киргизип, «Куяш күндүн чыккан тара-

бы» дегенге жол болсун. Куюш өзү күн. Түркій әлдеринин бир тобу күндү куюш деп аташат. Мисалы:

*С. Кайсы убакыттарда намаз окууга болбойт?*

Ж. Куюш чыгып турғанда, куюш чак түштө төбөгө келгенде, куюш батып бара жатканда намаз окуу туура эмес.

(«Ислам ибадаттары», татар тилинде. 1905-жыл, Казан басмасы, 63-бет.)

«Нолинакха додгур!» ошол замат куюш нурлары көрүнбөс колдордо тити-реп турган винанын алтын кылдарына окшоп, комуланын көз алдында кулпуна түштү.

(«Кыйроо» роман. Рабиндират Тагор. Котормо. 1984-жыл, «Шинжан» эл басмасы.)

«Сен да күбө бол, куюш!»

Бул: сен да күбө бол, күн! – деген сөз. («Из» тарыхый роман, Абдирахим Өткүр. 81-бет.) Эгер буга ынанбасаңыздар «Уйгурча-орусча логатка» кайрылыныздар. Анда бакытта куюш – солнце деп жазылуу турат.

А р б а п сөзү:

1. Башчы, башкаруучу, кожоюн. «Орто Азиядагы дин арбаптары».

2. Мансаптуу:

Агам арбап үй экен,

Үйдө болсо үндөсүн. («Эл адабияты»)

Капырай, келтирилген мисалынан арбап, башчы, башкаруучу эмей эле үй деген түшүнүктү берип жатпайбы? Мындан арсар түшүнүксүз мисалдар бир топ эле бар. Арбаптын так мааниси орусча «деятель» деген сөз. Кыргызча ишмер, ишкер. Мисалы: мамлекеттик ишмер, маданият ишмери, коомдук ишмер жана башкалар. (111-бет)

Дагы «Байгамбар жашында» (156-бет) деген сөз улгайып, токтолуп калган, кадыр-баркка ээ болгон, жашап калган учур деген мааниде. Байгамбар жашына келген киши. «Байгамбар жашында ушинтип калжандап жүрөсүн, – деп кемирип, жемелей баштады». («Ала-Тоо»)

Кадыр-баркка ээ болгон, жашап калган учур дейт да, кайрадан мисалга: Байгамбар жашында ушинтип калжандап жүрөсүн дегени кызык. Байгамбар жашында кадыр-барк жөнүндө эмес, жаш жөнүндө сөз болот. Мейли ал молдо болсун, мейли аракеч болсун жаш жөнүндө айтылат. Анда эмсесе пайгамбар жашы деген эмне, эмне учүн байгамбар жашы дейт? Анын себеби бар.

Пайгамбарыбыз Мухаммед (А.С) 63 жаш курагында дүйнөдөн кеткен. Ошол себептүү 58 менен 60тын аралыгын Пайгамбар жашына жакындалп калдың дейт. Ал эми 60тан 63кө дейре пайгамбар жашындастың дейт. Ал эми 63төн өткөн соң пайгамбар жашынан өтүп калдың дейт. Пайгамбар жашы дегендин негизи жашка карата айтылган сөз.

Н а м а к ы р а м. 1. Жакын эмес, жат, бөлөк, башка. (Шарыят жобосунда башка эркекти, же эркек башка аялды кароого тыюу салынган.) Келтирилген мисал туура. А бирок намакырам дегени ката. Туурасы: Намахрам – бөтөн, жат деген мааниде. (Фарсы-араб)

Д ө р ө ө. 1. Уруп жазалоо учүн ылайыкталган камчы. (361-бет)

Бул түшүнүксүз болуп калган. Ким кимди урат, кайсы жерде, кимдерге колдонулат. Аскерлерби же түрмөдө отургандарды ура турган камчыбы? Дөрөө эмес туурасы: Дарре (фарсы). Бул диндик жазалоодо колдоно турган палак.



Анын жасалышы: үч эли кендиңкетеги эки кайышты беттеп тигип, анын ичине күм толтуруп, тигип таштайт, ары жалпак болот. Казынын буйругу менен күнөөлүү адамдарга жүз же элүү дарре урууга буйрук берет. Аナン күнөөлүү адамды көмкөрөсүнөн жаткырып май куйрукка сабайт. Мына ошону «Дарре палак» деп атайды. Ал эми сабак билбеген же күнөө кылган балдарды ичке чыбык менен урат. Ошондуктан:

Бейиштен чыккан көк таяк,

Чуркатат жылаң аяк, –

деген кеп бар. Бул дарре Орто Азия жана Казакстанда 20-кылымдын орто ченине дейре колдонулуп келген. Азыр жок.

(1290-бет)

Хадис – (адаб) ислам динине байланыштуу Мухаммед пайгамбар туура-луу оозеки жана жазма түрүндөгү уламыштар, пайгамбардын кийинкилерге осуяты.

Хадис. Курандан кийин экинчи орунда турат. Мухаммед пайгамбардын жасаган иштери, сүйлөгөн сөздөрү, айткан ақыл-насааттары хадис деп аталац. Мухаммед пайгамбар эч качан оюна келгенди сүйлөгөн эмес. Ар бир сөздү, ар бир ишти Аллахтын буйругу менен жасаган. Ошондой эле Мухаммед (А.С) дин сахабалары угуп, алар кийинкилерге айтып, ооздон-оозго айтылып келген сөздөр да хадис эсептелет.

Кээ бир хадистерде пайгамбардын минтип айтканын өзүм уккан элем десе, кээ бир хадистерде түкүнчө уккан экен, андан мен уктум деп айтылат. Айрым хадистерде, мен соң атамдан уктум, ал да өзүнүн соң атасынан уккан экен деп айтылат. Кийинки кылымдарда айрым хадистерге айрым адамдар өздөрүнүн сөздөрүн кошуп, айтып жүргөндүгү жөнүндө да сөз бар. Ошондуктан, хадистерди өтө этияттык менен окуу туура. Хадистердин ичинен эң ишенимдүүсү Сахихулбухари жана башка хадистер болуп эсептелет.

Асмай – насыбай менен бирдей (123-бет).

«Төрдө бир жан аякка асмай ийлеп отурган» («Жаш ленинчи»). Келтирилген мисалында бир жан аякка асмай ийлеп отурганын билдирет. Асмай ийлеген идишти аяк эмес, жанаяк деп атайды.

Насыбай – туурасы насыбай (963-бет).

Насыбай чекенденин, арчанын ж.б. күлүү, аkitash кошуп ийлеп, эринге салып атуучу тамекинин түрү. «Дыйкан мүйүз чакчасын чыгарып шылдырт-шылдырт эттирип алаканына насыбай экчеп алды да, эрдине салды». («Ала-Тоо») «Каныбек, жүгүрүп барып насыбай алып кел». Урматтуу сөздүктүн түзүүчүсү, насыбай жөнүндө үч жерге жазып, толук, ток этер жооп бербегениниң кандаиды.

Мисалы, казанга эт салып, ага туз салбай бышырсаныз кантит жейсиз? Ошонун сыңарындай өзүнүз айткан жан аякка жасаган, чекенденин күлүнө аkitash кошуп ийлеген насыбайды тамеки кошпой кантит ийледициз, ийлеген күндө да түзсүз бышкан эттей кантит атмаксыз?!

Кыскасы, бу салмагы менен саны бар «Кыргыз тилинин сөздүгүнүн» сапаты кандаиды, аны ар бир окурмандын өзү берер. Мактоосу аз болору турулуу иш.



## Эскефүү



Чалагыз  
ИМАНКУЛОВ  
(1889–1980)



## МҮНҮШКӨРЧҮЛҮГҮМ

Атам Иманкулдун жаш кезинен берки кесиби күш салуу жана мергенчилик болгон. Анын узун шыйрактуу мылтыгы керегенин башында асылып, томоголуу бүркүт, ителгилери туурда олтурап эле. Күн сайын бүркүт салып, түлкү, жайрен алдырып көлгенин далай жолу көрдүм. Бириң өзү, экинчи бүркүтүн Шоңко аттуу инисинин колуна кондуруп аттанып кетишип, кеч убакта түлкүнүн күйруктарын чубалжытып канжыгаларына байланып келишет дагы, керегелердин баштарына кыпкызыл кылышып кыстарып коюшат. Мына ошентип бүркүт жайылбаган күндөрү аз болот.

Тогуз жашымда атам мени мектепке берди. Окууга көнүлүмдү жакшы кооп окуп жүрөм. 5 жыл окуп сабатсыздыкты жойдум.

Окуп жүргөн кезим. Жайдын толук убагы, мени менен бирге окуп жүрүшкөн Дүйшөн, Өкөбай, Абдыра төртөөбүз, дагы башка балдар болуп күйкөнүн балапанын альшка карагайга бардык. Карагайдын этегиндеги көк аянтта бүлдүркөн менен кожогаттар тизген шурудай мөлтүрөп бышып турган убагы экен. Жазғы көккө жабылган койдой терип жатбыз. Бир аз убакыт өткөндө жогору жагыбыздагы сейрек карагайдан чырылдаган күйкөнүн үнү угулду. Карасак узун карагайдын баш жагынан бир күйкө учуп чыкты. Изdegенибиз ошол болгондон кийин бат эле

---

**ИМАНКУЛОВ Чалагыз** – белгилүү акын, чебер комузчы, мүнүшкөр 1889-жылы Йысык-Көлдүн Темировка айылында туулган. Алгачкы ырлар жыйынагы 1954-жылы жасарык көргөн. Анын ырлары, дастандары, жомоктору болуп, ондон ашиуун китептери чыккан. Ал комуз чапкан чебер уста жсана мыкты комузчу болгон. Кыргыз радиосунун алтын фондусунда озунун аткаруусунда элүүдөн ашык күүлөрү жасылган. 1950-жылы СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынган. Акындын «Мүнүшкөрчүлүгүм» аттуу эскерүүсү «Буудан» аттуу китебинен алынды.



жетип барып, карагайдын баш жагындағы уяны көрдүк. Карап турбай бутактан бутакка маймылча жармашып уяга да жеттик. Уяда беш бала-пан көздөрүн бажырайтып бизден сүрдөнгөнсүп, боортоктоп бир-бирине сүйөншүп жатып кальшты. Балапандар карала болуп кальшкан. Карап турмак белек, үчөөбүз үчөөнү кармадык. Балапандар чырылдашып колдорубузду тырмалап чокуп жатышат. Анысына биз кайыл болуп, бала-пандарды калпактарыбызга салып, калпактын кайруусун кабатынан тиштеп алып карагайдан түшүп, айылды көздөй жөнөдүк. Кудундаган бой-дон бөрү желишти салып, айылга бат эле жетип келдик.

Мурдумду дердеңдетип үйгө кирип келсем, атам бир топ карыялар ме-нен тогуз кумалак ойноп жатыптыр. Салам айттым эле, баары мени карай кальшты. Атамдын жаңына жакын барып мактантансып күйкөмдү калпа-гымдан алып, шырдактын үстүнө коё койсом чычып жиберди. Аны көрүп:

– «Итти сыйласа килемге чычат» деген ырас эмеспи, – деп энекем аны тазалай кетти.

– Күштүн bogу жийиркенич эмес, шырдагың андан бузулуп калбайт, – деп атам энeme нааразы боло түштү.

– Ойноп айтам, – деп күлүмсүрөп, энем эшикке чыгып кеткендей бол-ду. Ошол кумалак ойноп олтурғандардын ичинде Нарбото аттуу бүр-күтчү:

– Чалагызды карагылачы, аман жүрсө Иманкул акемдин өзүндөй мүнүшкөр болот, «Ата көргөн ок жонот, эне көргөн тон бычат» деген ушул, – деди.

Атам керегенин түбүнө уя жасап берди. Күн сайын чымчыктын бала-панынан кармап келип, эки маал жем берем, он чакты күндүн ичинде ак күбүн таза түшүрүп, далбыгандан далбып, канатын күүлөп, уясына ток-тобой жүктүн үстүнө барып коно калып, андан учуп чыгданга барып жармашып, күндөн күнгө күйкөмдүн тентектиги күчөй берди. Тентектиги күч алыш баратканда атам күйкөнүн бутуна боо тагып койду. Ошо-ну менен күйкөмдү колума кондуруп үндөп жем берип, туурга кондуруп коём да, айылдагы өзүм тендүү балдарды чогултуп алыш, чымчыктын балапандарын тириүү кармап алыш келем. Күн батарга жакындал барат-канда күйкөнү колума алам, анда атам чымчыктын балапанын канаты-нын учунан бир аз ушалап, көкөлөтө ыргытып коё берет. Ошондо күйкөнү коё берсем, балапанды жерге түшүрбөй илип алат. Бүркүткө калтар, шумкарга тоодак, каз тептиргендөн мага күйкөмдүн чымчык алганы алда канча кызық көрүнөт. Күн сайын күйкөнү тириге машык-тырып алыш, колумдан түшүргүм келбейт.

Эл чогулган жерге күйкөнү дайым кондуруп барып калам. Мени көргөн аксакалдар: «Мына, атасын тартат деген ушул эмеспи» – дешип, мени кубандырышат. Күн сайын бир маал учуруп коё берем, ары-бери учуп жүрүп, өзүбүздүн үйдүн чамгарагына келип конуп олтурат.

Үйдүн ичинен туруп үндөп жемге тойгузам. Ошентип, эл жакага түшкөн кезде чилге салам го деп жүргөн кезим.

Күндөрдүн биринде күн бүркөлүп, жөө туман капитап, жердин бети көрүнбөй, анан төрт күнгө чейин жамғыр жаап, кечкурун жаан басылып, күн ачылды. Күйкөм ачка болуп, мени көргөндө энесин көргөн баладай чырылдап үнү басылбайт.

Бир күнү уйкуман ойгонуп көзүмдү ачсам, түндүктөн тийген күндүн жарыгы керегенин түбүнө түшүп калыптыр. Тура калсам, күйкөм канатын жайып жерди тиктегенсип башын ылдый салып турат. Өлгөнү калган го деп чочуп тура калсам, күйкөм туурунан жерге секирип түшүп, бир немени чокулап жаткансыйт. Карасам чон кара конузду буту менен басып алышып бырчылдатып жеп жатат. Чил алдырам го деп жүргөн күйкөмдүн ал кылышын көргөндө арданып кетип керегенин башындағы атамдын күш мээлейин ала кооп таамайлап туруп башка тартып ийдим эле, күйкөм көзүн чакырандатып, канатын жайып боортоктоп жатып калды.

– Ээ, кокуй, балам, ал эмнең? – деп атам мени карады. Мен күйкөнүн конуз жеп жатканын айтып, ызаланып ыйлап жибердим.

– Балам, мындан бир күнү көөнүң калат, убара болосун дебедим беле, чоноё түшкөнүндө кыргый таап берем, – деп атам мени сооротту. Ошону менен күйкөмдү айылдаш бир балага кармата бердим.

Качан болсо атам күш салганда кошо барчудай, бүгүнкүдөн эртеңкиси кызык көрүнүп, кыргыйды өзүм таптап, чил, бөдөнө алдырып кызыктын кызыгына жалгыз өзүм баткансып жүргөн кезим. Ал убакта биздин айылда бүркүтчүлөр жана күш, ителги салуучулар көп боло турган. Айрыкча, ошол күшпөз адамдар бекерчилик жайкы күндөрдө биздин үйгө дайым келишчү, анткендиги, майда иштерге атамдын колу өтө чебер эле. Алар күш, бүркүттөргө мээлей, томого жасатышып жана мылтыкка ок куюучу калып ойдурушчу. Алардын ичинен бүркүт салгандары карышкыр, түлкү, элик, жайрен; күш салгандары кыргоол, коён, чил, кекилик, өрдөк алдыргандарын, шумкар салгандар каз, тоодак, каркыра, куу, көк кытан, өрдөк, коён тептиришкендерин жана тайган жүгүрткөндөрү аркар, кулжа, элик, жайрен, карышкыр, түлкү тиштеткендерин, капкан салчулары капканына карышкыр, түлкү, суусар, сүлөөсүн, илбирс жана башка кармагандарын айтышчу. Мергендери ағыны катуу суулардан кечип, аскасы бийик дабандан өтүп аюу, илбирс, бугу, марал дагы башка тоо кийиктеринен аткандарын жана өздөрүнөн мурунку убактагы мергендердин жез түмшук, мите, жалгыз аяк, дагы башка укмуштуу андардан аткандарын биринен сала бири сөз салышканда, биринен экинчисиники укмуш, улам эле кийинкиси кызык угулуп, алардын жанынан кетким келбей, ар кимисинин оозун карап олтурганым олтурган.



Мен бала кезимден эле мергенчиликten, күш, бүркүт салыштын баарысынан шумкар салыш кызык турбайбы деп ойлор элем. Күш, ителги, бүркүт салыштын табына абдан жетип, кызыкка батып жүргөнүмдө алардын кыраандарынын сындарын, алтырылыгын жана белгилерин атам мындайча ажыратар эле.

– Күштүн эң тазасы **түйгүн**. Анын жүнү аппак, көзү да ак болот. Андан кийинкисин **тунжур** дешет. Тунжурдун жүндөрүнүн учтары бозомук келип, кереге чалғындын үстүндөгү жүндөрү тор көзөнөк ак болот. Эки кашка күйруктүн ортолук муундарынын бир муунагы аппак келет. Канаттын мұрұ жүндөрү менен моюн жүндөрү дагы акчыл. Андан кийинкисин **үч ала** деп коюшат. Анын жүндөрү акчыл сарала келип, боор жүндөрүнүн учтары тизген берметтей мөлтүрөп турат. Ал эми күштүн эң балбаны да, кырааны да **тынар** деп айттылат. Тынардын сырткы жүндөрү түлөк күштардын жүнү сыйктуу кара көк, боор жүнү аппак жана кашы да аппак, буту ителгинин буту сыйктуу көгүш келет. Түмшугунун үстүнкү сарысынын сыртында сия менен тарткандай капкара тагы даана көрүнүп турат. Тынардын мурту түмшуктүн үстүнөн кайчы өтүшүп, көнөөнүн дем алуучу тешигин көрсөтпөй жаап турат. Көзү сүттөй аппак. Түйгүндүн, тунжурдун, үч аланын, **күлдүү бадамдын**, тынардын боо тагар шыйрактары жумуру, кыска келет. Ал эми жөнөкөй күштардын шыйрактары тартагай узун, жалпак болот, көздөрү сары келет. Тынар балбан күш. Ал көнди киптал жагынан серпе турган болсо, анын шыйрактарынын бири сынбай калбайт. Ошону менен бирге күш, чүйлү бир уядан учат, **жапа күш** – чоң, **чүйлү** кичине келет. Күш ургаачысы, чүйлү эркеги. Уя салган учурларда күшту чүйлү кубалап жүргөнү илгертеден бери эле белгилүү.

Күш, чүйлү кыргыйлардын урук-туугандары сыйктастып, өндөрү түспөлдөш, көздөрү чекир **аксары**, **байкөбөк**, **бөктөрго**, **кулаалы** деген дагы башка жамандары бар. Алардын ичинде кулаалы жайбаракат делбектеп учуп жүрүп, ыгы келе калганда кекилик, чил, чымчыктарды ала көёт. Андан башкалары чыккан, бака, кескелдирик, майда-чүйдө жандыктарды алып жешет.

Кулаалы, аксары, байкөбөк, бөктөргөлөрдүн тукуму өтө көп болот. Ал эми түйгүн, тунжур, тынар күш, чүйлүлөр сейрек кездешет.

Атам Иманкулдин айтусу боюнча, ителгиден шумкар чыгат. Шумкар үч түрлүү: **ак шумкар**, **кара шумкар**, **күйкө шумкар** деп аталаат. Актан чыккан шумкардын бир түлөгөндөн кийин боору мончоктой ак чаар, сырткы жүндөрү көгүш мончоктой чаар келет. Күйруктүн астындағы узун жүндөрүн саңоор дешет. Ошол саңоор жүнү кебездей аппак. Ал эми карадан чыккан шумкарлардын сырткы жүндөрү, күйругу кундуздай капкара, тәш жүндөрү кекиликтин тәш жүнүндөй кооз кара чаар, аナン күйруктүн астындағы аппак саңоор жүндөрүндө сайманын түрлөрүндөй мұунак-муунак карасы бар. Аны туура балдак каса шумкар деп айтышат.

Андан кийинкиси – күйкө шумкар. Анын боор менен сырткы жұндөрү күйкөнүкү сыйктуу кызыл чаар келет. Саноор жұндөрү эч бир бедерсиз бозомук ак. Балапан кезинде ителгинин буттары көпкөк болуп, улам түлөктөн түлөккө өткөндө саргарып кетет. Ал эми күйкө шумкардын буту жумуртқадан чыкканда эле сапсары болот. Ошол үчүн ал күйкө шумкар деп аталаат.

Шумкар дегенибиз, бул – ителгилерден чыккан алгыр баатырлары. Алардын чын шумкарлык белгиси, сылаган сайын жұнұнө чаң жугуп калғансып силкинмейинче койбойт, жұнұ шуудурап таза. Өзү кичинекей өндөнгөн менен колго кондурганда салмагы оор болот. Канат, куйруктары камыш сыйктуу катуу келип, туурда жай олтуруп тараңып-силкинсе калдырттаган катуу добуш чыгат. Ошондой учурда уйкудагы адам да ойгонуп кетиши мүмкүн. Жөнөкөй ителгилерге караганда, шумкардын түмшугу учу түбү бирдей жоон келип, терен қабактуу көздөрү бажырай-ып чоң болот. Канатын өөдөтөдөн кайчы чалып кондурганда, колго типтик олтурат.

Шумкарлардын баары эле қыраан боло бербейт. Жамандары да чыгат. Андайлардын жұн белгилери кадимки шумкардын так өзүндөй болғон менен төштөрү кулаалынын төшүндөй кууш, жұндөрү жумшак, силкингендери бош, түмшуктары ичке, быйпык келет. Андайлардын аты эле шумкар болбосо, қыраандыктары жокко эс болот. Ал эми кәэ бир ителгилердин бала кезинде жұндөрүндө шумкарлык белгилери болбосо да, баш аяғы, бой денеси келишимдүү келип, бир түлөгөндөн кийин эле жұндөрүнө шумкарлык белгилери кадимкідей байкала баштайт. Аны сөөк шумкар дешет. Бүркүт, күш, ителги, ылаачындардын кайсынысы болбосун, буттары келишимдүү болмоюнча анық қыраан боло бербейт. Кечке салса чарчабайт, кечинде алгырлығы күчөйт деп ошол сөөк шумкарды айтат.

Ушул күнгө чейин мен шумкар салууну адат қылып келе жатам. Шумкар коёнду таамайлап башка тепкенде, коёндун эки көзү тостоюп, башы ташка жанчандай болуп талкаланып калғанын өз көзүм менен көргөмүн. Шумкардын бутундагы балбандык мына ушундан эле байкалат. Ал эмес кәэ бир учурда шумкар бүркүттү да тәэп өлтүрө алат. Шумкар уя салып жумурткалас, балапанын чыгарган убактарда кокусунан бүркүт шумкардын уясынын тегерегине жакын келип калса, анын ажалынын жеткени.

Бүркүт менен ителги бири-бирине өч болот. Ителги балапандарына жем издеп, чабыттап кетсе, бүркүт кокустан ителгинин уясына жолугуп калат да, балапандарын жеп коюп, чоң тоюп, ташка конуп эс алып көңүлү жай олтурат. Ошол кезде ителгилер келип, уяда балапандарынын жок экенин көрүп, жан-алы калбай карк-карк этип, уясынын үстүндө ары-бери учуп жүрүшүп, бүркүттү көрөрү менен каркылдаган катуу үндөрүн чыгарып, качырып сала беришет. Ошондо ителгилердин айбатына чыдай ал-



баган бүркүт кылчактап учуп, качып жөнөйт. Ителгинин бири мурда жетип теберинде бүркүт айбат кылып чалкасынан түшүп бутун тосо берет да, кайта көмкөрөсүнөн түшөт. Дал ошол кезде арткы ителги жетип далы ортого тээп өткөндө, бүркүт аласалып аңтарылып барып, жерге кулап түшүп, оозунан кан келип өлүп жатканын көргөн адамдар бар.

Ителгинин баатыры **куу кумпай**. Ал күйкөдөн саал чонураак келет. Кумпай ашуу белдерде, аскалуу төрлөрдө уялап, төлдөйт. Алар улар менен суурду тээп өлтүрүп тамактанат. Кумпайды көргөн адамдар болгону менен ал адамдын колуна эч качан түшпегөн. Ал эми жөнөкөй ителгилердин балапандарын бүркүт уясынан жеп койгон учурда, бүркүттү тебүүгө даай албай, ителгилер каркылдашкан үндөрүн катуу чыгарышып, тегеренип асманга көтөрүлүштөт. Анан ашуудагы кумпайга жетип кабар кылып кайра тартышат. Ителгилердин артынан кумпай ээрчиp учуп жөнөйт. Ителгилер зыпылдалп учуп, бүркүткө тездик менен жетет да, каркылдалп келип бүркүттү жазгап тийип өткөндө, бүркүт уча баштайт. Ошондо кумпайдын канатынан зуулдаган үн чыгып, асмандан жылдыз учкан сымал, көз ирмегенче тике сайылып келип бүркүттү тээп өтүп, кайра атылып чыгат. Кумпайдын болот текөөрү тийген бүркүттүн жаны чыгып, далдайып барып жерге кулап түшөт.

Ал эми **турумтай** болсо **күйкө, ителгилердин** урук-журук, туушкандары болуп саналат. Турумтай кекилик, чил, таан, сагызгандарды ала берет. Турумтай ителги сыйктуу, эмнеге жолукса ошону алат жана керели-кечке сала берсе талбаган, тап тилемеген кыраандардын бири. Күйкөнүн арасынан да мининен бири, чанда-чанда шумкар чыгат. Ал күйкөнүн шумкарды деп аталат. Күйкөнүн шумкарды көлөмү күйкөдөн чоң келип, күйкөлөрдөй кызыл эмес, күт кучкар болот. Кекилик, чил, көгүчкөндөрдү ала берет.

Сасык үпүптүн жайбаракат гана учуп жүргөнүн көрөсүн. Анткен менен эгер сасык үпүпкө кыргый, турумтайды сала турган болсоң эч качан алдырбайт жана анын кандай жазгырып кеткенине акылың жетпей калат.

Кургак чөлдүү жерлерде **эрсыңар** аттуу бозомук чымчык жашайт. Аны кыргый, же турумтай, мейли жагалмай болсун эч качан ала албайт. Анткени эрсыңар жазгырганга да маш, кубаласа да жеткирбей кете берет.

Мына ушул эрсыңар менен сасык үпүптү жалгыз гана күйкөнүн шумкарды ала алат. Ошентип, шумкар кыраандын кырааны. Ал эми **ылаачындарды** ала турган болсок, өзү ителгиден кичинекей болгону менен буттары кууш, ителгилерден алда канча арыштуу келет. Жүндөрү түлөк шумкарлардын жүнүндөй етө кооз жана курч темир сыйктуу катуу келет. Ылаачындын чоң орточо ителгиге жакын болот. Көп түлөгөн **ылаачындын** жүндөрү таш түлөк күштүн жүндөрү сыйктуу эн бир кооз, майда чаар. Ылаачындын бул түрү **баарың** деп аталат. Булар күш ителгилерден катуу, узакка тапталат жана ылаачындын абдан табына келтирип салбаса, алганда айнып кетет.

Эгерде ал торго кармалган болсо, бир күндө бир гана салып алган аңынын этине тойгузуп, байлан коюш керек. Эгер кан чокутуп туруп, кайра экинчи сала турган болсо, анан аңды ала албай калса, өзүнүн учкулдугуна ишенип алда кайдан көрүнгөн карга, таандарга тез эле жетип, биреөнү тээп түшүрүп, чаап учуп кете берет. Ошондо адашып таба албай калууга да мүмкүн, ал жем жеп талаага түнөп калса, ителги сыйктуу экинчи колго оңой менен түшпөйт.

Ылаачындын арасынан каркыра, каз, тоодак, куу сыйктуу чоң канаттууларды алчулары да болот. Куу кумпайдан башка канаттуулардан ылаачындын учкулдук өзгөчөлүгү бар. Ылаачындын канатынын күүсү угулган учурларда карга, таандар аргасыз мини бир түп бадалга корголойт. Эгер учуп жүргөндөрү болсо, канча болсо ошончосун бирден тээп түшүрүп кете берет. Ал карышкыр сыйктуу, жегенине кубанбайт, тепкенинне гана кубанат.

Ал эми **жагалмай** болсо, учкулдугу жана тапка кириши жагынан ылаачынга окшош. Эгер жагалмайды таптап салса, ал качырганда чымчыктар дыркырап учуп, чөп же куурайга түшө качышат. Ошондой учурда, ал кыргый, туруттай сыйктуу чымчык менен кошо түшпөстөн, кайып чыгат дагы башка жактан көрүнгөн чымчыктарды алыс-жакынына караастан кууп кете берет. Андыктан жагалмайды салууга болбойт. Ал эми чымчыктардын арасынан да чымчык алыш жечүлөрү болот. Алар эки түрлүү **борбаш** аттуу чымчыктар: бири кызғылтым, бири кара ала. Башка чымчыктарга караганда булардын тумшуктары борбоюп жоон келет. Ошол учун борбаш деп аталат. Алар адамдын колун да кансыратча чокушат. Чымчыкты буту менен сермеп албастан тумшугу менен мойнун сындыра чокуп өлтүрүп, анан эки ача бадалдарга кептеп, кыстарып туруп жей берет. Ылаачындар учкул, алгыр жана өзү кичинекей болсо да, күш, ителгилерден буттары арыштуу келет.

Мына ушунтип, туруттай, кыргый, жагалмай, күш, ителги, ылаачын, күйкө, борбашка чейин айтып өттүк, эмки сөз **бүркүттөр** жөнүндө болмокчу.

Ак карлардын этегинде муздак төрлөрдү жердеп кийик алыш жей турган бүркүттөрдүн эң кыраандары – **төөкомдот муз мурут, ак ыйык байчегир, кара көмөкөй карачык**. Муз муруттун тумшугунун түбүндөгү дем алчу тешигин көңө дейт жана ошол көңөсүндө эки же үч тал кыл болот. Башка бүркүттөрдө андай кыл болбойт. Төөкомдот муз муруттун кыраандыгы адам таң каларлык. Муз муруттуу салганда жалаң эле кийик алдырып, эт жүктөп келүү үчүн бир топ адамдар төөнү комдоп жетелеп альшар эле. Ошол үчүн төөкомдот дейбиз. Муз муруттун кыраандыгы мындайча айтылат.

Чабытына келгенде,  
Аскаларды аңтарган.



Астынан кийик жолукса,  
Антара серпип кантарган.  
Эчкини койдой бөктөрүп,  
Уясына алпарган.  
Канатынын күүсүнөн,  
Жүрөгү чыккан калтардын.  
Серпип өтсө текөөрү,  
Сүбөөсүн жарган аркардын.  
Ошонун бири муз мурут,  
Бүркүттөн чыккан алптардан.

Ал эми **байчегир** ак көз бүркүттөрдүн эки ийнинде топ-топ ак жүндөрү болот. Көздөрү сүттөй апак, жүндөрү үкүнүн жүнүндөй сарала. Ар түрдүү андар – мейли карышкыр, мейли түлкү, же элик, жейрендер канча учураса да байчегирди сала берсең ал ала берет. Ошондуктан, ак көз байчегирди акжолтой, ырыска шерик, кирешелүү кыраандардан дешет.

Мен 15 жашка чыгып, кыргый, турумтай таптап салып жүргөн кезимде, биз менен айылдаш токсон жашка барып калган Абышка аттуу карыя боло турган. Ал көптүү көргөн, өтө сөзмөр карыя эле. Ошол Абышканын ак көз байчегир аттуу бүркүт жөнүндө сүйлөгөн сөздөрүн өз оозунан уккамын.

– Тиги Тосор, Тамга тараптагы Корош дегендин Алайдын тоосунан, уядан алыш келген Ак көз аттуу бүркүт боло турган. Ал Ак көз бүркүт түлкүнү коён ордуна, аркар, кулжа, карышкыр, элик менен жейренди түлкү ордуна ала берүүчү кыраандардан эле.

Күндөрдүн биринде Корош Ак көздү кондуруп, Байчоро дегенди ээрчитип алыш, Таарылга деген жерде бүркүт салууга барып калат. Таа-рылганын төш жагындағы карагайдын этек жагына барып, Ак көздүн томогосун тартса, ал темингенинен коё берет. Ал бара-бара ылдый түшүп, анан боюн күүлөп атып чыгып, тикесинен сайылып, калың бадалга кирип кетип жок болот. Чапкан бойдон бат эле жетип келишет. Эч нерсе билинбегенден кийин: «Бадалды аралап бүркүттү карап көрчү», – дейт Корош. Байчоро бадалды жөө аралап, эңкейип төмөн жагын караса, бир түп ыргайдын бутагына далдайып жабылып турган бүркүттүн канаты көрүнөт. Бадалдын астында торпоктой болгон сары чаар бир неменин арткы бир буту көтөрүлүп тургансыйт. Байкап караса, Ак көз ошол айбандын толорсугунан чапчып, анан бир буту менен ыргайды ченгелдеп турганын көрүп, даап бара албай коёт. Кайра басып, көргөнүн Корошко айтат. Корош ал айбан жолборс экенин билип, дабыш билгизбей арт жагынан барып, айбандын ичин жара тарт дейт. Байчоро кийиктин жилигин чагып жүрүүчү колго жасаткан чоң бычагын кынынан сууруп, арт жагынан акырын басып барып, алиги айбандын саландаш турган курсагын жара тартып таштайт. Көрсө, ал бир жашка толгон жолборстун күчүгү экен. Алар жолборсту союп, терисин байланып кайтышкан экен,

— деп айттар эле Абышка карыя. Жаңыдан уядан учкан балапан кезинде бүркүттөрдүн күйруктары аппак келип, канатында ак тактары болот да, эки-үч түлөгөндөн кийин темгил-темгил бозомук, кара чаар боло баштайт. Бүркүт бир түлөгөндө — **бозум**, экинчи түлөгөндө — **таш түлөк**, анан — **кум түлөк**, андан кийин **nym түлөк**, бешинчи түлөгөндө — **бир баарчын** деп аталат. Андан кийин **еки баарчын**, **үч баарчын** болуп кете берет. Ал эми **карачык** аттуу бүркүт балапан кезинен эле күйругуна баарчындын күйругунун белгисин сала баштайт да, тандайы, тили, көмөкөйү көө сыйпагандай капкара болот.

Шумкарлар сыйктуу төштөк тартып, буту, тумшугу ителгиникиндей, көзү карышкырыдының көпкөк, тумшугу балтадай жазы, кабагы өтө бийик келет. Карагык жапан чочко, же тоо кийиктерин, мейли карышкырды ала турган болсо буту сыйнып кетмейинче колунан чыгарып жибербейт. Мына ошол үчүн кыраандардын өжөр баатыры деп аталат. Жемди канча берсе ошончо жей бере турган соргоктордун бири.

Мындай кыраандардын дагы бири — **молор**. Башы тооктун жумурткасы сыйктуу томолок, кичинекей тумшугу канжардай узун, көзү чоктой кызыл, канат-күйругу төөгө комдогон ууктай узун келип, колго кондурганда шумкар сыйктуу типтик олтурат. Чонураак элик сыйктуу аңдарды алганында, канчалык кармашса дагы канат-күйругун жерге төмөн оодарылтпай турган кыраандардын бири. Ал эми кээ бир канат-күйруктары келте бүркүттөр бийик жерлерде түлкү ала турган болсо, томолонушуп баратканда аңтарылып кетип, түлкүнүн астында калат. Ошондо да, кыраан бүркүттөр тумшуктан карман алыш коё бербестен түлкүнүн астында жата берет. Кээ бир каруусу аз бүркүттөр түлкүнү да коё беришет. Молордун тырмагына илинген түлкү эч качан бошоп кетпейт. Ошондуктан, жүгү ообогон өркөчтүү атандар сымал, кошу ообас молор деп айтылат.

Кыраандардын ичинен дагы бири **канжыгалуу кара сенсел** деп аталат. Анын күйругунун үстүнкү түбүнө жана күйругунун үстүнө майда жүндөр чыгат. Андан башка да эки капталында калдайган жазы жүнү бар. Ал жүнду канжыга дешет, ошондон улам, ал бүркүт канжыгалуу кара сенсел деп аталат. Сенсел көргөн түлкүнү жазбай ала турган акжолтой, эң бир чебер кыраандардан. Сенсельди кондуруп чыккан ээси үйүнө куру кол кайтпайт дешет. Сенсельдин кыраандыгы күштардын арасынdagы тырмагына илингенди кетирбей турган балбан да, жазбай серпеп турган чебер шамдагай тынар сыйктуу.

Ошондой эле **көңөөлү сырғак** жана **кыл сырғак** аттуу кыраандар да кездешет. Көңөөлү сырғактын тумшугуна көңөөдөн ылдый карата ко-бул салат, эки-үч түлөгөндөн кийин тумшуктун кобулдары анырайып жырылып кетет да, тили көрүнүп калат. Эми кыл сырғактын күйругунун астынdagы саңоор узун жүндөрдүн арасында жылкынын туу күйругунан жоонураак, учу томолок бир тал кылыш бар. Ошол себептен ал кы-



раан кыл сырткак деп аталат. Бул сырткак аттуу эки түрдүү бүркүттөр айтылуу кыраандардан болуп саналат. Көнөөлү сырткактын буту арыштуу, уурту уурттуу, көзү эчкинин көзүндөй, канат-куйругу узун келген, балтырына кол батпаган берендерден. Чайдын жакшысынан таш чайнекке демдеп туруп, таза чыныга куюп, күндүн жарыгына кыл сырткактын көзүн чагылдырып караса, ал жалт-жулт этип көзгө сонун көрүнөт. Ушул себептүү ал алтын көз деп да аталат.

Кыл сырткакты мен 1955-жылы өз колум менен салып жүрдүм жана түлкүнү көп алдырдым. Тырмагы тийген түлкүлөрдү эч качан колунан чыгарып жиберген эмес. Мындай бүркүттөр ак эттүү күлүктөр сымал, турона тарамыш, балтыры анчалык жоон эмес, боо тагар жилигинин сөөгү башка бүркүттөргө караганда жоон келип, тырмактары ташка кондурса да мокобойт жана учу ийнедей курч келет. Кыраандын кырааны ушул го деп ойлоймун. Бул сырткак аттуу бүркүттөр түлкүнү серпкен жерден баштап кармабай, төштүн сөгөрүнөн өпкөсүн куушура кармап лөкүйүп олтура берет. Мен салган кыл сырткак бир түлкүнү да колунан таштаган жок.

Булардан башка да, **көк камчы** деп аталган кыраан бүркүт бар. Ал көк камчы берендин көзү суунун терең ириминдей көпкөк келип, кабагы эң бир бийик. Ал түлөктөн түлөккө өткөн сайын көк ала башайыдай жүндөрү көзгө кооз көрүнөт. Канатын шумкар сыйктуу өөдөтөдөн чалган, табына жакшы келтирип сала берсе ала бере турган айтылуу кыраандардын бири. Табына жакшы келген убакта бийик жерге чыгып, томогосун алары менен алда кайда жойлоп жүргөн түлкүнү көрүп, талпынып колго токтобойт. Башка бүркүттөрчө канатын жайып калдактап учпастан, көөкөрдөй болуп канат куйругун бириктирип, куюлган бойдон мойнун укуруктай созултуп, көз ирмегенче түлкүнү эңген бойдон, кырдан кырга бөктөрүп барып конуп калат. Ал эми көк камчы берендин катуу качырганынан сүрдөнүп кээ бир түлкүлөр түз кача алbastan арт жагына кылчактап баратып, ташка же бадалга урунуп мұдүрүлүп жыгылып да кетет.

Мындай бүркүттөрдүн мойнунун сырт жагындагы узун жүндөрү жогдор жүн деп аталат. Кээ бир бүркүттөрдүн жогдору кыпкызыл, кээсиники сарғыч кызыл, кээ бириники купкуу болот. Чанда бир бүркүттөрдүн жогдору каралжын тартып, каркыранын жогдору сыйктуу ичкерәэк келет да, башынын жүну капкара болот. Башка бүркүттөрдүн баш жүндөрү өзүнүн жогдор жүндөрүнө түспөлдөш келет. Кабактары онуракай, көздөрү бажырайып чоң келет жана карачык аттуу бүркүттөн башка бүркүттөрдүн бала кезинде куйругунун учунун укумча жери капкара, андан жогору куйругунун түбүнө чейин аппак болот. Эми, каркыра жогдор башы кара бүркүттөрдү ала турган болсок, балапан кезинен тартып эле куйругунун үстүңкү актарына кан чачыраган сыйктуу темгил-темгил белгилер түшө баштайт. Ал белгилер кандуу бүркөр деп аталат. Ошол куйруктун темгил

белгилери түлөктөн түлөккө өткөн кездерде куйруктур темгил белгилери тайпынып көк ала түрдүүсүндөй кубулжуп байкалат.

Мындай бүркүттөр **каркыра жогдор карабаш** деп аталат да, керечээк куу түлкүлөрдү эч качан жазбай алат. Кенебей түз качкан түлкүлөрдү бүркүттөр эч кийинчылыксыз эле жазбай альшат. Ал эми түлкүлөрдүн керечээк куулары, бүркүттүн келе жатканын көрөр замат куйругун чычайтып типтик көтөрүп, чагарактатып айбат кылып, арсылдап бүркүттөн көзүн айыrbай тура берет. Бүркүт жетип, тырмактарын арбайтып серпүүгө камынганда түлкү ордун сала берип, секирип кеткен учурда, кээ бир бүркүттөр түлкүнүн ордуна барып түшүп, жер кучактап кала берет. Ошондой керечээк, куу түлкүлөргө кезигип калып, каркыра жогдорду колдон учурганда, ал түлкүлөргө түшпөй кетчүдөй жай өйдөлөп учуп, түлкүнүн үстүндө ары-бери айлана берет.

Качан түлкүнүн чечекейи талыган кезде бүркүт уламдан-улам ылдый-лап, канатын кымтып, тап берип коюп, кайра ары кетип, бери кетип, анан бир жаккы ийнин салып кыңа тартып сайылганда көз ирмегенче куу түлкүнү аркан бою жерге бөктөрүп барып түштөт.

Бүркүттөрдүн дагы башка түрлөрү – **ормо, анан жарма**. Ормо аттуу бүркүттөрдүн тырмагы түлкүгө илингенде, кудум ителгиче тумшугу кошо тийип, түлкүнү колтугунаң жарып, оротара салып жей баштайт. Ошол үчүн аны ормо деп коюшат. Ал эми жарма бүркүттөр бир серпип текөөрүн малганда, мейли түлкү, же кийик болсун жарылмайынча калбайт. Ошондуктан жарма деп аталат.

Бүркүттүн дагы бир түрү – **көсөө куйрук көк жал**. Андай бүркүттөрдүн куйруктары камыштай катуу жана кыска келет. Мойнунун үстүндөгү жогдор жүнүнө аралашып учу ийнедей ичке бир тал кыл кошо чыгат. Ошол үчүн көсөө куйрук көк жал деп аталат. Мындай бүркүттөрдүн эң эле кичинекейинин буттары чон, бүркүттөрдүн буттарынан алда канча арыштуу келип, ителгинин буту сыйктуу көк аяк болот. Ал түлкү алат да, бир далай жерге эңип барып конот.

Бүркүттөрдүн башка бир түрү – **жанбуз**. Ал тап тилебей турган, тойгузуп алыш сала берсе ала берүүчү ырыска шерик кыраандын бири. Андан кийин **үч кашка** деген бүркүт бар. Анын балапан кезинде андай бүркүттөрдүн кашка куйруктары түбүнөн учунча чейин аппак болот. Ортонку куйругун кашка куйрук деп коюшат. Булардан башка да **чөл бүркүтү** кездешет. Алар ысык-бөкө жерлерде мекендешет. Буту арыштуу, тумшугу болоттой, көпкөк жүндөрү кубулжуп, түз жерлерде жайренге жетип ала турган кыраан учкулдарынын бири. Андан кийин **ур токмок** деген өтө балбан бүркүт кездешет. Ал капшыра қармаган түлкүнүн тили салаңдап, оозунаң чыгып калганын көрөсүң. Ал бир колу менен түлкүнүн сөгөрүнөн мұунта қармайт. Түлкүнү сойгондо қармаган жерлери капкара болуп кануюп калганын жана өпкөсүнүн жарылып кеткенин көрөсүң.



Бүркүттөрдүн эң кичинеси **чөгөөл** деп аталат. Анын кар жаагандай кабагы өтө бийик жана үңүрөйүп турат. Түлкүнү тумшугунан орой кармап алат. Түлкү тебелеп сүйрөп жүрсө да көё бербей, бир жагына кыйшайып чыканактап жата берет. Ошон үчүн чөгөөлдү бүркүттүн эң бир кежээли, кыраандардын өжөрү деп айтышат. **Келтебоз, байкашка** деген бүркүттөр да бар.

Келтебоз аттуу бүркүт төштөк, тегерек келет да, жүндөрү үкүнүн жүндөрү сыйктуу бозала, тап тилебеген кыраан болот. Ал эми **байкашка, баатыр кашка** аттуу бүркүттөрдүн жогдор жүндөрү саргыч куу келип, башынын жүндөрү да жогдор жүнүнө окшошуп, көздөрү ак чаңгыл, эчкинин көзү сымал болот. Булар да колуна тийгенин көё бербеген кыраандар.

**Күү чегир** жана **такыр чегир** деген бүркүттөр да бар. Булардын экөөнү тен бир адам таптап салууга болбойт деп айтышат. Уламышка караганда кыраандын кырааны куу чегирдин кырсыктуу белгилери байкалат.

Көзүнөн адам жалтанғандай купкуу чегирдин шыйрагы куураган шилбинин кабыгы сыйктуу. Эгер итти жакын чакырып алып, куу чегирдин томогосун тартса ит каңк этип, күйругун кыпчып кайра качат дешет. Такыр чегирдин көзүнүн тегерегинде кирпиги да, түгү да жок, жыдыткан жаргак сыйктуу. Ошондуктан такыр чегир деп аталат.

Илгертеден бери эл оозунда айтылып келе жаткан бүркүттөрдүн бир тобун өз көзүм менен көрдүм. Бирок **музмурут, байчегир, карачык, күү чегир** деген бүркүттөрдү көрө элекмин. Алардан башкаларын көрмөк тургай, ушул күнгө чейин өз колум менен салып да келе жатам.

Бүркүттөрдүн арасында жамандары да, чабалдары да кездешет. Алардын жүнү карганын жүнү сыйктуу тайкы келип, төштөрү кууш, көздөрү кара болот да, аякка куйган суу сымал жарамсыз бир нерсе.

Андан кийин **шөлбөө кара** жана **ири кара** деген бүркүттөр да бар. Адеп караганда кадимки эле жакшы бүркүттер сыйктанганы менен колго кондурганда канаттарын кайчылаштыра албай, ийиндерин ылдый шөлбүрөтүп олтурат. Ошондуктан булар шөлбөө кара делет. Ири караны колго кондурганда күйругу мээлейгэ жабышып, төшүн ылдый салып тике олтура албастан бөкчөйүп олтурат. Мына ошон үчүн ири кара делет.

Бүркүттөрдүн эң кичинекейин **чыбысын байлооч** дейбиз. Өзүнүн чабалдыгына карабай байлоочтун ичинен кыраандары да чыгат. Тапчыл бүркүтчүлөр байлоочко түлкү да алдырышат. Бирок чабалдык кылып, бат эле түлкү ала албай калат.

Мына ушинтип, күш, ителги, бүркүттөрдүн айрым түрлөрү жөнүндө атабыздан жана колунан күш үзбөгөн элдеги карыя мұнұшкөрлөрдөн укканым боюнча кыскача айтып өттүм.

Бала кезимден эле комуз чертүүгө жана күш салууга шыктанып, анан 15 жашымдан тартып күш, бүркүт, ителги, ылаачындардын тапталышын

атамдың жардамы менен өздөштүрүп кеттим. Күш, чүйлү, қыргыйлардың тапталышы, негизинен, бирдей болот. Буларды бала кезинде торго кармап, анан 10–15 күнгө чейин таптап, сала берүүгө болот. Бир түлөк кезинде кармагандарын көбүрөөк таптоого туура келет. Алар өтө назик келишет да, эскирген же муздак эт берсе, жемин чачып коюшат. Алар эң эле морт келип, бат карып кетишет. Күш, чүйлү, қыргыйды жакын жерден шилтеп салууга туура келет. Эгер алысыраак жерден сала турган болсо, алы жетпей баратканда кайра тартып коно калат. Булар жапан жүргөн кезинде жем жебеген күндөрү болбайт. Анткени андарды чукул жерден таап, өтө шамдагайлык менен жазбай сермеп илип алат дагы, жеп кете берет. Ошондуктан, булар алғырлардың өтө чеберлери, қыраандары болот. Буларды бүркүт, ителгилерге караганда семизирээк таптап, анан курсагын ачырып туруп салуу керек. Эгер этин арык таптап салса, учкулдугу кемчил болот жана эскирээк, муздагыраак эт берсе жемин сицире албай чачып таштап, дартка чалдыгышат. Ал эми бүркүт бала кезинде, же бир түлөк кезинде торго кармалса, аны чебер мұнұшкөр бир ай чамасында жакшылап табына келтирип сала берет.

Күш, чүйлү, қыргыйлардықына караганда, бүркүт ителги, ылаачындардың тапталышы айырмалуу. Бүркүттү адегенде чырга берип, абдан машыктырып алып, анан салуу керек.

Ашатылып, ийленген жана туюкталып тигилген суурдун, же кашкулактын териси **чырга** деп аталац. Чырганын ичине кургак майда чөп шыкалат жана анын бир башына түлкүнүн куйругун бышыктап кайыш менен байлашат, экинчи башына бышык чыйратылган ичке, узун жип таышат. Чырганын үстүнө кандуу эт таңышат. Анан чырганы бирөөгө сүйрөттүрүп коёт да, атка минип бүркүттүн томогосун тартат. Этине келген бүркүт чырганы көрөрү менен аны шап алат. Аңдан кийин чырганын үстүндөгү этке бүркүттү жакшылап тойгузуу керек.

Экинчи жолу чыргага эт байлабай эле, аны ыраак жерден атчан кишиге тездикте сүйрөтүү керек. Анан жаңы, кандуу этке эки-үч жолу чыргалап тойгуза, бүркүт баккан ээсине жакшылап үйүр болот.

Бүркүттү эмне үчүн чыргалап тапташат? Бүркүттү салууга аттанган мұнұшкөрлөр тоолуу жерлерге барышат да, бүркүттүн томогосун тартып калышат. Бүркүт томогосун алар менен адамдың көзү жетпеген алыста жойлоп жүргөн түлкүнү көрүп, теминип катуу талпынат. Ошондо бүркүттү коё берип, көз айыrbай карап тура беришет. Бир кезде бүркүттүн түлкүгө же башкага тийгени көзүндө чалдыга түшөт. Бүркүттүн сайылып барып тийген жерин көзөмөлдөп катуу жүрүш менен тез жетүү керек да, эгер бүркүт аң алып олтурган болсо аны көрүп, эгер албай калып, бүркүт ал жерде жок болсо чыргалап издеөгө туура келет. Мындаид учурда чырганы канжыгадан чечип алып, жерге ары-бери сүйрөтүү керек. Ошондо кайдандыр жетип келген бүркүт чырганы алып калат. Чыр-



гасыз тапталган бүркүттөр көп убакта жоголуп да кетери ыктымал. Чырганын мааниси эми түшүнүктүү чыгар. Бүркүт беш түлөгөндө **баарчын** деп аталац. Бул өндүү бүркүттөрдү машыккан бүркүтчүлөр табын таап таптап салбаса, жаңы үйрөнчүк бүркүтчүлөр оной менен табына келтире алышпайт.

Ал эми ителги менен ылаачындын таптары бүркүттөрдүкүнөн бир канча катуу болот. Бала кезинде торго кармалган ителгинин шумкарларын үч айдан кем эмес таптап, адамга үйүр кылышат. Аны жерге коюп, үндөп алыш өлүү эт жегенге көндүрүшөт жана тириүүнүн этин эсинен чыгарышат. Андан кийин өрдөктүн, же каздын мойнуна ичке жип менен эт байлашат. Анан ошол этти – терини жакын жерге коё берип, шумкардын томогосун алганында ал жанагы этти көрүп, шап илип алат. Андан кийин тири этке абыдан тойгузуу керек. Анан ошол тирилген канаттуунун канатын кесип алыш, узун жипке байлан, кадимки бүркүткө чырга берген сыйктуу канатты сүйрөтүп, ителгиге алдырып туруп, этке тоюндуруш керек. Шумкарга тирилеп алдырган канатты **далбаа** деп айтышат. Далбаага абыдан машыккан кезде, далбааны күштүн эт баштыгына салып, талаага атчан барып шумкардын томогосун алыш, учурup жиберсе жем жегенге кынык алган күш көп ыраактабай, кылчактап ары-бери кайгып, ээси кайда бастырса да артынан ээрчиp учуп, үстүндө тегеренип жүрө берет. Эгерде жемден түнүлгөндөй ыраактап кете турган болсо, далбааны сүйрөтүп куу-куулап чакырганда, ителги кайра учуп келип, далбааны бөктөрүп барып конот. Ителгинин абыдан табына жеткени ушундан билинет. **Ылаачын** да ителги сыйктуу тапталат.

Алгыр күштардын эң соргогу ителги, анан ылаачын. Булар кандай гана аңды албасын, тырмагы менен түмшугун этке батырат да, бычак менен мууздагандай кекиртегин кыйып жиберип, көзүн чукуп жеп жиберет. Булар анча чоң эмес күштар болгону менен түмшуктарынын күчү бүркүттүкүнөн кем эмес. Анткени күш, бүркүттөрдүн түмшуктары жука келет да, ителги менен ылаачындардын түмшуктары көк таштай топтомолок, жумуру жоон болот. Абдан ачка болуп олтурган учурда буларга катуу сөөктүү эт берилсе сөөктүү качыратып сындырып жиберишет жана азуулары курч темир сыйктуу кетилип-кетилип кетет.

Бүркүт менен ителгилер тап этиндеги кездерде бир күндүк жеминен өксүп кала турган болсо, андан эч качан бузулуп калбайт жана ачарчылыккаabdancыдамкай келет. Ал эми күш, чүйлү, кыргыйлар бир күнкү жемин көбүрөөк жеп калышса, анын эртеси салганда аңды көңүлдөнүп кубалабай, ала таштап, көп убакта кайра тартышат. Жемден өксүп калган кездерде салган аңына учуп жете албай, сөлпөктөп артта кала берет.

Балапан кезинде уядан алышып багылган алгылар ээсин эне-атасы сыйктуу сезет. Канат, куйруктары кадимкидей жетилген күш, чүйлү, кыргый, турумтайларды үндөккө маштап туруп, тирилебей эле өзүнүн ала



турган андарына сала берсе, ала беришет. Ал эми бүркүттү чыргага маштап, ителги, ылаачынды далбаалап, анан ар бирине тири берип, ошондун кийин гана салуу керек.

**Турумтай** адамга абдан үйүр қүш болот. Балапанынан багып алган турумтайды талаада салып жүрүп, анан учуруп жиберсен үйгө өзүңөн мурда келип конуп отурганын көрөсүң. Уядан алып баккан ителги да турумтай сыйктуу болот.

Эми жапан жүргөн алтыр күштарды кантип кармоо керек?

Өтүк тиге турган бышык жип алат да, кадимки балык тору сыйктанган көзү кенири тор түйөт. Көгүчкөндүн балапанын уядан алып, же кармап келип, эки канатынын түбүнөн жумшак бышык чүпөрөк менен арчындайт. Канаттын сырт жагына чыккан чүпөрөктүн учтарын тээктин эки жагынdagы көзөнөктөрдөн өткөрүп, бекемдеп байлап коёт. А тээк дегенибиз эмне? Тээк эчкинин мүйүзүнүн жука жеринен, же бек жыгачтан жасалат. Тээктин үч көзөнөгү болот. Ортонку көзөнөктөн тээктин сабын өткөрөт. Саптын бир башы көзөнөктөн өтпөгөндөй томолок болот. Көгүчкөнгө байланган жиптин бир учун ошол ичке учтагы көзөлгөн жерге байлайт.

Сентябрь айында күштар өтчү жерлерге көгүчкөн, торлорун ала барат жана өзү олтура турган жай камдайт. Таштуу жерде таш короо жасап, же бадалдан кашаа сыйктуу ооча куруп, бет маңдай жагына калканч кылат. Өзүнөн төмөн жакка тегерете төрт чыбык сайып, анын сыртынан жанагы торду жаят да, өзү жата турган жагын эшик сыйктуу ачык коёт. Тордун башкы кежисин аттын куйругунан тузак сыйктуу эшип жасайт. Кежиден өткөрүлгөн жиптин эки учун эшик жакка сайылган чыбыктарга байлап коёт. Андан кийин эки кыска чыбык алып, анын бирин тордун төр жагына, экинчисин эшик жагына саят. Эшик жагынdagы чыбыктын ачасы болот. Көгүчкөндү тырпырата турган учун танап жипти тээkkе байлап, көгүчкөндү жерге кондуруп, астына жем чачып, суу куюп коёт.

Жиптин бир учун төр жакка сайылган чыбыкка байлап, экинчи учун ача чыбыкка арта салып барып очанын ичине шиш сайып байлап коёт да, күштүн келер жагын көзөмөлдөп олтура берет. Өтүп бара жаткан күштарга: бүркүткө, же ителгиге, күшкө, чүйлүгө, кыргыйга, ылаачынга, турумтайга көрсөтүп, көгүчкөндү тырпыратуу керек. Саятчылар күшту мына ушундай жол менен кармашат.

Адабиятташтырып жазган  
**Балбай АЛАГУШОВ**



*Drama*



Догдурбек  
ЮСУПОВ

# ЖАРЫК ДҮЙНӨДӨ ЖҮРГӨНҮң КЫЗЫК

(II КӨШӨГӨЛҮҮ, IV СҮРӨТТҮҮ ДРАМА)

КАТЫШУУЧУЛАР:

К а ч ы – корукчу, 42–45 жаштарда.  
 А с ы л – анын аялы, 40–43 жаштарда.  
 Ы р а с у л – алардын баласы, 7 жашта.  
 З у у р а – алардын коншусу, 60–63 жаштарда.  
 А й ш а – анын кызы, 18 жашта.  
 Ш а к и н – анын ииниси, 7 жашта.  
 А й д а р – Асылдын ииниси, 32–35 жаштарда.  
 М ү р з ө ч ү ч а л – 70–73 жаштарда.  
 А к е н – 45–47 жаштарда.  
 К е м п и р – 80–83 жаштарда.

Окуя биздин күндөрдө Чүй боорунда өтөт.

## I КӨШӨГӨ

### I СҮРӨТ

Чоң көчөнүн көжигесинdegи чолок көчөнүн этегиндеги жапыз, бүкүрөйгөн эски тамдын жаны. Нарыта үркөрдөй болгон бак. Бул жер кепе кемпирдики. Кемпирдин «Өш-ай, өш» деген үнү угулуп, колуна уй байланган жипти кармап, өзүнө окшогон бүкүр таяк таянып, өзүнчө кобурап келет.

К е м п и р: Э-э, балакетинди алайын, уйчу бала. Акырын айдасан. Өзү да картайып бүттү, байкүшум. Агөпкө болуп өлүп калып жүрбөсүн, атчан дыргаяктата куубасаң, балакетинди алайын (*көчүк басат*). Жоо кууп келаткансып, деги каякка шашат? Дагы уй байкүшту дыргаяктата кууп жөнөбөдүбү. Малга да убал да. Деги булардын боору таш болсо керек. Өзүн ушинтип, колго союл алып алып, ат менен дыргаяктата кууса көрөөр элем (*тыным*). Дагы: «Мынча тезекти эмне кыласың?» – дейт мени жалғызсынтып. Жаман айттай жакшы жок, балким, уулдарымдын бири келип калса, той бергенге отун даяр болот да. Кой, турайын да күн салкында бир аз тезек терип коёюн, кечеги конторуп койгондорум кургап калгандыр (*ойдо болууга обдулат. Мурзочу чал кирет*).

Ч а л: Ой, байбиче, деги амансыңбы? Барсынбы бул жарык дүйнөдө?

К е м п и р: Эмне, мени өлүптүр деп уктуң беле?

Ч а л: Жо-о-ок, байбиче. Дайыма ушинтип элес албай кайдагы бир нерселерди дөөдүрөп сүйлөп алмайым бар. Деги оору-сыркоолбой жүрөсүнбү?

К е м п и р: Жер алып кеткенче жүрөт экенбиз да кыбырап. Эртеликчек шакыйым эле кармай калганы болбосо, кудайга шүгүр. Бүгүн-эртөндөн өлчүдөй эмесмин.

Ч а л: Э-э-й, өлбөй эле кой. «Бир күнүн болсо, түштүгүнө жорго мин» деген турбайбы илгери. Биз өлгөндө эле жердин койну толуп калса болбодубу. Антсе кана.

К е м п и р: Өлүп калбагандан кийин адам деген эптеп кыбырап жашай берет турбайбы. Минтип өлө-сөлө болуп, анан бир нерсе менен альшысаң таң калышат экен. Бүгүн тиги уйчу бала тезекти эмне кыласың деп таң калат. Ал эми менин үмүт менен жашап жүргөнүмдү кайдан билсүн. Адамдын башына бир нерсе келбegenден кийин эч нерсени элес албайт тура. Өгүнү Акен айтат, Таласта алардын айылынан Бакас деген киши ушунча жыл согуштан бери дарексиз жок болуп жүрүп, жакында эле шып этип айылына келип калыптыр деп. Картас энеси аны зарыга күтүп жүрүп, ошонун алдында эле каза болгон экен. Тиги бала энесинин ордун сыйпалап калыптыр. Мен дагы өлүп калсам эле уулдарымдын бири келип, ордумду сыйпалап калчудай сезилет. Түндө кенжем түшүмө кириптири. Баягы эле бойдон...

Ч а л (*сөзүн болуп*): Жанагы Акен деген сенин үйүндө жүргөн неме кайдан пайда болду?

К е м п и р: Э-э, ал да мен сяяктуу бир шордуу көрүнөт. Турмуштун запкысын аябай эле тартыптыр. Талас тараптан келдим дейт ко. Бир кезде катын-балдары болгон экен, бардыгы тең өлүп калыптыр.

Ч а л: Ал да бир шордуу экен анда. Бир жакка кеткенби, көрүнбөйт ко.



Кемпир: Элдин кесүүсү келсе койлорун кайтарып жүрөт. Бир күн кой кайтарып, жыйырма сомдон алып жатам дейт ко.

Чал: Анда ал шабашке таап жүргөн турбайбы.

Кемпир: Кайдагы шабашке?.. Эпте 2000–3000 сомдой чогултсам, Таласка барып, катын-балдарыма күмбөз салдырам дейт. Мындай краганда эстүү эле жигиттей, кээде эле айнып кетет. Өткөндөр эсине түшө калат көрүнбөйбү.

Чал: Аナン кантсин. Жаш ал эмес, менин деле өткөндөр эсиме түшө калса бүк түшүп калам. Деги адамды үй-бүлөсүнөн ажыратпасын, адамга андайды көргөзбөсүн. Баса, байбиче, бапылдан жатып эмне үчүн келгенимди унута жаздаган турбаймынбы. Эртең катын-балдарыма куран түшүртөйүн дедим эле. Ошону сага айтып коёон деп эле бастым эле. Эртең уюнду бадага кошкондон кийин эле бара бер. Жеткенинче эле бир топ болот. Жанагы Акенди да ээрчитип ал. Анын үй-бүлөсүнө да бағыштап көбүз. Болуптур, анда мен кетейин, байбиче.

Кемпир: Чай коё коёон, чай ичиш кетсең боло.

Чал: Жөн эле кой, убара болбой. Ичпей жүргөн чай беле. Андан көрө күн ысып кете элekte жетип алайын. Кары киши түш ченде бир чырм этип албаса болчудай эмес.

Кемпир: Мейлиң анда.

Чал: Дагы байбиче, эртең элден бата алыш, өзүмө күмбөз орнотуп коёон деп жатам.

Кемпир: Ок! Кантет. Жок шумдукту баштабасаңчы.

Чал: Таң калба, байбиче. Береги Сосновкадагы Куйручук деген чал бар эмеспи. Уруусу – жутма. Ошол деле артымда бала жок бапестеп күмбөз салдыра турган, көзүмдүн тириүсүндө салдырып коёон деп салдырып койбодубу. Мына, өлдү эле, даяр күмбөзгө коё салышты. Мен да мына ушундан кийин аныкын эп көрүп калдым.

Кемпир: Анын болсо артында баласы жок. Сенин болсо бирөө болсо да артында туягың турбайбы...

Чал: Э-э, байбиче. Ошол уулум адамдай болгондо бекер азап чегип, кайты жейт белем. Ал тириүү болуп жерде, өлүү болуп көрдө болбой калды го.

Кемпир: Өзүң билесин да...

Чал: Жанагыдай кыл, байбиче. Акенди да ээрчите кел (*чыгып кетмөт*).

Кемпир: Кечээ эле кара чач бакандай болгон жигит эле, муну да турмуш алдастатьып салды. Кайты менен азап адамды бат эле картайтып салат тура. Мунун да көрбөгөнү жок, шордуунун. Дагы темирдей бекем, чыдамдуу экен. Башка эрки бош бирөө болгондо капкачан эле алдастап, айласын таппай калмак. Акендин да келээр маалы болуп калды, бир нерсе даярдай салайын шам-шум этип алганына. Эртең менен ачка кетти эле,

курсагы ачкандыр шордуунун (*чыгып кетет. Берки тараттан Ырасул менен Шакин кишишет*).

Ыраслыл: Баса бер, тигине үйүнө кирип кетти. Эми көпкө чейин эшикке чыкпайт. Дайыма ушу. Айранды сұзмө кылып, курут жаят имиши. Өгүнү апам: «Э-э, өлүгүндү көрөйүн ошол кексе кемпирдин, көрүнө ала кете турғансып кәэде сүттү айран уютуп койдум эле, эртең алаарсың деп калат. Ээгинде жалғыз тиши жок неме каткан курутту эмне кылат? Кайдагы сөөктөрү сөпөт болгон балдарына даярдал, көрүнө кошо ала барбаса эле» деген.

Шакин: Мен атүгүл кемпирдин үйүнүн жанынан өткөндөн корком. Ал артыман жетип келип, билектен алыш, жез кемпирдин сокбилегиндей болгон, өзүнө окшогон кунарсыз бүкүр таяғы менен аркага келиштирип туруп бир салчудай сезилет.

Ыраслыл: Мен дагы чоочуйм андан. Мага да ал жомоктогу жез кемпирдей сезилет. Айла жок, өйдө-төмөн өткөндө кызыарып, албырып турган торсойгон алмаларды көргөндө оозумдан шилекейим чууруйт.

Шакин: Менимче, айылдагы алма-өрүктүн көбү да ушунуку болсо керек.

Ыраслыл: Эмне бир орунда эле селейип туруп калдың? Тезирээк уурдабасак, эшикке чыгып калып жүрбөсүн.

Шакин: Мен аны кайтарып турайын, сен алмага чыгып күбүчү.

Ыраслыл: Эмне, коркүп жатасыңбы?

Шакин: Корккон жокмун.

Ыраслыл: Коркпосон анда экөөбүз тен баралы. Давай, перёд, кеттик. (*Экөө алма багына асылышат. Алмалар жерге топ, топ этип күбүлүп түшүп баиштайт. Экөө колго тийген алманы үзүп, чөнтөктөрүнө, коюндарына сала бершишет. Экөө тен эки жаакты кароого чамалары келбей, алманы үзүүнүн аракетинде. Үйдөн Жолборс кемпир чыгып, балдардын жасына барып турат.*)

Шакин: Келатат!.. Качтык!.. (*Алма жыгачынан секирип түшүп, бет келди качып жонойт. Ырасул да качып келатып, бир нерсеге чалынып, көмкоросунон жыгылат. Турайын дейт, бутун каттуу кокустатып алган корүнот, тура албайт бир бутун кучактап. Кемпир ага жасакын барат. Ырасул коркконунан башын колу менен калкалап, бакырып иет.*)

Кемпир: Чыгып кеткен жокпу деги, айланайын?

Ыраслыл: Бил-л-бей-м. (*Кемпирдин урбастыгын сезгенден кийин, та-канчыктап өйдө турат.*)

Кемпир: Жүр, мындаиыраак жарыкка барып көрөлүчү. Бетин да айрылып кеткен көрүнөт. (*Кемпир эткейгенде койнуунан бир сүрөт жерге түшүп калат. Аны Ырасул колуна алат.*)

Ыраслыл: Бул төшүнө орден тагынып, бир орус киши менен түшкөн ким, чоң эне?



Кемпир: Жана колума алып көрүп, кайда койгонумду билбей, таппай койбодум беле. Көрсө, төш чөнтөккө салган турбаймынбы. Карыганда киши ушинтип унутчаак болуп калат тура. (*Ырасулга*) Көздү кудай алган, көрбөй жатпаймынбы, чачы тармал бекен?

Ырасул: Ооба, чоң эне.

Кемпир: А-а, балакетинди алайыным, Жамышым турбайбы. Ошол ақыркы сүрөтү. Ал эми бул төөнүн көзүндөй болгон кичинекей сүрөт андан кийинки Жапышымдыкы. Маалим болчу, бала окутчу. Алдагы кейнөгүнүн жеңин түрүп, жылмайып түшкөнү андан кийинким, Эсеним. Машина айдоочу. Айыл боюнча жалғыз гана ошол айдоочу машинени. Бу андан кийинким, Кармыш. Бул да бала окуткуч, маалимдин окуусунда окуп, калаада болчу. Анымды ошол жактан Гермен урушуна алып кетиптири, көрбөй калдым ошо бойдон. Кат да келген жок. (*Тыным*.) Эң кенжем Кенжалы болсо уруш бүтөөр жылы, он жетиге жаңы чыкканында кеткен. Чунак десе, оёнкаматка барып, жашын чоңойтуп айтып, өзү суранып кетиптири. Келип калса мага айтпай кеткендиги үчүн урушуп, бул таяк менен аркага салат элем. Анан ошонуку жакшыбы? Улуулары бардыгы өзүмө айтышып, кайра бат эле келип калабыз дешип, убадаларын берип жатып кетишсе, ал болсо районго балдар менен ойноп барып эле, андан ары кете бериптири. Өзүмө айтып кенешсе деле жиберет элем го, чунакты.

Ырасул: Чоң эне, анан андан кат келдиби?

Кемпир: Болгону бир эле кат келди согушка кирген жатабыз деп. Болду, башка такыр кабары болгон жок. Анан ошонуку жакшыбы? Сен деле апаңдан уруксат сурабай бир жакка кетсен, ал капа болот да. Чынбы?.. Баарынан дагы Кенжалымдын тумагын кийбей кеткенин карабайсыңбы. Ай, кулагы үшүдү бекен? (*Койнунаң тумак алып чыгат*.) Мына, бир кийген бойдон... Чаңын бир маал тазалап коём. Кышында келип калса кийип алаар. Шапкечен кеткен болчу. Кээде минтип, журөгүм лакылдаганынан, жолдон кезигип каламбы деп койнума салып алам. (*Тыным*.) Кой, мен бажылдап эле бабырай берген турбаймынбы. Жүр, чай көёйн, мени менен чай ич.

Ырасул: Жо-ок, кереги жок, чоң эне. Апам издең жатса керек. Тезинен үйгө кел деп калган. Издең убара болуп калат бекер.

Кемпир: Аның да чын. Эне байкуш балдарым дейт тура. Коё турчу (*кирип кетип, бир пастан кийин кайра чыгат*). Анда эмесе тос чөнтөгүндү, Кенжалымда деп камдап жүргөн куруттар. Баарын эле алчы, ага буюрганы тургандыр. Кээде Кенжалымды эми келбей калабы деп да ойлойм...

Ырасул: Ка-ап, тим койбойсуз да. Жетет, аз эле... Балким, уулунуз келип калаар...

Кемпир: Шып этип эле түн ичинде кирип келчүдөй сезилет. Эшикти да такыр илбейм түндөсүн. Түшүмө баятысында болуп эле кирет.

Ырасул: Мүмкүн келип калаар... (*Тыным.*)

(Акен кирет. Башында кулакчыны кайрылган эски тумак, үстүнде эски күпайке. Бутунда клоундардың кайрылган батинке, эки бағалеги түрүлүү. Кирип келип эле жалтайлап, Ырасулга колун сунат.)

Акен: Ассалоому алейкум! (*Кол алышам.*)

Кемпир: Эмне, бат эле келип калдың?

Акен: Нурагы чал өзү эле кайтарып кетти. Эртең бул Ырасулдардың кесүүсүн кайтармак болдум. Качы байкем жана айтты.

Кемпир: Мейлиң анда, бүгүн эс ал. Ансыз деле чарчап жүрөсүн, байкүшүм.

Акен: Эжеке, Кара-Балтага мончого барып келейинби?

Кемпир: Мейлиң. Ич кийиминди которунуп ал, мен сен келгенче жууп көюн.

Акен: Ырасул, тетиги киши силердикине келатыптыр. Жана айылдын аягынан менден силердин үйдү сураган.

Ырасул: Кана? Аа, Айдар таякем турбайбы. Ал шаарда жашайт. Былтыр мен шаарга бардым дебедим беле, ошондо ушул таякемдикине барганбыз. Тогузунчу кабатта жашайт. Үйүнүн ичинде бир тұтқытөн ысық, муздақ суусу агат. (*Айдар кирет.*)

Айдар: Салам айттык жалпыңа. Ой, Ырасул, кандай? Мурдуңду дурайын. Чоң жигит болгон турбайсыңбы.

Ырасул: Ассалоому алейкум, таяке!

Айдар: Алексалам. Үйдө ким бар? Атан, апаң үйдөбү?

Ырасул: Апам үйдө. Атам болсо чоң энeme күмбөз жасаткан, ошону тарттырып келгени кеткен. Эртең кырк ашын берип, күмбөздү орнотобуз деген. Бүгүн эртең менен эле сизди такыр келбей койду го деп жаткан.

Айдар: Э-эй, абышка. Иш чачтан көп. Аны түшүнбөй эле апаң жөн жок таарына берет. Шаар дегениң силердин айылдағыдай эмес да.

Ырасул: Таажеңем келген жокпу?

Айдар: Кайдан келет, диссертациясын жактаган жатса. Э-э, койчу, сен буларды түшүңгөнчө али көп бар. Жүр кеттик, үйгө, абдан чарчап келдим. Бул жакка жетиш өзүнчө эле тозок экен. Автобуста эл жыкжыйма.

Ырасул: Чоң эне, эми мен кетейин.

Кемпир: Алма жегиңер келсе, күндүз келип жегиле. Бутагын сындырып, көгүн үзбөсөнөр эле болду. Силер жебегенде мен аны көргө ала кетет белем. Анда азыр шашып турсаң бара кой. Эртең келип, Кенжалимдың жазган катын окуп берчи, жарайбы?..

Ырасул: Жаратыт, чоң эне. (*Чыгып кетишиет.*)



Кемпир: Бул ким экен?

Акен: Ырасулдуң таякеси экен.

Кемпир: Аа, Асылдың шаардагы ииниси турбайбы. Учурашууга да жараган жок, көктөн түшө калгансып. Жүр, мен сенин кийим-кеченди жууй салайын, сен эртерээк мончого барып кел. Кеч калба, мас-саастар уруп кетип жүрбөсүн. (*Кетишиет*.)

## КӨШӨГӨ

### II СҮРӨТ

Айылдың чет жакасындагы көрүстөн. Алыста калың бак. Бейиттердин че-тинде кичинекей жыгач үй. Анда мүрзөчү чал жашайт. Нарытан майкечен, баштарына саман калпак кийишкен, колдоруна түйүнчөктөрдү көтөрүшкөн Качы менен Айдар. Күн чак түш. Аптап.

Качы: Күн дал төбөдөн ачуу тиймей болду го. Бир аз салкындасын. Ага дейре дем алыш алалы. Кудай буюрса бир-бир жарым сааттык эле иш калды. Эми бир чамдасак, заматта бүтүрүп коёбуз. Кел, ушул жер салкыныраак экен, анча-мынча шам-шум этип алалы. (*Экоо төң отуруушат*.) Эжең бир нерсе салганы жатты эле, деги эмне салды экен. (*Баштыктан нан, чучук, бышырылган эт алыш, жерге гезит салып, көй баштайт*.) Оо, кайран эргул, эң негизгисин унуппаптыр. (*Бир шишие аракты жерге коёт*.) Кечээ катуу кетип кооптурбуз, баш тим эле ашкабакча ортосунан чарт жарылган турат. Башты жазып албасак болбойт. (*Стакандарды алыш, куя баштайт*.)

Айдар: Жезде, бул күмбөз канчага бүттү?

Качы: Баш-аягы, тезирээк бүтсүн деп берген шабашкасы менен жыйырма мингэ чамалады көрүнөт.

Айдар: М-да-а. Бир топ эле кымбат болуптур.

Качы: Мейли. Болсо, болсун. Айтканга жакшы, береги Качы азamat, атасына жыйырма мин сомго күмбөз койдурду деп. (*Айдарга стакан сунат*.) Кана, Айдаке, алыш жибер. Сенин деле башың ооруп калгандыр. Анын үстүнө шаардыктар бир ичеги болуп калгансыңарбы, дегеле оокат жебейт экенсин. Оокат ичпей ичкеник адамды чагып коёт. Бол, алыш жибер, денең жибий түшсүн.

Айдар: Болуптур, жезде. Куданың күмбөзүнүн түбү бекем болсун. Калган балдардың өмүрү узун болсун. Кечирип коёсуз, куда каза болгондо келе албай калдым шарт болбой калып. Ийгиликтин эрте-кечи болбойт эмеспи. Болуптур, сиздин ден соолук үчүн, жезде. (*Аракты алыш жиберип, закуске чайнайт*.)

К а ч ы: Эч нерсе эмес, ийгиликтин эрке-кечи болбойт. Тұбөлүгү тұз болуп, аман жүрсөнөр болду. Намыс деген намыс экен, атамды дүнгүрөтө эле койдук. Эки бәэ сойдук. Эми минтип жыйырма миң сомго күмбөзүн койдуруп дегендей, арбагы ыраазы болсун чалдын. Болуптур, анда, мен да алтып жиберейин, жакшылыкка болсун. (*Аракты алып жиберет.*)

А й д а р: Силердики жыргал, жезде. Таза аба, ичкеницер кымыз. Эртең менен туруп ишке баруу деген жок. Бизге окшоп таңдан кечке кайып үстөлдө мык менен кагып салғандай жылбастан отурбайсыңа. Бизге окшоп, килолоп эт сатып жебейсинер.

К а ч ы: Бирок элчылап кино-оюн көрбөй, тоо-таштын башында мейли жай, мейли кыш дебей жашагандан кечип, өзүнүн шаардагы уу-чуусуна беле качкандар да жок эмес. Тұндө көрдүң го, биз менен бирге отурган кордондун корукчусу Кадырды. Мурда анын ордуна иштейм деп келген немеси бир айча әптеп чыдады да, алтын берсе да урдум ушул жеринди деп баса бербедиби. Ар бир жыргалдын кууралы да болот, Айдаке.

А й д а р: Үч-төрт жылча иштеп, мал багып байып, акча чогултуп, аナン шаарга баса берчү жер экен.

К а ч ы: Ал бир айтканга. Бул жерде эмне акча талаада жатыптырыбы. Кана, байысак биз байыйт элек ко. Артықбаш байлыктын кимге кереги?.. Баш аман, бала-бакыра эсен болсо болду, өлбөгөн оокат бар. Кийим жыртык эмес, тамак-аш жетиштүү...

А й д а р: Ошентсе да...

К а ч ы: Сен, Айдаке, эми бир аптача жакшылап эс ал да балдарды интернатка ала кет. Быйыл менин Үрасулум менен береги Кадырдын уулу окууга киришет. Өзүң алтып барып, маалимдерине табыштап кой. Эртели-кеч булар көнүп кеткиче көз сала жүр. Кудай буюрса, бүтүн чоң жардамың тииди. Жүрөк заада болуп жүрдүм эле, күмбөздү кантип орнотом деп. Көктөн түшкөндөй ырас келип калбадыңбы. Келээр замат ишке салды деп ката болбо.

А й д а р: Жо-о-ок, жезде. Капачылык жок. Андай ойдон алыспыз.

К а ч ы: Биз таңынан чөпчүлөр менен кетебиз. Сен зериксөн «чып этмени» алтып, уларга чык, балык кармайм деп жатпадын беле, Кара-Балта дайрасында балык көп, балык кармап эрмекте.

А й д а р: Да-а... Мен силердей болсом тим эле чириген бай болот элем. Дайрадагы балыкты тор, жер жардыргыч менен жардырып кармап алтып, базарга алпарсам, кире берген эле жерден килосун 300 сомдон талап кетишмек. Ах, силер, силер...

К а ч ы: Ата-бабабыз кылбаган иш да ал. Биздин колубуздан андай иш келбейт. Ата-бабам соода кылып көрүшкөн адамдар эмес. Калган оокат деле жетишет.

А й д а р: Жезде, береги, көрдөн чыга калгандай болуп, бүкүрөйүп жүргөн чал ким? Биякта темселеп эмне кылып жүрөт?



К а ч ы: Аа, ал мұрзөчү чал. Бир байкуш. Ушул мұрзөлөрдү кайтарат. Береги кичинекей жыгач үйдү көрдүңбү? Жайдыр-кыштыр ошондо жашайт.

А й д а р: Аны бул жерге ким койгон?

К а ч ы: Жыгач үйдүбү?

А й д а р: Жо-ок, мұрзөчү чалды?

К а ч ы: Эч ким койгон эмес. Өзү эле. Мунун өзүнчө тарыхы бар.

А й д а р: Кызық экен.

К а ч ы: Чалдын бул көрүстөндү мекендеңгендине беш-алты жыл чамалап калды көрүнөт. Мурда бул чал да очор-бачарлуу болгон. Төө-Ашууда тешкен тоо башталганда биринчилерден болуп кабыл алынган. Дурус иштеп жүрдү. Айлыгы көп болот экен, бат эле ирденип алды. Кырсыкты кайдан деп болбойт тура. Бир күнү тоодон түшүп келип, кайгылуу окуянын үстүнөн чыгат. Эшикти тартса бек. Тарсылатса да эч ким ачпайт. Терезени сындырып кирип барса аялты, балдарын бүт ис уруп, түбелүккө көөшүп, уктап калышыптыр. Мындай кайгыны эгерим адам баласына бербесин. Дароо эси ооп жыгылат. Улам бириң кучактап, өпкөлөп ыйлай берет. Эл келип, аран дегенде койдурушат. Ошондо бир түндө гана бети-башы чүкөдөй чүрүшүп, чачтары ак бубак болуп калган имиш.

А й д а р: М... да-а... Боор ооругудай эле экен.

К а ч ы: Бир баласы ошондо интернатта Кара-Балтада экен. Анысы да кийинчөрәэк бузулуп кетти. Азыр түрмөдө дейт ко.

А й д а р: Чалды ого бетер шорлоткон турбайбы.

К а ч ы: Шорлотту чалды. Баласынан күдөр үзгөн көрүнөт, эми минтип жайдыр-кыштыр мына ушул мұрзөлөрдүн арасында. Мұрзөлөрдүн айланасын тоскон да ушу. Эс-акылышынан айнып калды көрүнөт. Кой, андай кайгыны бизге бербесин, андан көрө алдындағыны алып жибер.

А й д а р: Болуптур, жезде, жанагы эле айткан сөздөр, аманчылык болсун. (*Беттери чүкөдөй чүрүшікон, көз кычыктары шорологон, чокчо сакалчан, бир алкағы жарака кеткен көз айнекчен мұрзочу чал кирет.*)

К а ч ы: Ассалоомуалейкум.

Ч а л: Үя?

К а ч ы: Ассалоомуалейкум дейм!..

Ч а л: Алек салам, алек салам. Ээ, балам, кулакты кудай алып койғон.

К а ч ы: Отурунуз, аксакал. Даам ооз тиийиз. (Чал чөгөлөп отура калып, бата окуйт. Бардыгы алакан жайышып, бата кылышат.) Кандай, аксакал, дурус эстелик болуптурбу?

Ч а л: Дурус, дурус. Жакшы жасатыптырың, Качы балам. Сүрөтү күдүм эле өзү! Жаш арчаны отургузам дегениң да дурус. Отургузуп койсон, өзүм дайыма суу куюп турам. Мени урушта бир жолу өлүмдөн алып

калды эле. Тириүчүлүктө көр оокат деп жүрүп, ал жакшылыгын актаган жокмун. Эми жок дегенде мұрзөсүнө көпкөк арчаны көкөлөтө өстүрөйүн. Арбагы бир ыраазы болсун.

К а ч ы: Ыракмат, аксакал. Өзүм да ұзбөй келип турам. Эми бюстун жасатсамбы деп ойлодум эле.

Ч а л: Бустуң эмне?

К а ч ы: Таштан чегип жасайт, аксакал. Кудум эле дал өзүндөй болуп калат. Тиги Сосновкадагы контордун жаңында Лениндин бюсту турат ко. Дал ошондой...

Ч а л: А-а, дурус, дурус. Анда тим эле сонун болбойбу. Баарыбыз тен өлгөндөргө мына сендей мамиле кылсак кана, атаганат!

А й д а р: Э-э, абышка, өлгөндөн кийин бүттүң да. Эстелик кылып, арча өстүрүп-өстүрбөгөндө эмне пайда. Сөөгүң чирип, сөпөт болот да калат. Бул тим эле убара да.

Ч а л: Тукумұн гана өскүр десе!.. Кантеп айттың ушуну. Эмне өлдү деп эле итке сүйрөп ташташ керекпи?.. Кандай ақылсыз немесин, ыя? (Чал таяғын алтын таптағанда, Айдар колу менен башын калкалайт.)

А й д а р: Жинди неме го...

К а ч ы: Ачуунузду келтирбениз, аксакал. Ал жаштық кылып жатат.

Ч а л (демиккенин басып): Дагы құдайга шүгүр, заман жакшырып, минтип жапа-тырмак күмбөз коюп жатышат. Бул маркұмдардың злесин эс-керүү. (Айдарга) Андан көрө, сiler билимдүүсүңөр, айтсанар боло, бардық айылдардагы көрүстөндөрдү ушу биздикиндей кылып тосуп, жакшылап карашсын. Кәэ бир айылдарда көрүстөндөрдү мал-сал аралап, жер менен жексен кылып салышат экен. Ата-бабаларыбыздын арбагын сыйлашыбыз керек да. Өлгөндөр бейкапар, эч нерсени сезбейт деп көз жумду кылып коюу жарабаган иш. Мына, Качы балам, кудай буюрса, сен сонун күмбөз жасатыптырсың. Эми өткөн-кеткендер маркұм Өмүкөмдүн сүрөтүн көрүшүп, бата окуп кетишет. Өзүндүн да көңүлүң жай болот. Чынбы?

К а ч ы: Чын, чын.

Ч а л: Качы балам, мен баарын байкап жүрөм, сага ыраазымын. Ушунча болгону сендей күйгөн жанды ушуга дейре кезиктирибегем. Кәэде мейли жаш, мейли кары адам каза болсо эптеп жерге жашыра койгондон кийин көрүстөн тарапка экинчи бир басып келбegen жандар бар. Өлгөн кайра тириле коймок беле дешет окшобойбу. Бейитке келишип, маркұмдун злеси менен сүйлөшкөндү билишпейт да алар. Угуп жатасынбы, балам?

К а ч ы: Айта бериниз, угуп жатам.

Ч а л: Кәэлери көрүстөнгө келишкени менен маркұмду эскеребиз дешип, аракты абдан ичип алышып, эмнеге келишкендигин унутушуп, ырдашып, кәэде мушташканга чейин барышып, бет келди тарап кетишет. Тириүчүлүктө баары болот. Өлгөндөр гана эч нерседен бейкапар. Эгерде ушундай жосунсуз жоруктарды билишсе наалат айтышат беле!..



К а ч ы: Адамдардын ар түрдүүсү болот эмеспи, аксакал. Беш кол тен эмес.

А й д а р: Жездө, магнитофон тигил жакта калган го дейм. Сиз алыш келген жок белениз.

К а ч ы: Жок. Жана күмбөздүн наркы кырына коюп жатпадың беле. Ошол жерде болсо керек.

А й д а р: Сиз бир аз сүйлөшө турунуз. Мен сууга бир чүмүп келе көёюн. (*Чыгып кетет*.)

Ч а л: Өңү-түсү башкача... Бул чоочун кайсы жигит?..

К а ч ы: Кайним болот, аксакал. Шаарда иштейт, өкмөт...

Ч а л: Аа, болсун. Бирок сүйлөгөн-эткени орунсуздай... Көнүлүңө кетпесин.

К а ч ы: Шаарда окуп, шаарда чоноиду. Бир үйдүн эркеси... (*Пауза*.)

Ч а л: Э-э, Качы балам, ақыры барабыз баарыбыз ал жакка. Керек болгондо кудай кудуретим өзү эле алыш кетет. Нечендерген асыл адамдарды деле алыш кете берет тура. Мына, сенин атаң, Өмүкөм, адамдын асылы эмес беле. Бешенеге жазылганы ушул экен, балам, оо дүйнөгө сапар алды. Адам баласы өлбөй калбайт тура. Өлгөндү ызаат менен көмүү, аны эскерүү милдет. Эми кез-кези менен куран түшүрүп тур. Өмүкөм дурус киши эле, ыйманы жолдош болсун.

К а ч ы: Рахмат, айтканыңыз келсин.

Ч а л: Э-э, балам, түрүүчүлүк деген түрүүчүлүк. Өлгөндүн артынан кошо өлбөйт. Адегенде жандан да кечкиң келип кетет, бара-бара мезгил откөн сайын ақырындал түңүлө баштап, кадырессе жашоого өтөт экенсин. Мен деле катын-балдарымды ис уруп өлгөндө жашоодон кечип, өлгүм келген. Нечен жолу өлүүгө камданып, бирок тирүү калган Сапарымды аядым. Ана-мынча дегиче убакыт да өтүп кетти. Мына эми минтип жер үстүндө эптеп жашап жүрөбүз. Тагдырдын башка салганына көнбөсөкө айла жок экен.

К а ч ы: Туура айтасыз, аксакал. «Тагдыр башка салса, кубарыңдын ақысы барбы» деген турбайбы. Түрүүчүлүктө көп нерсени этибар албайт экенбиз. Кийин кеч болуп калат экен.

Ч а л: Аның калетсиз. (*Өйдө обдулат*.) Кой, мен да өз мүрзөмө барып, бата окуп, арчаларга суу куяйын. Жана менин мүрзөмдүн жанында кайдагы немелер отуруп алышкан деп, бул тарапка жөнөдүм эле. Көрсө, сен экенсин, балам. Бир сага айтаарым, мындан ары алдагы ичкилик деген немени көрүстөндөн иччү боло көрбө. (Экөө жасакын жердеги күмбөзгө барышат. Алар катар отуруп, чал куранды баштайын дегенде бирөөнүн катуу-катуу басканы, добшуун катуу чыгарып, кыңылдан ырдаганы угулат. Экөө дароо баштарын жасалт бурушат. Айдар колундагы магнитофонун болушунча катуу буран салыптыр. Ала-куусу байкалат.)

Ч а л: Ой, чунак, акырын. Тойдо отурғансып бакырасың да. Төөчө желбей акырын бассаң боло, бул жерде уулдарым жатат. Балдарым... Аялым... Уктап жатышат...

А й д а р: Кызык киши го бул. Кайда уктап жатышат?

Ч а л: Береги мұрзәде. Даңылдатып уйкусун бузба алардын.

А й д а р: Жинди неме го...

К а чы: Айдаке, магнитофонуңду өчүрүп койчу. Аксакал балдарына куран окусун, чогуу бата кылалы. (*Айдар магнитофонуңду очүрүп, чалга таңыркай карап, соомой менен мэссиң көргөзүп, чалды шылдың кыла чыгыт кетет. Чал куран окуйт. Экоо алакан жаса бата кылышат.*)

Ч а л (чөгөлөп түрүп): Ушундай, байбиче. Мен курдуулар бир четиңен кетип жатышат. Шашпа, аз калды көрүнөт, мен да өзүңөргө барып калаармын. Эмне мынчалық жалооруп тиктейсин? Сагынтынар го мени аябай... (*Чал козундогу жаситы аарчымыш болот. Анын көз жасы капкан эле курган бүткөн. Козундө азыр шородон башка эч нерсе жок.*)

К а чы: Катын-балдарыңыздын кайтыш болгонуна бир топ эле болуп калды көрүнөт, ээ?

Ч а л: Булардын каза болгонуна быйыл туптуура он сегиз жыл болот. Убакыт дегениң учкан күштай зымырап өтө берет экен. Ал кечээ эле болгондой сезилет. Кантем, быйыл туптуура жыйырмага чыкмак. Бир күндө эле жайрашты да калышты. (*Тынным.*) Мен болсо минтип алигे өлбөй жүрөм. Алып кетсе эле дейм кудайды, анткениңе болбайт экен. Ичээр суун түгөнгөнчө кыбырап жүрө берет экенсиң. Акыры барабыз го ал жакка, эмне дүйнөгө устун болмок белек (*Эстеликтеги сүрөткө көз жүгүрттөт*). Аялым бар болгону отуз беш жыл гана жашады, ал эми кенже уулум эки гана... Түрмуштун кызыгына жаңы гана бата баштаганда минтип чым жазданды да калды. Менин көргөн күнүм менен иштери жок.

К а чы: М... да-а... Аксакал. Өлгөн кайдан билсин. Өлгөндүн өз шору тура.

Ч а л: Кудайга топук кылбай жашап жүрөсүңөр, балам. Жанагинтип ичип алыш, көрүстөндө паркта сейилдегендей жүрүшөт. Балам, сен дегинкиси арак ичип, эч качан көрүстөнгө келбе. Арбактар арак ичкен кишини жактырбайт дешет. Дегинкиси ичкилик курусун. Сопсоо эле сомодой жигиттердин ақыл-эсиси алыш коюп, жинди кылып жатат. Мына менин аман калган жалгыз уулум Сапар же өлүү болуп жер астында эмес, же тирүү болуп жер үстүндө эмес, айтор, өз дайын өзү таппай калды. Жаштайынан аракка берилди. Катындан катын тандады. Жөн жашабай, арак ичип алыш, көрүнгөн менен мушташып, түрмөден чыкпас болду. Деги азыр заман жакшырган сайын, жаштар бузулуп баратат. Арак ичип алышып, мушташат да жүрүшөт. Топук кылган адам аз. Туурабы?..



К а ч ы: Туура, аксакал, туура.

Ч а л: Жалгыз калган бала деп, Сапарымды колдон келишинче асырадым. Оозунан сөз чыга элкете кийим десе, кийим, аш десе аш даяр. Иттин баласын көзүнө карап жүрүп, өзүм да жаман үйрөтүп койдумбу деп ойлоп кетем. Аракты койсончу, бул жакшы жакка алыш барбайт деп канча какшап жүрдүм. Бир кулак кагыш кылып койсочу. Адегенде өлөөрчө арак ичип алыш, мушташып кетишип, бир жаш баланын көзүн чыгара кюоптур. Беш жылга кесилди. Эптең түрмөсүн таап барсам, капкара кийгизип, чачын устара менен таптакыр кырып коюшуптур. Момурайып эле жоош. И-и, эшек куртуң мурдуңан түшкөн экен деп ойлодум. «Ата, жаңылыптырымын. Аман-эсен бошоп барсам, башкача жашоону баштайбыз», – деди көңүлүмдү жубатып. Ишенип калдым. Мөөнөтүнөн эрте бошонуп келди. Адеп бир топко зымпыйып эле жүргөнсүдү. Анан көп өтпөй эле эски оорусу кайрадан башталды. Иштеген ишинен бошотуп коюшту. Арак ичип алыш, көрүнгөн жерге түнөп калуусун баштады. Акыры дүкөнгө ууруга кирген жеринен кармалыш, он жылга кесилип кетти. Андан биротоло көңүлүм журт көчкөндөй калды.

К а ч ы: Эми кат келип турабы андан?

Ч а л: Кат жазганын да койду. Өзүм барайын десем, кайсы жерде экендигин да билбейм, анын үстүнө демим кыстыгып, машинеде да жүрө алчудай эмесмин. Деги кайда болсо да тирүү жүрсө эле болду. (*Тыным*) Мурункусунда түрмөгө барсам толтура эле жаш балдар. Бир четинен кишинин боору ооручудай. Баарын кылган ичкилиик. Арагың жаман нерсе тура. Айтаарым, сен Качы балам, ичкилики иче көрбө. Сен эстүүсүн, иссең да эсиң менен ич.

К а ч ы: Акылыңызга ыракмат, аксакал. Бериңиз алдагы чакаларды, арчаларга мен суу күя салайын. (*Качы эки чаканы алыш чыгып кетет. Чал күмбөздөгү сүрөттөрдү сүртүп кирет. Качы суу алыш келип, арчаларга суу күяят.*)

Ч а л: Ыракмат, балам. Өркөнүң өссүн, өмүрлүү бол. (*Ошол учурда машинанын пипилдеткен унү угулат. Алыстан кыйкырган адамдардын үндөрү*): А-а, менин күмбөзүмдү алыш келишкен окшойт. Кой, мен барайын. Жакшы кал, балам.

К а ч ы: Кайсы күмбөздү, аксакал?

Ч а л: Ээ, балам, көзүмдүн тирүүсүндө күмбөз орнотуп коёон дегем өзүмө. Баламдын кейпи тигил. Эл-жүрт бар, өлсөм эптең денемди жерге жашыраар. Анан жакын адамың болбогондан кийин ким эле күмбөз орното койсун. Көзүмдүн тирүүсүндө орнотуп койсом, көңүлүм да бир бет жай болот. Кой, тигилер күтүп калды көрүнөт, мен барайын. Ал эми арчалардан кам санаба, күндө суу куюп турам. Бар, сен да ишице. Бабырап сени көпкө кармал койдум окшойт. Башыма ар кандай ойлор келгенин эле божурап койдум. (*Айдар кирет, качы суу.*)

Айда: Суу куп гана сонун экен. Тим эле сергий түштүм.

Качы: Күн кадимкидеги салкын тартып калган турбайбы. Калган ишти бүтүрө салалы. (*Алдындағыларды чогултуп, баشتыкка сала баиштайды.*)

Чал: Береги антаңдан бизди карай жүгүрүп келаткан ким болуп кетти, Качы балам? Дегеле жүрүшү катуу антаңдан, жоо кууп келаткансып.

Качы: А-а, жинди Акен турбайбы. (*Акен кирип келет. Энтиккен. Мурдағыдай эле устүндо эски купайке, башинида кулакчыны түрүлгөн түмак, эки бағалеги түрүлүү.*)

Айда: Вот, еще один чудак.

Качы: Ой, Акен, деги тынччылыкпыш? Жоо кууп келаткансып, шашып алыптырсын да...

Акен (*мұрзочу чалга*): Аба, эжем, өлүп калды.

Чал: Кантет! Чунак десе, ошентип да айтчу беле, дүйнөдөн кайтты дебейсінбі.

Акен: Бил-бейм. Тегеректеги кишилер эле эжекен өлүп калды, жүгүрүп барып мұрзөчү чалга кабарла дешкенинен эле...

Чал: Э-э, ошолордун жолу болсун. Адамча да сүйлөй алышпайт. (*Бійлан жсаткан Акенге*) Кой, балам, кайрат кыл, ыйлаба. Ыйлагандан пайда жок. Андан көрө жүр, менин күмбөзүмдү түшүрүшө сал, тез бүткөрө салып, экөөбүз биргө баралы. Кайран Калипа кемпир да кеткен экен... (*Экөө чыгып кетишет.*)

Айда: Тигинисинен да ашып түшкөн мунусу ким, жездे?

Качы: Мунусу да бир шордуу. Кайдан, кантип келгени эч кимге белгисиз. Ата-тегин да эч ким билбейт. Эч кимге зыяны жок бир макулук. Жанагы Калипа кемпирдикинде жашачу. Аны менин эжем болот дептир бирөөлөргө. Аныгына чыккан эч ким жок, элдин да иши жок аны менен.

Айда: Эй, бир бечара турбайбы...

Качы: Ошондой бир бечара, байкуш. Азыр калган ишти бүтүрө салалы да, үйгө кайталы. Калипа кемпирге барып көз көрсөтүш керек. Э-э, бечара, барсын жарыктык. Ыйманы жолдош болсун. Бир топко төшөккө жатып кыйналып калды көрунөт. Мына, кемпир өлүп калып, жанагы Акен бечарага кыйын болгон экен.

Айда: Өлсө кемпир өлөт да, ага жиндинин эмнеси кетип жатыптыр.

Качы: Караан болчу да ага. Эмнеси болсо да кыйын эле болду. Жүр, түш ооп калыштыр, калган ишти бүтүрө салалы. Кел, Айдаке, мобунун калганын кимге сактамак элек, ичип салалы. (*Экөө калган аракты ичишип, чыгып кетишет.*)

## КӨШӨГӨ



### III СҮРӨТ

Мурдагыдай эле көрүнүш. Бирок көрүстөндүн башка тарабы. Зуура кызы Айша экөө күмбөздү сырдоо менен алек.

**А й ш а:** Апа, сен бир аз эс алыш алчы. Калганын өзүм эле бүтүрө салам.

**З у у р а:** Чарчаганым жок, кагылайын. Мен сырдалап бүтүрө салайын, сен тиги эки чакага суу алыш келип, арчаларга суу куюп койчу. Күн ысыган турат окшойт.

**А й ш а:** Макул, апа (*Чакаларды алыш чыгып кетем.*)

**З у у р а:** Атасы каза болгондон бери кызым чүнчүп жүрөт. Окууга барбай калганына ичинен туталанат көрүнөт. Бирок сыртынан сыр билгизбейт. Аман болсо эмдиги жылы өтүп кетээр. Түндө береги Качынын шаардан келген кайниси өткөрөм деди го. (*Айша суу которуп кирип, арчаларга суу куяп. Сахнанын экинчи тарабынан Айдар көз ымдал, Айшаны чакырат.*)

**А й ш а:** Апа, сен үйгө өзүн бара берчи. Мен Каленге жолуга кетейин. Аナンыраак барам.

**З у у р а:** Мейли барсаң бар. Андан көре Шакинди көрсөң үйгө кел деп койчу. Күн ысыкта төбөсүнөн күн өтүп жүрбөсүн. Таңдан кечке ушул, үйгө турбайт.

**А й ш а:** Макул, апа. Кеттим, мен (*жүгүрүп чыгып кетем*).

**З у у р а:** Деги бойго жетип калды, өз тенин таап, бактылуу болгой эле. Атасы да турмушка чыкканын көрбөй кетти. (*Бышактап ыйлайт. Нарытан мұрзочу чал келип, Зууранын катарына отуруп, бата окуйт. Зууранын ыйы басылып, алакан жайып бата кылат.*)

**Ч а л:** Ырас, Зуураш, Жүкө адамдын асылы эмес беле. Аны эч ким танбайт. Эми миң ыйлаган менен пайда жок. Эгерде ыйлап тирилте алсак, баарыбыз жапа тырмак өңгүрөп ыйлабайт белек. Бешенеге жазылғаны ушул болсо айла канча. Адам баласы өлбөй калбайт экен. Өлгөндү ызаат менен көмүү милдет экен. Туура, кайғың оор. Бир да жолу чекеден чертишпеген, бир ооз катуу айтышпаган жарыңдан ажырап калуу чынында эле кыйын. Эми ыйдын да чеги болот. Ыйлаганыңды кой, белинди бекем буу. Маркум Жүкө, менин тентушум эле, ыйманы жолдош болсун.


**(Уландысы бар)**



## Күүдүлүлүк



Мамыр  
ИМИНЖАНОВ



# КОЧКОРБАЙ КҮҮДҮЛ

(Уландысы, башы өткөн санда)

### Намаз сатып алганда

Болуштун баласы Аркабайдын көңүлүнө бул ой кайдан келгенин билүү кыйын. Бир билгенибиз ал Кочкорбай менен төмөнкү айылдагы өлгөн жерге чогуу барып келген. Ошерде Кочкорбайдын кыраатын келтирип куран окуганын көрүп, оозу ачылып калган.

Бир күнү Аркабай болуш атасынын улгайып, көп ооруй бергенинен уламбы, же өзүнүн кемпайлыгынанбы, Кочкорбайга: «Намаз окуганды үйрөтөсүн» – деп келип калат. Ичинен күдүндаган куудул болуштун дөөпөрөс баласына бирди көрсөтмөк болот.

– Аркабай, алдыма жакшы ниет менен келген экенсин, – дейт Кочкорбай астыртадан карап: – Бирок намазды Өзгөн базарында сатыларын билбейт белең?

– Анда, ушу жекшембиде барсам кайдан табам? – Аркабай оозу менен угуп жаткансып куудулга анкайып карап калат.

– Жекшемби күнү Өзгөндүн чайкоо базарына кирип бараткан раваттын жанында ак селдечен бир киши сатат. Жакындал барасын да салам айтып мага намаз керек эле дейсин...

– Болду, болду, Кочуке. Ушу жекшембиден калбай барам.

Болуштун шашма Аркабайы «кошунуз» дегенге жарабай келген тарбайна алактап баратты.

Жекшемби күнү Өзгөндүн чайкоо базарына кире беришинде молдо-нун кейипин кийип, ичинен күбүрөнүп теспе тартып олтурган кишиге Аркабай айтылгандай барып кайрылып калат:



- Молдоке, мага намаз керек эле.
- Намаз керек эле? Бу өзүнөбү, же атаңбы?
- Өзүмө, Молдоке, өзүмө.
- О, баракелде! Мына балам, элүү тенге наркы.
- Пулун төлөп шаша алыш жаткан болуштун уулуна эскертип калды:
- Балам, бу кутудагы намазды үйүң алпарып, жакшылап даарат алыш Кудай Тааладан астейдил тилеп, ак дамбалдан башкасын чечип коюп «бисмилла рахману рахим» деп ачасын.
- Ырахмат, молдоке, ырахмат!

Кочкорбай ал күнү болуштун баласын алдап жолго салып коюп өзү Өзгөндө конок болуп калат. Эртеси айылына келсе дүң кеп-сөз: «Кечээ болуштун баласы Өзгөндөн намаз сатып келген экен. Кечинде үйүнө келип дамбалчан болуп намаз деген кутучаны ачса ачыркаган бал аарысын камап койгон экен, болуштун баласын чагып эсин эки кылыштыр. Бүгүн баары-жогу шишип жатат дейт».

Аны угуп Кочкорбай болуштун баласынын үстүнөн дагы күлүп калды.

## Сыйкырдуу камчы

Илгери эл кокту-колотто чачкын отурукташкан эмес беле. Ошондо Казы көр айыл аралап жүрбөгөн. Ал киши бир жолу түшүнөн чочугандай жүзбашы Жүзүмкүлдүн айылына келип калат. Көрчү тагдырдын буйругун, көз оорудай болуп ушул айылга Кочкорбай да келип калган. Бугунун шыйрагынан жасалган камчысын үйүрүп коюп дөңде олтурган Кочкорбайдын алдына Казы көр бастырып келе берет. Эч кимди өзүнө тенсингөй, атына алчактай олтуруп келаткан кишинин бир көзү майып экенин тууп калган Кочкорбай бир көзүн жуумп шыкаалап турат.

Кочкорбай менен ал-жай сурашкан Казы көр кеп тизгинин андан ары улагысы келип:

– Ааламда эмне жаңылык? Экөөбүз тен бирден көзүн алган көр экенбиз, көзүбүздү ачып олтурбайлыбы, – дейт Казы көр.

Анда Кочкорбай бир көзүн жырттайта карап, камчысын үйүрө көрсөтөт:

– Мобу камчы кызыр даарыган камчы. Эгерде сиздей азиз көрдү, мендей азиз көр ушу камчы менен сабаса көзү ачылып кетет деп айтылган. Айтканиңыз чын болсо, көзүнүздү ачышты кааласаңыз жонунузду тосунуз.

– Жо, жок, – деп чочуп кетет Казы көр, – көзду ачканы чын болсо биринчи сени уруп көрөйүн. Сенин көзүн ачылып кетсе, анан мени саба.

Кочкорбай макул болуп, тонун чечип, жонун тосуп берет. Казы көр «сыйкырдуу» камчы менен кара күчкө шыкырайган Кочкорбайды аяй бир-эки чаап көрөт.

– Колундан, касиеттүү камчындан айланайын, сени кандай кудай айдап келди эле быякка! – деп Кочкорбай Казы көрдүн колун өпкүлөп жиберет. Эки көзү сопсо болуп калган маңдайындағы кишини көрүп Казы көр да жалбарып кирет:

– Эми мени да сабап койчу ушу камчы менен! Сендей болуп менин да көзүм ачылып кетсин, ылайым.

Казы көр да чепкенин чечип, жыңалачтанган жонун тосуп берет. Алты кыр өрүлгөн камчы менен Казы көрдү эки-үч жолу чаап калганда эсчун жоготуп жатып калат. Ошондо Казы көр араң жан:

– Сенин көзүндү ачкан камчы менин көзүмдү эмне үчүн ачпайт?.. – деп бышактайт.

Аны билбедин дегендей ийнин күйшөгөн Кочкорбай камчысын үйрүп коюп басып кеткен экен.

## **Оной менен кыйын**

Алай-Кууда кымызга тойгон бир топ эл өзүнчө эле бир нерсени талашып жатышкан. Кымыз бышкан маал эле дешет. Ошогообу, талаштарышкандар алагүү.

Бул тараапка айылчылап келип калган төрт-беш атчандын ичинде Кочкорбай куудул да бар эле. Жанагы алагүү тартышкан эл атчандарга кайрылып калышат.

– Оо, туугандар!

– Ай, жолоочулар, калыс болгула!

Атчандар алардын өтүнүчтөрүнөн улам кылчактай токтоп калышат.

– Биз бир нерсени чече албай жатабыз – деди жанагы топтон сууралуп чыккан жоон-жолпу чарчы жигит: – Кайсы нерсе кыйын да, кайсы нерсе ондой?

Алды жакта турган атчандардын бир-эköе ийиндерин кысыша:

– Аны ушунча эл силер билбесеңер, биз кайдан билели, – деди.

– Жок, токтогула – деди ары жакта ат үстүндө туруп калган Кочкорбай: – Ал мындай, кайда болбосун муун мындай кыл, тигини тигиндей кыл деп буйрук бериш ондой. Ал эми ошону аткаруу кыйын.

– Во!

– Туура!

– Даанышман го бул киши?

Жанагы жаалаган эл туура жоопко табасы кангандай жым боло түшөт. Кочкорбайды ошерде тургандардын көбү ошондон кийин таанып калышкан дешет.

## **Кочкорбайдын Калбү менен айтышканы**

Илгери Кочкорбай шум Эши уулдан болгон Анды уулу Аңтар бийдикине көп келчүү экен. Аңтар бийдин аялы Калбү деген болгон. Ошол Калбү менен Ор-Казган деген жайлодо жецелеп ойноп жатып, Кочкорбай чачпагын чечип бекитип салат. Анда чачпагына алтын-күмүш сыйктуу ар кыл нерселерди тагынчу эмес беле.



Чачпагын катып, Кочкорбай көп күн жүрөт. Бир күнү өөнгө келип көң чаап, түштөн кийин өгүзүн минип кетип баратып, Каши-Кулак деген булактын боюнан Калбү женеси менен учурашып калат. Ошерде Калбү женеси менен учурашып калганда тийишп турганы:

Өөнгө бир барып көң чаптым, жеңе,  
Өрдөк бир учат көлдөрдөн, жеңе,  
Өксөп бир келем чөлдөрдөн, жеңе,  
Суусап бир кеттим суу берчи, жеңе,  
Суунда кошуп уу берчи, жеңе,  
Суунду ичип татайын, жеңе,  
Койнунда тынып жатайын, жеңе.

Анда Калбү женеси:

Барсан бир атың байлайын, уул ай,  
Астыңа килем шайлайын, уул ай,  
Ачык бир айран, көк кымыз, уул ай,  
Ана ошону берип жайлайын, уул ай.

Анда Кочкорбай:

Колоттун башы ээндир, жеңе,  
Койнунда Кочкор мээндир, жеңе,  
Жылганын башы ээндир, жеңе,  
Жытыңа Кочкор мээндир, жеңе.

Анда Калбү женеси:

Колотто жыргап жатуучу, уул ай,  
Койчуман курдаш сиз эмес, уул ай,  
Колонсо күндөр биз эмес, уул ай,  
Жылгада жыргап жатуучу, уул ай,  
Жылкычы курдаш сиз эмес, уул ай,  
Жылынчу күндөр биз эмес, уул ай,  
Барсан, бир атың байлайын, уул ай,  
Ат мингизип шайлайын, уул ай.

Анда Кочкорбай:

Жылганын башы ағынды, жеңе ай,  
Жытыңды Кочкор сагынды, жеңе ай,  
Колоттун башы ағынды, жеңе ай,  
Койнунду Кочкор сагынды, жеңе ай.

Анда Калбү женеси:

Огеле болбой ашыксан, уул ай,  
Астыңа атлас шайлайын, уул ай,  
Андан кийин жайлайын, уул ай...

Кочкорбай женеси Калбүнүн сөзүнө каттуу турарын билген соң, жо-  
готкон буюмун эске салып тийиштет.

Анда Кочкорбай:

Жоготконуң эмине, жеңе?  
Сүйүнчүсү бар беле, жеңе?  
Таап бир алдым бир деме, жеңе,  
Бүткөн бир бою зар неме, жеңе.

Анда Калбү женеси:

Тапканың менин күйүнчүм, уул ай,  
Козулуу койдон сүйүнчүн, уул ай.

Анда Кочкорбай:

Мен козулуу коюң албаймын, жене,  
Коюнундан калбаймын, жене.

Анда Калбү женеси:

Мунунду кой күйүнчүм, уул ай,  
Музоолуу уйдан сүйүнчүм, уул ай.

Анда Кочкорбай:

Мен музоолуу уюң албаймын, жене,  
Мурдагы жерден калбаймын, жене...

Кочкорбайдын женеси Калбү менен айтышы ушинтип кызып калганда булакка суу алганы кыз-келиндер келип калган экен.

## Ким акмак?

Анда жаз айлары экен. Кабыл ажы ошол жылы желе-желе кулун байлап, саба-саба кымыз жасатмак болот. Ал үчүн жандыктарынын санын көбөйтүү максатында базарга барып, он бештей жылкы сатып алат. Алып-сатардын жылкысына купулу толгон Ажы дагы өтүнөт:

- Ушундай жылкыдан болсо дагы алат элем.
  - Болот таксыр! Канча керек эле?
  - Азырынча мына жүз дилде. Кийин дагы кошом.
  - Күп болот. Базарга убара болбоңуз, жайытынызга айдал барам...
- Журтка келип жамбаштай жатып, дөөлөтүнө мас болгон ажы Кочкорбайды чакыртат.

Кабыл ажынын жылкы сатып алганын, алып-сатарга дагы жүз дилде берип келгенин эл оозунан уккан Кочкорбайдын келиши да шайдоот болду.

– Кочкорбай, сен ақылман жансың. Мага биздин элдеги акмактардын аттарын тизмелеп берчи, – дейт ажы мурутун чыйрата кытмыр жылмая.

Кочкорбай да өзүнчө башын чайкап кооп, күлкүсүн жашыра албады.

– Кечиресиз таксыр, акмактардын тизмесинин башында сиздин атыңыз жүрөт.

– Кантип, койсоңчу! – Кабыл ажы таң кала жамбаштап жаткан жери-нен тура калды.

– Алып-сатардын алып келбеген жылкысына жүз дилде берип келе берген акмакчылык го?..

– Ал деген алып келет.

– Алып келсе акмактардын катарынан сиздин атыңызды өчүрүп, алып-сатардын атын жазып коём.

Кийин Кабыл ажы жүз дилде алган алып-сатарды бир жылдай күтөт. Бирок жүз дилде да, жылкы да жок, ажы ақыры үмүттүн үзгөн экен. Ошондөн кийин Кочкорбайга мыш болуп, оро-пара келгенде айбыгып калган дешет.



## Кудайды тамашалаган молдо

Жаз алдында Баймырза бай катуу ооруп калат. Ушул аймактын алысжакынына маалым болгон тамырчы-молдо Акмат байдын үстүнө үйрүлүп түштү. Бар болгон кудуретин жумшады. Ошого жараша бай да ыраазы кылып жаткан.

Ошондой күндөрдүн биринде бейтап Баймырза байдын ахвалын сурай коёун деп Кочкорбай кирип бараткан. Акмат молдо байдын баштарабында кыбыла тараалты карап алып, алаканын жайып кудайга жалбарып жаткан үстүнөн чыгат.

– Оо, кудурети күчтүү Кудай Таалам, журт башчысы Баймырза байдын чымындай жанын алганча менин жанымды алсан ыраазы элем! Ушу кишиге көз артпачы...

Кочкорбай дабыш алдыrbай, Акмат молдонун жоругуна ыза болуп чыгып кетет. Анан молдону сынап, уяткарууну көздөгөн куудул түн бир оокумда байдын үйүнө кайра бет алат.

Бети-башын боёп, түрү сук жан алгычтай кийинген Кочкорбай каалгадан айбаттуу кирип келет. Бул тапта Акмат молдо Баймырза байга дем салып олтурган. Жан алгыч кылышын жалаңдатып шап кирип келген түрү шумдуктуу көргөндө Акмат молдонун эси эңгиреп, ачкан оозун жаба албай туруп калат.

– Кана, киминдин жанынды алайын! – деди Кочкорбай шек алдыrbай тиштерин шакылдатып, кылышын жаркылдатып.

– Урмат... Урматтуу Азирейил!.. Ким оору, ким соо көрүп турсаң керек, – дейт молдо эрини-эринине тийбей.

– Жо-ок, молдом, эртең менен: «Журт башчысы Баймырза байдын чымындай жанын алганча менин жанымды алсан», – деп жалынып-жалбарганың Кудай Тааланын кулагына жетиптири. Мени ошо кудуреттүү кудай жиберди сенин жанынды алып кел деп.

Кочкорбай кылышын ойнотуп демитип кирет.

– Жо! Жо-жок! Мен жөн эле тамашалагам. Сопсоомун. Ооруп жаткан мына бу бай. – Молдо жаналакетке түштөт.

– Кудай Таала менен тамашалашкан сен кандай как башсың, ыя?! Күф! Күф! – Ачуусу келгенин билдирген Кочкорбай тегеренип секирип-секирип алат: – Сенин тамашанды так Кудай Тааланын өзүнө айтпасамбы!

Каалга тараалка жөнөй берген Кочкорбайдын алдын тороп, бутуна жыгылган молдону аяп туруп калат. Анан куудул сырт кийимдерин чечип, бетиндеги боёгун аарчып, Акмат молдонун бетине тигилди:

– Ыйман, абийирин саткан жүзү кара!

– Кочкорбай, сен белең?

Акмат молдо жүзүн басып бүктөлүп, Кочкорбай шаша сыртка жөнөп кетет.

Ошондон кийин тамырчы-молдо Акмат журт которуп көчүп кетет.



## АДАБИЯТ ЖАҢЫЛЫҚТАРЫ

### Китеп базары иштеп жатат

Китепкөйлөр үчүн жакшы жаңылық: ар ишемби сайын баш калаабыздын «Ала-Тоо» кинотеатрынын алдындағы аянтчада китеп базары иштеп жатат. Ал, ұстүдөгү жылдын 11-сентябрьинде башталып, 18-сентябрьда республиканын президенти Роза Отунбаеванын келүүсү менен расмий улантылган болучу.

Борбор калаабыздын китеп дүкөндөрү, басмаканалары уюштурған жайма базарда балдар адабиятынан тартып философиялық, илимий ж.б. бардык багыттардагы китептерди табууга болот. Авторлор жаңы чыгарған китептерин да колтамгасы менен окурмандарына белек кылышып, мурда чыгарып, бирок мұмкүндүгү жоктугунан тарката албай жүргөн калемгерлердин китептерин сатуусуна да жакшы шарт түзүлдү.

Бул, китеп базарынын ачылуусуна Басмалардын жана китеп таркатуучулардын ассоциациясы жана Китеп палатасы менен «Туар» басмасынын көтөргөн демилгеси башкы себеп болгон. Эми китеп издегендер ар ишемби күнү saat 10.00ден тартып китеп базарына келип, каалаган чыгармаларын сатып ала алышат. Жайма базарда 9–10 класстар үчүн кыргыз тили жана адабияты сыйктуу 15 түрлүү окуу китептерин да табууга болот.



## **К.Акматовдун жаңы китеби**

Сентябрь айында Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, белгилүү жазуучубуз Казат Акматовдун «Тринадцать шагов Эрики Клаус» романы жана «Шахидка» аттуу повести камтылган жаңы китеби жарык көрдү. Жазуучунун романы үстүбүздөгү жылдын июнь айында Россиянын кеңири белгилүү «Дружба народов» журналында жарык көргөн. Ал эми «Шахидка» повести май айындагы саныбызда жарыяланып, окурумдардыбызга сунушталган болучу.

Калемгер өлкөбүздөгү жана дүйнөнүн ар кайсыл бурчунда өтүп жаткан курч окуяларды документалдуу тактык менен баяндап, адабиятыбызды жаңы, заманбап каармандар менен ийги толуктай алганы окурумдар жана адабиятчылар тарабынан айтылууда. Китеپ «Ала-Тоо» аянында ар ишемби сайын өтүүчү жайма базарда, «Тураг» басмасында жана борбордук китеپ дүкөндөрүндө сатыкка коюлган.

Китеепти «Тураг» басмасы демөөрчүлүк катары акысыз басып чыгарган.

Жакында «Тураг» басмасынан К. Акматовдун «Мунабия» жана «Шахидка» повесттери англис тилинде жарыкка чыкканы турат.

## **Кыргыз жазуучусу Америкада**

Сентябрь айынын башында ЮНЕСКОнун жана АКШ өkmөтүнүн атайдын чакыруусу менен Америкага кеткен жазуучубуз Турусбек Мадылбай Американы аралап жүрөт. Өткөн алтада анын «Күкүнүс» романы жана прозалык чыгармалары менен таанышып, жогору баа беришкен американлыктар жакында Айова штатынын Айова-Сити шаарында Турусбектин англис тилине которулган ыр жыйнагы менен таанышып, ырларынын терең маанилүү жана жаңычылдыгын баса белгилешти. Котормочулар кыргыз тилинин жана поэтикалык образдарынын англис тилине, алардын дүйнөтаанымына жеткирүүгө өтө татаалдыгын айтып беришти. Ал жолугушууга АКШ, Англия, Кытай, Венесуэла, Аргентина, Филиппиндер, Жаңы Зеландия, Түштүк Корея, Германия, Нидерланды, Джибути ж.б. өлкөлөрдүн жазуучулары,отормочулары жана адабиятчылары катышышты.

Ондон ашык тил билген жазуучубуз АКШнын Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портлэнд, Жаңы Орлеан дагы ж.б. шаарларында болуп, американлык калемгерлер, китеپ окурумдары менен жолугушуп, чыгармаларын окуп берет.



## «Манас» талашы

«Манас» эпосун ЮНЕСКОдо Кытайдагы майда элдердин маданий мурасы деп катталуусу Кыргызстан коомчулугун нааразы кылып келет. Эми маданият жана маалымат министри Садык Шер-Нияздын АКИпрессстеги билдириүүсү боюнча министрлик «Манас» эпосу кыргыз элинин маданий жана руханий байлыгы деп ЮНЕСКОнун каттоосуна арыз бергени жатыптыр. Эгерде арыз канагаттандырылбаса Казакстан, Россия жана Тажикстан мамлекеттеринин улуттар аралык тизмесине киргизилүүсү суралат экен. Анткени ал өлкөлөрдө да кыргыздар жашап, «Манас» эпосун маданий мурас катары эсептешери шексиз.

## Абайдын 165 жылдыгы өттү

Коншу Казакстандын Өскөмен (Усть-Каменогорск) жана Семей (Семипалатинск) шаарларында акындын туулуп-өскөн жери Чыгыш Казакстан обласынын Абай районундагы Жидебай жергесинде улуу Абайдын 165 жылдык мааракеси болуп өттү. Маараке 7-октябрь күнү Семей обласынын борбордук аятында акындын зор эстелигин ачуу менен башталды. Маараке Абай атындагы театрда салтанаттуу жыйын, чоң концерт берүү менен уланып, Шакерим университетинде илимий конференция, М.Ауэзовдун үй-музейинде, Жидебайдагы Абай менен Шакеримдин кабыр комплексинде, ат майданында ат оюндары менен эки күн шандуу өттү.

Кыргызстандан «Жаңы АлА-Тоо» журналы да мааракеге чакырылып, башкы редактордун орун басары А.Сарманбетов мааракелик иш-чараларга катышып келди.

## Нобель сыйлыгынын ээси аныкталды

Көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып, ар кандай божомолдор айтылып келген 2010-жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгынын ээси акыры анык болду. Абройлуу сыйлык перу-испандык прозаик, драматург Марио Варгас Льюсага ыйгарылды. Ал «бийлик түзүлүшүн кылдат жана тыкыр жазғандыгы, күрөшкө чыгып, женилип калган көтөрүлүшчүнүн жаркын образын даана чагылдыргандыгы үчүн» сыйлыкка арзыган.



## Нобель сыйлыгын адабият боюнча СССРден алган лауреаттар

**ПАСТЕРНАК Борис Леонидович** – акын, 1890-жылы Москвада туулган. Алгачкы ырлары 1913-жылы «Лирика» аттуу акындар жыйнагында жарык көргөн. Октябрь революциясында калыс позицияны тутуп, кийин-черээк кара сөз жанрында да жазган.

Белгилүү чыгармалары: «Близнец в тучах», «Доктор Живаго», ырромандар «Спекторский», «Тогуз жүз бешинчи жыл», автобиографиялык «Охранная грамота».

1958-жылы Нобель сыйлыгы ыйгарылганда аны алудан баш тарткан.

**ШОЛОХОВ Михаил Александрович** – жазуучу, 1905-жылы 11-майда Ростов обласындагы Вещенская станицасынын Кружилин хуторунда туулган. 1914–1918-жылдары Москвада окуп, сабатсыздыкты жоюу, ревкомдо башталгыч класстардын мугалими болуп иштеп, салык боюнча курсу бүтүрүп, азық-түлүк отрядында инспектор кезинде 1922-жылы большевиктер тарабынан атууга өкүм кылышып, кийин шарттуу жазага алмаштырылган.

Алгачкы фельетону 1923-жылы «Юношеская правда» гезитинде жарык көргөн. 23 жашында айтылуу «Тынч Дондун» биринчи китебин, 27 жашында «Көтөрүлгөн дын» романын жазган.

Белгилүү чыгармалары: «Донские рассказы», «Лозоревая степь», «Они сражались за родину» ж.б.

Сталиндик сыйлыкка 1941-жылы, Лениндик сыйлыкка 1961-жылы ээ болуп, 1965-жылы «Тынч Дон» романы учун адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган. М.Шолохов СССР жетекчилиги тарабынан Нобель сыйлыгын алууга уруксат берилген жалгыз жазуучу болгон. Эки жолку (1967, 1980) Социалисттик Эмгектин Баатыры. 2005-жыл ЮНЕСКО тарабынан «Шолохов жылы» деп жарыяланган.

Тамак рагынан 1984-жылы каза болгон.

**СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич** – жазуучу, 1918-жылы 11-декабрда Кисловодск шаарында туулган. 1943–1945-жылдары артиллериялык батареянын командири болуп, 1945-жылы «антисоветтик үгүт жана антисоветтик уюм уюштурууга аракет жасагандыгы учун» 8 жылга соттолгон.

Алгачкы «Иван Денисовичтин бир күнү» ангемеси «Новый мир» журнальында жарык көргөн. Чыгармалары совет бийлиги жарыялоого уруксат бербегендиктен жашыруун жана чет өлкөлөрдө жарык көрүп келген. 1970-жылы Нобель сыйлыгы «Архипелаг ГУЛАГ» романы учун ыйга-



рылган. СССР Жазуучулар союзунан чыгарылып, 1973-жылы күч менен СССР аймагынан чыгарылган. Цюрихте (Германия), Вермонтто (АКШ) жашаган.

Белгилүү чыгармалары: «Матренин двор», «Раковый корпус», «Красное колесо», «Бодался теленок с дубом» ж.б. 1994-жылы Россияга кайтып келген жана беш жылдан соң каза болгон.

### Дагы...

Аталган калемгерлерден башка Россияда туулуп, чет өлкөдө жашаган дагы эки лауреат болгон. Бирок алар Россиянын да, СССРдин да атуулу болушкан эмес. Бири, айтылуу **Бунин Иван Алексеевич**, 1870-жылы 23-октябрда Воронежде туулуп, 1920-жылы Константинополь, София, Белград аркылуу Парижге барып, өмүрүнүн акырына чейин жашап, 1953-жылы 8-декабрда өтө жакырчылыкта каза болгон.

8 жашынан ыр жаза баштап, анан кара сөзгө өтүп, атактуу романдарды жазган. Белгилүү чыгармалары: «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева», «Божье дерево», «Темные аллеи» ж.б. Нобель сыйлыгына орус жазуучуларынан эң алгач 1933-татыктуу болгон.

Экинчиси, айтылуу акын **Бродский Иосиф**, 1940-жылы 24-майда Ленинградда туулган. Мектепти эрте, 8-класстын башында эле таштап салып, көптөгөн ар кайсыл жумуштарда иштеп, тентиген. Махабатынын азабынан өзүн өзү өлтүрүүгө аракет да жасаган. «Коомго жат, бузуку өмүр кечиргени үчүн» 23 жашынан эле куугунтукталып, психикалык ооруканаларга жаткызылып, чыгармаларын жарыялоого тыюу салынып, 1964-жылы 5 жылга соттолгон, бирок таасирлүү чет элдик коомдук уюмдардын, ишмерлердин кийлигишүүсү менен бир жарым жылдан кийин бошотулган. 1972-жылы же чет өлкөгө кеткин, болбосо абактарда азап тартасың деген шарт коюлганда Австрияга барып, бир айдан кийин Мичиган университетинде профессорлук дарражада XX кылымдагы орус поэзиясынын тарыхы боюнча окутуучу болуп иштеген. 1981-жылы Нью-Йоркко көчүп барган, 6 университете сабак берген.

18 жашынан баштап ыр жазып, Франциянын Ардактуу легиону алтын ордени менен сыйланган. 1986-жылы «Меньше единицы» китеbi АКШда эң мыкты аталган. 1987-жылы «ар тараалтуу, таза ойлорду камтыгын, жаркын поэзиясы үчүн» АКШ жараны катары Нобель сыйлыгын алган.

Ата-энеси каза болгондо да өз өлкөсүнө келүүгө уруксат берилбей, 1996-жылы инфарктан каза болгон жана керээзине ылайык, Петербург-



дан кийинки сүйүктүү шаары Венецияда жерге берилген. 1995-жылы И. Бродскийге Санкт-Петербург шаарынын «Ардактуу жараны» дарајасы ыйгарылып, 2005-жылы Санкт-Петербург университетинин алдында И. Бродскийдин биринчи эстелиги орнотулган.

### Кызык...

- Адабият боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылган эң кары лауреат **Дорис Лессинг** – 87 жашта болгон. Бул айым азыркы учурдагы тириүү лауреаттардын эң карысы да болуп эсептелет.
- Сыйлыкты эн жаш алган лауреат жазуучу **Редьярд Киплинг**, ал 1907-жылы 42 жашында бул, адабий жогорку сыйлыкка татыктуу болгон.
- Эң узак жашаган адабият боюнча лауреат (1950-ж.) **Берtrand Рас-сел**, 1970-жылы 2-февралда 97 жаш курагында каза болгон.
- Өмүрү эң кыска лауреат **Альбер Камю**, 46 жашында автокырсыктан набыт тапкан.
- Аялзатынан адабият боюнча эң алгач **Сельма Лагерлёф** (1909-ж.) лауреат болгон. Андан кийин дагы 11 аялга Нобель сыйлыгы ыйгарылган. Бул, бөлөк тармактардын ичинен саны боюнча эң көбү. Бир гана тен келе турганы, тынчтык боюнча Нобель сыйлыгын да 12 аял алган.